



А. Сманбаев, Н. Ишекеев

# КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ

6



А. СМАНБАЕВ, Н. ИШЕКЕЕВ

# КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ

Орто мектептердин 6-классы үчүн  
хрестоматия-окуу китеbi

Ондолуп, толукталып 3-басылышы

*Кыргыз Республикасынын Билим берүү, илим жана  
жаштар саясаты министрлиги бекиткен*

«Билим-компьютер» № 111-4162-200-0150  
Бишкек 2007



УДК 373.167.1  
ББК 83.3 Ки Я 721  
С50

2-басылышы 2004-жылы чыккан

Рецензиялагандар:

*C. Байгазиев* – филология илимдеринин доктору;  
*C. Рысбаев* – педагогика илимдеринин доктору.

Сманбаев А., Ишекеев Н.

С50 Кыргыз адабияты: Орто мектептердин 6-кл. үчүн хрестоматия-оқуу жиғити. Онд., толук. З-бас.- Б.: «Учкун», 2007.- 320 6.

ISBN 9967-426-25-X

С 4306020400-07

УДК 373.167.1  
ББК 83.3 Ки Я 721

- © Сманбаев А., Ишекеев Н., 2007.  
© «Педагогика», 2002.  
© «МОК» басма борбору, 2004.  
© «Билим-компьютер», 2007

ISBN 9967-426-25-X

## КИРИШҮҮ

*Көркөм адабият деген эмне? Көркөм адабият – искуствонун бир тармагы. Искусствонун тармактарына: кино, театр, музыка, скульптура, архитектура, сүрөт өнөрү ж.б. киред. Адабият деген жалпы мааниде колдонулган сөз. Тагыраак айтканда, басмадан чыккан бардык эле китечтер адабият деп аталат. Адабият өз ара илимий адабият жана көркөм адабият болуп экиге болунот. Илимий адабият өзүнүн тармактары боюнча бир нече түрлөргө: медициналык, биологиялык, химиялык, математикалык, кибернетикалык, саясий адабияттар болуп болунот. Илимий адабият так эрежелерди, корутундуларды жана натыйжаларды талап кылат.*

*Көркөм адабият – сөз өнөрү. Көркөм адабияттын башкы куралы да сөз. Көркөм адабияттын предмети – адам, анын турмушу, жан дүйнөсү. Жазуучу өзүнүн чыгармасында кимди гана сүрөттөбөсүн, аны курчап турган айланычайрөсү, жаратылышы, иштеген иши, адамдар менен болгон карым-катнашы ж.б. менен бирдикте караит. Демек, турмуштагы болгон окуяны көркөм сөздүн күчү менен сезим элегинен өткөрүп, образдаштыруу менен кайра иштеп чыгат. Бирок аны канчалык даражада образдуу иштеп чыгуу жазуучунун талантына, чеберчилигине жана турмуштук тажрыйбасына байланыштуу.*

*Көркөм адабият оозеки жана жавуу түрүндө жашап келди. Байыркы кыргыздар тарыхый себептер менен жазуусун жоготкондон кийин элибиздин көркөм сөзү негизинен ооздон-оозго өтүп, муундан муунга мурас болуп өнүгүп келген. Улуттук көркөм сөзүбүз жазуу түрүндө да өнүгүп-өсүп келе жатат. Оозеки эл чыгармачылыгы адабият илиминде фольклор деп аталат. Көркөм адабияттын ыр түрүндөгүсү – поэзия, кара сөз түрүндөгүсү – проза, ал эми сахнада оюн коюуга ылайыкталып жазылган түрү – драма деп аталат. Булар көлемүнө, камтыган окуясына ылайык бир канча түрлөргө болунушот.*

*Көркөм адабиятта турмуш чындыгы образдуу жана кызыктуу маанайда чагылдырылат. Жазуучу көркөм сөздүн күдүрети менен каармандардын образын жаратат. Ал окуучуларды жаман сапаттардан алыс болууга, ыймандуулукка, адилеттикке, боорукердикке, эрдикке ж. б. ундөйт, асыл сапаттарга тарбиялайт жана турмушка даярдайт. Ошондуктан, жазуучуларды «адам жанынын инженерлери» деп адилеттүү атап жүрөбүз.*



## ЖАКШЫ КИТЕП

Өмүрдүн жан шериги жакшы китеپ,  
Жаш жүрөк жалындаған жолун тиктеп.  
Китеpte не кааласаң бардыгы бар,  
Эрикпей карап чыксаң таамай издең.

Акылга жакшы китеп акыл салар,  
Кыялдын жаман жагын тартып алар.  
Өзүндү өзүңө айтпай кайра жасап,  
Сен ачкан жолдоруңа канааттанар.

Ардактуу ага-инилер, жан курбулар,  
Жаңы өскөн жайдары, ачык жаш муундар.  
Силерге айта турган сөзүм ушул,  
Ар дайым китеп менен дос болунар.

*A. Осмонов*

## ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЧЫЛЫКТЫН КАЗЫНАСЫНАН

### ЭМГЕК ҮРЛАРЫ

Элдик оозеки поэзиянын эң алгачкыларынын бири – эмгек үрлары. Ал лирикалык үрлардын түрмөгүнө кирет. «Адам эмгеги менен данктуу», «Азамат көркү эмгекте» ж.б. ушу тариздүү таамай, таасын макалдар элибизде төгүн жерден айтылбаса керек, ошондуктан эмгек гана адамды адам кылат.

Эмгек үрлары эмгектин жүрүшүнө жарааша жана уюштурулушун женилдетүү максатында келип чыккан. Анда адамдардын эмгекке карата мамилелери айкын жана образдуу чагылдырылган. Эмгек үрлары кыргыз элиниң турмуштиричилигинин мүнөзүнө жана өзгөчөлүгүнө байланыштуу жаралган. Тагыраак айтканда, эмгек үрлары эмгектин түрлөрүнө жана ботөнчөлүгүнө жарааша пайда болгон. Мисалга алсак, мал чарбачылыкка, дыйканчылыкка жана кол ёнерчүлүккө карата ырдалгандыгын байкоого болот.

Ырдын ритми тигил же бул эмгектин ыргагына шайкеш келет. Ошол себептүү эмгек үрларынын ыргактары негизинен кыска, уйкаштыктары даана, айкын жана сүрөттөөлөрү таасын, таамайлыгы менен өзгөчөлөнөт. «Оп майда», «Бекбекей», «Шырылдан», «Тон чык» ж. б. эмгек үрлары өзүлөрүнө тиешелүү болгон элдик обондор менен аткарылат.

Кыргыз эли негизинен мал чарбачылыгы менен кесип кылгандыктан «Бекбекей» ырын ырдашкан. Аны жайки түндө короо күзөткөн жаштар, көбүнчө кыз-келиндер ырдашчу. Ырдоочулардын башкы максаты – төрт түлүк малды бек кайтаруу, сак кайтаруу, ууру-бөрүгө алдырбоо, чыгашага учуратпоо.

Койдун сүтү коргошун,  
Кой уурдаган онбосун.  
Эчкинин сүтү эрменде,  
Эчки уурдаган шерменде.  
Жылкынын жүнү жылтырак,  
Жылкы уурдаган куу түяк.

Төөнүн жүнү улама,  
Төө уурдаган сулама.

Ошондой элө «Шырылдан» ырында да жылкычылардын оор турмушу баяндадан. Жылкычылар ырды ырдап, әлден азық-түлүк да жыйнап алышкан.

Конок тоого бүткөндө,  
Кошо чыккан шырылдан.  
Таруу ташка бүткөндө,  
Талаша чыккан шырылдан.  
Жылкычы менен коюндаш,  
Жанаша чыккан шырылдан.

«Оп майда» – баба-дыйкандын кесиптик ыры. Дыйкандар ездөрүнүн жайлата кылган эмгегинин үзүүн көрүүнү, мол түшүм алууну тилек кылышкан. Даны езүнө пайда болсо, саманы малга керек экендигин кыска жана көркөм туюндурушкан.

Береке бер буудайга,  
Далым күйдү бул жайда.  
Баба-дыйкан бар болсо,  
Бир карашар ал жайга, –

деп, Баба-дыйкан түшүмдүн мол болушуна жардам, көмөк берер деген үмүт-ниеттерин билдиришкен.

### БЕКБЕКЕЙ ↪

Ала байтал Бекбекей,  
Айкалышкан Саксакай.  
Кула байтал Бекбекей,  
Куюлушкан Саксакай.  
Бекбекей качты бел ашты,  
Саксакай кууп адашты.  
Түндү-түндөй жүгүргөн,  
Түлкүнүн колу сөгүлсүн.  
Түн уйкуну үч бөлгөн,  
Карышкыр каны төгүлсүн.  
Бекбекей качты, бел ашты,  
Белине белбоо жарашты.

Укурук учун майтардым,  
Бұғұн короо кайтардым.  
Ийнемдин учун майтардым,  
Издебей короо кайтардым.  
Ийнемдин учун түзөттүм,  
Бұғұн короо күзөттүм.

Укуругум долоно,  
Ууру, бөрү жолобо!  
Камчымдын сабы долоно,  
Каапыр ууру жолобо!

Ууру келсе уштайбыз,  
Бетин айра муштайбыз.  
Төбөгө чаап айдайбыз,  
Теөгө чиркеп байлайбыз.

Бұғұн бир айдын он беші,  
Сары баш улак тел башы.  
Аркада жылдыз алтымыш,  
Кайтарган коюм алты жұз.  
Короомдун чети таман жол,  
Кайтарган коюм аман бол.  
Кайтарган короом сак болгой,  
Эртен бир бетим ак болгой!

### ШЫРЫЛДАН ↴

Ала даакы шырылдан,  
Кула даакы шырылдан.  
Салтанаттуу шырылдан,  
Султан аттуу шырылдан.  
Шырылдан биздин шыйкыбыз,  
Бұғұн калды уйкубуз.  
Шып шырылдан шыр экен,  
Жылкычының ыры экен.  
Карылардын наркы экен,  
Жигиттердин айты экен.  
Жылкычының мурунтан,  
Айтып жүргөн салты экен.

Конок тоого бүткөндө,  
Кошо чыккан шырылдан.  
Таруу ташка бүткөндө,  
Талаша чыккан шырылдан.  
Жылкычы менен коюндаш,  
Жанаша чыккан шырылдан.  
Шырылдан биздин шыйкыбыз,  
Түндө келет уйкубуз.  
Аман болсо жылкыбыз,  
Эртең канар уйкубуз.

### ОП МАЙДА

Майда-майда, мапмайда,  
Майдалансын, атты айда.  
Кызыл толгон кырманды,  
Сузалы биз капкайда.  
Бекер жүрсөң жан багып,  
Табалбайсың эч пайда.  
Майда-майда, оп майда,  
Орай-орой оп майда.  
Ороо толсун оп майда,  
Кырча-кырча басканың.  
Кырман толсун оп майда,  
Майда-майда, мапмайда.  
Майдалансын атты айда,  
Майда басссан, жаныбызга пайда.  
Талкандары бизге пайда,  
Топондору сизге пайда.  
Орай-орой оп майда,  
Ороо толсун оп майда.  
Талкандары бизге пайда,  
Шакылдата баспасак,  
Оп майда, бизге дан кайда,  
Кар алдына калбасын.  
Эртелеп баарын майдала,  
Орай-орой оп майда.  
Орай-орой басканда,  
Ороо толсун оп майда.  
Кырча-кырча басканда,

Кырман толсун оп майда.

Даны бизге пайда,

Топону сизге пайда.



Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн берилген суроолор:

1. Эмгек ырларында элдин турмуш-абалы чапылдырылганбы?
2. «Оп майда» ырында элдин үрп-адаты, үмүт-тилеги кандайча ырдалган?
3. «Бекбекейди» кимдер ырдашкан жана ал аркылуу кандай мүдеого жетүүнү самашкан?
4. «Шырылдан» ырын кимдер аткарған жана максат-маңзыын айтып бер?



Окуучулардын түшүнүктөрүн тереңдетүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Эмгек ырларын корком окууга машыкыла.
2. «Бекбекей», «Шырылдан», «Оп майда» ырларынан үзүндүлөрдү жаттап, оз обону менен аткарып берүүгө аракеттөнгиле.
3. «Бекбекей», «Шырылдан» ырлары азыр элдик ансамблдерде, эстрадада кандай аткарылып жүргөнүн уктуңар беле? Эгер уксанаңар оз коз кашштарыңарды, ой-пикирлерди ортого салып, ой-болушкуло.

## КЛААДА-САЛТ ЫРЛАРЫ

Элдик оозеки поэзияда кенири тараалган чыгармалардын бир түрү каада-салт ырлары. Мында элдин үрп-адаты, ырасми каадасы, ырым-жырым жерөлгөсү ж. б. жашоо турмушунун ар түрдүү жактары чагылдырылган. Ошого байланыштуу каада-салт ырларынын түрлөрү көп. Алсак, бешик ырлары, жарамазан ырлары, оюн ырлары, керәэз ырлары, кошок ырлары, көрүшүү ырлары, кыз узатуу ырлары, ырым-жырым ырлары ж. б. Бул аталган ырлар ата-бабаларыбыздан калган каада-салт ырлары болуп саналат. Мурас катары көпчүлүгү бүгүнкү күндөргө чейин эл арасында кенири колдонулуп келе жатат.

### БЕШИК ЫРЫ

Э л д и к и

(1-вариант)

Алдей-алдей бебөгүм  
Эл жайлоодон түшө элек,  
Арпа, буудай быша элек.  
Күштүн жүнү калпагын,  
Эл сүйбесө сүйбесүн,  
Өзүм сүйөм аппагым.

Үйлаба балам, ыйлаба,  
Апакенди кыйнаба.  
Алдей-алдей, ак бебек,  
Ак бешикке жат, бебек,  
Кунан койду сой, бебек,  
Куйругуна той, бебек.  
Алдей, бөпөм, ыйлаба,  
Менин жаным кыйнаба.  
Атаң тойго кетиптири,  
Ак кесе толгон эт келет.  
Энен тойго кетиптири,  
Эмчеги толгон сүт келет.  
Сал-сал билек, сал билек,  
Сары майга мал билек.  
Коён кошту кош билек,  
Кошкон майга мал билек.  
Алдей, бебек, ыйлаба,  
Эжекенди кыйнаба.

БЕШИК ҮРЫ  
(2-вариант)

Алдей, алдей бөбөгүм,  
Алдей, алдей бөбөгүм!  
Элин багып, сыйлаган  
Эл менен бирге жыргаган,  
Эмгекчиң болгун, бөбөгүм!

Алдей, алдей бөбөгүм,  
Алдей, алдей бөбөгүм!  
Калкын багып сыйлаган,  
Калк менен бирге жыргаган,  
Камкор болгун, бөбөгүм!

Алдей, алдей бөбөгүм,  
Алдей, алдей бөбөгүм!  
Өнерүң менен өргө чап,  
Эмгегин менен элге жак!

Алдей, алдей бөбөгүм,  
Алдей, алдей бөбөгүм!

Колунан көөрү төгүлгөн,  
Өнерү кезгө көрүнгөн,  
Өнерпоз болгун, бөбөгүм!

Алдей, алдей бөбөгүм,  
Алдей, алдей бөбөгүм!  
Курулушту куп билген,  
Куруу ишин төп билген,  
Уста болгун бөбөгүм!

Алдей, алдей бөбөгүм,  
Алдей, алдей бөбөгүм!  
Илимдин кенин издеген,  
Илимди тапса сиз деген.  
Илими жаккан элине,  
Илимпоз болгун, бөбөгүм!

Алдей, алдей бөбөгүм,  
Алдей, алдей бөбөгүм!  
Ырдын кенин ыргаган,  
Ырдаса эли жыргаган,  
Ырчы болгун бөбөгүм!

(«Эл адабиятты» сериясы. 20-том. Кыскартылып алынды)

## БЕШИК ҮРЛАРЫ ЖӨНҮНДӨ

Бешик ырлары дүйнө элдеринин поэзиясында кездешет. Ырас, кыргыз элиниң оозеки чыгармачылыгында кең-кесири тараган лирикалык жанрлардын бири да бешик ырлары. Ал лирикалык чыгармалардын тутумундагы каада-салт ырларына кирет.

Бешик ырлары бала ыйласа – сооротуу, ойгонсо – уктатуу максатын көздөйт. Ырдын мазмунунда эненин балага карата аруу сезимдери, жакшы ниеттери камтылат. Башкача айтканда, наристенин акыл-эстүү, өнөрлүү, баатыр, таланттуу болуп чоношун, элдин керегине жараган азаматтардын катарына кошулушун каалаган улуу үмүт-тилектер образдуу чагылдырылат. Бешик ырлары негизинен алты-жети муундан турат. Ыр саптары терметилген бешиктин ыргагына жана эненин баланы

таптаган бир калыптағы кыймыл-аракетине шайкеш келет.  
Ошого жараша ал, адатта, басыңкы маанайдагы обондуу ыргак  
менен аткарылат.

Комуз чертип ырдаган,  
Ақын болор бекенсің?  
Кулатып жоону качырган,  
Баатыр болор бекенсің?  
Алдей-алдей, алдей ай,  
Жакамдагы кундузум.  
Алдей-алдей, алдей ай,  
Башымдагы жылдызым.  
Атан жоодон келгенче,  
Эсен болор бекенсің?  
Айласын жоонун табуучу,  
Көсөм болор бекенсің?  
Алдей-алдей, алдей ай,  
Агасынын паанасы.  
Алдей-алдей, алдей ай,  
Жоокердин сүйөр баласы.

(A. Тыныбеков иштеп чыккан)



Окуучулардың түшүнүктөрүн баалоо үчүн берилген суроолор:

1. Бешик ырларының озгочолуғун жана маанисін түшүндүрүп бер?
2. Бешик ырлары кайсы убакта жана кандай максат, тилемкесте аткарылган?



Окуучулардың түшүнүктөрүн терендеттүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Бешик ырларының ичинен «Алдей-алдей Бобогүм» ырын жаттап, аны обону менен аткарууга аракеттен.

## БАЙДЫН КЫЗЫ МЕНЕН ЖАРДЫНЫН КЫЗЫ ✓

Байдын кызы:

Этегимби, женимби?  
Жардынын кызы тенимби?  
Жалжандабай жарды кыз,  
Жакшылап уккун кебимди.

Кедейдин кызы:

Кеөдөнү жок тултук кыз,  
Кетерүлбө бултук кыз.  
Өзүмдү сага тенебейм,  
Өлсөм дагы кенебейм.

- Байдын кызы:* Менин атам сурасан,  
Күлүктү минет күнүгө.  
Сенин атаң сурасам,  
Көк бит талайт түнүндө.
- Кедейдин кызы:* Сенин байлыгына байпагым,  
Балчандай баскан тайтагым.  
Барды-жокту билбейсин,  
Кай жоругун айтайын.
- Байдын кызы:* Менин атам сурасан,  
Казы кесип, жал жеген.  
Сенин атаң сурасам,  
Тишин соруп, тал жеген.
- Кедейдин кызы:* Жардынын эмгегин жегендер,  
Жабышкан жандуу кенелер.  
Жардыга тендик келгенде,  
Сасык байлар сенделер.
- Байдын кызы:* Менин энем сурасан,  
Шуру чачпак шылдырайт.  
Сенин энең сурасам,  
Талкан таппай жалдырайт.
- Кедейдин кызы:* Энең менен бойлошуп,  
Абысындай жүрөсүн.  
Алкылдабай жерге кир,  
Акыйнек айтсам өлөсүн.

### АКЫЙНЕК

Акыйнек (акый айтышуу) – элдик оозеки чыгармачылык-тагы кордоп айтышуунун бир түрү. Мында негизинен кыздар, жаш келиндер бири-бирине, же тууган уругуна, жашаган айыл конушуна карата эки жаат болуп бөлүнүп алыш, мандай-тескей туруп ырдашкан. Акыйнек айтышууда бири экинчисинин жүрүш-турушун, турпат-сымбатын, кебете-кешириин жана кулк-мүнәзүн, ой-санаасын мазакташкан. А түгүл, ата-энелеринин бай-кедейлиги, саран-берешендиги, баатыр-коркоктугу ж. б. сапаттары мактоого же шылдындоого алынган. Ошентип, айтышуунун мазмунун бири-бирин корсунтуу, кемситтүү, ызалантуу жана мыскылдоо менен ырдалган. Бирок бул жалаң эле кордоо, мазактоо мүнәзүндө гана колдонулбастан, кээде чечен-

дик өнөрдү сыноо, таамай сөздү, чукугандай сез тапкычтыкты байкоо максатында да пайдаланылып, негизинен элдик оюн-зооктун, той-тамашанын көркүн ачкан.

- ?
- Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн берилген суроолор:
1. Акыйнек ырлары деп кандай мазмундагы ырларды айттууга болот?
  2. Азыркы акыйнек ырларынан уктуң беле?
- Окуучулардын түшүнүктөрүн терендөтүү үчүн берилген тапшырмалар:  
Айтышты ролдорго бөлүштүрүп, көркөм окууга көнүккүлө.

## ЖАРАМАЗАН ҮРЛАРЫ

Жарамазан (*рамазан* – арабча айдын аты) үрлары – мусулман динине байланыштуу чыккан каада-салт ырларынын бир бутагы. Бул ырлар жылына бир ирет отуз күндүк орозо учурунда айтылган. Албетте, ырды ири алды сөзге чебер, өнөрлүү адамдар чыгарып, акырындык менен эл арасына тараган. Улам алым-чаларга, кошумчаларга учуралган.

Жарамазан айткандар эки, үчтөн болуп топтошуп айтышкан. Алар үймө-үй, айылма-айыл кыдырышкан. Максаты – та-мак-аш, буюм-терим, мал-жан ж. б. өндүрүп алыш үчүн үй ээсисинин ата-тегин, кадыр-баркын, уул-кыздарын, дүнүйө-мүлкүн, чарбасын мактоо. Ошондой эле ага жана үй-бүлесүнө амандык, ынтымак, байлык, өмүр, бакыт каалоо менен, орозонун кабыл болушуна карата жакшы ой-тилектерин билдиришкен. Жарамазан үрлары комуздун <sup>14</sup> тоосу менен да, комузу жок да аткарылат, езүнчө обонго ээ. Ыр өлчөмү 12–13 муундан турат. Бул ырлар учурашуу, мактоо, суроо жана бата берүү сыйктуу бөлүктөрдүн негизинде уюшулат.

### ЖАРАМАЗАН <sup>1</sup> ✓

#### I

Ассалоомалейкум, жарамазан,  
Он эки айда бир келген орозожан.  
Уктап жаткан балдарга умай салам,  
Кулак каккан жандарга дубай салам!  
Орозого союлган кара борук,  
Аталардан калыптыр ушул жорук.

<sup>1</sup> «Эркин-Тоо» газетасы, 29-февраль, № 26/58, «7 күн» тиркемеси, 1992.

## II

Жарамазан айта келдик эшигине,  
Ак кочкордой уул берсин бешигине,  
Баатыр чыкса кантесиң насибине,  
Байланыштуу бардыгы таазимине.

## III

Ушул үйдүн түндүгү кайың бекен,  
Бизге берер арчасы дайын бекен.  
Ушул үйдүн түндүгү арча бекен,  
Бизге берер жоолугу барча бекен.  
Жарамазан айткандын жайы бардыр,  
Жайып койгон куруту, майы бардыр.

## IV

Адыр-адыр тоолордон  
Аргымак минип биз келдик,  
Аргымак башын тарталбай,  
Ушул үйгө туш келдик.  
Будур-будур тоолордон  
Бука минип биз келдик.  
Бука башын тарталбай,  
Ушул үйгө туш келдик.  
Пейил төшөй чыкканбыз,  
Белестерде букканбыз.  
Ушул үйдө женекем,  
Берешен деп укканбыз.

## V

Ак пейилден чыкканбыз,  
Адырларга букканбыз.  
Адыр ~~муноз~~ акемди,  
Ачык кол деп укканбыз.

## VI

Бычак учу жылтырайт,  
Май томурууп жатабы.  
Казан-аяк калдырайт,  
Курут эзип жатабы.  
Пейилиң менен алып чык,  
Берели кана батаны.

## VII

Бул пейилиндін барында,  
Бир жакшылық көрөсүн.  
Келерки ушул маалда,  
Келиниң әркек төрөсүн!  
Корозун ұнды болсун,  
Кочкорун жұнды болсун.

## VIII

Бактыңды қыдыр колдоп,  
Карааның сүрдүү болсун.  
Кызың мончоктуу болсун,  
Уулун он чакты болсун.  
Короого батпай койлорун,  
Корумда козун ойносун.

## IX

Жылкыларың күтүрөп,  
Жылганы бербей бойлосун.  
Демиңиз бийик тоо болсун,  
Дениңиз дайым соо болсун!  
Оомийин!!



Окуучулардың түшүнүктөрүн баалоо үчүн берилген суроолор:

1. Жарамазан ыры эмне үчүн он эки айда бир айтылган?
2. Жарамазанды кимдер айтышкан?
3. Жарамазан ырларынан кандай езгөчөлүктөрдү байкадыңар?



Окуучулардың түшүнүктөрүн төрөндөтүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Үзүндү жаттап, көркөм аткарып бергиле.
2. Эл арасынан жарамазан ырларын уктуңар беле? Эгер уксаңар дептери-ңерге түшүрүп, класста көркөм окуп бергиле.

## АРМАН ЫРЛАРЫ ЖӨНҮНДӨ

Арман – адамдардын тағдырын, турмушта орундалбаган бактысын, тилегин, ишке ашпаган эңсөөсүн, ой-санаасын, жетпей калган мүдөөсүн чагылдырган лирикалых ырлардын бир түрү. Коомдогу мамилелердин тенсиздиги, турмуштун жетишпегендиги жана жеке адамдардын жапа чегүүсү, күйүтү, кайгысы арман ырларынын жарапышынын булагы болгон. Тенсиз заманда арман ырлары кенири ырдалган. Арман ырларын

еркүндөтүгө Тоголок Молдо, Токтогул, Барпы ж. б. эл ақындары зор салымдарын кошушкан.

Арман ырлары езүнүн тематикасы жана мазмуну боюнча ар түрдүү. Мисалга, турмуштук теңсиздикти чагылдырган арман ырларын атоого болот («Жокчулук», «Койчунун арманы» ж. б.). Кыз-келиндердин, аялдардын теңсиздигине байланыштуу келип чыккан арман ырлары да кенири кездешкен. Алар: «Ойдай», «Кыз Кенжекенин арманы», «Чалга берген кыздын арманы» ж. б. Ошондой эле жеке адамдын бактысыздыгына байланыштуу арман ырлары да эл арасында ырдалган («Баласыз аялдын арманы», «Эненин арманы», «Сокурдун арманы» ж. б.).

Турмуштун езгөрүшүнө жаraphа арман ырларынын тематикасы да, мазмуну да кубулуп келет. Азыркы учурдагы турмуштук ар түрдүү жагдай, шарттарга байланыштуу да арман ырлары жаралууда. Буга К. Алмазбековдун «Он үч жашар балаынын арманы» чыгармасын атоо жетиштүү.

### КОЙЧУНУН АРМАНЫ (Койчулардын конур уну)

Койчу болдум башынан,  
Кордукту тартып жашыман.  
Кошомат кылып кой бактым,  
Курсагымдын ачынан.  
Чокоюм буттан суурулуп,  
Чор болду таман туурулуп.  
Чарыгым буттан суурулуп,  
Чарчадым таман туурулуп.  
Чой-чойлоп жүрүп өлөмбү  
Чокуда бир күн буулугуп?  
Кара өгүз минсем, камчым жок,  
Үйгө бир келсем, тынчым жок.  
Тынч алып жатып алганга,  
Же шордуу менин ырсым жок.<sup>1</sup>  
Кыш кайтардым шабырга,<sup>2</sup>  
Жаз кайтардым кызыл тоонун адырга.

<sup>1</sup> Ырсым жок – ырысым жок.

<sup>2</sup> Шабыр – саздак жерде өскөн камыш.

Же дүйнө күн кантейин,  
Жебедим тыштуу кабырга.  
Эшикке жатсам, эчки каапыр тебелейт,  
Үйгө кирсем, байбиче каапыр жемелейт.  
Тезек тер деп кап берет,  
Үйгө кирсем көсөө менен тап берет.  
Эшикке жатсам курушуп,  
Кой эчки менен урушуп,  
Каржалсам билчү киши жок.  
Ачка жатсам тырышып,  
Кара огүз минсем, камчым жок,  
Үйгө бир келсем тынчым жок.  
Мунканып, зарлап ыйласам,  
Арманым угар кишим жок.



Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн берилген суроолор:

1. «Кошомат кылыпкай бактым,  
Курсагымдын ачынан» – деп, кайсы учурдагы кой кайтарган  
оспүрүмдордүн оортурмушу сурөттөлүп жатат?
2. Төңсиз заманда кор болгон койчунун эмгегин, айласыз турмушун жана  
укуксуздугун чагылдырган кайсы ыр саптарынан байкадыңар?



Окуучулардын түшүнүктөрүн терендөтүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. К. Аманкоюевдин «Жайлло», Ж. Кожакматовдун «Чабандар» деген  
коркому сүрөттору менен таанышып, оюңарды бири-бириңер менен  
болушкүле, талкуу уюштургула, оюңарды коркем сүйлөп бергиле.
2. «Койчулар» деген темада үйдөн сочинение жазып, класста талкуулагыла.

## КОШОКТОР

### ДЫЙКАНДЫН АЯЛЫНЫН КОШОГУ

Асылым дыйкан жыргалым,  
Асылың көрүп жыргадым.  
Бала-чакаң жаш калды,  
Баркынды санап куурадым.

Бармактарың барбайтып,  
Басаган элән, жыргалым.  
Ортондорун оркайтуп,  
Орокчу элән, жыргалым.  
Кабырганды каржайтып,  
Карылуу элән жыргалым.



Асылым, дыйкан арстаным,  
Талыкпай ташка басканым.  
Кара жолтой какшаалга,  
Жок эле менин жазганым.  
Арманым айтып ар качан,  
Алганы дартын козгосун.  
Казы-мушту жолумдан,  
Каршы чыгып тоспосун  
Какшаал казы залымдын  
Кара кийип катыны  
Тукуму тарап тоз болсун!  
Уугу сынып кыйрасын,  
Уулу мендей ыйласын.  
Керегеси кыйрасын,  
Келини мендей ыйласын.  
Түндүгү сынып кыйрасын,  
Тууганы мендей ыйласын!  
Асылым, дыйкан курдашым,  
Армандуу болду бул башым.  
Асылым аман турганда,  
Анык эле жыргашым.  
Арстаным, сенден айрылып,  
Арылбады көз жашым.  
Керилип кетмен чапканым,  
Кетмендей наңды тапканым.  
Кенебей жыргап жатканым,  
Кейитип кеттин, арстаным.



Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн берилген суроолор:

1. Чыгармада дыйкандын кандай сапат-касиеттери коркөмдөлгөн?
2. Эмне үчүн дыйкан топуракты алтынга салыштырган?
3. Жут болгондо топурап,  
Малдуулар көзүн караган, –  
деген саптарды кандай түшүнүсүңор?
4. Датка эмне себептен дыйканды олтурткөн?



Окуучулардын түшүнүктөрүн терендөтүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Кошокту окуп чыгып, маанисин чечмелегиле.
2. Дыйкан дыйканчылыктын кандай сырларын оздоштурғон?
3. «Эмгегин менен элге жак, кор кылбай асыл жанды бак», «Дыйкан огүздөй күчүн берсе, жер инектей<sup>1</sup> сүтүн берет» деген макалдардын маанисин кошокко байланыштырып чечмелегиле.

<sup>1</sup> Инектей – тубар уй.

Дөөлөс уруусунан Ысыккөлдө XIX кылымдын орто ченинде Арпа деген жигит томенкү таптан болуп, 30 жаш чамасында ажалынан өлүп, 3 баласы жетим калат. Зайыбы Чыны деген аял кошокчу чыгып, «Гүл ойрон» деген кошогун айткан.

Асылым, Арпа гүл ойрон,  
 Кандай жорук баштадын?  
 Катын менен баланды,  
 Карап күнгө таштадын.  
 Жашында өлгөн онорбу?  
 Жаш кезинде тул калган  
 Мендей бейбак болорбу?  
 Кара бет атка конорбу?  
 Кызылды кийген онорбу?  
 Кыш чилдеде тоңорбу?  
 Келининде кесилип,  
 Кара бет атка конорбу?  
 Бир төшөктө эки баш,  
 Үч балаң калды жетим жаш,  
 Эки башты айырган,  
 Эгем таала боору таш.  
 Арпа ичинде бир буудай,  
 Такта буудай дечү элем.  
 Эл ичинде Арпамды,  
 Сакта кудай дечү элем.  
 Жайкалып чыккан буудайды,  
 Такта буудай дечү элем,  
 Жаш гүл ойрон Арпамды,  
 Сакта кудай дечү элем.  
 Ыргалып чыккан буудайым,  
 Ырайым кылбай кудайым,  
 Күлкүнүздү биз таппай,  
 Аргымагың жаз чаппай,  
 Акылынды мен таппай, гүл ойрон,  
 Сымбаттуу келген сен өзүн,  
 Айтымың калган ак сөзүн.

<sup>1</sup> «Гүл ойрон» – ойрон – өлгөн, эрте өлүм, же капысынан өлгөн кошокко байланыштырып Чынынын күйөөсүнө берген даражалуу аты.

Акырет кеткен сен өзүн,  
Арманда калган мен өзүм.

Арпаның кошокчу аялышының көч үстүндө Бугу уруусунун чоңдору Муратаалы, Боромбай ээрчип, кошок угушат. Ошондогу Чынының айткан кошогу:

Бурмалуу саадак, бугу шым, гүл ойрон,  
Бугунун уулу болбодун,  
Анан кийин өлбөдүн.  
Саймалуу саадак, сары шым, гүл ойрон,  
Сарбагыш уулу болбодун,  
Анан кийин өлбөдүн.  
Зыйнатында отуруп,  
Сыпатын айтып көрбөдүм.  
Муратаалы, Боромбай –  
Бугудан чыккан «оёну».  
Бул жорукту коёлу,  
Жүртка барып конолу.  
Тосспосонор менин жолумдан,  
Кармабагын колумдан.  
Гүл ойрondун өлгөнү –  
А дагы менин шорумдан.  
Кошок уксан, конуп ук,  
Конгон жерде келип ук!  
Айылың жакын жайлап ук,  
Көчкөндө төөм айдалап ук!  
Өрүүдө бээ байлап ук,  
Арманың калбай шайлап ук!

Ошол көч үстүндө Чыныга Муратаалы, Боромбай – күйөөндү макта деп, кимдир-бирөөсү шыбырайт. Анда Чыны кошокчу:

Кызыл макмал топтоймун,  
Кымбатым Арпа ойрondу,  
Асылым Арпа – гүл ойрон,  
Кара чачым жайдырдын,  
Калдайтып кара салдырдын,  
Калк ичинде мен шордуу,  
Кайран Арпа ойрondу,  
Кабыланга чалдырдым.

Жашыл алма колго алып,  
Бейиште бекен гүл ойрон?  
Жаш алган жарым калды деп,  
Кейиште бекен гүл ойрон?  
Кызыл алма колго алып,  
Бейиште бекен гүл ойрон?  
Кыз алган жарым калды деп,  
Кейиште бекен гүл ойрон?  
Жергенден келген жети каз,  
Жетеөн коюп, биреөн ат.  
Жети эшиктүү бейиштин,  
Эшигин ачып, төрүн бас.  
Аркандан келген алты каз,  
Алтоон коюп, биреөн ат,  
Алты атаң өткөн кыямат,  
Ага барып салам айт.  
Алты атаң өткөн кыямат,  
Алты эшиктүү бейиштин,  
Гүл ойрон, эшигин ачып, төрүн бас.

Асылым, Арпа ойронум,  
Айылым болот коргонум.  
Жылас болуп гүл ойрон,  
Жыйырма беш жашта сойлодун.  
Кара тоону эткетеп,  
Арпа ойрон,  
Карчыга салып кеткенби?  
Карчыгасын качырып,  
Казакка суроо кеткенби?  
Кызыл тоону эткетеп,  
Арпа – гүл ойрон,  
Кыргыек салып кеткенби?  
Кыргыегин качырып,  
Кытайга элчи кеткенби?  
Казактан ойрон келген жок,  
Кайрылып үйүн көргөн жок.  
Кайран Арпа ойронду,  
Какшасам кудай берген жок.  
Кытайдан Арпа келген жок,  
Кылчайып үйүн көргөн жок.  
Тилегеним Арпа эле,  
Кылганын айтып жоктоймун.

Кара макмал топтоймун,  
Казанат Арпа ойронду,  
Кадырын айтып жоктоймун.  
Киши ичикти кийбеймин,  
Киши айткан тилге кирбеймин.  
Оруну жок сөз айтып,  
Мактаганды билбеймин.  
Гүл ойрон өзү – букара,  
Коркуп жүргөн манаптан.  
Каяша сөз айта албай,  
Качып жүргөн тараптан.  
Айтуучуга ат берип,  
Айттырбаймын жөнөкөй.  
Ашықпастан, шашпастан,  
Айтып өткүн, көмөкөй!  
Кошуучуга кой берип,  
Коштурбаймын жөнөкөй.  
Кошомат эмес, чын жерден,  
Кошуп өткүн, көмөкөй!  
Үй үстүнө жоо келсе,  
Корккон эмес – гүл ойрон.  
Үйдөн алыс аттанып,  
Жорткон эмес – гүл ойрон.  
Ашқан алыс сапарга,  
Барган эмес – гүл ойрон.  
Аттанып чалгын алыштан  
Чалган эмес гүл ойрон.  
Айдап жылкы алдында,  
Салган эмес – гүл ойрон.  
Көп аттанса, катардан,  
Калган эмес – гүл ойрон.  
Айтып айтпай пайда жок,  
Кеткен жан кайтып келеби?  
Кемиткен кудай береби?  
Өлгөн жан кайтып келеби?  
Өксүткөн кудай береби?  
Аман болсун балдарын,  
Артында туяқ – калганың.  
Билбей калган жан барбы  
Дүнүйөнүн жалганын?

?

Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн берилген суроопор:

1. Эмне утун кошокту кошбугун гүл ойрон деп атаган?
2. Чыны күдайга эмне деп жаъышып жүрчү экен?
3. Эмнеликten Чыны Арланы казакка, жытайга кетип калдышы деп жотат?
4. Мұраттаалы, Боромбай эмне утун Чынының кошбугун штар болуп угуши?

Окуучулардын түшүнүктөрүн терендештуу үчүн берилген тапшырмалар:

1. Чыгарманың иззудусун кошектүн кыраатына салып коркем окутула.
2. Арланың образына муназзомо түзгүле.
3. Кошокту толук окуп чыгып, мазмунун кенири айтып бергиле.

## КОШОК – ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЧЫЛЫКТЫН БИР ЖАНРЫ

Кыргыздын элдик оозеки поэзиясындагы кенири тараган салт ырларынын түрү – **кошоктор**. Кошокторду адам өлгөнде анын жакындары, кебүнчө аялдар, езүнчө обон менен ый аралаш айтышкан. Илгери дәэрлик ар бир кыргыз аялы башына өлүм кайгысы түшкөндө жаттап алып же жамактатып кошок кошконго жараган. Ошон үчүн элде: «күйгөн катын кошокчу» – деген макал айтылып калган экен. Чоң кошокчулар акындар болгон. Тарыхый шартка байланыштуу кыз-келиндер өздөрүнүн акындык өнөрүн кошоктор аркылуу элге таратышкан. Кошоктордо өлгөн адамдын тири кезинде синирген эмгеги, асыл сапаттары, кулк-мүнөзү, башкаларга болгон мамилеси чагылдырылган. Буга Тоголок Молдо тарабынан иштелип чыккан «Устанин аялымын кошогу», «Калмергендин аялымын кошогу», «Дыйкандын аялымын кошогу», «Гүл ойрон» кошокторун атоого болот. Күйеөгө узатылып жаткан кызга карата энеси, эжелери, женелери коштошуп ырдаган салт ырлары да кошоктор деген ат менен белгилүү. Анда кыздын жакшы сапаттары, келечеги женүндө ой-тилектер, каалоолор айтылган. Кошоктордо таптык таламдар да чагылдырылгандыгын унтуууга болбайт. Кошок сыйактуу элдик салттуу ырлар дүйнөдөгү калктын басымдуу көпчүлүгүндө бар.

## АЛКЫ ЖАМАН КАРЫШКЫР

Карышкыр курсагы ачып келе жатып, бир кулач чучукка жолугат. Аны жемекчи болгондо: «Мени жеп эмне қыласын?», – дейт чучук. «Мындан ары барсаң семиз ак улак бар, ошону жесен тойёсун», – деп жолго салат. Карышкыр улакка келсе, улак кичинекейлигин айтып, кара әчкиге жиберет. Кара әчки шылтоо айтып, боз бээгэ жиберет. Боз бээ баткакка тыгылып жаткан болот.

Карышкыр чу коуп жетип барат да:

- Ой боз бээ, сени жеймин! – дейт.
- Эмне үчүн, – дейт бээ.
- Курсагым ачка, – дейт карышкыр.

– Андай болсо баткактан чыгарып жегин, – дейт бээ.

Карышкыр макул болот да, баткактан тырышып жатып сүйрөп чыгат.

– Эми жейинби? – дейт карышкыр.

– Жок. Таманыма кат жаз «ачкачылыктан боз бээни жедим» – деп, атынды жазып кет, – дейт боз бээ. Карышкыр макул болуп, кат жазып жатканда, бээ кош аяктап башка тебет да, чу койгон бойдон жөнөп кетет. Ошондо карышкырдын эси ооп жатып айткан арманы:

Кулач чучук жебеген  
Курган башым.  
Ак улакты жебеген  
Аңкоо башым.  
Кара әчини жебеген  
Кайран башым.  
Боз бээни сүйрөп чыккан  
Балбан башым.  
Таманына кат жазган,  
Молдо башым.  
Мына ошентип калдыбы  
Жолдо башым.

## АРСТАНДЫН КҮЧҮГҮН АСЫРАГАН МЫШЫК

Бир мышык канғырап жүрүп арстандын жетим калган күчүгүне жолугат да, аны бооруна басып, эмизип асырайт. Күчүк чоноюп, абдан азуулуу, чон арстан болот. Өз тамагын өзү таап жей турган күчтүү болот. Бир күнү карды ачкан арстан өзүн асыраган мышыкты жемек болгондо, мышык анын оюн сезип, коркуп, жөрмөлөп талдын башына чыгып кетет. Ошондо арстан мышыкка мындай деп айтат:

— Ой, мага ак сүтүндү эмизген, асырап баккан энем сен, менин тууган энемден да ысыксын. Бар акылынды үйреттүн, бирок эмне үчүн жөрмөлөп талдын башына чыкканды үйрөтпөдүн экен? — дейт.

Анда мышык:

— Ой кайрымдуу балам, сени мен кичиненден боорума басып естүрдүм, билген акыл-айламдын баарын үйреттүм. Бирок, кулкунундан коркуп, бир өнөрүмдү айтпай жашырып калдым эле, аным акыл болгон экен, — дейт.

Ошондон улам «Кулкуну жаманга жакшылык кылба!» — деген кеп калыптыр.



Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Карышыр курсагы ачып келе жатып эмнелерге жолукту?
2. Ал боз бээчин сунушуна эмне үчүн макул болду?
3. Акыры ач коз карышырдын тагдыры эмне менен буттү?
4. Мышык арстандын күчүгүн эмне үчүн асырап алды?
5. «Кулкуну жаманга жакшылык кылба!» — деген кептин маанисин чечмелеп бергиле.
6. Элибизде алкы бузук, жакшылыкка жамандык кылган адамдар урматсыйга татыктуу деп ойлойсунбы?



Окуучулардын түшүнүктөрүн терендөтүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Тамсийдин бирөөно план түзүп көлгиле.
2. Берилген тамсилдердеги ачкөздүк, наездандык, кенебестик, жалкоолук кандайча мыскылданган жана анын таалим-тарбия берүүчү мүнөзүн оз түшүнүгүңө жараша айтып бер.

Макалдардын маанисин чечмелегиле:

1. Ажэмгектин наны таттуу,  
Жалкоонун жаны таттуу.
2. Эмгекчилдин аты калат,  
Эсөлектиң даты калат.
3. Эрдин атын эмгек чыгарат.

(Кыргыз эл макалдары)



## ЭР ТӨШТҮК

(Үзүндү, айтуучу С. Карапаев)

### ЭПОСТУН КЫРГЫЗ МАДАНИЯТЫНДА ЭЭЛЕГЕН ОРДУ

Эл оозунда илгертен бери атадан балага көркөм байлык катары берилип келе жаткан эң байыркы чыгармалардын бири - «Эр Төштүк». Бул ата мурасы түрк элдеринин (казак, азербайжан, татар ж. б.) көбүндө чакан жөө жомок түрүндө айтылат. Кыргыз элинде кара сез менен айтылчу жөө жомок формасында жана ыр аркылуу куюлуштурулган эпос түрүндө кездешет. Бүгүнкү күндө «Эр Төштүктүн» төрт варианты белгилүү. Орустун Чыгышты изилдөөчү илимпозу, академик В. В. Радлов Орто Азияга жасаган экспедициясында кыргыздар арасында эки мертеbe (1861-жылы Текесте, 1869-жылы Чуйдө) болгон. Окумуштуу кыргыз тили жана элдик оозеки чыгармачылыгы боюнча бай материалдарды жыйнап, ошондо «Эр Төштүктүн» (1869-ж.) бир вариантын жазып алган. Экинчиси Жума Жамгырчиевден (1927-ж.), үчүнчүсү Саякбай Карапаевден (1939-ж.), төртүнчүсү Калча Суранчиевден жыйналган.

### ЧЫГАРМАНЫН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ

Бар экен, жок экен, айтор, илгери Элеман деген эпизиз бай адам болгон экен. Элемандын колунда тогуз уулу бар экен, бирок тогузу тен адамга кайрымы жок, акылсыз, малга катар жан экен. Алар атасынын түмен малын түгөтүп, түгөл тентип кетип калыптыр. Ошентип, Элеман баласыз куу баш аталып калат. Кемпир ишкөн күдайдан бала тилем мазарга барышып уктап калышат. Түшүндө Элеманга Кызыр аалы жолугуп, алма берип, «муну жесен кемпир зайбыңыз эркек төрөйт» дейт. Күн өтүп, ай түгөнүп, арадан бир топ жыл өтүп кош бойлуу болуп кемпирин акыры эркек бала төрөйт. Атын Төштүк коёт.

Төштүк кичинесинен эле әмгекчил, ата-энесинин камын ойлогон бала болуп ёсөт. Мал артынан мал болуп жоголуп кеткен тогуз агасын таап келип, элге кошот. Ак ала сакал болгончо аял албай жүргөн агаларына Төштүктүн кенеши боюнча Эле-

ман Сарыбайга кудалашып, тогуз уулуна тогуз кызын алыш берет. Төштүктүн үлүшүне Сарыбайдын ақылдуу, кенже кызы Кенжеке тиет. Төштүк жер астындагы зулум хандын кызы Құлайым ашық болуп калат. Құлайым Төштүктү жер астына алыш келүү үчүн Желмогуз кемпирди паралап туруп жумшайт.

Төштүктүн жети баштуу Желмогуз кемпирге жолугушу, жер астына түшүп кетиши, көлдүн түбүндөгү қырк кулактуу казанды алыш чыгышы эң байыркы мезгилдерге таандык окуялар. Баатыр Төштүк табияттын сырын ачууга, элге жабыр келтирүүчү Желмогуз кемпир, Кара дөө, Көк дөө, Чоюнкулак алп сыйктуу күчтөргө каршы күреш ачат. Бир катар кыйынчылыктарды башынан еткөрүп, акыры төрт Маамыт, Конокбай өндүү достордуу табат. Эпостогу дагы бир кызыктуу көрүнүш Төштүк жалан гана адамдар эмес, аюу, жолборс, кумурска менен достошот. Бул аракет адам баласы табиятты багындырууга али күчсүз кезде пайда болсо да, жапайы айбандарды, канаттууларды адамга кызмат кылдырууга ой жүгүртүшсө, ал умтулуш бүгүнкү күнде турмушка ашканын көрөбүз. Айбандардын бардыгы Төштүкке ак кызмат кылышат, жардамдашат. Алп кара күш болсо Төштүктү аман-эсен жер үстүнө алыш чыгат.

Эпостогу жер астындагы турмуш жер үстүндөгү турмуштан анчалык деле айырмаланбайт. Адам аттары да Конокбай, Маамыт, Быйты, Құлайым, кадимки жер үстүндөгү адам аттарындей. Төштүк жер астындагы Көк деөгө окшогон каардуу ханды, анын шериктерин женип, жер астында эзилгендерди күлдүктан куткарат. Конокбай сыйктуу кулга хандыкты алыш берет. Окуя эзилгендердин жениши элге жабырчылык көрсөткөн каардуу күчтөрдүн женилиши менен аяктайт.

Кыргыздын элдик эпосторунун көпчүлүгүнөн айырмаланып Төштүк душмандарга каршы жалгыз өзү аттанат. Анын жакын досу, жолдошу, таяныч аты – Чалкуйрук, тону – Чайинги. Кыргыз эпосторунун дәэрлик көпчүлүгүндө баатырдын аттарына маанилүү орун берилет. М.: Аккула, Тайбуурул, Телтору, Бозжорго ж. б. Төштүктүн ар кандай каардуу душмандарды жеңиши анын аяллы Кенжекенин ақылмандыгына, көрөгөчтүгүнө да байланыштуу. Кенжеке боло турган кырсыктарды алдын ала билип, ақыл-көнештерин айтат. Төштүктүн жеңишине өбелгө түзөт. Төштүктө да адам баласына таандык жакшы сапаттар топтолгон. Алар: боорукердик, кайрымдуулук, көтерүмдүүлүк, гумандуулук, достук. Мына ушул сапаттары аны душмандарга да, айбандарга да сүйкүмдүү кылышп көрсөтөт. Бул сапаттар анын баатырдык касиетине дал келип турат.

Элеман бай ошондо,  
Кырк кулачтай укурук,  
Кармап колго тукурup,  
Адырдагы малдарын,  
Айдал жыйып калды дейт.  
Жылгадагы малдарын,  
Жыйып айдал жыйып калды дейт.  
Чоң кисени чалынып,  
Чоң айбалта колго алышп,  
Кырк кулач укурук.  
Кармап колго тукурup,  
Кабакка салышп барды дейт.  
Аккан суунун боюна,  
Ал Элеман барганды,  
Элеманы курусун,  
Көрсө кончул бөлүнөт,  
Суу үстүндө калдактап,  
Агып келет ошондо,  
Бир калкайган өпкө көрүнөт.  
Ал өпкөнү көргөндө,  
Малы келбей эсине,  
Агып келген бул өпкө,  
Элемандын көзүнө,  
Дүнүйөдөй көрүнөт.  
Өпкөнү көрүп Элеман,  
Өлгүче жаман мактанат.  
«Берейин деген кулуна,  
Белен кылат жолуна.  
Бербейин деген кулуна,  
Сатса келбейт булуна.  
Агып келет бул өпкө,  
Олжо кылып тунайын.  
Суудан кармап алайын,  
Канжыгага салайын.  
Дангыт менен Мангытты,  
Бир тоюнтуп салайын», –  
Деп ошондо Элеман,  
Дүйнө тапкан эмедей,

Укурукту колго алыш,  
Көк айгырды бир салыш,  
Ал өпкөнү сайды эле,  
Көтөрүп аны калды эле.  
Өпкө кетти жырылып,  
Акты төмөн ал жылып.  
Андан кармап алалбай,  
Эл байкабас жан көрбес,  
Кабакка кирип барды эле,  
Жана Элеман сайганда  
Өпкөден көрдү бузукту.  
Ағып келген ал өпкө,  
Элемандын өзүнө,  
Көрсөтмөк болду кызыкты.  
Олжо күндүү Элеман.  
Онурандал өпкөнү,  
Эми карай салганы.  
Карай салса Элеман,  
Боюнда жети башы бар,  
Кемпир болуп калганы.  
Жети баштуу ал кемпир,  
Көрсөтмөк болду кызыкты!  
Салмак болду башына,  
Адам кылбас кызыкты.  
Көргөзмөк болду зордукту,  
Элемандын башына,  
Кылмак болду кордукту.  
Кетирмек болду чараны,  
Сурамак болду ал кемпир,  
Сырттан Төштүк баланы.  
Ана-мына дегиче,  
Ачып көздү жумганча,  
Шап этектен алганы,  
Ал Элеман байынды,  
Көмө тартып салганы.  
Кыраан алптай илгени,  
Илген жерде бул кемпир,  
Элемандай байындын,  
Ак төшүнө мингени.  
Минген жерде, ал кемпир,  
Элемандай байындын,

Мурутун булкуп ыргытып,  
Сакалын жулкуп ыргытып,  
Желип-желип койду эле,  
Элеманы курусун,  
Кылбады иштин дурусун,  
Олжодон көрдү кордукту,  
Опсуз көрдү зордукту.  
Төшкө кемпир мингенде  
Зыкылдатып киргендे,  
Кабырга кетти быркырап,  
Мурунунан кара кан,  
Ағып кетти шыркырап.



Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Элеман бай кандай шартта желмогуз кемпирге жолукту?
2. Эмне үчүн Элеман бай олкого кызыкты?
3. Желмогуз кемпирдин максаты эмне эле?
4. Элемандын Желмогуз кемпирден көргөн кордугу?



Окуучулардын түшүнүктөрүн терендетүү үчүн коюлган тапшырмалар:

1. Элеман байдын ачкоздугу, дүнүйокорлугу эмнеге алып келди?
2. Ачкоздукту, дүнүйокордукту сен кандай баалайсың?
3. Элеман бай менен Желмогуз кемпирдин сүрөтүн тартып көрчү?

### ТӨШТҮКТҮН ЖЕР АСТЫНА ТҮШҮП КЕТКЕНИ

Эни да жок, чени жок,  
Жерге кирди Эр Төштүк.  
Жарыкчылык шоола жок,  
Көргө кирди Эр Төштүк.  
Айгай кулак тундурган,  
Дууга кирди Эр Төштүк,  
Айыкпаган чоң тозок,  
Чууга кирди Эр Төштүк,  
Адам кайра чыккысыз,  
Орго кирди Эр Төштүк.  
Жандуу адам кайрылгыс,  
Жолго кирди Эр Төштүк.  
Арылбаган эң жаман,  
Шорго кирди Эр Төштүк.  
Жалыны очуп койбогон,  
Корго кирди Эр Төштүк.

Тұштұ кемпир оруна,  
Тәштүк кетти зымырап,  
Барса келбес жолуна...

ТӘШТҮКТҮН ЖЕЙРЕН СЕКИРТПЕС  
МААМЫТКА ЖОЛУККАНЫ

Чөлгө барып түшкөндө,  
Көңүлү кетип бөлүнөт,  
Маңдайында боз дәбө,  
Эр Тәштүкке көрүнөт.  
Такыядай дәбөгө,  
Салып Тәштүк барды эле,  
Чалкуйрук оозун бурду эле,  
Төгөректүн төрт бурчун  
Төрт айланта кыдырып,  
Тәштүк карап турду эле.  
Караса көзгө илинбейт,  
Боз мұнарық күйген чан,  
Кайсы экени билинбейт.  
Каркылдаган карга жок.  
Бұғұн көргөн эртең жок,  
Ушундай экен дүйнө бок.  
Мұнарыктын ар жагы,  
Бозорғондун бер жагы,  
Эрбең-сербең көрүнөт.  
Карап туруп Эр Тәштүк,  
Көңүлү жаман бөлүнөт:  
«Эрчилиги бар болсо,  
Жолдош кылып алайын.  
Жоочулугу бар болсо,  
Тындым кылып салайын», –  
Деп ошентип Эр Тәштүк  
Салып барып караса,  
Тикилдеген сөзү бар,  
Тик караган көзү бар.  
Жан казандай башы бар,  
Кылдан ичке мойну бар,  
Кылымда болбойт мындей жан,

Кылымга тиет бұлұгү,  
Көкке, жерге бир тийген,  
Кызыталактын күлүгү.  
Арыш уруп чуркаса,  
Адам кууп жеткисиз  
Күлүктүгү билинген.  
Тегирмендин бир ташы,  
Моюнана илинген.  
Анталаңдаپ бул өзү,  
Өдө-төмөн жұғүргөн.  
Элемандын Эр Төштүк,  
Чалкуйрук оозун бурду эми.  
Чамасы кыйын, заары күч,  
Чалып ийчү әмедей,  
Чакчайып барып ал жандын,  
Жайын сурал турду эми:  
«Өдө-төмөн жәэлигип,  
Өпкөн көпкөн сен кимсін?  
Душмансыңбы, эрсинби,  
Жиндисинби, жөнсүнбү?  
Ыргып кетет башыныз,  
Түгөнүп кетет жашыныз!  
Айтканды анық угунуз,  
Әзелде чыкпайт сиздей жан,  
Чыныңды айтып турунуз?»  
Анда күлүк муну айтат,  
Адам билип, журт туйгус,  
Аябаган шумду айтат:  
«Кабарчыдан кеп угуп,  
Жер үстүнөн Төштүктү,  
Жети баштуу Жезкемпир,  
Сыйкыр окуп, көз байлап,  
Жер алдынан Төштүктү  
Алып келет деп угуп.  
Тогуз уулдун кенжеси,  
Жараткандын пендеси,  
Астынадагы Чалкуйрук,  
Артық тулпар чон күлүк.  
Элемандын Төштүгү,  
Бул жерге салса чон бүлүк.

Каарды катуу салат деп,  
Чалкуйруктун дүбүртүн  
Уккан жан өлүп калат деп,  
Шашкандыгым дагы чын.  
Алапайым табалбай,  
Качкандыгым дагы чын.  
Билсен мындай баркым бар.  
Жүгүргөн, учкан жандарды,  
Куткарбай турган наркым бар.  
Желгениме жел жетпейт,  
Басканыма мал жетпейт.  
Куланды куусам куткарбайм,  
Жээренди куусам жеткирбейм.  
Эр кадырын билемин,  
Элемандын сырттаны,  
Төштүк келсе бул жерге,  
Жөө күлүк болуп берем деп  
Ошону каалап жүргөмүн».  
Жейрен Маамыт муну айтып,  
Айтып оозун жыйганча,  
Анда Төштүк муну айтат:  
«Өлүм ортоқ, жан бирге,  
Күлүк болсон сен, Маамыт,  
Уккун айткан сезүмдү.  
Кел эмесе Маамытым,  
Мураа болгун өзүмө,  
Асмандағы жылдыздай,  
Козголуша калалы,  
Кол кармашып экөөбүз,  
Дос болуша калалы.  
Өлсөк бирге өлөлү,  
Жети күндүк дүйнөнүн,  
Кызыгын бирге көрөлү».

ТӨШТҮКТҮН ЖЕР ТЫҢШААР  
МААМЫТКА ЖОЛУККАНЫ

Андан ары бастырса,  
Такыядай боз дебе  
Урчугу чыгып көрүнөт.

Ал дәбенү көргөндө,  
Элемандын сырттаны,  
Көнүлү кетип бөлүнөт.  
Ал дәбөгө барганда,  
Чондугу борчук сенирдей,  
Кармаша кеткен адамды,  
Тири койбой жегидей.  
Жерди тыңшап желигип,  
Өөдө-төмөн тоңкондоп,  
Качып жүрөт элендеп.  
Жерди тыңшап пайпайлап,  
Төбөгө чыкпайт сай-сайлап.  
Азып-тозуп жүгүрүп,  
Ата, эми кандай болом деп,  
Көзү кеткен аландап,  
Буту кеткен саландап,  
Элемандын сырттаны,  
Чалкуйрук оозун бурду эле,  
Сөз сурап, анық билүүгө,  
Жанына барып турду эле:  
«Акылындан айрылып,  
Шашып жүргөн сен кимсин?»  
Ары бери антандап,  
Качып жүргөн сен кимсин?  
Анда тыңшаар муну айтат:  
«Акылымдан айрылып,  
Шашканыгым дагы чын,  
Корголоорго жер таппай,  
Качканыгым дагы чын.  
Чондугу тоонун теңиндей,  
Кармашканы жегидей  
Төштүк келет деп уктум.  
Каарланса ал Төштүк,  
Кашайта көздү оёт деп,  
Тебелеп кетсе Чалкуйрук,  
Бөөдө өлтүрүп коёт деп  
Айлам кетип антандап,  
Шашканыгым дагы чын  
Корголоорго жер таппай,  
Качканыгым дагы чын.

Жерди тыңшап карасам,  
Тилегимди бир Кудай  
Берип калган көрүнөт.  
Элемандын Төштүгү,  
Келип калган көрүнөт.  
Ошол Төштүк сен болсон,  
Төштүкке кызмат кылуучу,  
Жер тыңшаар Маамыт мен болсом.  
Коркунучум бар түз эле,  
Бир жараткан алладан  
Тилегеним ушу эле.  
Казба менин орумду,  
Кайнатпагын шорумду.  
Айтканым ушул билип ал,  
Арстан Төштүк, тилимди ал.  
Кулак сал айткан сөзүмө,  
Мураа болом өзүнө.  
Айтканыңа көнөмүн,  
Күн чыгыш менен күн батыш,  
Эмине кабар угулса,  
Азыр айтып беремин.  
Жоого кирсен болдошмун,  
Мен өзүнө жолдошмун,  
Өдөгө чыксаң өбекмүн,  
Ылдыйга түшсөн жөлекмүн,  
Бир өзүнө керекмин».  
Элемандын Төштүгү,  
Ак жылкыдан боз болуп,  
Аныкташып дос болуп,  
Талаадан тыңшаар табылып,  
Абийири мындан жабылып,  
Үзүлгөнү уланып,  
Элемандын сырттаны,  
Жолдош таап кубанып.  
Чалкуйрук оозун бурду эле,  
Эки Маамыт жолдош таап,  
Эми Төштүк турду эле.

ТӨШТҮКТҮН КУОН КӨТӨН МААМЫТКА  
ЖОЛУГУП, ЖОЛДОШ КЫЛГАНЫ

Атка минсе кишидей,  
Жөө жүрсө онбогур  
Желмогуздун тишиндей.  
Карыш болгон бою бар,  
Ай ааламдын баарысын,  
Биле турган ою бар.  
Адамдан женил, эң эптүү,  
Сүйлөп турса бал кептүү,  
Жана келди бир адам:  
«Оо, ботом, көрбөсөм да, билбесем,  
Тогуз уулдун кенжеси,  
Бир кудайдын пендеси,  
Мында келип жолуккан,  
Берен Төштүк эсенби?  
Келээрин қаалап билгенмин,  
Төштүк келээр бекен деп,  
Алла таала Кудайдан,  
Ушуну сурап жүргөмүн.  
Атка женил, тайга чак,  
Куюн көт Маамыт өзүмүн,  
Менин жайым ушундай,  
Акылым эң көп, алым аз,  
Көкдөө менен Каракан,  
Жер алдынын паашасы.  
Жерге киргир бизге кас,  
Кейиш менен көп жүрдүк,  
Элемандын сырттаны  
Келээр бекен деп жүрдүк.  
Төштүк келип кашыма,  
Абийирим минтип жабылып,  
Кымбатым Төштүк табылып,  
Мындан ары Көкдөө бар,  
Көкдөөнүн кызы Күлайым.  
Келгендерден көп угам,  
Көкдөөнүн Күлайым,  
Элемандын Төштүккө,  
Ашык экен деп угам.

Күлайымды аларбыз,  
Азапка нечен каларбыз.  
Ал Көкдөөнүн жолдошу,  
Жети баштуу Жезкемпир.  
Жез кемпирдин колунда  
Темир ийрек тору бар.  
Түшкөн кайра чыккысыз,  
Көкдөөнүн казган ору бар.  
Куюн көтөн Маамыттын,  
Төштүккө айттар сезү бар.  
Балбандардын баарысы,  
Башында жалгыз кезү бар.  
Билсөң Көкдөө ханы бар,  
Балбандардын баары бар.  
Барган жандар кайтпаган,  
Кырк кулак казан дагы бар.  
Сизге душман кыйын бар,  
Бул кебимди угуп ал...».  
Кучакташып дос болуп,  
Куюн көтөн турганы.

### ТӨШТҮКТҮН КӨРӨГӨЧ МААМЫТКА ЖОЛУГУП, ЖОЛДОШ БОЛГОНУ

Андай мындаи дегиче,  
Ачып көздү жумганча,  
Көкдөөнү угуп Төштүктүн,  
Көнүлү кетти бөлүнүп,  
Бет алдынан бир киши  
Жана келди көрүнүп.  
Көрөгөч Маамыт көзү экен,  
Как Маамыттын өзү экен.  
Элемандын Төштүккө,  
Жолдош болгон кези экен.  
Алп мүчөлүү эр экен,  
Күн чыгыш менен күн батыш,  
Тиктеп көрүп жүрүүчү,  
Көрөгөчтүн өзү экен.  
Балбандыгы башкача,  
Баатырдыгы бир канча.

Эр Төштүктүн келерин,  
Ал көрөгөч көрүптүр.  
Элеман уулу Төштүккө,  
Өлгөнчө жолдош болсом деп,  
Өмүрдөн сурал жүрүптүр.  
Элемандын Төштүккө,  
Жолдош да экен, шер да экен.  
Баары жоктун баарысын,  
Көрүп берер эр да экен.  
Элемандын Төштүгү,  
Жер алдына түшкөндө,  
Төрт Маамыт келди табылып,  
Сырттан Төштүк баатырдын,  
Абийири минтип жабылып.



Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Төштүккө жайрен секиртпес Маамыт эмнелерди айтты?
2. Төштүк эмне себелтен жер астына түшүп калды?
3. Жер астында Төштүк кимдер менен жолукту, башка жандыктар менен Төштүктүн достуугун айтып бер?



Окуучулардын түшүнүктөрүн терендөтүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Төштүккө жайрен секиртпес Маамыт менен кандаicha достошту?
2. Көкдөөнүн кызы Күлайымдын Төштүккө ашык болгонун ким айтып берди?
3. Үзүндүлөрдү окуп чыгып, мазмунун түшүнүп, план түзгүле.

### ТӨШТҮКТҮН ЖОЛВОРС МЕНЕН ДОСТОШКОНУ

Андан ары жол жүрсө,  
Ат аябай мол жүрсө,  
Элемандын Төштүгү,  
Урунарга тоо таппай,  
Урушаарга жоо таппай,  
Орттөй болуп кез жайнап,  
Өмөлчү<sup>1</sup> жүрттән айрылып,  
Өлөйүн деп шор кайнап,  
Ээрдей болгон белести  
Эңкейип Төштүк турду эле,  
Чыр-чыр-чыр чыгат,  
Чыркырап үнү бек чыгат.



<sup>1</sup> Өмөлчү – кыйын, айбаттуу деген мааниде.

Чыркыраган ачуу үн,  
Кулак мурун жеп чыгат.  
Салып барып караса,  
Адамча айтып, тил сүйлөп.  
Ошо жолборс турганы:  
«Өчкөн бир отум тамызчы, Төштүк!  
Өлгөн жаным тиргизчи, Төштүк!  
Суусап кеттим, суу берчи, Төштүк!  
Эңкейип барам, эт берчи, Төштүк!  
Жакшылыгың көп берчи, Төштүк!  
Бугу куудум, баш жедим, Төштүк!  
Маралды куудум, таш жедим, Төштүк!  
Томугум болду жарадар, Төштүк!  
Жатамын нечен талаада, Төштүк!  
Кароол карап кайрылдым, Төштүк!  
Кайран буттан айрылдым, Төштүк!  
Чын бугу жебес ак бугу,  
Чымын таппай зар болдум, Төштүк!  
Эрдигим кетти колумдан, Төштүк!  
Даакым түшпөй жонумдан, Төштүк!  
Дандан жебес курган жан,  
Куураган башка зар болдум, Төштүк!  
Кабымды таап кан берсен, Төштүк!  
Жанымды соолап жан берсен, Төштүк!»  
Жолборс минтип турганда,  
Элемандын сырттаны,  
Көнүлү кетип бөлүндү,  
Буту жара ак жолборс,  
Тууганындай көрүндү.  
«Элимен азган мен арстан,  
Бутунан азган бул арстан  
Чалкуйрук оозун бурайын,  
Ушу кайран арстанга  
Бир жакшылык кылайын»  
Тизеси жерге бүгүлүп,  
Чалкуйруктун үстүнөн,  
Чуркап түштү жүгүрүп.  
Барып Төштүк караса,  
Ал жолборстун бутуна,  
Чөнөр кирип кетиптири.

Бул чөнөрдүн киргени,  
Бир кыйлага жетиптири.  
Жортуп жүрүп аш таппай,  
Арык болуп кетиптири.  
Элемандын сырттаны,  
Жанында болот кестигин.  
Кындан сууруп алды эми,  
Ал жолборстун таманын,  
Жонуп жатып калды эми.  
Жонуп жатып Эр Төштүк,  
Чөнөрдү сууруп алды эми.  
Чөнөрдү сууруган жеринен,  
Ирин менен кан кетти.  
Ал жааралуу жолборстун,  
Ооруган жери басылды,  
Умачтай көзү ачылды.  
«Жолуккан жоого кез болсон.  
Жолдош болуп беремин.  
Башына мүшкүл иш түшсө,  
Айтканына көнөмүн.  
Элемандын Төштүгү  
Дегенине көнөмүн.  
Катуу мүшкүл иш көрсөн,  
Медер болуп берейин.  
Элемандын Төштүгү,  
Эрге мүшкүл бир келет,  
Эрге мүшкүл келгени  
Кырсык чалып, шор кайнайт.  
Кыраанга келген кырсыгы,  
Азык таппай көз жайнайт».  
Мурутун булкуп калды эми,  
Түтөтсөн даяр болом деп.  
Төштүккө бере салды эми.  
«Бул мурутту түтөтсөн,  
Көрүнөм Төштүк көзүнө.  
Азыр өлүп кеткиче,  
Жолдош болом өзүнө.  
Муруттун жыты билинсе,  
Күн чыгыш менен күн батыш  
Жеткен жерге барамын,

Айткан анык сөзүнө,  
Жолугамын өзүңө»,  
Деп ошентип ак жолборс,  
Кездөн кайым болду эле.

### ТӨШТҮКТҮН АЮУГА ЖОЛУККАНЫ

Андан ары жол жүрсө,  
Мунарыктын алдында,  
Бир токайдун жанында,  
Өкүргендөн бакырып,  
Ал токойго барганды  
Адамча сүйлөйт бир аюу:  
«Ой, Төштүк!» – деп чакырып.  
Үстү камыш, асты ор,  
Чубама экен жалғыз жол.  
Олондогон ал аюу  
Орго түшкөн кези экен.  
Кайра чыккыс эң кыйын,  
Торго түшкөн кези экен...  
Ал аюуну көргөндө,  
Элемандын Төштүгү  
Көзүнүн жашы төгүлүп,  
Көңүлү кетип бөлүнүп,  
Кааргандан түнөрүп,  
Сырттан баатыр Төштүктүн,  
Бакырлык келди башына,  
Аюуну жууду жашына.  
Жеринен экен бул бакыр,  
Жолунаң азган бул жакыр.  
Кырк кулач кыл арканды,  
Аюуга таштай салганы.  
Ала коюп арканды,  
Аюу белге чалганы.  
Арстандыгы абыдан,  
Андай-мындай дегиче,  
Ачып көздү жумганча  
Ордо калган аюуну  
Ордон сууруп алганы.  
Самсаландал сабылып,  
Аюу сүйлөйт адамча,

Эр Төштүккө жалынып:  
«Өлгөн жанды тиргизген,  
Өчкөн отту тамызган,  
Жер үстүнө ырайым,  
Жеткирип сени көрсөткөн,  
Карып болгон аюудан.  
Бүгүн кетти убайым,  
Чамам келип, ал жетсе,  
Сизге кызмат кыламын.  
Башыңа кыйын иш түшсө,  
Маңдайында турамын.  
Айтканым ушу билип ал,  
Сырттаным Төштүк, тилимди ал!».  
Аюунун айткан сезүнө,  
Арстан Төштүк көндү эми.  
Сырттанына ал аюу  
Мурутун жулуп берди эми.  
Аманат кылып сырттанын,  
Аюунун алды мурутун.  
Жан калтага салды эми,  
Ордон чыккан ал аюу  
Сырттандын досу болуптур.  
Караса көзгө илинбей,  
Кай кеткени билинбей,  
Аюу кайып болуптур.

КУМУРСКАГА ЖОЛУГУП,  
ЖОЛДОШ БОЛГОНУ

Дагы Төштүк жол жүрдү.  
Төрт Маамытты ээрчитип,  
Аябастан мол жүрдү.  
Түнөргөндөн караган,  
Түз талаага кез болду.  
Ал талаанын боюнда,  
Оргуп түтүн бөлүнөт.  
Үюгу менен кумурска,  
Өрткө кеткен көрүнөт.  
Элемандын сырттаны,  
Кумурсканы көргөндө,  
Көнүлү кетип бөлүнөт.

Элемандын Төштүгү,  
Тизеси кетип бүгүлүп,  
Чалкуйруктун үстүнөн,  
Чуркап түштү жүгүрүп:  
«Айланайын, төрт Маамыт,  
Эми мыкташ эрдикти,  
Кумурская салалык,  
Күйүп жаткан байкушту,  
Ажыратып алалык».  
Жейрен секиртпес ал Маамыт,  
Ачып көздү жумгуча,  
Андай-мындаш дегиче,  
Сууга салып бир кийиз,  
Эр Төштүкке берди эле,  
Күйген отту жолотпой,  
Төштүк сабай берди эле.  
Сүйлей турган тили бар,  
Адамдан эстүү Чалкуйрук,  
Эр Төштүктүн канаты.  
Качан болсо сооп издейт,  
Жаныбардын адаты.  
Чалкуйруктун жайы ушундай,  
Ары буудан, ары тынч,  
Жаныбарым Чалкуйрук,  
Маамыт менен желгени.  
Сууга салып токумун,  
Эр Төштүкке бергени.  
Туура жагын жер тыншаар,  
Алып келип берди эле.  
Алкым жагын көрөгөч,  
Талап келип берди эле.  
Бери жагын Эр Төштүк,  
Сабап келип берди эле.  
Күйген отту өчүрүп,  
Эрдикти эпсиз салды эле.  
Кумурканы ал ёрттөн,  
Аман алып калды эле.  
Белөгүнөн тазасы,  
Өрттөнүп жаткан кумурска,  
Кумурканын паашасы,

Элемандын эркеси,  
Бир Кудайдын пендеси.  
Түбүнө чогуу жетерде,  
Түгөл өрттөп кетерде  
Күйгөн өрттү өчүрдү.  
«Күйгүзбөй калдың жанымды,  
Алып калдың баарымды.  
Айта берсем иш кыйын,  
Оюма келет бир буюм.  
Баатыр Төштүк кебимди ук,  
Жер алдына кабылып,  
Бакыр боло берипсиз,  
Кайгырба, Төштүк сырттаным,  
Көрө турган азап бар,  
Казып койгон орун бар,  
Кайнатылуу шорун бар!  
Тийише турган эрин бар!  
Ошол эрге барганда  
Керек болор жерим бар.  
Керекке берем бутумду,  
Береним, Төштүк алышыз.  
Мээнеттүү башка иш түшсө,  
Белекке берген бутумду,  
Бир түтөтө салыныз.  
Кумурскаларды кубалап,  
Дал өзүнө жетемин.  
Жоболон башка иш түшсө,  
Жолдош болуп кетемин»,—  
Деп ушинтип кумурска,  
Берен Төштүк баатырдын  
Берендигин көрдү эми.  
Жүлуп алышп бир бутун,  
Сырттан Төштүк баатырга,  
Аманат кылып берди эми.  
Андан өтүп жол жүрдү.  
Элемандын Төштүгү  
Ат аябай мол жүрдү,  
Ээрчиткени төрт Маамыт,  
Эриксе элик атышып,  
Эриклесе талаада,  
Эркин ойноп жатышып.

Куланды андып, аркар кууп,  
Курган Төштүк кек жалдын  
Ойной турган күнү тууп,  
Мекен кылды талааны.  
Берен Төштүк сырттанын,  
Кук эткенден кузгун жок.  
Как эткенден карга жок,  
Ээн талаада жатышты.  
Эр Төштүктүн мингени,  
Чалкуйрук тулпар сал моюн,  
Эр Төштүк менен төрт Маамыт,  
Ээн талаада салды оюн.  
Чыканактап тынч алып,  
Чырым этип уйку алып,  
Тараза жылдыз батыптыр,  
Таң кашкайып атыптыр.  
Уйкудан Төштүк ойгонуп,  
Оң жагына толгонсо,  
Көрөгөч Маамыт кеп айтат:  
«Өөдө бол, Төштүк, – деп айтат.  
Жердин алдын сураган,  
Көкдөө деген ханы бар.  
Зордугу тоонун тениндей,  
Ким көрүнсө жегидей,  
Ай ааламдын баарысын,  
Жеке кырар алы бар.  
Ал Көкдөөнүн колунда,  
Темир аркан торунда,  
Ургаачынын узу бар.  
Үч кызынын кенжеси,  
Күлайым деген кызы бар.  
Элемандын эркеси,  
Эрдигин эчак билиптири.  
Кумар болуп сөзүнө,  
Кусадар болуп өзүнө,  
Тийгени сага жүрүптүр.  
Ошо сенин айындан,  
Дегенине конүптүр.  
Ат башында алтынды,  
Ала кел деп сырттанды,  
Кемпирге пара бериптири.

Дуба окуп, көз байлап,  
Жер астына сиздерди,  
Азгырып алыш келиптири.



Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Адамча сүйлөгөн ак жолборско Тоштук кандай жакшылык кылды?
2. Тоштук аюуну ордон кантит чыгарды?
3. Кумурскаларды орттон кантит сактап калышты?
4. Күлайым ат башындай алтынды кимге жана эмне үчүн берген?



Окуучулардын түшүнүктөрүн терендөтүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Жолборс менен аюу Тоштүккө мурутун эмнеге жупуп беришти?
2. Кумурскалардын падышасы Тоштүккө бир бүтүн эмне үмүн жупуп берди?
3. Үзүндүнү окуп чыгып, негизги каармандарга муназзомо түзгүп.

### КӨКДӨӨНҮН ӨЛҮМУ

Элемандын сырттаны,  
Жетмек болду түбүме.  
Казмак болду орумду,  
Кайнатмак болду шорумду.  
Салмак болду башыма,  
Бенде көргүс сонунду.  
Эрге эңкейбес мен Көкдөө,  
Эсим кетип баратат.  
Ичи-тышым өрт болуп,  
Бүгүн Көкдөө кайгырдым.  
Денеде жети башы бар  
Эң сыйкырчы акылман,  
Кемпиримден айрылдым.  
Жети күн тынбай салышып,  
Карадаёмдү союптур.  
Кырк кулактуу казаным,  
Бир бойрөгүн талкалап,  
Майып кылып коюптур.  
Жети морөй мен койсом,  
Жетөөнү катар сомдоду.  
Кулак угуп көз кергөн,  
Жер алдында дөөлөрдө,  
Кутурган мындай болбоду.  
Балбандыгы башкача,  
Балаага келген кандай жан?

Арманын айтып элине,  
Айтып оозун жыйгыча,  
Алайгырга камчы уруп,  
Конокбай балбан жеткени.  
Жеткен жерде Көкдөөнүн,  
Башында темир калканын,  
Ыргыта кооп отконү.  
Балбаны каптап баргыча,  
Көкдөө кандын башына,  
Көтөрүп кайта салгыча,  
Элемандын сырттаны,  
Тозонун тоодой буратып,  
Чалкуйрук менен чур атып,  
Кайран катын Кенжеке,  
Каалап берген ачболот,  
Кармаган экен сабынан,  
Суурган экен кабынан.  
Ызырканып ошондо,  
Элемандын сырттаны,  
Кылычты колго алды эле,  
Каарданган капырды,  
Кадимки Көкдөө баатырды,  
Какыйтып туруп ошондо,  
Шилтеп келип отту эле,  
Башы кетти биркырап,  
Бадырайган Көкдөөнүн,  
Жаны кетти чыркырап.



Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Коқдоо Тоштүкко кандайча баа берди?
2. Конокбайдын Тоштүкко берген жардамы?
3. Коқдоонун опуму.



Окуучулардын түшүнүктөрүн терендөтүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Коқдоонун негизги таянычтары кимдер зле жана алардын Тоштүктүн жеңилиши.
2. Коқдоону жөнүүде Кенжекекин берген ачболотунун мааниси кандай деп ойлойсун?

## ГИПЕРБОЛА ЖӨНҮНДӨ ТУШУНУК

Гипербola – чыгарманын таасирдүүлүгүн күчтүү үчүн атайын колдонулуучу көркөм ыкмалардын бири. Ал кубулуштарды, көрүнүштөрдү адаттан тышкары ашыра сүрөттөө жолу менен түзүлөт. Гипербola аркылуу сүрөттөлүп жаткан окуянын мааниси атайылап күчтөлөт, учуртулат, апыртылат. Гиперболалык сүрөттөөлөрдүн эң мыкты үлгүлөрүн биз элдик оозеки чыгармалардан, айрыкча, кенже жана улуу эпостордон кездештирешибиз. Эпостордо каармандардын образдарын: тулку-боюн, сын-келбетин, кылган иштерин, минген аттарын, кийген кийимдерин, каармандар катышкан окуяларды элестүү, таасирдүү кылышп сүрөттеөдө гипербola атаяын колдонулат. «Эр Төштүк» эпосунда гиперболалык сүрөттөөлөр кенири кездешет. М.: Желмогуз кемпирдин сырткы көрүнүшү:

Отурсам өөдө туралбайм,  
Белим калган бекчейип.  
Кезүм калган чекчейип,  
Карылыктын айынан,  
Отурамын оншойуп,  
Улуган иттей шоншоюп.  
Же Көкдөөнүн көрүнүшү:  
Тоодой тулпар ат минген,  
Карагайдай камчы алган.  
Кынсыз кылыш байланган,  
Кышкы шамал бороондой.  
Каары бетине айланган – деп берилет.

Гиперболалык сүрөттөөлөр жазма адабиятта да кездешет.

КАНЫКЕЙДИН ТАЙТОРУНУ ЧАПКАНЫ

ТАЙТОРУНУ БАЙГЕГЕ КОШУУ

Тоодой болгон Каныкей,  
Тайторудай буудандын,  
Кейкөлүп турган кекүлүн,  
Кек жибек менен түйдү эми.  
Куллунгун сыйда куйругун,  
Куу шайы менен түйдү эми.  
Эки кулач чон чылбыр  
Узунун тандап такты эми.  
Окоро түйгөн ак нокто,  
Тайторуга чак нокто  
Бышыгын тандап катты эми.  
Ичкенин жолун төтөлөп,  
Букарадагы сегиз кан,  
Сегиз хандын алдынан,  
Тайторусун жетелеп,  
Өөдө-төмөн карабай,  
Өлөмүн деп санабай,  
Чиймекчи болду сызыкты,  
Атына бирөө катылса,  
Керсөтмөк болду кызыкты...

Аста сүйлөп сабылып,  
Энекелеп жалынып  
«Чондугу тоодой карыям –  
Кадырман кыргыз элимден  
Ай далымга мингизип  
Ала келген олуя�,  
Берен эне, кулак сал!  
Айланайын, энекем,  
Өзүнде менин берекем.  
Элибиз элден кем эмес,  
Атыбыз аттан кем эмес,  
Жашы менен карысын,  
Көрүп келдим баарысын.

Сынап келдим акмалап,  
Бууданынын баарысын.  
Бакты баштан тайбаса,  
Абакемдин Тайтору,  
Бере койбос намысын!  
Согулайын, энеке,  
Төлгө кылып торуну,  
Анык болду чабышым.  
Бел байлаган белим жок,  
Белгиге чапсам Тайтору.  
Белсенип сүрөп алуучу,  
Белгилүү кыргыз элим жок.  
Кимдер каалап койчу экен,  
Мендей жесир катынды.  
Төлгөгө чаап көрөйүн  
Тайтору тулпар атымды!  
Чаба турган Тайтору  
Кетмен туяк, кен соору.  
Кенен жердин малы эле.  
Чыгып калса Тайтору,  
Букарга кызык салайын.  
Батанды берчи, энеке,  
Падыша атам алдына  
Эркекче болуп барайын.  
Дубанды менден аяба,  
Үмүткөр болгон балаңа!  
Медерим менин, энекем,  
Каршылык кылбай, кайгыrbай,  
Батанды бергин, берекем!»  
Ак байбиче Чыйырды,  
Барбайып колун көтөрүп,  
Күрсө-күрсө жетөлүп,  
Кол көтөрүп зар ыйлайт.  
А дүйнө кеткен Манасты,  
«Колдой көр» деп дагы ыйлайт:  
«Ажыбай, Бакай – эки кан,  
Арка болуп колдой көр!  
Айланайын, жараткан,  
Каныкей ишин ондой көр.  
Алмамбет, Чубак эгизим,  
Жесирице көзүң сал!

Сыргак, Серек тенизим,  
Кайгыга тууган жененди,  
Кансыратпай сүрөп ал!  
Ишин, тенир, ондоочу,  
Жесиринди колдоочу!  
Умуткөр болгон байкушту,  
Жер каратып койбочу!  
О, Каныкей, кулунум!  
Тилегин тенир берсинчи,  
Ушу турган Тайторун  
Байгеге чыгып келсинчи!  
Капанды атың ачсынчи,  
Санаанды атың бассынчи.  
Кайгынды калың жазсынчи!  
Тилекти кудай берсинчи!  
Телмирип турган жесирдин  
Торусу чыгып келсинчи!».  
Каралуу катын Каныкей,  
Чыйырдыдан бата алыш.  
Сан-санаага мatalып,  
Букарды көздөй аттанды.  
Бөксөнүн жолун төтөлөп,  
Тайторуну жетелеп,  
Касабасы калкылдап.  
Жабдыгынын баарысы  
Жай-жайында шаркылдап,  
Көргөндүн көөнү бөлүнүп.  
Сөлөкетү, сөөлөтү  
Эр Манастай көрүнүп,  
Кара чаар кабылан,  
Капталында чамынып.  
Кара кийген жесирди,  
Кайыптар колдон алыштыр.  
Чолок чаар арстаны,  
Жандай салып чамынып,  
А да колдоп алыштыр.  
Эки беттин отунан,  
Бир байпактык түк чыгып.  
Оозунан түтүн буркурап,  
Каалгадай кашка тиш,  
Таруудай быркырап,

Оозунан жалын төгүлүп,  
Опол тоодой көрүнүп.  
Букарга кирип баргана,  
Букардагы сегиз хан  
Как жарылып дыркырап,  
Эки колу боорунда,  
Салам айтты чуркурап.  
Узун кулак сарысы,  
Көк ала сакал карысы,  
Бирөө эмес, дүркүрөп,  
Букарлыктын баарысы:  
«Белгилүү экен, бек экен,  
Биздин элге белгисиз,  
Кайдан чыккан эр экен!  
Кен көкүрөк, жайык төш,  
Келберсиген шер экен.  
Ушу турган Букарга,  
Темирден коргон чеп экен!  
Кайраттанып жоо чыкса,  
Бели тийчү шер экен!  
Атка тумар алтындан,  
Тагып алчу эр экен!  
Күлүктөрүн жоорутпай,  
Конүлдөрүн оорутпай,  
Четтен келген эр болсо,  
Багып алчу шер экен!..»  
Алар антип жатканда,  
Тайторудай бууданды,  
Кара кийген Каныкей,  
Кошуп туруп калды эми.  
Ат айдагыч жигиттер,  
Булактатып желегин,  
Айдоого атты даярдап,  
Тосуп туруп калды эми...  
Муну мындай таштайлы,  
Каныкейдин иниси  
Кан Ысмайыл баатырдын,  
Кылыгынан баштайлы.  
Карт буурадай күркүрөп,  
Каарын көргөн адамдар,  
Карай албай зиркиреп.

Капалуу баатыр Ысмайыл,  
Калк ичинен кеп угуп,  
«Бузулган катын Каныкей  
Букарда жатып ээлигип,  
Атын чапты», – деп угуп,  
Кандай укмуш, кандай ар?!  
Арсызды кудай урганын,  
Айласы кеткен күү жесир,  
«Ат чабам», – деп турганын!  
Минтсе долу он қылбайт,  
Эгерде бизди соо қылбайт.  
Жесир жүрүп жээликкен,  
«Ат чабам», – деп ээликкен,  
Арсыз мынча болобу!?  
Сыздаган сөөк кимдики?  
Сынган намыс кимдики?  
Кеткен намыс кимдики,  
Келген намыс кимдики?  
Жесир жүрүп жээлигип,  
«Ат чабам» – деп ээлигип,  
Эркек кийимин кийинип,  
Алтымыш асый торусун,  
«Чабамын» – деп жетелеп,  
Эселек мындай болобу?!  
Катын қылбас бул жорук,  
Эл аралап төтөлөп,  
Сегиз кандан эр издең,  
Болбой калган кезиби?!  
Эрге көөнү бузулуп,  
Оңбой калган кезиби?!  
Төре жездем Манастын,  
Төшөгүн баскан онобу?!  
Төрөнү кордоп отурган,  
Ушундай арсыз болобу?!  
Кордоп жүрсө Манасты,  
Канчыктын иши онобу?!  
Арбагын эрдин кордогон,  
Ушул өндүү ургаачы:  
Эгерде эки болобу?!”

Деп, ошентип Ысмайыл,  
Барабанын ургузуп,  
Баарына жардык салды эми.  
Жоо тийгендей жабылып,  
Балбандардын баарысы,  
Ысмайылдын жанына,  
Жетип барып калды эми.  
Кара жиндей Ысмайыл,  
Каарданып бакырып,  
Ок жыландай атылып,  
«Бери кел», – деп белсенип,  
Семетей уулун чакырып:  
«Ой, Семетей, кулунум,  
Келгендерден кеп уктум,  
Жесириң эжен кесеңет,  
Ат чабам – деп ээлигип,  
«Желип жүрөт» – деп уктум.  
Бузуктука бел байлап,  
Намыссыздык кылган го?!

Эри өлгөнгө сүйүнүп,  
Каралуу чачын түйүнүп,  
Кадимки баатыр эмече,  
Эркектин кийимин кийинип,  
Бузуктук жолду төтөлөп,  
Алтымыш асый бир атын,  
«Чабамын» деп жетелеп,  
Эбин таап кейнөк кие албай,  
Эптең эрге тие албай,  
Эр кыдырып чыр баштап,  
Эсепсиз уят сыр кылды.  
«Эси жок жесир» дедиртип,  
Баарыбызга чыр кылды.  
Бул ишке кайдан көнөлүк,  
«Тентиген катын» дедирип,  
Баарыга шылдың болгончо,  
Тирүү жүрбөй өлөлүк!  
Ой, Семетей, кулунум,  
Өзөндүү дайра булагым,  
Өлгөндө көргөн чырагым,  
Тур, Семетей, барып кел!

Астыга келсе Тайтору,  
«Манас! Манас!» бакырып,  
Манастан ураан чакырып,  
Бери сүрөп алыш кел!  
Артта калса Тайтору, —  
Кармай калып канчыкты,  
Канын суудай агызып,  
Курмандыкка чалып кел!  
Жол үстүнө сүйретүп,  
Дангыттарга чалып кел!  
Башын кесип байланып,  
Атакең Ысмайылга алыш кел!  
Ал өндөнгөн бузукту,  
Жолотпо, балам, өзүме.  
Көргөзө көрбө, көзүме,  
Жээлигип жүргөн катындан,  
Мындай кордук көргөнүм,  
Тири туруп өлгөнүм!  
Аттангыла, баргыла!  
Айткан сөздү алгыла!  
Калып калса Торусу.  
Бир адамга корсөтпей,  
Бир адамга билгизбей,  
Долуланган канчыкты,  
Чабуусунан жаргыла!» ↗  
Бул сөздү угуп Семетей,  
Алтымыш балбан эр менен,  
Адыр-будур бел менен,  
Кузгун учпас чөл менен,  
Оозунан түтүн буркурап,  
Көзүнөн жалын шыркырап,  
Ачусу келип эжеге,  
Бүткөн бою зыркырап,  
Каныкейди соймокко,  
Жөнөп калды дыркырап...  
Муну мындай таштайлы,  
Ээрдей болгон белесте  
Эс таппай турган каралуу  
Каныштан сөздү баштайлы.  
Кайылуу туулган Каныкей,  
Касиеттүү жан эле.

Үнү угулуп, өзү жок.  
Эки ийинде олтурган,  
Жылаңач бала бар эле.  
Болгон ишти, күйттүү,—  
Айтып жүргөн ал эле.  
Кулактан кармап қыбырап,  
Ошо кезде баласы,  
Кансыраган Канышка,  
Айтып берди шыбырап:  
«Эй, Каныкей байкушум,  
Колунду сууга малып ал,  
Айткан сөздү толуктап,  
Кулагына салып ал.  
Казгалдак деген кайран күш,  
Кайрылбаган талаадан.  
Ат чабам деп желигип,  
Ажалдан мурун өлөсүң  
Кардындан чыккан баладан.  
Астыга келсе Тайтору,  
Уулундун жүзүн көрөсүң,  
Урматына көнөсүң!  
Артта калса бул атың,  
Өлүмге көздү сүзүп кой!..»  
Ажалдан мурун Каныкей,  
Жанындан күдөр үзүп кой  
Бул кабарды укканда,  
Өрттөнүп ичи болду чок.  
Касиеттүү Каныштың,  
Каалаган журту мында жок.  
Бел байлаган бели жок,  
Белгилүү аттай эли жок.  
Кабырга сөөгү сөгүлүп,  
Көзүнүн жашы төгүлүп,  
Не кыларын биле албай,  
Үстүнө каран түн түштү...  
Кайғылуу жесир башына  
Жетимиш түркүн иш түштү...  
Манастан калган дүрбүнү  
Мойнунан жулуп алды эми.

Манасты көргөн эмдей  
Онду-солду күчкөткөп,  
Жылттап, жылттап калды эми...  
«Не болсо да көрдүм» – деп,  
Бардыгын алыш мойнунан  
Жашын төгүп койнунан,  
Белеске чыгып турду эми.  
Акборчук оозун бурду эми.  
Бурамасын имерип,  
Булкуп көзгө жиберип,  
Дүрбүсүн салышп турду эми.  
Кен кепенин четинде,  
Дениздин берки бетинде,  
Оргуп-оргуп чаң чыгат,  
Оргуган чанды көргөндө,  
Каныштан сызып жан чыгат.  
Оргуган чанды караса  
Атасынын Актулпар  
Арыштап чуркап алыштыр,  
Калың чаңдан бөлүнүп,  
Жалгыз болуп алыштыр,  
Куйругу көзгө дирилдеп,  
Көкүлү көккө бириндеп,  
Закым болуп калыштыр.  
Анын артын караса  
Чонкашканын чаңы экен.  
Мунун артын караса  
Чон күрөн сындуу мал экен.  
Үчтүн артын караса,  
Элик шыйрак, шам кулак,  
Кара кашка аргымак  
Караса көзгө илинбейт  
Үстүндо жүргөн баланын  
Канаттай болуп туш-тушка  
Этектери дирилдейт.  
Темиркандын төрт тулпар,  
Узап чуркап алыштыр.  
Андан бөлөк бир жылкы  
Кайда экени билинбейт  
Канча карап турса да,

Каныкейдин көзүнө,  
Жалгыз караан илинбейт...

Чынырып ыйлап туралбай,  
Кабыландын чоң дүрбү,  
Кайра көзгө имерип,  
Кайра салып жиберип,  
Кенмойноктун жолунда  
Башын жерге салалбай,  
Аркардай арыш алалбай,  
Каргадай бала жонунда  
Келе жатат Тайтору,  
Үч жүз аттын соңунда  
«Арбак урган Тайтору,  
Эми кайдан жүгүрдү!»  
Деп ойлонуп Каныкей,  
Чымындай жандан түнүлдү.  
Мурдунун суусун тарталбай,  
Көзүнүн жашын арталбай,  
Кабыргасы сөгүлүп,  
Кан аралаш аккан жаш,  
Акборчуктун жалына  
Шорголоп турду төгүлүп...  
«Алда, чиркин, куу дүйнө,  
Мандай сөөгүм кайкы эле.  
Туулгандан мунайып,  
Күн көрөрүм тайкы эле.  
Ай карангы түн экен,  
Ажалым жетер күн экен.  
Жаш күчүктөй кыңылдал,  
Жарап өлмөк экенмин!  
Табытый жок, бейит жок  
Арам өлмөк экенмин!  
Как эткенден карга жок,  
Талаада өлмөк экенмин!  
Асылын көрбөй арманда,  
Баладан өлмөк экемин...  
Өзөндүү дайра – булагым,  
Өлгөндөн көргөн чырагым,  
Боз ала туйгун болпонум,  
Боз карчыга Чолпонум.

Жоо жарагын кие элек,  
Мен бечара, шордуунун  
Эне экенин биле элек!  
Кылычтан калган кыягым  
Кымбаттан калган чырагым,  
Тулпардан калган туюгым,  
Туйгундан калган чырагым.  
Найзага таккан желегим,  
Айкөлден калган белегим.  
«Атам» деген Ысмайыл,  
Жат экенин биле элек.  
Айкөлүм Манас кек жалдын,  
Ата экенин биле элек.  
Тайган иттей мен шордуу,  
Желгендигим биле элек.  
Таластан качып бала үчүн,  
Келгендигим биле элек.  
Беш аркар жылдыз батканча,  
Беш кайрылып бурулуп,  
Эмизгеним биле элек.  
Абакем Бакай азыгын,  
Жегизгеним биле элек.  
Күйүктүн белин чыркырап,  
Ашкандыгым биле элек.  
Аркалап алыш Таластан,  
Качкандыгым биле элек.  
«Энекен мен» деп, мен шордуу  
Эмчегимди корсөтсөм,  
«Эненмин», деп жалбарсам,  
Эзелде чунак болбойт, ээ?!

«Кесепеттүү шайтан», – деп,  
Кылчайбай шилтеп кылышын,  
Курган жанды койбойт, ээ?!

«Буулугуп жүргөн жесир» деп,  
Жолуман карман алат, ээ?!

Дөөгүрсүп турган балбандар,  
Кекберүү кылып алат, ээ?!

Шордуу энесин тааныбай,  
Чыркыратып өзүмдү,  
Чукуп таштап көзүмдү,  
Жол үстүнө сүйрөтүп,

«Ээликмелүү канчык» деп,  
Дангыттарга жарат, ээ?!  
Талаада сөөгүм данкайып,  
Көмүсүз болуп калат, ээ?  
Чакылдаган чакчыгай,  
Чарасына көзүмдүн,  
Уяларын салат, ээ?!  
Тал жибектей чачымды,  
Айдай иймек кашымды  
Куркулдап кузгун тытат, ээ!  
Кардан аппак этимди,  
Жулкуп таштап бетимди,  
Ит-куштар келип жутат, ээ?!  
Ботодой болгон көзүмдү,  
Каркылдап карга оёт, ээ?!  
Каалгадай ак тишке,  
Шакылыктап сагызган,  
Ойноктоп эркин конот, ээ?!  
Алмадай болгон эки эмчек  
Кара жору тоёт, ээ?!  
Жайдары жазы кабагым  
Кажырдын жеми болот, ээ?!  
Бүлкүлдөгөн бейрөктү  
Түлкү какшаал оёт, ээ?!

Бурулуп бүткөн булчунду,  
Бурдал-бурдал сугунуп,  
Бөрүлөр талап тоёт, ээ?!  
«Жоболондуу төлгонү,  
Тартпай койбой не болдум?!  
Тозокко тууган мен катын,  
Тоодой болгон Торуну,  
Чаппай койбой не болдум?!  
Мандай сөөгүм кайкы экен,  
Манастын кезү откөн сон,  
Күн көрөрүм тайкы экен!  
Кен Таластын баткалда,  
Керилген төрөм коркутуп,  
Кыйын болду жатканда,  
Тарса-тарса жөтөлүп,  
Жаздыктан башын көтөрүп,  
Жаман болуп турганда,

Курман болуп куу катын,  
Өлүп калбай не болдум?!  
Кыл мурутун шыйпайтып,  
Кыямат көздөй жол тартып,  
Кыйноо көрүп жатканда,  
Курман болуп төрөмө,  
А дүйненү мен мурда,  
Көрүп калбай не болдум?!  
Улуу тоодон унчуккан,  
Улар болбой не болдум?!  
Тартынбай өлүп, бир жатып,  
А дүйнө кеткен көк жалга  
Курман болбой не болдум?!  
Бешигимди жонума,  
Артпай койбой не болдум?!  
Мээнетинди мынчалык,  
О кулунум, Семетей,  
Тартпай койбой не болдум?!  
Бел байлаган белим жок,  
Бекинип жаткан жерим жок.  
Бейпай тартсам мынчалык,  
Берендин зайбы деп турган,  
Берекем кыргыз эли жок!  
Каз айланса зоо да жок,  
Калдайган кардуу тоо да жок,  
«Кайгырбагын жөнү жок,  
Асылым женем, койгун» – деп,  
Көңүл айттып коюучу,  
Аргын, кыргыз элим жок!»  
Деп, ошентип Каныкей,  
Бурамалуу дүрбүнү  
Дагы бурап имерип,  
Бууданды көздөй жиберип,  
«Аныктап кармап, сунайын,  
Арбактардан сурайын,  
Алдында торум келбесе,  
Алтымыш торпок, кырк тайга,  
Сатып алган Актинте  
Кынынан сууруп алайын,  
«Күткөнүм ушу эми», – деп,  
Кый сүбөөмө кадайын!

Алтын ооз дүрбүнү,  
Алты жолу салайын!  
Аныктап туруп карайын  
Чубап өткөн аттарды,  
Акмалап баарын санайын!  
Аябай анык түнүлүп,  
Баламдын колун тийгизбей,  
Каныма жанын күйгүзбей,  
Мен өзүм өлүп калайын!»  
Ошондо эр мүчөлүү Каныкей,  
Акборчук оозун бурду эми,  
Арбагы күчтүү Манаска,  
Жалынып ыйлап турду эми...



Окуучулардын түшүнүктөрүн бекемдөө үчүн берилген суроолор:

1. Каныкей эмне үчүн Тайторуну байгеге кошмок болду?
2. Кайненеси Чыйырдыдан атты чабууга ак бата алдыбы?
3. Каныкейдин жоо-жарагын байланып, эркекче кийинишинин «табышма-тын» жандырыла.
4. Ысмайыл Семетейге кандай тапшырма берип жонотту?
5. Каныкейдин кандай артыкча касиеттери сүрөттөлөт, аны санап бергиле.
6. «Түйтүндөн калган чырагым,  
Айқолден калган белегим» –  
деп, Каныкей көз алдына эмнелерди арман кылып элестетти?
7. Тайтору алгач кандай чүркаганын сүрөттөп айтып бергиле?
8. Ат чабышты кордүң беле? Анын кандай кызыктуу жактары бар, аңгеме-маек уюштургула.



Окуучулардын түшүнүктөрүн терендөтүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Үзүндүнү Манастын обону менен коркөм окуп чыккыла.
2. Эмне үчүн Каныкей «баламдан олмок экемин» деп убайымга батты?
3. «Жоболондуу тепгону.  
Тартпай койбой не болдум?» –

деген сөздү коркөм текстке таянуу менен чечмелеп түшүнүдүргүлө.

4. Үзүндүнү жаттап, манасчылык обон менен аткарып берүүгө даярдэнгыла.

## «КАНЫКЕЙДИН ТАЙТОРУНУ ЧАПКАНЫ» ЖӨНҮНДӨ

«Семетей эпосундагы окуянын түйүндөлүшү жана чечилиши курч, көркөм, таасирдүү иштелип чыккан бөлүмдердүн бири – Каныкейдин Тайторуну чапканы. Кыргыздар атам замandan бери эле «ат – адамдын канаты» деп, күлүктөрдү чабууга өзгөчө маани берип келишкен. Төлгө кылып да, чыр-чатақ, талаш-

тартыштарды басуу үчүн да, ошондой эле аш-тойлорду ат-чабышсыз откөрүшпөгөн.

Каныкей Букарга келгенден кийин Семетейди Ысмайылга бала кылып берет. Семетей ата-энеси, эли-жери ким экендигин билбей эр жетет. Каныкей Көбөштөн көргөн кордугун унута албайт. Эли-жерине болгон кусалыгы артат. Качып келе жатканда артынан Бакай алып келип берген Тайтору менен Акборчукту асырап жүргөн.

Каныкей: «Намыска туулган Семетей келечекте эр болуп, Манастын ордун басар бекен?» деген үмүт менен алтымыш асый Тайторуну тобокелге салып, төлгө кылып чабат. Не болсо да көрдүм деп, өзү атты сүреөгө аттантат. Бир тууганы Ысмайыл Каныкейдин бул кылыгына намыс кылып:


«Тур, Семетей, барып кел!  
Астыга келсе Тайтору,  
«Манас, Манас!» бакырып,  
Манастанап ураан чакырып,  
Бери сүрөп алыш кел!  
Артта калса Тайтору,  
Кармай калышп канчыкты<sup>1</sup>  
Канын суудай агызып,  
Курмандыкка чалышп кел!» – дейт.

Муну уккандан кийин Семетей алтымыш балбанды зэрчитип, эжесине ачуусу келип жөнөп калат. Семетей болсо өз энеси Каныкей экендигин билген эмес. «Кайран эжем Каныкей, төлгө кылып Букарга, Тайторуну чапты» – деп, жесирге боору ооруп, тулпарды сүреөгө алыш байгелүү кылат. Ошентип, 643 ат чабылган чабышта Тайтору женип чыгат. Каныкейдин төлгө кылып чабышы, Тайторунун чыгышы – төлгөнүн төп келгенин көрсөтүп турат. Ал – Семетейдин ак жолу ачылып, атасынын ордун басат, эли-жерин таап, Мекенине калк атасы болот деген улуу тилек.

<sup>1</sup> Эжеңди деген мааниде колдонулган.

## АБДЫКАЛЫК ЧОРОБАЕВ

(1896-1979)



Абдыкалык Чоробаев 1896-жылы Нарын облусунун Куртка айылында туулган. Аңжиян медресесинен 6 ай окуп, арабча кат тааныган. 1920-жылы Ташкендеги мугалимдер курсун бүтүргөн. Мугалим, чарбанын, айылдық кенештин терагасы болуп иштеген.

Ақындық нусканы, өрнөктүү устасы Тоголок Молдодон алган. Алгачкы ырларында бири кем жашоо-тиричиликти, мұдүрүлткен турмушту, колунда барлардан көргөн азап-тозокту жазған. М.: «Арман», «Кызыл чокко калталдым» ж. б.

Ақын кенеш доорунда жаңы заманды, эркин әмгекти, бейпил турмушту сүрөттөгөн мазмундуу ырларын жаратты. Элдик уламыштардын, дастандардын, санжыралардын негизинде эн мыкты чыгармаларды жазған. Т. Молдонун айрым чыгармаларын, Токтогул жөнүндө да көп материалдарды жыйнап берген.

«Жаныл Мырза», «Мышык баяны», «Тайлак баатыр», «Жети эрдин өлүмү», «Токсон суроо» деген жыйнектары жарык көргөн.

### ТАЙЛАК БААТЫР

(Үзүндү)

Атантай, Тайлак деген эгиз болгон,  
Алардын жердегени Куртка коргон.  
Ал кезде Кокон ханы сурак кылып,  
Кыргыздын кыйласынын канын соргон.  
Куртканын куйганында салган чеби,  
Күнөөсүз канды теккөн Кокон беги.  
Багынып кыргыз, кыпчак карап турган,  
Канчалык кайнаса да ичте кеги.  
Токсон жыл өмүр көргөн демдүү кары,  
Жээнбек өз таякем белдүү кары.  
Талыкпай Тайлак жайын сүйлеөр эле,  
Айткандай оболтодон элдин баары.  
Кокондун хандарынын жайын сурап,  
Алдым мен таякемден баарын сурап.  
Кырк катындын эри дейт Мадели кан,  
Төрт айым никесине дайым турат.

Күндө бириң үч байын талак кылат,  
Ордуна бир никеси жаңыртылат.  
Дин, шарият төртөөнө уруксат дейт,  
Өкүмү, жини келсе баарын кырат.  
Ордо кыздын четинен сүйрөп келип,  
Чапма нике дегенди кыйып турат.  
Кор болуптур ал кезде кыргыз эли,  
Кыздарын келген улук жыйып турат.  
Мадели такка минип, таажы кийген,  
Кечмөндүү казак, кыргыз башын ийген.  
Зордуктап дүнүйө-мүлк, чарба малын,  
Коконго болжолу жок ташып ийген.  
Адегенде кыраж деп алман алган,  
Кан тартуусу деп көп мал айдал алган.  
Бербесе суук колун аралатып,  
Сүттүү сүрөк, күлгүн кармап алган.  
Бир жагынан үшүр, закет майдан алган,  
Аралап жакшысынан тандап алган.  
Кожо, молдо, эшенине мурутсун деп,  
Алакийиз, аркан, жип арнап алган.  
Тапшаты таш катырып, дарды куруп,  
Кыргыздарды кыйыктайт кылыш сууруп.  
Мойнұна чынжыр чалып, орго салып,  
Кекетип ура берди келген улук.

Дозоктун көсөсүндөй, чычаладай,  
Сөзү уу, ачуулугу күчаладай.  
Азиретим, бегим деп турбаса эле,  
Айдатат кайда болсо күн санабай.

Далайдын башын алып «шайит» кылып,  
Элетке коркунучтуу кейиш кылып,  
Өлгөндөрдү жыйнатып бир өндүргө  
Катарлатып көмдүргөн бейит кылып.

Бейиттин бер жагында када курган,  
Дар орнотуп желдети карап турган.  
Кадага адам башын сайып койгон,  
Денесин баштан бөлөк алып койгон.  
Атантайды ак үйлүүгө алдап барып,  
Кырк кулач орго муну салып койгон.

Тайлакка намыс түштү. Кокон күчтүү,  
Адилеттик болбайт деп үмүт үздү.  
Уялаш Атантайдан айрылган сон,  
Бөрү тил найза аштады эки миздүү.

Коконго тил түшүрбөс максат менен,  
Тостурду чек араны каскак менен.  
Курткада кырк-элүүдөн ашыгыраак,  
Сөздү мен ордо кыздан баштап берем.

...Жаз күнү, кечке жуук салкын тарткан,  
Кез келе тоо артына күн да баткан.  
Көрүнүш көңүлүндү күүгүмдөтүп,  
Көк бетин чанғыл-ала булут баскан...  
Көлдөгү бугу, саяк, конураттан,  
Кыз алуу бардык жерден болуп жаткан.  
Атбашы, Тоюн, Какшаал, Чоң Багыштан,  
Моңолдор, чериктерден толуп жаткан.  
Кыздарды ордо кызга топтоштуруп,  
Кымка тон жаркылдатып окшоштуруп.  
Башына кош каркыра сайынган кыз,  
Кын дебей ата-энеси калат туруп.  
Кыздарга ак боз аттан баары жорго,  
Мингизип бирден-бирден салды жолго.  
Эр башына экиден байтал, ат бар,  
Өнчөй желдет миниптири кара жорго.  
Капкадан алып чыкты чуркуратып,  
Жетелеп сууга кирди куркуратып.  
Эл-журтун, ата-энесин коштоштурбай,  
Ботодой боздотту бейм буркуратып.  
Кыздарды айдоочулар кырктан ашык,  
Коконго баруучудай кыз талашип.  
Желдеттер бирден кызды ээлейбиз деп,  
Өлгөндөн кайра тартпайт муш талашип.  
Салган чеп Нарын суунун жээгинде бек,  
Барпыжан чоң кечүүге киреринде.  
Мунканып кошок кошту эл уксун деп,  
Эл жарданат дарыянын илебинде.  
Барпыжан Калматайдын жалгыз кызы,  
Какшатып муну айдаткан Ташмат ушу.

Кыз эмес калганы жок аркалыкта,  
Канаттуудан мүнүшкөрдүн алгыр кушу.  
Барпыжан сөзү жылуу, өзү суллуу,  
Эндиктей эки бетте кызыл нуру.  
Кыргыздан тендик кетсе, кемдик жетсе,  
Сүйлөсөм болор деди аны-муну.  
« – Мен, – деди – ордо кызга барганымча,  
Тирүүлөй тендиғимден калганымча,  
Канетип, ой желдеттер, тирүү жүрөм,  
Жүрөкко болот канжар саймайынча».  
Дегенде кимдер берсин канжар бычак,  
Камалап айдал турат желдет кычап.  
« – Кайгырып кете берсем, ой калайык,  
Ким келет алды-артымдан канат-бутак?!»  
Башына кай бириин камчы тийди,  
Кан агып, мөлт-мөлт жерге тамчы тийди.  
Адамдан бута коюп, мылтык атып,  
Күргүштөп Нарын дайра сууга кирди.  
Барпыжан үн чыгарды тилди безеп,  
Кыз муун эр Тайлакка жетсин дешет.  
Калкынан кыз айрылса белгилүү иш,  
Кор кылып өмүрүнчө Кокон эзет.  
«Эр Тайлак айдакчыдан ажыратар,  
Күн барбы шоола бизге чачыратар.  
Үйүндө баш калкалап жатып калса,  
Ким деген шордуулардын башын ачар?».  
Ушүнтүп жаш Барпыжан үнүн басты,  
Желдеттер соорулады минген атты.  
Өйүзгө аман-эсен чыгышса да  
Ар кими жетектеген бирден атты.  
Ал кезде Тайлак кайда, алыс жайда.  
Арасы эки күндүк алда кайда.  
Айттырды салам дуба бүткүл элге,  
Азамат аттансын деп ушундайда!»  
Калган эл жөнөтүштү чабарманды  
Тайлакка Барпыжандан кабар барды.  
Мына келди, Макмалда жай жаткандар,  
Жыйналып жол тосууга даярданды.  
Суук сөз кайдан жатсын, кабар учту,  
Шамалдан мурда жетти, Тайлак укту.

Токтобой отуз кырктай жасоо менен,  
Таң ата бир коктудан жолду букуту.  
Жоо бөрүсү Бөбөтөй, Токочору,  
Бет буруп жоодон качпайт жолдоштору.  
Чыбылдай басыздардын мыкты чыккан,  
Тайлактын жан-жекөрү, ондоштору.  
Качырды ураан тартып туурасынан,  
Куйрук улаш бир-бириинин удаасынан.  
Камынтай капыл-тапыл багындырды,  
Бу дагы Барпыжандын мудаасынан.  
Желдеттер колдоп берди, колго түштү,  
Антсе да кол кошуундуу Кокон күчтүү.  
Желдеттин бириң дагы өлтүрбөстөн,  
Жөө-жалаң айдал салды, жолго түштү.  
Кыздарды ажыратты үйгө бар деп,  
Ар кимин тилегин го сүйгөн жар деп.  
Эр Тайлак ақыл айтты бул кыздарга,  
Топтошпой бирден-бирден жолго сал деп.  
Таратты Жергеталдын талаасынан,  
Эмки сез болсун Кокон калаасынан.  
Жөөлөтүп желдеттерди бел ашырып,  
Кабар алсын Атантай агасынан.  
Айттырды желдеттердин аманатын,  
Арылгыс ичиндеги адабатын.  
Аскерин аркалыкка жибербесин,  
Элди жеп канын соргон бекзаадасын.  
Келбесин кокондуктар биздин элге,  
Силер да кен арканын жерин көрбө.  
Жылбасын калаасынан Мадели кан,  
Кыныкласын кыз менен келиндерге.  
Деп айттып кайра тартып келди Тайлак,  
Атасы Карапыкка конгон жайлап.  
Ичтеги сырын айттып элди жыйнап,  
Козголуп Кокон келчү жолду чардап.



Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Атантай, Тайлактын баянын ақын кимден уukkan?
2. Мадели хан аялдарына кандай мамиле кылган?
3. Барпы кыз эмнеликтен кошок кошкон?
4. Тайлак кокондук желдеттерден кандай салам дуба айттырды?



## Окуучулардын түшүнүктөрүн терендөтүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Кыздарды ордого эмне максат менен алышкан?
2. Эмне үчүн Тайлак курал-жарак даярдал, чепти тостурду?
3. Тайлак баатырдын баатырдың, айкодук сапаттарына мунездөмө бергиле?

### «ТАЙЛАК БААТЫР» ПОЭМАСЫ ЖӨНҮНДӨ

Куртка элинде Рыскулдун Атантай, Тайлак деген эки уулу болот. Ошол учурда кокондуктар казак, кыргыздан ар түрдүү алык-салыкты, сулуу кыз-келиндерин, жакшы аттарын, кала берсе эгин-тегинин да алыш турган. Барпы кыздын арман көшогун уккан Тайлак өз жигиттери менен кокондуктарды талкалап, туткун болгон мал-жанды бошотот. Тайлактын бул ишине атасы Рыскул нааразы болуп, кокондукка тартуу кылыш барып алдына түш деген пикирин айтат. Тайлак атасынын тилин албай, Курт-кадагы кокондуктун чебин талкалап, Атантайды ордон чыгарат. Бул кабарды уккан Мадели хан Араб деген ас-кер башчысын көп кол менен жөнөтөт. Жангир Кожо Кашкардан качып кыргызга келет. Ал Тайлакты Коконго кол салба деп үгүттөйт. Бирок анын артынан келген куугунчулар чыр-чатақ чыгарып, адамдардан зыянга учурашат. Тайлактын тапшыруусу боюнча баатыр Жабыке Жангир кожону куугунчулардын колуна салып берет. Кокон ханынын жиберүүсү боюнча Эдиге төрө көп сандаган кошуун менен Таласты чаап, Суусамырга келип Тайлакты чакырат. Эдиге менен жекеге чыккан Тайлак менен көпкө кармашып, акыры аны аттан энип келип туу түбүнө таштайт. Ошондо Эралы деген мерген атып таштаган. Эл оозунда:

«Эралыны аткан жер,  
Эдигенин жаткан жер», —

деген сөз калган.

Мадели хан Тайлакка алы келбесин билип, дарыгер деген ат менен атайын киши жөнөтөт.

Тайлакты өлтүрүп келсе көп дүнүйө берип, Маргаланды башкартарын айтат. Ошол арада Тайлак өз элин эгин айдал, чеп чабууга, кышка камылга көрүүгө көндүрөт. Арпа жайлоосуна бүт кыргыздын баш көтөргөнүн чогултуп конок кылат, оюн-тамаша көрсөтөт. Жаз алды менен Коконго чабуул коймокко убада кылышат. Бир күнү Тайлак ордо атып жатып, сасык тумоо-

лоп калат. Ошондо баягы Мадели жиберген сокур Аким мурдунан кан алып, уу дары берип, өзү түнү менен качып жоголот. Отуз жашында Тайлак каза болот.

Поэмада Тайлак баатырдын эл үчүн кызмат кылгандыгы, элдин камын көрүп, алардын күндөлүк жашоо-тиричилигине көнүл бургандыгы, дыйканчылыкка үйрөткөндүгү көркөм жана ишенимдүү баяндалган. Тайлактагы эң башкы тилек кыргыз элин бириктirүү, тышкы баскынчыларга карши туруу болгон. Тайлак жеke өз кызыкчылыгын ойлобостон, элдин бейпил тынч турмушу, жакшы жашоо шарты үчүн кам көргөн улуттук баатыр. Тайлак – тарыхый инсан. Анын күмбөзү баатырдын эстелиги катары азыр да сакталып турат.

## ТОКТОГУЛ САТЫЛГАНОВ (1864–1933)




Акын, чебер комузчу-композитор Токтогул Сатылганов 1864-жылы Кетментебө өрөөнүндөгү Кыша деген айылда туулган. Бала чагынан жалчы жүрүп, турмуш түйшүгүн эрте тарткан. Токтогулдуң акындық таланттынын өсүшүнө атасы Сатылган, энеси Бурманын таасири чоң болгон. Жокчулуктун айынан билим ала албай, сабаттуу боло албай калган. Токтогулдуң ырларынын тематикасы ар түрдүү жана чыгармаларынын мазмуну бай. Алсак, санат-насыят, сүйүү, өмүр темасындагы ырлар, айтыштар, дастандар ж. б. Айрыкча, акын эл мүдөөсүн көздөп, алардың таламын талашып ырадаган, ошол үчүн төбөлдөр аны жалган жалаа менен айыпташып, Сибирге сүргүнгө айдатышкан.

Камактан бошонуп келгенден кийин акындың ырларынын мазмуну терендеп, формасы көп түрдүү боло баштаган. Отузунчы жылдардан баштап акындың ырлары эл арасынан жыйнала баштаган. 1938-жылы биринчи китеби жарык көргөн. Андан бері акындың жыйнектары, томдору жарык көрүп келе жатат.

### ЖЕНИЖОКТУ ЖОКТОО

Ак тулпар элең желеде,  
Ак шумкар эле чегеде.  
Ак тулпар кетти желеден,  
Ак шумкар учту чегеден.  
Эми туулбайт сендей пендеден! ✓  
Кек тулпар элең желеде,  
Кек шумкар элең чегеде,  
Кек тулпар кетти желеден,  
Кек шумкар учту чегеден,  
Эми жааралбайт сендей энеден! ✓✓

Бедеси белден кара жер,  
Медерим эле кайран эр,  
Туланы белден кара жер,  
Туйгунум эле кайран эр!  
Асылым Өтө өткөн сон  
Ай тийген тоолор кылайып,  
Армандуу турам мунайып.  
Күн тийген тоолор кылайып,  
Күлүстөн Өтө кеткен сон,  
Күйүттүү турам муңайып  
Күмүштөн сомум бар эле,  
Күйгөнүмчө бар эле,  
Алтындан сомум бар эле,  
Айтканымча бар эле!  
Тобурчак аттын дулдулу,  
Топ жыйындын булбулу,  
Аргымак аттын дулдулу,  
Ак калпак элдин булбулу!   
Долонунун учунан  
Толгонуп чыккан уюлу,  
Түптүү кыргыз журтунаң  
Таңшып чыккан булбулу.  
Карагайдын учунан  
Кайрылып чыккан уюлу,  
Калың кыргыз калкынан  
Какшап чыккан булбулу.  
Телегейи тегизим,  
Тентүшүмдай эгизим,  
Атка минсе – тизгиндеш,  
Аттан түшсө – тизелеш,  
Көп сүйлөсө – сабакташ,  
Табак тартса – табакташ..  
Карчыга күшту качырдым,  
Кара бир белди ашырдым.  
Кадырман Өтө досумду,  
Кара бир жерге жашырдым  
Туруттай күшту качырдым,  
Туура бир белди ашырдым,  
Туйгунум Өтө досумду  
Топуракка жашырдым. 

Орошон акын Өтө эле,  
Оң менен Солго төң эле.  
Арыстан акын Өтө эле,  
Ағылган ырдын кени эле!  
Айтканымча бар эле,  
Алтын, дилде зар эле!  
Алтыным күйсө күйсөчү,  
Асылым Өтө жүрсөчү...  
Толгонуш тоону айланып,  
Тоо жаркырап күн чыгат.  
Туйгурум, Өтө, жан досум,  
Топ элден сендей ким чыгат?  
Айланыш тоону айланып  
Ай батканда күн чыгат.  
Асылым, Өтө, жан досум,  
Эми аймактан сендей ким чыгат?!.  
Аргымак минип бел ашкан,  
Ар акынга сын айткан.  
Тобурчак минип бел ашкан  
Топ акынга сын айткан!  
Карайган тоонун боорунан  
Карчыга учат бой салып,  
Жашырылган жерине  
Баралбаймын жол салып,  
Кара жердин алдынан,  
Жан досум, алалбаймын кол салып!..  
Керегелүү кен үйдү  
Кен чалдыбар дединби?  
Керегесиз кара жер  
Кен сарай үйүм дединби?  
Босоголуу боз үйдү  
Боз чалдыбар дединби?  
Босогосуз кара жер  
Боз сарай үйүм дединби?  
Каарраган тоонун арасын  
Кулжалар оттоп жол кылган.  
Калк акыны Өтөнү  
Кайгылуу өлүм жок кылган.  
Агарган тоонун арасын  
Аркарлар оттоп жол кылган  
Асылым акын Өтөнү  
Армандуу өлүм жок кылган.

Кер жорго миндин сулуу деп,  
Кер ичик кийдин жылуу деп,  
Кайран жаның өткөн сон  
Кер жоргон оозу тыйылды,  
Кер ичик жүккө жыйылды.  
Сур жорго миндин сулуу деп,  
Сур ичик кийдин жылуу деп,  
Асыл жаның өткөн сон  
Сур жорго оозу тыйылды,  
Сур ичик жүккө жыйылды.  
Эми кер ичик калды кийилбей,  
Кер жорго калды минилбей,  
Кейишке салып кетти деп  
Көпчүлүк калды түнүлбей.  
Чаппай атым чаалыгат,  
Чакыrbай доошум карыгат,  
Арманым айтып болгуча  
Келген мейман зарыгат.  
Күш келиптир мейманың,  
Жан досум, күшбак болсун арбагын!  
Ат куйругу кыл экен,  
Акыры пенде шул экен,  
Түү куйругу кыл экен,  
Түбөлүк пенде шул экен!  
Кеткендөр анда, биз мында,  
Кейисек келбейт, миң жылда!  
Кайткандар анда, биз мында,  
Эми кайгырсак келбейт миң жылда!



Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Токтогул Жеңижоктун адамдык, ақындык кандай сапаттарын белгилеген?
2. Акын Жеңижокту эмнелерге салыштырат?
3. Жоктоо ырлары деп кандай ырларды айтабыз?
4. Жоктоо ырлары кайсыл убакта аткарылган?
5. Ырды көркүү окуп чыккыла.



Окуучулардын түшүнүктөрүн терендетүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Ырды окуп чыгып, Токтогул Жеңижокко кандай баа бергендиги жонундо ой жүгүрткүлө, талдагыла.
2. Токтогул эмнө үчүн Жеңижокту ак тулпарга, ак шумкарга, көк тулпарга, көк шумкарга салыштырып жатат?
3. «Аргымак минип бел ашкан,  
Ар ақынга сын айткан.

Тобурчак минип бел ашкан,

Топ акынга сын айткан? –

деген саптарды қандай түшүнөсүчөр?

4. Ысмайыл Борончиевдин «Акындарды жоктоо» деген ырын окуп, салыштыргыла. Ага карата өз пикириңдерди айтуга даярданыла.

## «ЖЕНИЖОКТУ ЖОКТОО» ЖӨНҮНДӨ

О дүйнө салган пендени түбөлүк жайына узатканда өкүрүк салып ыйлоо, кошок кошуу сыйктуу ырасмилер кыргыздарда кыйладан бери элдик салт катары сакталып келе жатат. Мынтай жөрөлгөлөр акындык, комузчулук өнөрдө да кенири өрчүген. Маркумдун адамдык жакшы сапаттары, өнерү, ак эмгеги даназаланып, ал аркылуу экинчи өмүр тартууланган. Токтогулдин «Женижокту жоктоо» деген жоктоо ыры да Женижоктун адамдык, акындык сапаттарын таамай белгилеп, анын өнерүнө чыныгы баа берген.

Буга:  
Ак тулпар элең желеде  
Ак шумкар элең чегеде.  
Ак тулпар кетти желеден.  
Ак шумкар кетти желеден  
Ак шумкар учту чегеден,  
Эми туулбайт сендей пендеден! –

деген ыр саптары толук далил боло алат.

Белгилүү төкмө акын Ысмайыл Борончиевдин «Акындарды жоктоо» деген ыры да жогорудагы ырга үндөшүп турат.

Ысмайылдын жоктоо ырын көзү өтүп кеткен акындар, ырчылар, жомокчулар, чечендер, куудулдар, ойчулдар, комузчулар, чоорчулар, артисттер, жазуучулардын арбагына багышталган ыр-дастан десек болот. Мисалы, «Карамолдо өлгөндө, кайышып турдук көмгөндө», «Комузчу Атай өлгөндө, кордугу кыйын шум ажал, кол барбай турду көмгөнгө», – деген жүрек ти-тиреткен укмуштуу ыр саптары бар. Токтогул Сатылганов да жоктоосунун акырында:

«Кеткендөр анда, биз мында,  
Кейисек келбайт миң жылда.  
Кайткандар анда, биз мында,  
Эми кайгырсак келбайт миң жылда!» –

деп тириүлөргө кайрат-дем берип аяктайт.

## ЖЕНИЖОК (ӨТӨ)

(1860–1918)



Женижок 1860-жылы Таластагы Сарыкөбө деген жерде Көкө деген кедейдин үй-бүлөсүндө туулган. Өз аты – Өтө. Эки жени карысынан чолок күрмө кийип ырдап жатса, «атаңдын көрү-ойи, бул Женижок жалмандаған анық жени жок экен го» – деп, керө элдер жаңыдан көрөрү менен Женижок атыктырган экен. Энеси Алтынай Аксыданы Карасуу кыштагынан болгон. Ал ата-энесинен эрте ажырап, жан сактоонун түйшүгүн эрте тарткан. Мал айдагандарды ээрчип, таякелерин таап, Аксыдан курсагы тоюнуп, кийими бүтөлүп, адам катарына кошулат. Таياتынын жардамы менен өзбек молдодон окуп, сабатын ачкан.

Жаштайынан кеөдөнүн ыр тәэп, аздектегени поэзия дүйнөсү болгон. Ал, элдин айтуусуна караганда, ырчылык өнерду эн жаш кезинен баштап, «Манас» баш болгон элдик эпосторду күндөп-түндөп айткан. Өз заманынын сабаттуу, билимдүү, түшүнүктүү адамы болгон. Өтө 1918-жылы 58 жашында дүйнөдөн кайтып, сөөгү Чомпол көрүстөнүнө коюлган. Эл оозунда жыйналган ырлары 1982-жылы «Женижок» деген ат менен өзүнчө китеп болуп чыккан. Женижок төкмө акындардын көч башында турган. Замандаштарынын айтымында, ал жалаң ағын суунун өзүн жети күн катары менен сүрөттөп түгөтө алган эмес жана айткан оюн кайра кайталабаган.

Айтамын санат тобуна  
Элде жүргөн ээрчитип  
Эшмамбет бар калкымда.  
Эп келтирип сайраган  
Эккен гүлдөй жайнаган.  
Эки эли тилим, тартынба!  
Топко ээрчитип торолткон  
Токтогул бар калкымда.

Топ ичинде сайраган  
Тоо гүлүндөй жайнаган  
Торгойдой тилим, тартынба!  
Адамдын көркү кашта бар,  
Арчанын көркү ташта бар.  
Акылдын кени башта бар,  
Айчүрөктөй сулууну  
Амалың болсо, жигиттер,  
Акырын айтып баштап ал!  
Алыс жол басмак атта бар,  
Ар түркүн сырлар катта бар.  
Агайын көөнүн суутпай  
Ай сайын барып каттап ал.  
Алда кандай болом деп,  
Азап чегип ооруса,  
Адамдын көөнү дартта бар.  
Азыркы айткан санатты,  
Акылың жетсе жаттап ал!  
Асмандын көркү жылдызда,  
Алатоо көркү кыргызда.  
Айдынкөл көркү ажайып  
Ак суусар менен кундузга,  
Акын болчу Өтө деп  
Айтымга калсын бир нуска.  
Акыл менен санасак  
Адамзат болбайт бир кылка,  
Ар башка сүрөт өмүрдү  
Адамдар ушул турмушта.  
Кербендер жүрөт жол менен,  
Кейиши тарттык шор менен.  
Козуну жайдык ой менен,  
Комузду черттик кол менен.  
Кайтардык малды жон менен,  
Кармадык күшту тор менен.  
Көр дүнүйө курусун  
Кубанткан акча – сом менен...  
Ак комуз кармап колума  
Айтамын санат тобуна.  
Айтып көрдүм жашымдан  
Ар жыйында чогууга.

Абалтан түшкөм жазылбай  
Ақындыктын жолуна.  
А десем даяр чуурушуп  
Ар сөзүм келет онуна.  
Акыл-насаат айтамын  
Андасанар сонуна! ✓  
Өзгөгө кылба далбаса.  
Өкүттө кийин каласың  
Өкүмдүк кылып кармаса.  
Өлүмдөн калат адамзат  
Өзү ичип, өзөк жалгаса.  
Өлгүсү келет адамдын  
Өз алган жары кармаса ✓  
Өсөк-ушак кеп айтып, ✓  
Өчөштүк кылып бузулуп  
Өз алган жары алдаса!  
Өксүк кылып адамды  
Өмүргө болот каргаша.  
Өкүттө болот атасы  
Өз уулу тилин албаса.  
Атың барда – жер тааны, ✓  
Атаң барда – эл тааны!  
Экөөбү тен бар чакта  
Эмгектенип, эр жигит,  
Эпчил болуп жан сакта!  
Эртенкинди ойлой жүр,  
Эрмин десен – калп айтпа!  
Ээринди көтөртөт,  
Эпсиз атың чарчатпа.  
Элин келсе көргөнү,  
Эл кумарын таркат да  
Эдирейбей досуна, ✓  
Эби менен жалпакта.  
Элиндин алгын алкышын,  
Эсил жаның бар чакта!...  
Жакшы болуп жүрүүгө  
Жакшыдан тапкын жолдошту.  
Жолотпогун жаныңа  
Жанын жеген онбосту.  
Жайында болот көңүлүн  
Жолдоштон тапсан жолборсту.

Жамандан тапсан жолдошту  
Жолтоо болот жол тосту.  
Жалаасына каласын  
Жолдош кылсаң болбосту!..

Катарлаш өсүп чоңойгон,  
Катуу айтпа курдашка.  
Капалык тарайт ичинен  
Курдашка курдаш сырдашса.  
Көрүнбөй калат жакшылык  
Көрүнгөн кырк жаш – кырды ашса.  
Абийири бар жигиттин  
Айыбын чукуп кызартпа.  
Элиnen безип жүргөндүн  
Эски дартын ырбатпа.  
Базардан алган буюмун  
Билбейт деп сатпа кымбатка.  
Эл тирилик кылганда  
Эсирип уктап кур жатпа!  
Эселек болбой жолун таап  
Эбин менен ырсакта.  
Атадан алтоо болсоң да  
Ар жалгыздык бир башта.  
Кез келгенді сүйлөбө,  
Кеп ошону ылгашта!..  
Акылмандыктын белгиси –  
Асылы болсо кебинде.  
Үй ичин сүткө толтурган  
Уйдун көркү желинде.  
Элиnen кууса душманды  
Эр жигит көркү жеринде.  
Ушундай баатыр болчу деп  
Урматы болот элинде.  
Жаңы келин келгенде  
Кайнагага жүгүнүп,  
Ыйбаа болот келинде.  
Жакшы чыгаар өспүрүм  
Аз айтсаң көпкө түшүнөт,  
Акылы болсо дээринде.  
Атың начар болгон соң,

Кууганга жетпей койгон сон  
Аламандап теминбе.  
Арамза, кытмыр кишинин  
Айтканына семирбे.  
Азилдешип кур дүрмөт  
Жолдошуна ок атпа.  
Олжолуу кайтса мергенчи  
Шыралга берет соогатка.  
Жаманын билсөң жолдоштун  
Жанына барбай оолакта.  
Алты саның аманда  
Эсендик тилем соо башка.  
Эки агаин бир тууган  
Эсин болсо, жоолашпа.  
Эстен кеткис иш кылат  
Эки адам карыз доолашса.  
Арман-сырын айтышат  
Аттуу жүрүп ага-ини  
Алыска сапар жол тартса...  
Алманын гүлү шагында,  
Андоо салып карасаң  
Ачылат мөмө багында.  
Ар нерсе болот маалында,  
Акылың менен ойноп күл  
Алтындай жаштык барында.  
Жийденин гүлү шагында,  
Жетик байлап карасаң  
Жемиши бышат багында.  
Жете албай куурап жүргөн көп  
Жетилген баштык чагында.  
Жыргалын көргүн дүйнөнүн  
Жалындуу жаштык барында.

Кандар өтөт – калк калат,  
Укум менен тукумга  
Уланышып нарк калат.  
Канча заман өтсө да  
Кадырланган салт калат.  
Женсе жоону жеринде  
Жергесинде салтанат.

Бабабыз баатыр Манастай  
Баатыр деген данк калат.  
Кошой, Бакай, Чубактай  
Канча баатыр шер ёткөн  
Качырып жоону талкалап.  
Бетеге кетет – бел калат,  
Калкып учкан булуттай.  
Замандар ётөт – эл калат  
Эл оозунда айтылып  
Эрдик кылган эл калат.  
Калктын камын ойлогон,  
Касиеттүү шер калат.

Карап турсаң кыбыланы  
Күн батарда албырат.  
Келип жургүн тууганга  
Күн болбосо, айда ыраак.  
Туугандыктын белгиси –  
Кыйын күндө кайрылат.  
Караашпаса андайда  
Көнүлү калыш туугандан,  
Түбелүкке айрылат.  
Ынтымактуу болсонор,  
Душманыңар айбыгат.  
Күүсүнө келип калганда  
Кишенеп турат айгыр ат.  
Кээ бир адам кейикчээл,  
Болбос ишке кайрырат.  
Эр жигиттин жакшысы  
Эл камы үчүн кам урат.

Жабыркатып кыйнаган  
Жакшылык болбойт кеселден.  
Алыс карма баланды  
Аңги салыш безерден.  
Жашынан тартсын мээнетти  
Жакшы болбойт бекерден.  
Жалаасына каласын,  
Жакшылык күтпө эсерден.  
Жадына бекем сактап ал,  
Женижок төккөн шекерден.  
Сексен күнү айтса да,  
Сөз түгөнбөйт чеченден!



**Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:**

1. Төкмө акындар деп кандай акындарды айтабыз?
2. Силер азыркы төкмө акындардан билесиңерби?
3. Акын адамдагы кандай сапаттарды сүрттойт?
4. Турмуш, өмүр, жашоо туурасында жаштарга кандай насааттарды айткан?



**Окуучулардын түшүнүктөрүн терендеттүү үчүн берилген тапшырмалар:**

1. Акындын санат ырын дагы бир жолу көркүү окуп чыгып, мазмунун түшүн.
2. Ата-эненин милдети деп акын эмнени зептейт?
3. Алатоону, анын байлыгын, жан-жаныбарларын акын кандай сүрттогон?
4. Жакшылык менен жамандыкты акын кандайча чечмелейт?
5. Үрдөн үзүндү жаттал, аткарып берүүгө даярдан.

### **«АЙТАМАЫН САНАТ ТОБУНА» ЫРЫ ЖӨНҮНДӨ**

Женижоктун ысымы эл ичинде кенири белгилүү. Ал Токтогул менен Эшмамбет, Тоголок Молдо менен Барпы, Калык менен Осмонкулдай төкмө ырчылардын көч башында турат. Женижок өзүнүн ырларын кагаз бетине түшүрген. Бирок ал бизге толугу менен жеткен жок. «Ак куржун толгон ыр калды» деген ырында:

Ак куржун толгон ыр калды,  
Алган жарым тул калды.  
Кек куржун толгон ыр калды,  
Кошуулган жарым тул калды, –

деп эскерет.

Санат ырын турмуштук тажрыйбасы зор, акындык таланты күчтүү акындар гана жаратары белгилүү. Женижок бул санат ырында жашоо-турмуш, өмүр, дүнүйө, эл-жер, элге кызмат кылуу, жаштык өмүрдү акыл-эстүү пайдалануу, өнөргө ээ болуу жөнүндө баалуу кенештерин берет. Акын:

Атын барда – жер тааны,  
Атаң барда – эл тааны.  
Экеөбү тенә бар чакта  
Эмгектенип эр жигит,  
Эпчил болуп жан сакта! –

деп әмгекти биринчи орунга коёт.

Акын эл түбөлүктүү, эл үчүн иштелген иш эч качан элдин эсинен кетпейт деген философиялык корутунду чыгарат.

М.:                   Бетеге кетет – бел калат,  
                         Калкып учкан булуттай.  
                         Замандар өтет – эл калат.  
                         Эл оозунда айтылып  
                         Эрдик кылган эр калат.  
                         Калктын камын ойлогон,  
                         Касиеттүү шер калат.

### АЛЛИТЕРАЦИЯ ЖАНА АССОНАНС ЖӨНҮНДӨ ТҮШҮНҮК

Аллитерация – кайталоо деген маанини билдирет. Ыр сапта-рындагы окшош үнсүз тыбыштардын кайталануу кубулушу *аллитерация* деп аталат. Аллитерация ыкмасы акындын көркөм ой-сезимин терендөтүп берүүгө, көркөм туюнтууга ёбөлгө түзөт. Албетте, мында башкы шарт – акындык таланттын молдугу. Максатсыз кайталоо же жасалма окшоштуруу натыйжалуу болбайт. Аллитерация көрүнүшү прозада да, драмада да учурайт.

Ассонанс үндөштүк деген түшүнүктүү билдирет. Ыр жолдо-рунун бирде үндүү тыбыштар менен башталышы, кайра-кайра кайталанышы ассонанс деп аталат. Ассонанс ыр сабынын үндөштүгүн, көркөмдүгүн, укулуктуулугун арттырат. Женижоктун «Айтамын санат тобуна» деген ырында аллитерация жана ассонанс кенири пайдаланылгандыгын көрөбүз.

М.:                   Топко ээрчтип торолткон,  
                         Топуктук бар калкымда.  
                         Топ ичинде сайраган,  
                         Тоо гүлүндөй жайнаган,  
                         Торгойдой тилим, тартынба!

Же:                   Адамдын көркү кашта бар,  
                         Арчанын көркү ташта бар,  
                         Акылдын кени башта бар.  
                         Айчүректөй сулууну  
                         Амалың болсо, жигиттер,  
                         Акырын айтып баштап ал!

## БАРПЫ АЛЫКУЛОВ

(1884–1949)



Барпы – нускоочу акын. Ал 1884-жылы Ош облусунун Сузак районуна караштуу Ачы деген күштакта көдөйдин үй-бүлөсүнде туулган. Жардыйлык аны кабыргасы катаралык Молдаалы, Назарбай деген байлардын малын багып, башка жумуштарын да аткарат. Кийин Ысакбай деген байдын пахтасын эгип, түрдүү жумуштарын иштейт. 32 жашка чыкканга чейин жалчылкытан башы бошобойт. Жаш кезинде тарткан азап-тозоктору «Мен көргөн күндер» деген ырында чагылдырылган.

Барпы ырчылык өнергө өспүрүм кезинде киришкен. Он алты жашка келгенде эле анын ақындыгы эл арасына билинип калган.

Акын: «Ак күмүштөн сом албайм, ак жибектен тон албайм, ар кимди барып бир мактап, ары жок ырчы боло албайм» деген төкмөлүк позициясын «Айт-айт десе», «Дүнүйө», «Эмне бар бул жерде», «Алатоо көркө келбейт – эл болбосо», «Аккан суу», «Күн», «Ажал», «Шамал» өндүү ырлары менен далилдеп кетти.

Кенеш доорун курууга жана чындоого жигердүү катышкан. 30-жылдардын башында каттуу ооруп, көзү азиз болуп калган. Ошондун кийин коомдук турмушка жалаң ырчылык өнерү менен катышып келген. Акын 1949-жылы Бишкек шаарында дүйнөдөн кайткан.

## БАЛДАРГА НАСЫЯТ

Ырыскыны бекерге  
Текпегүлө, балдар ай.  
Акаарат кылыш бирөөнү  
Сокпогүлө, балдар ай.  
Мурдуну бөөде көтөрүп  
Көппөгүлө, балдар ай.

Бирдин көөнүн оорутуп  
Кетпегиле, балдар ай.

Түбү кандай болушун  
Эстегиле, балдар ай.

Чеки басып жат жергे  
Барбагыла, балдар ай.  
Эс токтотуп бир ишти  
Анdagыла, балдар ай.  
Көңүлү жакын тентушту  
Жандагыла, балдар ай.

Минип турган атынды  
Чаппагыла, балдар ай.  
Киши билбестиктен сүйлөсө,  
Какпагыла, балдар ай.

Бош куржунга сук колду  
Салбагыла, балдар ай.  
Биреөнүн болсо буюму  
Албагыла, балдар ай.  
Жаманатты-наалатка  
Калбагыла, балдар ай.

Каяша сүйлөп сез кайрып  
Турбагыла, балдар ай.  
Шоктук кылып биреөнү  
Урбагыла, балдар ай.

Үйүндү таштап, талаага  
Жатпагыла, балдар ай.  
Жалган сезду «ырас», – деп  
Айтпагыла, балдар ай.  
Биреөнүн «тону жакшы», – деп,  
Кийбегиле, балдар ай.  
Биреөнүн «аты семиз», – деп,  
Минбегиле, балдар ай.

Кеп бербеген такымчы  
Болбогула, балдар ай.  
Адебиндин пайдасын  
Ойлогула, балдар ай.

Болжолу жок жер болсо,  
Түшпөгүлө, балдар ай.  
Бозо адамды айнытат  
Ичпегиле, балдар ай.  
Мээнетти чала кылбастан  
Бүтөгүлө, балдар ай.

Өзү тентуш болбосо  
Тийишпегин, балдар ай.  
Мааниси жок сөз үчүн  
Күлүшпөгүн, балдар ай.

Насыялтуу сөзүмө  
Түшүнгүлө, балдар ай.  
Келер болсо бир киши,  
Күтүнгүлө, балдар ай.

Өгүз минсен, мурдуну  
Теше көрбө, балдар ай.  
Тууганды, коюп, башкача  
Кете көрбө, балдар ай.

Атка минсен, сылантып,  
Токугула, балдар ай  
Илим-билим пайдалуу,  
Окугула, балдар ай.

Өз бутундан жөнү жок  
Чалынбаңар, балдар ай.  
Коркокко окшоп бирөөгө<sup>1</sup>  
Жалынбаңар, балдар ай.  
Анча-мынча сөз болсо  
Таарынбаңар, балдар ай.

Көрүнгөн жерге ылгабай  
Отурбаңар, балдар ай.  
Көп жаманга биригип  
Кошулбаңар, балдар ай.

Оюн, күлкү, тамаша –  
Жайнагыла, балдар ай  
Жаш булбулдан калышпай  
Сайрагыла, балдар ай.

Кеңири заман – тең жыргал  
Ойногула, балдар ай.  
Тендиқ ушул жеткенин  
Ойлогула, балдар ай.

Бутагы бар жыгачты  
Машагыла, балдар ай.  
Тендиқ заман – жаңы тан  
Жашагыла, балдар ай.

Биреөнүн жолун адепсиз  
Тоспогула, балдар ай.  
Мөндүрдөй жаап ок түшсө,  
Коркпогула, балдар ай.



Окуучулардын түшүнүктөрүн бекемдөө үчүн берилген суроолор:

1. Нускоочу акын деп кандай акын аталат?
2. Акын жаштарда кандай сапаттардын болушун каялаган?
3. Акын балларды кандай сапаттардан алыш болууга чакырат?



Окуучулардын түшүнүктөрүн тереңдетүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. «Балдарга насыяты» көркүү окууга.
2. Үрдагы кайталоолорду байкал, ал ырга кандай көрк берип турганын талда.
3. Үрдү башка акындардын үлгү-насыят ырлары менен салыштырып, ез оюнду айтууга даярдан.
4. Үзүндүнү жаттап, көркөм айтып бер.

## САНАТ-НАСЫЯТ ЫРЛАРЫ ЖӨНҮНДӨ ТУШУНУК

Кыргыз элинин оозеки адабиятында кенири тараалган лирикалык ырлардын бири – санат-насыят ырлары. Санат-насыят ырларынын акындык таланты күчтүү, турмуштук тажрыйбасы мол, көптү көрүп, көптү билген акындар гана жарата алат. Насыят – акыл айтуу, кенеш берүү деген маанини билдириет. Демек, чоң акындар элдин турмуштук тажрыйбаларын жыйынтыктап келип санат, акыл-кенеш айтышкан. Санат-насыят ырларында адамдардын жашоо-тиричилик, жүрүм-турум, адеп-ыйман, коом, келечек ж. б. карата философиялык ойлору камтылган. Санат-насыят ырларын Калыгул, Токтогул, Тоголок Молдо, Барпы, Женижок ж. б. ырларынан кенири жолуктурabyз. Мисалга Б. Алыкуловдун «Балдарга насыят» деген ыры жаш-

тарга таалим-тарбия берүүчү санат-насыят ырларынын бири болуп саналат.

Жамандыкты бир киши  
Көрбөй турган болсочу.  
Бүт жандыктын баарысы  
Өлбөй турган болсочу.  
Ата-энеден баланы  
Бөлбөй турган болсочу, —

деп акын Барпы өзүнүн санат ырларынын биринде турмуштук чындыкты жалпылаштырган философиялык ой, көз карашын баяндайт.

# АКЫН-ЖАЗУУЧУЛАР КАЙРА ИШТЕП ЧЫККАН ЧЫГАРМАЛАРДАН

## АЛЫКУЛ ОСМОНОВ (1915–1950)



Алыкул Осмонов 1915-жылы Панфилов районундагы Капталарык айылында туулган. Жаштайынан жетим калып, Токмоктогу балдар үйүндө тарбияланган. 1929–1933-жылдары ордо шаарыбыздагы педагогикалык техникумду бүтүргөн. Акындың «Толубай сынчы», «Карагул ботом», «Махабат», «Майдын түнү», «Ким болду экен?» ж. б. поэмалары кыргыз поэзиясындагы классикалык чыгармалардан болуп калган. Ал өзүнүн поэтикалык мектебин түзгөн акын.

А. Осмонов улуттук балдар адабиятынын өнүгүшүнө да олуттуу салымын кошкон. Анын «Түлкү менен каздар», «Балдар менен турналар», «Эки метр Эсенгул», ж. б. чыгармаларын балдар сүйүп окушат.

### ТОЛУБАЙ СЫНЧЫ

Толубайдай сынчы бол,  
Токтогулдай ырчы бол!  
(Эл сезү)

Замана кандай кары, кандай керен,  
Закымдап учкан сайын түбү терен...  
Ошондой унутулган бир күндердө  
Кыргыздан Толубай сынчы ёткөн экен.  
Толубай деп, Толубай атын салт кылган бар,  
Не билсин ал жөнүндө жаш уландар,  
Суусаган таттуу жомок ширесине<sup>1</sup>  
Сөз кылат тамшанышып карыялар...

<sup>1</sup> Ширесине – маанисине.

Заманды жакшы көрөт, баркын билет,  
Жаштарды алдына алып эркелетет.  
Төмөнкү Толубай аттуу эски дастан<sup>1</sup>  
Эски абдан, эски ырлардай эске келет.

Ой ойлоп, чексиз ойго көнүлү тынбай,  
Ааламдын кучагына батпай, сыйбай.  
Сайратып салтанаттуу ырчыларды  
Калкына жар чакырткан мына мындай:

«Көл кечип, ашуу ашып, жол жүрүүгө,  
Кабыландаидай кайра тартпай жоо сүрүүгө,  
Сынчылар сындан тайбай тулпар тапсын,  
Намыска, кан сапарга<sup>2</sup> мен минүүгө.

Урмат чон, тунук түяк<sup>3</sup> тулпар тапса  
Сынчылык сынга толгон ушундайда.  
Шарт ушул: эки көзүн оюп алам,  
Эгерде бир жеринен жазып калса...»

Уккан соң бол жардыкты албан дубан,<sup>4</sup>  
Калдайган көз алдында кара туман,  
Алтыгып Азиз хандын амиринен<sup>5</sup>  
Сынчылар башын чайкап, көзүн жумган.

Ушундан бир аз кийин, көп күн ообой<sup>6</sup>  
Жашыл кыр, төрдөн түшүп талаа бойлой.  
Чарчаган бектер менен келе жатса,  
Азиз хан уучулуктан жолу болбой.

Чөк түшүп, тизе бүгүп, кыбыла карап,<sup>7</sup>  
Качанкы куурап калган башты кармап,  
Күбүрөп, күнгүрөнүп бирдеме айтып,  
Алыста бир укмуштуу чал олтурат.

<sup>1</sup> Эски дастан – эски поэма.

<sup>2</sup> Кан сапарга – урушка, жоого.

<sup>3</sup> Тунук түяк – кетилбеген мыкты түяк.

<sup>4</sup> Албан дубан – бүткүл эл.

<sup>5</sup> Хандын амиринен – хандын буйругунан.

<sup>6</sup> Күн ообой – күн өтпей.

<sup>7</sup> Кыбыла карап – күн батышты карап.

«Барғын, – дейт жанындағы жан-жекөрүн,  
Ким экен, жакын барып, байқап көргүн».  
Ал келип, салам айтса, алик албай,  
Чал сүйлөйт, эки жакка бурбай көңүлүн:

«Аттиң ай, Толубайлыгым сен билсөнчи  
Түшунда тулпарлығың мен билсемчи,  
Туйгундай колду жарып, кайып учуп,  
Туйлатып, туу кармаган эр минсечи...»

Келген жаш Толубай чалга минтип сүйлөйт:  
«Сен кимсің? Билбей кайтсам, көңүлүм  
кирдейт,  
Бул эмне?» – деп сураса чал әнтигип:  
«Бул куу баш – Алпамыштың<sup>1</sup> Чаар аты»<sup>2</sup>,  
– дейт...

Ушинтип Толубай сынчы сүйлөр менен...  
Жаш мырза шандуу топко белги берген.  
Құтүрөп көпкөн жаштар ортого алыш,  
Азиздин ордосуна алыш келген.

Эртеси Азиз падыша Толубай чалды  
Вазирден<sup>3</sup> тез чакыртып жанына алды.  
Астынан эсеп жеткис жылкы айдатып,  
Ичинен тулпар тап деп кыйноо салды.

Куп дебей, же жок дебей,  
Түнерүп күзгү узун түн түнөргөндөй,  
Көрөгөч Алпкаракуш<sup>4</sup> сыйктанып,  
Толубай бир түякты кур жибербей.

Алдыртадан ичен сынап, карап турат,  
Нечен бир жибек жал ат, камыш кулак,  
Көркөнүп, көккө атылыш кейрөндөнөт,<sup>5</sup>  
Сынчынын көңүлү тынбайт, кандай кылат.

<sup>1</sup> Алпамыш – казак, өзбек поэмаларындағы баатырдың ысмы.

<sup>2</sup> Чаар ат – Алпамыштың жоого минчү туллары.

<sup>3</sup> Вазир – хандың жардамчысы, жигит.

<sup>4</sup> Алпкаракуш – канаттуу күштүн эң чону.

<sup>5</sup> Кейрөндөнөт – ойноктойт, ойкүштайды.

Жортуулга тандап минчү шок боз балдар,  
Буулуккан азоо, күлүк буудандар бар.  
Сынчы аке, кумурскадай кунсуз беле,  
Ушунча жер жайнаган жаныбарлар!..

Ошентип, күн чак түштөн бешимге ооду,  
Макталуу сан учкулдар өтүп болду,  
Азиз хан бул көркө мас, бул көркө тан,  
Бирок чал жерден башын албай койду.

Ангыча, ай-жылдыздай асмандағы  
Асемдүү алтын тубар жабдуулары.  
Бир-бирден шаани менен<sup>1</sup> откөрүлдү,  
Азиздин ачыл деген тулпарлары.

Эрке ескон байдын жалгыз баласы окшойт,  
Тулпарлар жибек килем үстүндө ойнoit.  
Хан тиктейт, эми сынчым әмне дейт деп,  
Бирок ал, каадасынча карап койбoйт.

Азиз хан ызаланат, жини кайнап,  
Баркылдап, кулдарына минтип айтат:  
«Шаардан ат бүткөндүн бириң койбой  
Кесирдүү сынчы алдынан откөр айдал!»

Буйрук бир... кулдар макул, ошентишет,  
Мейли антсин, баары бекер, пайдасыз тек.  
Сынчы ата, бейит окшоп<sup>2</sup>, үнсүз, сөзсүз,  
Былк этпейт, дабыш бербейт, көз ирмебейт.

Улуу хан бул жорукка айран калды,  
«Канакей, откөргүлө, дагы барбы?» –  
Дегенде, жооп берди чур этишип:  
«Бир гана Кармыш кулдун бозу калды».

Кырчангы, арық, ачка, эшек кейпи,  
Кыбырап, сылтый басып боз да келди.

<sup>1</sup> Шаани менен – шаан-шөкөт менен.

<sup>2</sup> Бейит окшоп – мүрзөгө окшоп.

Кубанып, Толубай ыргып тура калып:  
«Падышам, анык тулпар ушул!» – деди.  
Азиз хан муну үкканды калтырады  
Кабагын карыш түйүп, каарланды.  
Арсыз чал, шылдыныца жазан бул деп,  
Сынчынын эки көзүн оюп алды.

Бирок ал бүтүмгө<sup>1</sup> таарынган жок,  
Оюлган эки көзүн эки колдоп,  
Аярлап, аккан канын басып туруп,  
Муну айтты, хан алдына келип токтоң:  
«Датымды<sup>2</sup> ук, ақыркы жол, улуу ханым!  
Жаман боз, көз куну үчүн мага калсын.  
Тагдыр бир, жараткан бир калыс болсо,  
Ким-кимдин жаңылганын талдап алсын».

Азиз хан ары кетти топтон чыгып,  
Сынчыга «ал» дегендей белги кылып.  
Жетелеп жаман бозду жолго түштү,  
«Болду», – деп Толубай ата ичен тынып.

Ошентип, көп күн батты, көп тан атты...  
Шылдырап бир калыпта суулар акты.  
Көрсөтпей эч адамга, жер түбүндө,  
Толубай жаман бозду багып жатты.

Чаалыкпас, арыбас кылып, ашуу, зоодо  
Кайыкпас, талбас кылып борошого,  
Кулпунтуп, тулпар кылып минип чыкты,  
Сынчы ата туура кырк бир күн болгондо.

Кемпириин (жолду көрбөйт) алдына алып,  
Артына кен олтуруп, өзү учкашып.  
Сейилден конүл әргип, келе жаткан,  
Хан жолун туура тосуп тура калып.

Сынчы айтты: «Амансынбы, Азиз ханым,  
Биз минген – өзүн көргөн боз жаманын.

<sup>1</sup> Бүтүмгө – чечимге.

<sup>2</sup> Датымды – арызымды.

Кош эми, жигитчилик арың болсо,  
Бул тулпар сага ылайык, жетип алғын.  
Кемпирі аттын оозун коё берди,  
Кара жер камгак болуп тегеренди.  
Азиз хан өзү баштап «Жет кармалап!»  
Ана көр, көтөрүлүп кууган элди.

Аз-аздан барган сайын ызы-чуулар,  
Алыстап калып жатты куугунчулар.  
Аркырап учкан боздун арышына  
Жер да тар, асман да тар, аалам да тар...

Шумдук ай, көзге илешпейт эч нерсе,  
Учат бейм, бул боз айбан чуркайт десе.  
Арт жактан жалғыз дүбүрт дабыш чыкты,  
Толубайлар күндүк жерге жеткен кезде.

Деп сурайт Толубай анда: «Бул кандай ат?»  
Кемпирі: «Чон күрөн боз», – деп унчугат.  
Сынчы анда: «Билем аны, жука түяк,  
Күрөндү кудай алсын, таштакка тарт».

Боз тулпар шарт бурулду, аркырады,  
Тоодой таш кумдай болуп быркырады.  
Чон күрөн жолдон тажап, бутун силкип,  
Жете албай, ошол бойдон калып калды.

Эртеси экинчи күн түш мезгилде,  
Угулат жер силкінтекен да бир нерсе.  
Кемпирі «Жәэрде кашка», – деп жооп берет,  
Сынчы ага: «Бул кандай ат», – дегенинче.

«О, билем жәэрде кашка – женил кашка,  
Карт эмес, эки жарым асый жашта.  
Кемпирим, күнгө салғын, эсимде бар,  
Бир гана мээси жука, малдан башка».

Кемпирі күнгө тартты боз тулпарды,  
Ансайын кызыгандай кош канаты,  
Күн өтүп, жәэрде кашка чуркай албай,  
Ыраактап, карга болуп караандады.

Ал эми үчүнчү күн таң алдында  
Өн сүрдүү дабыш чыгат бир башкача.  
Кемпир и жооп берет: «Жибек көкүл,  
Жээрде ат, өзү окшойт, – деп Азиз, – падыша».

Сынчы анда: «Жибек көкүл чын тулпар ат,  
Бирок да бир айбы бар мактоо жакпайт.  
Азиздин өзү экени жакшы болду,  
Кемпирим ханды беттеп, алдына тарт!»

Кемпир и ханга тартты сынчы айткандай,  
Сынчы ата ачык ырай, жазы мандай.  
Кашкайып күнгө карап көкүрөк тосуп,  
Жээрде атка мактоо салды мына мындай:

«Чиркин ай, Жибек көкүл не укмуш ат,  
Чолпон көз, чүрөк моюн, алтын туяк,  
Рахмат сымбатына», – деген кезде –  
Жүрө албай турup калды жер чапчылап.

Сынчы ата сезүн буруп, Азиз ханга:  
«Жаман боз – мен минген ат, таанып кара!»  
Падышам, сын баркына жете албадын,  
Акыры ээн талаада сен маскара.

Менде жок арманды угар тууган-досум,  
Жана да өнөр билген жан жолдошум...  
Кантейин, жаратканга айтарым бар,  
Артымда атымды айтар заман болсун», –

Деди да камчы салды боз тулпарга,  
Боз тулпар жакшы кызып эми гана,  
Дайынсыз сапар алып зымырады,  
Эли жок, жери жоктой бул ааламда.

Жер жүзү, жер бүткөндү бүт тебелеп,  
Ай менен күн ортосун жалгыз ээлеп,  
Акыры бир денизге түшүп кетип,  
Ошентип, Толубай сынчы өлсө керек.

Аз кеп бар хан жөнүндө эки-үч сабак,  
Кытайга аттанган дейт колун санап.  
Канетсин тулпары жок, канга батып,  
Женилип кайтыптыр деп кеп кылышат.



## Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Толубай сынчы Азиз ханга жана анын жигиттерине кандай шартта кабылып калды?
2. Азиз хандын тапшырмасы элдин кызычылыгына жооп береби?
3. Көрөгөч Алпкаракуш сыйкытканып деп ақын кимди айтып жатат, эмне үчүн?
4. Толубайдын сынчылык өнөрүнө Азиз хан кандайча баа берген?
5. Толубай өзүнүн сынчылык онорунүн тууралыгын кантит айкындаады?
6. Толубайдан башка дагы кандай элдик ақылман, сынчылар жонундо ук-каныңар, билгениңер барбы?
7. Азырыкы учурда күлүктөрдү кантит тандайт?



## Окуучулардын түшүнүктөрүн тереңдетүү үчүн берилген тапшырмалар

1. Тексттин мазмунуна карай Азиз хан, Толубай, Чоң күрөң боз, Жээрде кашка, Жибек көкүлдүн сүроттун тартыла.
2. Сүрөтчү Б. Жумабаевдин «Тулларлар» сериясындагы көркөм сүрөттерүн көрүп, ой-пикириңди айт.
3. Өзүңөр жашаган айылдагы сынчылар, саяпперлер болсо аталган өнерлөр жөнүндө аңгемелешип, урунтуу учурларын жазып алтыла.
4. Позмадан үзүндү жаттагыла.

### Макалдардын маанисин чечмелегиле:

1. Ат – адамдын канаты.
2. Канатсыз шумкар – шумкарбы?  
Түксиз тулпар – тулпарбы?
3. Бууданды көргөндо макта,  
Мырзаны комгенде макта.  
(Кыргыз эл макалдары)

### Кошумча окуугула:

1. Т. Абдумомунов «Карагул ботом».
2. Ж. Садыков «Эненин журогу».

## «ТОЛУБАЙ СЫНЧЫ» ПОЭМАСЫ ЖӨНҮНДӨ

А. Осмоновдун башка ақын-жазуучулардан айырмаланып турган бир өзгөчөлүгү – элдик уламыштарды кайра иштеп чыккандыгы. Толубай сынчы поэмасында өнердү, билгичтиki бириңчи орунга коёт. Поэма бийлик – зордук, өнөр – элдик кенч экендигин көрсөтөт. Ханга чыныгы тулпарды таап берди. Сынчы тапкан тулпарды – Кармыш кулдун жаман бозун, хан шылдынdagандай кабыл алды. Ал өзүнүн аземдеп жабылган тулпарынын бирин жактырат деп ойлогон. Толубайга тактоолук, са-бырдуулук, ақылдуулук мүнездүү. Ал хандын жазасына нааразы болгон жок. Анын башкы тилеги өз оюнун тууралыгын гана далилдөө болчу. Акыры Кармыш кулдун жаман бозун кырк бир күн тапкан, анан Азиз ханга жолукту. Азиз хан жан-

жекерлерүү менен өзү баш болуп кубалап, жаман бозго жеткен жок. Сынчынын, «Падышам, сын баркына жете албадың» – деген сөзүндө терен маани жатат.

Эл – ичи кенч. Эл арасында не бир өнөрлүү, не бир таланттуу адамдар болот. Алар өз өнөрүн, саяпкерчилигин айтып мактанбайт. Андай адамдар Толубай сыйктуу карапайым, жөнөкөй болот. Поэма жаш муундарды өнөрлүү болууга, билгич болууга, ар кандай иште калыс жана адилет болууга тарбиялайт.

### КЕЙИПТЕШТИРҮҮ ЖАНА МЕТАФОРА

Жазуучу өзү сүрөттөп жаткан окуяны бир нерсенин түспөлү менен салыштырып, кейиптештириет. Кейиптештируү окуянын кызыктуу, көркүү чыгышына кызмат кылат. А. Осмоновдун «Толубай сынчы» поэмасында:

Кырчангы, арык, ачка, эшек кейип,  
Кыбырап сылтый басып боз да келди.  
Кубанып Толубай ыргып тура калып,  
«Падышам, анык тулпар ушул» – деди, –

деп Кармыш кулдун бозун арык, ачка, эшек кейпи деп кейиптештирип жатат.

Метафора – бир затты, көрүнүштүү, окуяны экинчи бир окошош же жакын нерсе менен атайт. Метафора оозеки жана жаззуу речибизде, адабий чыгармаларда кенири кездешет. Кәэде метафора салыштырууга да окошош келет. Бирок метафорада етмө белги, маани артыкчылык кылат. Метафора речтин эмоционалдуулугун күчтөп, тилдин таасирдүүлүгүн арттырат.

М.: Чиркин ай, жибек көкүл не укмуш ат,  
Чолпон кез, чүрөк моюн, алтын түяк,  
Рахмат сымбатына, – деген кезде,  
Жүрө албай туруп калды жер чапкылап, –

деп жибек көкүлдү чолпонго, чүрөккө, алтынга салыштырып жатат.

## ЖООМАРТ БӨКӨНБАЕВ (1910-1944)



Жоомарт Бекенбаев 1910-жылы Токтогул районундагы Мазарсай айылында туулган. Атасынан эрте ажырап, башынан кыйын турмушту өткөргөн. Жаштайынан эле энеси Алтынайдын жомокторун, кошокторун көп угуп, элдик поэзияга кызыгуусу артат. Көктеп балдар үйүндө тарбияланган. 1933-жылы акындын «Эмгек төлү» деп аталган алгачы ырлар жыйнагы жарык көрөт. 1935-1940-жылдарда акындын бир нече жыйнактары («Добулбас», «Жоомарттын ырлары», «Комуз», «Балдар үчүн ырлар», «Өмүр» ж. б.) жарык көрүп, аларда эркин эмгек, аялдар азаттығы, өнөр жайдын өнүгүшү, маданий жетишкендиктер, сүйүү, дос-тук ж.б. темалары әргүү менен ырдалган. Согуш мезгилиниде элди эрдикке, каармандыкка чакырган ырларды («Кош, Алатоо, уулун кетти майданга», «Жүрөгүм менин Кызыл Туу», «Ажал менен ар-намыс» ж.б.) поэмаларды жазган.

### ЧЕПТЕН ЭРДИН КҮЧҮ БЕК

Байыркы бир заманда эл бар экен,  
Өзүнчө эркин, ээн жашап турган.  
Багында булбул сайрап, гүл жадырап,  
Башкাচа сонун жерди мекен кылган.

Ар жылы күчтүү жоолор капитап кирип,  
Талоонго салат экен мүлкүн, малын.  
Ойрондоп эчен кымбат ордолорду  
Олжолоп алыш кетип сулууларын.

Кордугу душмандардын жанга батып,  
Бир күнү кенешүүгө эл чогулду.  
Бардык күч, бардык мүлкүн сарып кылышп,  
Жоо өткүс бекем чепти курмак болду.

Айлантып кен өлкөсүн дубал куруп  
Киришти эмгегине күн өткөрбей.  
Көтөрүп пайдубалын келген кезде,  
Кайрадан кулап түшөт жар көчкөндөй...

Калың журт кайгыланды, кансырады...  
Катарлап көтөрө албай пайдубалды.  
«Себебин бул укмуштун ким табат» – деп,  
Ырчылар жар чакырды, күүгө салды.

Бири айтты: «Асыл таштан койгун» – деди,  
Бири айтты: «Ак боз бээ сойгун» – деди.  
Асыл таш, алтын менен койсо дагы  
Токтобой дубал көчүп кулай берди...

Тартышты капаланып калк уbara.  
Ойлонуп табалбады көп улама.  
«Мен чечем бул түйүндү» – деп сүйлөдү  
Жылан бут, ак сакалдуу бир карыя.

Карыя токсон жашка келген экен,  
Кыдырып бүт дүйнөнү көргөн экен.  
Акылы алмаз менен болоттон курч,  
Алыскуы бир ажайып жерден экен.

Качанкы чечилбеген сырды угууга,  
Калайык жабылыша кулак түрдү.  
Сакалын он кол менен сылап алып,  
Салмактуу коргошундай сөзгө кирди:

- Калп болбойт карыяндын айткан кеби  
Калайык, акылымга көнсөн, – деди.
- Түк кочпойт бул дубалың кылым бою,  
Тирүүлөй бир кишини көмсөн, – деди.

Башка сез айткан жок басып кетти,  
Карыя кайырдашып колун булгап.  
– Кандай? – деп эки жолу сурабастан  
Баштарын жерге салды эл тунжурап...

«Кайсы эр бул кызматка чыгар экен,  
Бул дубал эр канына кумар экен», –

Деп ырдап бир топ ырчы элди айланып,  
Күн бою жар чакырды эчен-эчен...

Бирөө да «мен чыгам» деп сөз катпастан  
Мостоюп карап турду дудуктанып,  
Обдулуп он үч жашар бир жетимче  
Сүйлөдү жаман тонун чечип салып:

«Уктуум да шашкан бойдон келдим», – деди,  
Мен даяр, тезден гана көмгүн, – деди,  
Арманым дүйнодо эч калбайт го,  
Жарасам керегине элдин!» – деди.

Жаш бала пайдубалга барып турду,  
Көпчүлүк күрөк менен чачты кумду.  
Ангыча алсыраган, жалбарыңкы  
Боздогон мун, кайгылуу үн угулду...

Бир караан шашып, чуркап келет экен,  
Бул караан жаш баланын энеси экен.  
Атадан жетим калган уулун  
Алпештеп, айнегим деп эркелеткен.

«...Кулунум, кучактайын, мындай келчи,  
Кууратпа карыганда апакенди...  
Көмбөгүн... жалгызымыдь көмбөгүн» – деп,  
Көзүнөн жаш куюлуп ыйлап келди...

«...Ыйлабай көз жашынды тыйгын, эне!  
Ырайым жетимиңе кылгын, эне!  
Жанындан артык көргөн тууган элдин  
Жалгызың жарап кетти керегине...

– Уулундун убайын көром деп тиленип,  
Ушундай ишке арнап бакпадыңбы.  
«Эркетай, элин үчүн курман бол!» деп,  
«Эч качан унуптаймын айтканынды».

Энеси элге карап сөз баштады.  
Маанисин байкал туруп айткан кептин,  
«Ата Жүрт кызматына жанды берип,  
Айланам, ак сүтүмдү актап кеттиң!..»

Жалбарды жалғызына, беттен өптү,  
Аарчыды жашка толгон эки көздү.  
Колуна күрек алыш кайрат менен  
Көмүгө баласына күмдү септи...

«Энеке, бул кылганың адамчылык  
Жүрөгүн ак, бермет таштан тунук.  
Өтөбей калайыктын бир кызматын  
Жүрбеймүн жер бетинде адамсынып...»

Коштошуп, өбүшүштү эне, бала,  
Кайраты бул экөөнүн ташкын дайра.  
Кум толуп алкымына келген кезде  
Шып этип жетип келди да, карыя:

«Көмбөгүн, бул баланы ачкын, – деди.  
Чеп курбай, үй-үйүнө кайткын деди.  
Көтөрбө чеп, коргондун кереги жок,  
Кордукка мындай балдар бербейт элди.

Киришсе ким да болсо чеп тургузат.  
Чеп – ылай, капитап кирсе душман бузат.  
Балдарың баары ушундай осүп турса,  
Багынтып бул жүрөктү ким коркутат?!

Черди жаз. Тепкин шапар. Кургун сайран.  
«Чеп жок» деп кайгы тартып кам санаба,  
Кандай жоо басып кирип баш ийдирмек  
Турганда мындай эне, мындай бала!..»



Окуучулардың түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Эмне үчүн байыртадан эле элдер чеп курушкан?  
Улуу Кытай дубалы жонундо эмнени билесиңер?
2. Эмне үчүн эл ақылмандыкты карыялпарга ыйгарышкан? Анын сырын кандайча түшүнсүңдер?
3. Эне жана баланын кайраты озгочо кайсы учурларда өзгече күчтүү берилген?
4. Сен оз эли-жериңе кандай кызмат отогүн келет?
5. Чындыгында эр күчтүүбү, же чеп күчтүүбү?



Окуучулардың түшүнүктөрүн тереңдетүү үчүн берилген тапшырмалар:

Мен келечекте элиме кандай кызмат кылам деген темада сочинение жазып, классста талкуулап, пикир альшкыла. Суроо-жооп уюштургугла.

### **Макалдардын маанисин чечмелегиле.**

1. Эл четине жоо келсе,  
Жан аяган жигитпи.
2. Жоого жанынды берсең да  
Сырынды бербе.
3. Эр жигит үйде туупат, жоодо өлөт.  
*(Кыргыз эл макалы)*
4. Корккон өлөт мин жолу,  
Баатыр өлөт бир жолу.  
*(Монгол эл макалы)*

### **«ЧЕПТЕН ЭРДИН КҮЧҮ БЕК» ПОЭМАСЫ ЖӨНҮНДӨ**

Поэма Улуу Ата Мекендик согуш мезгилинде жазылып, жоокерлерибизге патриоттук зор дем-күч берген. Өз элин, өз жерин коргоо баарынан кымбат, баарынан ыйык деген сезимдерин калыптандырган. Поэманы окуган ар бир окуучуда, чындыгында эле ошондой сезим пайда болот. Он үч жашар жетим баланын жаман тонун чечип салып, «Мени көмгүлө», «Элдин керегине жарайын», – деп шашып келдим деген сезү кандай жүрөктү болбосун титиретпей койбийт. Элге кызмат кылуунун, элдин керегине жароонун мындан ашкан үлгүсү барбы? Акын окуучунун алдына эн чон суроо көёт. Чеп күчтүүбү же эр күчтүүбү? Көрсө, баарынан эр күчтүү тура. Токсон жашка барган акылман карыянын:

«Кандай жоо басып кирип баш ийдирмек,  
Турганда мындай эне, мындай бала!» –

деген сезү – олуюялык улуу сез. Поэмалын таалим-тарбия берүүчү күчү мына мында – биздин келечегибиз болгон жаштар өз элин, өз жерин мына ушул он үч жашар жетимдей коргой билүү денгээлине ээ болуусу. Поэманы жазууда акындын алдына койгон максаты да дал ушунда.

## БЕГАНАС САРТОВ (1945-1978)



Б. Сартов 1945-жылы Москва районундагы Чичерин айылында туулган. 1962-жылы Жумгал районундагы Жаныарык орто мектебин бүтүргөн. Мектепте окуп жүргөн жылдарында эле «Кыргызстан пионери» газетасына фантастикалык ангемелери жарыяланат. Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. Анын «Ааламда адашкандар», «Маанай», «Эридиана» аттуу жыйнектары жарык көргөн.

### РОБОТТУН ТУУЛГАН КҮНҮ

Табылды толкунданып экрандан көзүн албай олтурду... Ал конструктордук бюроодо иштөөчү. Алардын институту езүн аң-сезимдүү башкаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон, алыс-кы жапайы планеталарга чалғындоо жүргүзүүчү роботторду даярдашчу. Бул жагынан институт арымдуу баскычтарга кадам шилтеген. Бирок, роботтор канчалык акыл-эстин же-миштери менен сугарылса да, алыс-кы жапайы, же өнүккөн метагалактикаларда программаланган инструкциялардын запасынан башка, белгисиз, көрсөтүлбөгөн кыйынчылыктарда эмне иштээрин билишпей ойлоно беришип, акыл-эстен ажырап, келесоо болуп катардан чыгып калчу. Ошентип, алыс-кы сырдуу дүйнөлөр менен катнаш жасоо мүмкүнчүлүгү ар дайым чектелип турган. Себеби, алыс-кы галактикаларга учууда адамдардын өмүрү биологиялык жактан чектелген-диктен, жөнөкөй космикалык учуу мүмкүндүк берген эмес. Ал эми субжарыкты ондогон эссе басып откөн «Аннигиля-

тордук улуу кыймыл» деп аталган аспектидеги чексиз коэффиценттүү ылдамдык менен учуда адамдар мұрт өлүп туршкан. Ушул себептүү ан-сезими жагынан адамдай функцияга ээ болгон роботторду түзүү проблемасы Жерде дүркүрөп онутуп жаткан. Ар кандай типтеги, структурадагы роботтор жердеги сыноолордо өздөрүнүн мыкты сапаттарын көрсөткөнү менен, ааламдагы белгисиз ан-сезимдер менен кездешүүдө жана аларды таанып-билиүүдө түшүнүктөрү тарып, аларга ажайып сезилген дүйнөлөрдө ақылдан ажырап турган... Роботтор өлүп баратканда, Борбордук Байланыш түйүнүн коррекциялык лампочкалары чычаладай кызырып туруп очуп калчу...

...Бул жолку сеанс башкача болду. Анткени конструктор Табалдынын үлгүсү боюнча түзүлгөн «Тибальд-РОО07115» тибиндеги ааламдын  $707^{\circ}23'$  координатындагы А-17 жылдызынын М-00001 планетасына жиберилген роботтун белгисиз ақыл-эс менен кездешүүсү алиге очө элек болучу. Робот Тибальддын Жерден чыккандан тартып ылдамдыктын ФА-6Э1 касиети менен аалам мейкиндигин көзөп жүрүп олтуруп, жогоруда аталған координатка жеткенге чейинкиси, андан кийин А-17 күнүн М-00001 планетасына орношуп, жергиликтүү турмуш шартты кабыл ала баштасы үзгүлтүксүз Жерге берилип турду. Анткени – роботтун бүткүл турпаты телеметрикалык эфирэкспресс-иллюзия заңыну боюнча түзүлгөндүктөн, анын ар бир кыймылы Жерге түздөн-түз чагылуу жөндөмүнө ээ эле.

Жаны жерде Тибальд-роботтун биринчи таң калганы эле – биерде жашоочулар кислород әмес, гелий менен дем алганы болду. Алар кислородду атайын ишканаларда иштелишип кооздук үчүн пайдалануучу каражат катары карашат экен.

...Тибальд организминин бир механизмине «Х-41» деталын бир saat бою кандап жатып, гелий менен дем алуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болду. Аナン, анын экинчи таң калганы – жергиликтүүлөр тамак ордуна музыка угуп, бий бийлешет экен. Ошентип, Робот-Тибальд запас азык-түлүгү түгөнгөндөн кийин ачка боло баштады. Эмне кылуу керек? Ал ар кандай ойго чөмүлдү...

Бул убакта Табылды жана анын институтундагылар: «Мына эми, робот ақыл-эстен ажыраар стадияга келип жетти», – деп корко баштады.

**Жок!**

Алар жаңылысты.

Робот таза сезим, тунук акыл менен ойлоно берди... Көп убакыт өттү. Ачка болгонунан роботтун башы айланып, көзү тумандады. Кыйынчылык учурunda гениалдуу ойлор жарапары белгилүү эмеспи. Бир убакта Тибальддын башына кызык ой түшө калды. Ал  $H_2O$ -12 менен фторду реакциялаштырып, коюу солидол сапатындагы жаны «Космос-ХХV» деген элементке ээ болду. Бул жегенге жарактуу болуп, Робот-Тибальд ушунчалык табити тартып тамактанды. Ошентип, космос доорунун каарманы жана улуу робинзону – Робот-Тибальд ааламдын  $707^{\circ} 23'$  координатындагылардай өмүр сүре баштады. Ал жергиликтүү эл менен каны-жанын синирип кетти...

...Ушинтип күн өтүп, ай алмашып, жыл жылышып, убакыт өтө берди... Жердегилер «Тибальд-РООО7115» тибиндеги роботту унута башташкан кезде, ал таң калуунун үчүнчү формуласын ачты...

Робот-Тибальддын жашы улгайган сайын, кайсы бир учурларда күнделүк турмуш ага сүпсак сезиле баштаганын тыйду. Бул кубулуш коншулаш K-711 деген бийкечти көргөндө жок боло түшчү.

Демек, ал аны сүйүп калган эле... Себеби, жергиликтүү элдин салты боюнча, эркек сүйген бийкечине жүрөгүн суурүп берет. Бийкеч ал жүрөктү өзүнүн жүрөгүнүн он жагына коюп коёт да, (алар эч качан ажырашпайт) бир жашашып, түбөлүк бактылуу өмүр сүрүштөт.

– Робот анте алабы?!

– Антү анын инструкциясында көрсөтүлгөн эмес!

...Ошентип, Тибальд өз сүйүсүн өзү жашырып, көзгө көп чалдыкпоого тырышты. Себеби, бийкеч K-711 кайсы бир ыйык күнү өз сүйүсүн билдирип, жүрөгүн коөденүнөн суурүп алыш (биерде бул көрүнүш кыздар үчүн уят деле иш эмес, анткени кыз эркекти сүйүп калса, өз жүрөгүн тартуулоого акысы бар) Робот-Тибальдга сунса кантет? Жердеги институттагылар аны түзгөндө келечектеги аялнынын жүрөгү үчүн кошумча орун жасашпаптыр. Ал эми сунулган жүрөктү албай коюу – ушунчалык маскаралоо болуп эсептелет получуда, жергиликтүүлөрдүн салты боюнча, демек, анда кыз сунган жүрөгүн албаган эркекти өлтүрөт...

Робот канчалык өз сезимин жашырса деле бийкеч К-711 көргүсү келип, аны эңсей берчү болду. Бара-бара ал аны көрбөсө жашай албай турган абалга келип жетти.

Кайсы бир ажайып күндердүн бириnde ыйык чечимге келген Тибальд бийкеч К-711ге салтанаттуу басып барды да, кыйналып турганына карабай, өзү ар дайым кастарлап, ыйык сактап жүргөн жүрөгүн сууруп алып, ушунчалык урматтоо менен танкы шүүдүрүм чайыгандай мөлтүрөгөн колуктуга сунду.

Бийкеч К-711 данктуу сүйүнү татыктуу түрдө кабыл алып, Робот-Тибальддын жүрөгүн өз жүрөгүнүн жанына койду. Эки жүрөк бир денеде согуп турду.

Бирок, экинчи дene муздал бараткан эле...

Бийкеч күйөөсүне карап чочуп кетти. Робот өзүн тиктеп, кыймылсыз турултур. Кыз аны кучактай имерди да, анын – булардын эмес, белгисиз Адамдар дүйнөсүнөн келгенин, ансезимдин башка категориясындагы макулук экендигин сезе койду.

Кандай кайғы!

Биеликтер бир гана жолу үйлөнүштөт. Ал мунун күйөөсү жүрөгүн берип, өзү өлүп калыптыр. Үй-бүлө даамын татпай, түбөлүк кара кийип алуу кандай окунүч!..

Эсин жыйган бийкеч К-711 өмүрдү коргоочуларга кабар кылды. Ошол эле замат «тез жардам» жетип келди. Кашка баш профессор К-711ге олуттуу көнүл айтты:

– Кайгырып дененизге көп күч келтирбениз. Азыр сизде эки жүрөк бар экендигин эснезден чыгарбаныз. Биз сиздин күйөөнүздү ашып кетсе 119 saatтан кийин жандандырып беребиз!

...Профессордун калган сөздөрү угулбай экран тилкеленген сыйыктарга толо баштады. Жердеги Табылдынын институтундагылар элес-буластын арасынан үч буттуу, алты колдуу, көк жашыл бир топ адамдар «Тибальд-РООО7115» тибиндеги роботту машинага салып жатканын көрүп калышты...

Лампочкалар кызарып, экран өчтү...

Конструктордук бюродогулар оор улутунушту. Табылды көз жашын аарчып:

– Бүгүн роботтун туулган күнү! – деди сыймыктуу...

Бул сөздү айттууга ал гана ақылуу болчу!



Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Табылды конструктордук бюроодо кандай роботторду түзүүнүн үстүндө иштеген?
2. «Тибальд – РООО715» роботу алгач кандай иштеди?
3. Ал планетада жашоочулардын дем алуу, тамактануусунда кандай езгөчөлүктөрү бар экен?
4. Профессор кандай жыйынтыкка келди?
5. Табылдынын козүнөн жаш эмне үчүн чыкты?



Окуучулардын түшүнүктөрүн төрөндөтүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. «Педаль» деген наам эмне үчүн берилди?
2. К-711 деген ким эле?
3. Ўйлонуу багытындагы алардын салты кандай болгон?

## ОН ҮЧҮНЧУ ТОЛКУН

Марлестин атасы атактуу конструктор, легендарлуу астронавт болучу. Аны Күн системасынан аркы планеталардын элдери да билише турган. Бирок, анын уулу Марлес атасынын кесибин жактырбай зоолог болууну эңсөөчү. Ошол себептенби, кичине кезинде туулган күнүнө тартуу кылышынан кандайдыр бир электрондук радио аппарат – барксыз оюнчуктардын эсебине кирип көмүркөйдө жатчу...

Кызык...

Атасы ошол аппаратты берип жатып, уулунун мурдунаң чымчып эркелетип, тамашалаган:

– Оо, энеси, көрдүнбү, уулуна атасы эмне белек берди?! Он үчүнчү толкунда иштөөчү радио аппарат. Кокус мен космостон кырсыкка учурал калсам, ушул толкунда сигнал берем. Анткени бул толкун космостук антимагнит талаасын-дагы гамма нурларын түздөн-түз көсөп ото алат. Ошондо уулум, сигнал шооласын кармап, космикалык кемеси менен келип, мени алып кетет, ушундайбы, Марлес? Ал кезде мыкты космонавт болуп каласың ээ?

– Аный, – деп баш чайкаган, анда Марлес. Мен жылдыздарга учкандан коро, тоого барып жолборс кармайм...

– Кой, антпе! – деген атасы күлүп, сен астронавт болосун...

Марлес атасынын мүдөөсүн жактырчу эмес. Анткени алардын кошунасы Эриди анын чоң энесинин уулу мейкинге

чалгында кетип кайтпай калган. А энеси чачы агарып токсондон ашканча уулум келет деп күтүп жүрөт...

Бул жагдай Марлеске жагымсыз таасир калтырып, космосту көп сүйө берчу эмес...

Турмушта оқшоштук көп болот тура...

Марлес атасын дайыма ойлоочу...

Кантип эле анын атасы Ырчуулча космостон кайтпай калсын?

Ал мектептен келатканда да, баратканда да Вега жылдызынын гиперболасына чыгып кетип, кайтпай калган «Колумб» звездолётунун экипажына кварцтан тургузулган эстеликтеги атасынын фамилиясын көпко карап тура берүүчү. Атасынын элеси аны менен дайыма бирге жашап, ага атасы кандаидыр бир алыс жакта конокто жүргөндөй же бир маанилүү иштерге илешип калып, колу бошоп келе албай жаткандай сезилчү.

Марлес атасынын тириү экендигине сокур сезими менен ишениүүчү. Мүмкүн алардын космикалык кемеси аракеттенүүнүн максималдуу чегине жетип, галактиканын кыймылдуу орбитасынын огуна түшө албай мейкиндиктин бир чекитинде түртүлүп жүргөндүр...

...Күндердүн бириnde классташы Рамазан бирдеме көтөрүп, ага жетип келди:

— Марлес, оюнду бир чекитке багыттап, кайра сурабай кепти жакшылап ук. Мен бир жаңы аппарат конструкцияладым, аны сыноодон откорушум керек. Жардамчылыкка сен ылайыктуусун. Себеби, сенин Суусамыр тоолоруна анчылыкка чыгууга көптөн бери күштармын деп жүргөнүнду билет эмесминби. Сен эртең таң заарынан жөнөйсүн да, мобу, — ал картадан бир чекитти көрсөттү, — координаттарга жайланашиб алып, он үчүнчү толкунда мага сигнал бере баштайсын. Пароль: «Мен — Гүлстан! Жооп бер, Чыгыш?» Эгерде, мен жооп бербей тажай баштасаң тиги автомат-роботтун кнопкасын басып кой да, ез ишинди иштей бер. Бирок, ар бир saatta келип-кетип байкап тур. А азыр кош. Менин ишим чачтан көп, кечке чейин көп нерселерди камдашым керек.

Ал кетип баратып кайра кайрылды:

— Баса, менин жетип токтоочу чегим бир топ алыс болгондуктан, сенин түшкө чейин ан уулоого сонун мүмкүнчүлүгүн бар. Демек, сигналды saat экиден кийин баштайсын...

Марлес жалгыз калган соң «Эмне үчүн он үчүнчү толкун?» – деп ойлоду. – Неге он бир, же он төрт эмес, он үч?! Анын эсинде, кичинесиндеги атасы тартуулаган баягы аппарат түштү.

Рамазан романтик эле.

Марлес өзүнө-өзү ишеналбай шектенди.

«Тиги менен мунун ортосунда кандай жалпылык болушу мүмкүн?»

Ал антарып-тентерип жүрүп аппаратты таап алыш, көпкө карап отурду.

Микшер, усилитель туташтырган динамики дат баса баштаптыр...

Ал еткөн-кеткендөргө боор толгоно ой улап, олтуруп-олтуруп оор улутунду да, жекшембі күнкү саякатка кам урду...

Марлес көнүлдүү жүрүштөн кийин тоонун панорамасына суктанып, илбээсин андарга көнүлү толуп, Алатоонун муздақ сыйдырымына рахаттанып, теребелин карап турду.

Тескейдин бадалчасынан чаарчык чыйылдап энесин чакырды.

Жогоруда жалама зоодо бүркүт шаңшып уясына түшүп келатат.

Тээ төмөндө туристтер жүрүштөр...

Ал saat экиден еткөндө аппаратты Кергеташка орнотуп, он үчүнчү томунда сигнал бере баштады:

«Мен – Гүлстан! Жооп бер, Чыгыш?»

Наушниктен зыңбылдаган жагымсыз үндөн бөлөк эчтеме угулган жок.

Жарым... Бир saat... Бир жарым...

Акыры ал соксоюп куру отура берүүдөн тажап, автомат-роботту ишке киргизип, тамактамак болду. Рюкзактын түбүндө кече күнү чукулап отурган атасы тартуу кылган аппарат жүрүптүр.

«Кызык, апендилигимди кара, муну эмнеге салып койдум экен?» – деп ойлоду Марлес.

«Мен – Гүлстан! Жооп бер, Чыгыш?»

Рамазандан дала кабар жок.

Марлес ишсиздиктен эригип, атасынын аппаратын токко туташтырып, он үчүнчү толкунду кармап, эрмек кыла баштады. Ал космостук зуулдаган баш-аламан үндердөн башы ооруп чыкканда гана аны таштап, көк майсанга чалкасынан түшүп, көктү тиктеп ойго батты...

Эсине атасы түштү.

Ал дайыма атасын ойлоочу.

Оо, ал атасын кандай гана сагынды дейсин!

Марлес атасын көргүсү келчү...

«Ата... чын эле сен ааламдан кайрылбайсынбы?...»

Ал тоо желине магдырап уктап кеткен экен, ойгонуп кетсе күн кечтеп кетиптири. Оо, шумдук. Ал көргөн көзүнө ишнене албады. Эки аппарат еэз ара сүйлөшүп жатат.

– Толук түшүндүм, Чыгыш, – деди атасынын аппаратынын динамигинен кытыраган үн. Ошентип, менин берүүм Гүлстан координатынан кармалып, анан Чыгыш координатына берилип жаткан турбайбы. А эмне учун ошол объектидеги адам биз менен түздөн-түз байланышпады?

– Мен түшүнбейм...

– Уккун, Чыгыш. Сен биздин сүйлөшүүнү магнит лентага бүт тарттырып алдынбы? Космографиялык жылдыздар координаттары чаташкан жокпу? Сен эми тез, Жылдыздар Аралык Коомго жетип, биз тууралуу кабарла. Баса, эскертем, Астрономдор көчесүндөгү № 2 үйүндө менин балам Марлес, аялым Наркүл жашайт. Эгер жоголбогон болсо уулумда он үчүнчү толкунда иштөөчү өзүм түзгөн аппарат бар. Аны Жылдыз Аралык Коомго алыш барышсын, анда биз окумуштуулар менен түздөн-түз байланыша алабыз. Макулбу?

Мезгил көз ирмемге муздай тоң түшкөнсүдү. Чыгыш координатынан толкунданган үн атылып чыкты:

– Жолдош капитан... Гүлстан координатындағы сиздин уулунуз, Марлес...

– Ия?.. Эмне дейсин?.. Марлес!

Нес болуп отуруп калган Марлес аппаратты кучактай жыгылды:

– Аат-а! Атакәэ...

? Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо учун коюлган суроолор:

1. Марлестин атасы ким эле жана ал кандай тилек менен уупуна кандай белек берди?
2. Эмне учун Марлестин космонавт болбой зоолог болгусу келген?
3. Рамазан кандай жаңы аппаратты конструкциялап, сыйноодон откормекчү болду?
4. Марлестин атасы эмнелер жонундо айтып жаткан эле?



## Окуучулардын түшүнүктөрүн терендөтүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Эстеликтеги атасынын атын окугандада Марлести кандай ойлор чырмады?
2. Рамазанга ким жардамдашмак болду?
3. Илим жана техниканын келечеги тууралуу жазуучу кандай божомлодорду айткан?

## ФАНТАСИКАЛЫК АНГЕМЕЛЕР ЖӨНҮНДӨ

Кыргыз адабиятында илимий-фантастикалык чыгармалардын жарапалышы К. Эсенкоюевдин ысымы менен тыгыз байланыштуу. Силер жазуучунун «Үчүнчү шар» деген чыгармасы менен таанышсынар. Кийинчөрөк фантастикалык чыгармаларды жаратууга К. Жантөшев да кайрылган. «Ашуу ашкан суу» аттуу повести жарык көргөн. Жетимишинчи жылдарда фантастикага белсенип киришкен жаштардын бири Б. Сартов болгон. Анын фантастикалык чыгармаларында башка системадагы планеталар менен байланышуу, космоско саякат жасоо, дары чөптердү табуу, адамдын өмүрүн узартуу өндүү илимий-фантастикалык отө маанилүү проблемалар көтөрүлүп, окуялары бир кыйла кызыктую берилет. «Роботтун туулган күнү» ангемесинде Табылдынын жаңыдан түзгөн «Тибальд» роботунун иштеши жөнүндө баяндаса, «Он үчүнчү толкунда» Марлестин атасынын он үчүнчү толкунда иштей турган электрондук радиоаппаратты уулуна белекке бериши, Рамазандын жаңы аппаратты ойлоп таап, сыноодон өткөрүшү баяндалат. Илимий-техникалык прогресстин азыркы доорунда фантастикалык чыгармалар мындан да жогорку денгээлге көтөрүлүп, окуучулардын ой-чабытын арттырып, илим менен техникага болгон кызыгууларын ёркундөтөрүнө шек жок. Ар кандай мифтер, уламыштар, ой жоруулар фантастикалык чыгармалардын жарапалышына, жаңы техникалардын түзүлүшүнө башат болуп берери жалпыга белгилүү.

## ТҮГӨЛБАЙ СЫДЫҚБЕКОВ (1912–1997)



Академик Түгөлбай Сыдықбеков 1912-жылы Түп районундагы Кенсүү айылында туулган. СССР Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты. Кыргыз адабиятында реалисттик прозаны калыптандырууга жана өнүктүрүүгө чоң салым кошкон чебер жазуучу. Кыргыз Республикасынын Баатыры, Кыргыз Эл жазуучусу. Анын «Тоо арасында», «Темир», «Биздин замандын кишилери», «Тоо балдары», «Көк асаба» ж. б. көптөгөн роман, повесттери бар.

## КӨК АСАБА (Романдан узундуу)

### ТАШ КҮМБӨЗДӨР СҮЙЛӨЙТ

Ташка тамга бастырган –  
Билги кебин эшиттин.

Улуу сөздөн

Жакшынын өзү өлсө да, сөзү өлбөйт.  
Эл макалы.

Айлар жыл тизгинин какты. Жылдар кылымдын тизгинин какты...

Кылымдар өз жолунда, өз сапарында саамай агартты...  
Айкаш, чабыш, кансыраган майдан, жан кайышкан күрөштөр ада болор эмес...

Киши ушундай бүтпөс айкаштарды биротоло өзүнө кесип кылыш алган сяяктуу...

— Уа-а... ушу чабыш ада болсо, ийги. Тукум бир жерди байыр алыр эди. Қоктөп-өркүндөп тукум-тукум улар эди, — дешет кишилер. Бул тек сакал сылай жай олтурганда айтылган кеп-сөздөр...

Ошентип, тынч олтурган кезде эле колго жаныдан аяк тийип, эринге жаныдан аш жетип, мына эми киши жай олтуруп ошол аш-тамагын татаарда... Айыл айылдарга ат дүбүртү жетет:

- Коога! Коога!
- Аттанындар! Аттанындар!
- Кыйырга жоо келди.
- Кишилер селейе, үрпөйе калышат...

Азыр бейкүттүкту, бейпилдикти кеп салып, тынч, кен пейил, ак пейил олтурушкан кишилер шап атка минишет. Жанчар кезешет. Айбалта көтөрүшет. Кылыч суурушат. Доолбас күрсүлдөйт.

Кишилер өтө эле канкор, таш боор, кайратман болушат.

Ооба, эринге жаны тийген аш-тамагын тынч иче алыш паганга кишилер ызалуу. Тынчы кеткенге ызалуу. Кыйыр бүктөлүп, ата конуш тепсөлгөнгө ызалуу. Кишилер ушундай шерденишип, баштарын өлүмдөн коргошпосо, анда капитай келген кара жоо кырат.

О, албууттугуна деги бир кезде чек коюлар бекен? Ченем болор бекен? Не киши уулдары замандар бою ушинтишип кылыч кезеше беришеби?!

Бул суроого так жооп айтуучу кеменгер алп киши уулунан чыга элек...

Сонку кылымдарда кыргыз кыйыры тынч албады. Көп жоо, күчтүү жоо келе берди... Келе берди...

Айкашка-айкаш, чабышка-чабыш уланды. Эр бүлө суюлду. Бийкеч сыйздады. Улан азайды. Эки өзөктүн бири кыйылып, бири элкин-жесир калып жатты. Башта ар түркүк болуп турчу ак ордо үйдүн кут чамгарагы коломтого түшүп жатты. Айыл суюлду. Мал азайды. Кен артуучу кербендөр тартылды. Унаалар арыктады. Көбү жок. Кен эритүүчү күпү-корлор эбак сууду. Азыр алар муздак... Колго үйүр болуп жылкы менен өрүштөш жайылчу куландар эми кишиден безип, жапайы өрүшүнө кете баштады. Канча айтса да, жаныбар кулан тукуму жылкыдай эмес, ал жапайы. Ал оной менен кишиге үйүр болуп бербесин билдириди. Деги эми ошол алкынган жапайы куланды үйрөтчү алкынган эр уулдардын

өзү аз. Тынымсыз айкаштарда, чабыштарда эр уулдар кыргын тапты...

Кыргындан калгандары ач, алсыз самсып келатышты...

«Уа-а?!» Эр-аке тириүү арбагындан айланайын, Эр-аке, күмбөзүндүн жанынан өтөбүз. Бизди ыйыктабан? Биз айкашта жан аябадык. Күн-түн аттан түшпөдүк. Карында тамак жок калды. Ач чабыштык... Чопкут тытылды. Жыланач чабыштык...»

«Уа-а... билги ажо Адылтай баба. Көп чабышта сенин тириүү арбагын бизди жылоолор эди. Биз жоону жеңээр эдик. Оорукка ырдал, күлүп кайтаар эдик. Бу жолу жеңилдик. Кырылдык. Тымтыракайыбыз чыкканча кырылдык. Эптеп кыргындан калганыбыз азып-тозуп аран келатырбыз.

Бизди ыйыктабан, билги баба?»

Кыргындан калган жеө-жалаң колдун калдыгы ушин-тип сыйзап, жеө-жалаңдап самсып, илкип, ач, арык, эптеп үзүлчү шоона жиптей эми үзүлүп кетчүдөй созулуп, үлдүрөп аран келатышты. Демейде түш жарымында отүп коюучу жолду, булар эки-үч күндө аран артышат. Жорттуулга баратканда ат жүрүшүнөн өзүнчө «шартылдаган-шуулдаган» доош чыгар эле. Жер дүнгүрөр эле. Канаттуулар коно албай удургуп учар эле. Атчандардын эпкининен жел ызғыр эле. Тегиз шандуу, айдындуу калдайган алп күч, тажаал күч ээ-жаа бербей каптап келаткандай получу. Жорттуулдап түрүлүп толкундап келатышчу...

Азыр ал эпкин, ал айбат, ал дүнгүрөк-сүрден данаке жок.

Тек илкиген жеө-жалаңдар, азган-тозгон, жыртык кийген жыланач кишилер. Буларды жоокер деп аташкан да болбайт.

Чынында, кыргындан эпте аман кутулган жоокерлер...

Күлазык салынган идиш эбак какшыган. Жана суу боюна келишкенде ошол күлазык салынган идиштерин чайышып, аш жыты - суу жутушкан...

Азыр алдуурагы алсызын жөлөп-таяп эпте илкиди. Эпте алга карай жылды. Карын ачып, алдан тайыгандарга кезээрип унчугушпайт. Тыныраактары маек курушат. «Сүйлөшө басалы. Бабанын Улуу сезүн айта жүрүн. Эр журттун эрендери эдик... Эрдикти эстейли»...

Бири кеп баштайт:

– Уа, айкөл Эр-аке. «Ат башына күн түшсө, ооздугун албай суу ичир. Эр башына күн түшсө, отүгүн тартпай суу

кечир» дечү эди деп биздин чон аталарапызы айтуучу... Мына, баарыбыз эр эдик... Башыбызга күн түштү. Ооздугун албай суу ичээр атыбыз ада. Аякта тартар өтүгүбүз жыртылды...

Кары жоокердин кебин берки жәэрде сакал жактады:

— Кейибей басын, Бекчур. Ано-о, Кара-Сенир. Ыйык Ка-ра-Сенир чөккон нарадай салынып тур. Ондон наркы жол бойлой кеткен кен түздө бабалардын таш күмбөздөрү бар. Он-о, күмбөздөрдүн чети көрүнүп калды. Биз олордун жа-нынан өтөбүз... Ие, чыйралың, эрендер! Бабалардын тириү арбактары бизге жигер кошсун!

Алдынкылар бирер мезгил үндөбөй тек алды жакка ти-кие карашты. Аш-тамак татып, суусун жутуп алгансып... чыйрала басты, ар бири.

— Ай-э, ыйыктар...

— Ие, олор кадимкідей. Ано, көрдүңөр. Таш күмбөздөр кебелбей зыңгырашар!

— Таш-таш да! Буларды бир алаамат сындырбаса, тур-ганы турган...

— Сыйынын! Бабалардын арбагына келдик! Тын! Тын басын, ар бирин!

Таш күмбөздөр – өзүнчө эн укмуш таш жоокерлер, ук-муштай зор-зор таш кишилер тургансыды. Алдында төрт кызыл кыр таш, көк таш. Алар бийик, зыңгырайт. Ушунча бийик, ушунча оор таш бул жайга кантип келтирилгендиги табышмак. Кандай унаа көтердү. Кандай амал бул таштарды унаага артты? О, жок! Мындан ташты көтөрчү унаа кайда? Ат, өгүз, буура ал тургай пил, керик бул ташты көтөрө ал-байт. Муну бул жайга киши күчү гана жеткирди. Азыр азган жоокерлерге ал таш көтөргөн күчтү иликтешке чама жок.

Азыр үнсүз сыйктаган жоокерлердин көз жашы тымызын чубурат. Тиги зыңгырап кебелбей турган кызыл таштын төрт бетине тамга баскан дастандарды туюнушка тырышат.

Ташка чегилген тамгалар мурунку өмүрлөрдү баяндайт.

Атам – Эдил, өзүм Адыл. Элим мени бийик көтөрдү. Адылтай ажобуз деди. Мен ата конушун ыйык сактадым.

Элиме, журтума туура болдум.

Жылкым сансыз эди. Төөм жети мин эди. Мен ончо малымды өзүм үчүн жумшабадым. Жоокерге ат эттим. Тон эттим. Күлазык эттим.

Жалгыз уулум болду. Журт баккан эр эди. Кыйырга табгач жоо келди. Уулум баатыр кол башчы бизден айрылды. Шумкар болду.

Он жагымдагы адил або, бий, бектерим, сол жагымдагы алп, эрен кол башчыларым эшиттиң –

Баары эл журттун амандыгын тилен.

Эл журттун амандыгын сактан.

Табгачтын асылына алданбан.

Жумшак жибегине кызыкпан.

Ким табгачтын жумшак кебезине кызыкса,

Ол, жоонун жибектей жумшак сөзүнө ээрчиди.

Ким табгачтын жумшак сөзүнө ээрчисе, ол өз

элин мунга чөгөрдү.

Мен ушуну айттым.

Тилимди алган кан, або, бек, алп, эрен кол башчы

Элди бакты. Кыйырга жоону келтирбеди.

Тилимди албагандары элден кеткен Эрдене болду...

Уа, менин момун журтум –

Сен жылуу сөзгө тез ишенесин

Ак көнүлсүн, Момунсун.

Кардын ачса, ачты дебеген,

Кардын тойсо, тойду дебеген –

Жоо сени чапса, ону кечирген айкөлсүн.

Ошо айкөлдүгүн үчүн сен бүт түрк элине сыйсын.

Сен ошондой айкөл болун.

Жоонун асылына кызыкпан.

Жоонун жумшак сөзүнө алданбан...

Муну мен айттым – Адылтай Ажобуз айтты

деп эшитиндер».

Таш күмбөз сактаган ушул сөздөрдү эшитип, самсыган ач, арык жоокерлер ангиришти. Тизе бүгүштү. Таш күмбөзгө сыйынышты:

– Уа, айкөл баба, биз алданбадык. Жан аябай айкаштык...

– Амал жок... Алдан тайыдык...

– Уа, ыйык баба, сен бизден үмүт үзбөн? Бизди жалган?

Жоокерлер күнгүрөп сыйташканда таш күмбөздөр «зынылдагансыды». Жер дүнгүрөгөнсүдү...

Таш күмбөздөр көп. Бири – пас. Бири – бийик. Бири – көк таш. Бири – кызыл таш. Баарынан шандуусу ушул таш

күмбөздөрдү улай артын карай канат жайып таш балбалдар тизилишет. Алар артта самсып ээрчил келаткан таш жоокерлер окшойт. Эч качан, эч заманда сапары карыбас, чарчап-чаалыкпас таш жоокерлер...

О, ким билээр? Жаман заман болсо, каардуу алаамат болсо, ушул таш жоокерлер да бүлүнөөр. Тепсөлээр. Жого-лор. Булар да сыры ачылбас таш бабаларга айланар. Тунгуюк, күнүрт тарыхка айланар. Балким, кыйраканы чыгып, тыптыйпыл болов. Бул заманда ушундай таш күмбөздөр турганын соңку урпактар таптакыр билбей да калышар?

О, ким билет?

Тарых тамгалары бирде так, бирде күнүрт.

Аалам жортуулу эбегейсиз, ченемсиз эч бүтпес жортуул.

Жалан таштан курулган зыңғыраган бийик үйлүү – таш үйлүү, укмуш шаардын тыптыйпыл жерге житип, анын ордунна алабата, арпа өнүп калар кезеги бар. Дүнүйе бирде кен ченем жетпей келген. Бирде тар аягын батпас... Аргандай укмуш алааматтар болуп келген. Боло берет. Бул кыйроо, бул өзгөрүү, бул өнүгүү жаратылыштын эркинде...

Кишилер ал кезде эркисиз. Алсыз. Кунсуз...

Азыр ошондой бир кырдаалды өз башынан кечирген кыргыз журту сапырылды. Анын алп кол башчылары кырылды. Эрен жоокерлери кырылды. Эптең тириү калганда-ры минтип самсып, баба күмбөзүнүн алдына келишти...

– Уа-а, Эр-аке? – деди ушул азган жылаач жоокерлердин карысы, жээрде сакал абышка зыңғыраган көк таш күмбөздүн алдына тизе бүгүп, чекеси жерге тийди. Ачуу жашы чубурду. Тытылган чопкуттун тытындышынан эти кызандап, арык кабыргалардын арасынан туйлаган өпкесү ушинтип туйлап чыгат...

– Уа, Эр-аке, кечириң бизди? Биз жамандыгыбыздан ушундай күндү корбөдүк... Турмуштун таш боор наркы бар экен. Ошол таш боордук бу жолу бизди пас этти. Бүлүндүрдү... Жадаса, арабыздан шумкар болгондор көмүлбөй калды. Олорду көмүүгө бизде чама жок. Ачпыз, арыкпыш. Алсызбыз. Өле жаздал ушу жайга илкип жеттик...

Ой-түзүү сыйдырып жумшак жел жортту.

Зыңғыраган таш күмбөздөрдөн «Зың-зың» жанырык чыккансыды...

Ач, арык, жыртык жоокерге шилекей жуткучакты үндөбөй туршту. Баары «ұлп» эткен желге учуп кетчүдөй алсыз...

Көк таш күмбез «зыңылдады». Жылма бетине басылган тамгалар даана:

«Атам кыргыздын Эр-Кишиси эдим».

Өз атам уста эди. Өз атым – Чогултур эди.

Он жашымда жоокер болдум.

Он эки жашымда чабышка кирдим...

Он беш жашымда әлүү башы болдум...

Он жети жашымда жекеге чыктым...

Айбалтам оор эди. Өткүр эди.

Жанчарым сынбас эди. Көк эди.

Кылышым албарс эди. Көк эди.

Кылышым албарс эди. Өзүм тайбас эдим.

Жоо сени чапса, ону кечирген айкөлсүн.

Төө көтергөн алптан жалтанбадым.

Чабыштым. Жендиим.

Кыйырды күзөттүм. Элимди кыргындан сактадым...

Атам койгон Чогултур атым – калайык берген

Эр-Киши болду.

– Уа, киши, эшитин!

Мен сени жакшы көргөн сайын –

Эр демим ташыды»...

Азыр самсыган жоокерлер тигил сөздү туюнушту. Сыктабай калышты. Чыйралышты:

– Уа, эсил Эр-аке. Онун тириүү арбагы бизге көнүл айтты. Чыйралыныздар! – деди жанакы кары жоокер.

– Таш баба бизди жалгап жатыптыр. Үн чыгарды, – деди бири.

– Жалгасын? – деди экинчиси.

Бардыгы тен Эр-Кишинин таш күмбезүнө баш иишиши.

Тымтырстык. Жел жортпой, чымын учпай калгансыды...



Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Байыркы кыргыздар оз зилин, Атажуртун кандайча коргоп келишкен?
2. Жеништин қубанычы жана жеңипшишин кайгысы змнеде?
3. Адыл ажонун күмбезүнде змнелер баяндалған?
4. Эр-Киши (Чогултур), куудул Шалтын күмбездоруно змнелер жазылған?
5. Таш күмбездөргө сыйынуу жоокерлерге кандай жүч-кубат берди?



## Окуучулардын түшүнүктөрүн тереңдетүү үчүн берилген тапшырма-лар:

1. Кыргыз тарыхы боюнча кандай маалыматтарды билесиңер?
2. Ата-бабалардын арбагына сыйынуу урматтуу иш деп түшүнсүңөрбү?
3. Айылыңардагы санжырачылар болсо классыңар менен жолугушуу откоргуле.
4. Б. Солтогоевдин «Кызыл кыргыз тарыхы» деген эмгегин окуп чыккыла.

### «ТАШ КУМБӨЗДӨР СҮЙЛӨЙТ» ЖӨНҮНДӨ

(«Көк асаба» романынан үзүндү)

Академик Т. Сыдыкбеков кыргыз адабиятында алгач-кылардан болуп кыргыз элинин байыркы доордо башынан откөргөн тарыхый окуяларын «Көк асаба» романында чагылдырат. Орто Азияда жашаган түрк урууларынын табгач (кытай) сыйактуу четтен келген душмандарга каршы күрөштөрү, байыркы түрк тукумдарынын «Кичи жазуу», «Улуу жазууларында» (эпитафияларында) аз да болсо сакталып калган. «Көк асаба» романы да мына ушул VI–VIII кылымдардагы эстеликтериндеги урунтуу окуяларга негизделгенин баамдайбыз. VI–VIII кылымдарда «Мин суу» (Минусин) ереөнүндө кыргыз эли көз каранды эмес өзүнчө каганат болуп жашап турган. Кыргыз элинин турмуш-тиричилиги, үрп-адаты, баскынчы душмандарга каршы күрөшү кенири чагылдырылат. Буларды ачып берүүдө жазуучу элдик оозеки чыгармачылыкты чеберчилик менен отө кылдат пайдаланган. Ошол доорго ылайык аттар берилген. Мисалы, адам аттары: Кулчур, Агуш, Чогултур, Элтерес, Чагылдыр. Согуш, бийликтитулдары: ажо, або. Уруу аттары: чаа, аз, упсун.

Үзүндүнү окуу менен окуучуларбыздын элибиздин өткөн тарыхына болгон кызыгуусу артып, ата-бабаларбыздын арбактарын эскерип, урмат көрсөтүү сезимдери калыптанат.

## ААЛЫ ТОКОМБАЕВ (БАЛКА) (1904–1988)



А. Токомбаев – кыргыз адабиятына негиз салуучулардын бири. Акын, про-заик жана драматург. Ал Кыргыз Республикасынын Эл акыны, академик, Социалисттик Эмгектин Баатыры. Жаш кезинде ал замандаштары сыйктуу эле Кытай жерине үркүп барган (1916). Ыр менен жазылган «Таң алдында» романынын автору. Анын калеминен «Жараланган жүрөк», «Днестр терең денизге куят», «Мезгил учат» повесттери, «Күүнүн сырьы», «Даат», «Моюнга алуу» сыйктуу ангемелер, көптөгөн ырлар жыйнагы жараган.

### КҮҮНҮН СЫРЫ

...Карыя ангемесин мындайча баштады:

Өмүр чаккан оттук сыйктуу жарк этип дүйнөгө көрүнө түшүп, кайта жалп этип өчкөнчө шашат. Мен силерге айта турган ангемемди кечээ эле уккансыйм. Мен анда жыйырмада болсом керек.

...Жайлоонун кызык учуру. Мен жолоочумун. Коюу шибер атчан кишинин үзөнгүсүн чалып, баштарын эркисиз чай-кап кала беришет. Өзүм чарчап да болгон элем, жатып калайын десем кардым ач. Эмне болсо да кырандан ашайын, айыл жок болсо үмүттү үзүп, биротоло жатайын деп, кыранга чаап чыктым. Кең чалкактагы айылдар куду дениздин үстүнө орношкондой болуп, жаны конуштагы шиберге бөлөнүп калыптыр.

Кабарчыдай чапкылабай, кере-кере бастырып дөбөдөгү чогулган элге барып салам бердим. Элдин четиндеги олтурган кызыл куру бар жигит жүгүрүп келип, атымды алыш кетти.

Кел, балам! Кел, – деп элдин ортосунда олтурган олчай-гон сары киши он жагын жансады.

Ал кишинин кабагына караганда, качандыр атактуу баатыр киши болгон сыйктуу кабагы бийик. Көздүн чарасы төрөндөн көрүнгөн күдүктай, көзүнүн кареги араң гана жылтылдайт. Мурду берендин түмшүгүндай болуп, тиши жок оозуна карай имерилип турат.

Анын өлчөмсүз чоң жана толук жүзүнө караганда анча кары деп айтууга болбайт. Бирок, калдайган күпкүү этсиз кулагы, онкайгон арык мурду анын карылыгын алда кайдан далилдейт.

Анын колундагы өрүктөн жасалган комуз карыя менен эбактан бери жолдош болгон сыйктуу, кара күрөн тартып, чыныгып бүткөн. Комуздун тепкеси манаттай болуп арчадан жасалгандыгын жана көп жашагандыгын байкатат.

— Балам, жол болсун? — деп карыя сурап койду да, күнгүрөнгөн мундуу күүнү ар калышта ақырын гана чертип чыкты.

Менин сөзүмдү тыңшадыбы, жокпу, аны карыядан байкоого болбайт. Анткени, ал бир калышта өзүнүн гана алдын карайт, эчтемени тыңшабагандай сезилет. «Бул барып турган кесирдүү киши го, же алжыган го» — деймин. Чынында андай болуп чыккан жок.

— Балам, дурус балам экенсин. Жолоочу кишини тойгузуп туруп сүйлөшүү керек. Кымыз алыш келчи! — деп комузунун кулагын көтөрүп койду да, баягы мундуу күүнү дагы созолонтту...

— Карыя, сизден бирдеме сурап алгым келет. Бир элдики экинчи элге таберик эмеспи. Бербей турган болсонуз уят болбоюн, — дедим.

— Жок, балам! Конок — кут болот. Коноктон аяган, кудайдан аяган менен тен болот. Сураганыңды ал, — деп комузун билегинен кармай калды да, шыбыш байкаган бүркүттөй какая калды.

— Элге эр кымбат. Эрге эли менен жери кымбат. Анын баарынан туюлбаган өнер кымбат. Мен үчүн сиздин күүнүз туюлбаган өнер, чечилбеген суроо сыйктуу. Сиз мункантып чертип жатасыз, тарыхы караңгы. Мүмкүн, эчен жылы ушинтип черткендирсиз? Бирок эч ким билбейт. Сизге кыянат болбосо күүнүн сырын чечип берсениз? — дедим.

— Олда, балам ай, — деди карыя, эми болбостур. Сураганыңды ал, — деп, оозумдан да чыгып кетти. Бул сыр жети-

миш жети жылдан бери чечилген эмес эле. Бул күнүн башталганы жетимиш жети жыл болду. Анда мен он алтыга аран чыккан элем. Он мүчөлүмдө айтмакчы элем, ушундай антый бар эле. Кантейин, антты арбактар кечирсис. Өлгөн арбактан коркуп, тири адамдын көңүлүн калтырбайын, – деп карыя сөзгө даярданды.

... Сүйлөөдөн мурун чагарактуу чакчаны нөкөр етүктүн апкытына шыркылдатып ургулап, шыркылдатып насыбайды алаканына салды да:

– Тос, балам, колунду, – деп өз колундагы насыбайды мага берди да, унчукпай гана жерге үнүлүп, бир далайга чейин дагы олтурду. Качан мен насыбайды түкүргөндө, карыя сөзүн мындайча баштады.

– Аңгеме так ушул журттан башталат жана ушул журттан бүтөт, балам, – деп карыя сөзүн созду.

Жайлоонун толгон кези, так ушул убак эле. Дайым кулундарды агыткан кезде, жылкыны булакка чейин өзүм айдап барчу элем. Дайым мингеним өзүмдүн жайдак кер кунаным болор эле. Бир күнү кулундарды агыткан кезде жео туман басып турган эле. Мен адатымча жылкыны булакка жеткирдим да, кер кунан менен кайта тарттым. Алдымдан кызыл буурул ат минген, алачыктай болгон кызыл жигит жолукту да:

– Айыл кимдики? – деди. Мен жооп бергенче кекилик алган бүркүтчө кунанымдан ченгелдеп ала койду. Мен эчтемеден коркконум жок. Атамдын баатыр жолдоштору мени далай ошентип эркелеткен эле. Мен ошолордун бири го деп ойладум. Бирок кармаган колу бүркүт апчыгандай болуп сөөктөрүмдү сыздатып жиберди.

– Байке, далым ооруп кетти, – дедим. Ал тааныш немече:

– Эчтеме болбойт, – деп чапанынын өнүрүн көтөрүп, бектерүнчөгүнө отургуду да, кайта кумтуланып койду. Анын кумтуланганы менин өпкө боорумду кысып жиберди. Жүрөгүм опколжуй түшкөндө:

– Атаке! – деп тыбырап бакырдым.

– Унчукпай жүр! – деп чапанынын эки өнүрүн такымына бегирээк бүктөдү да: – Сен ыйласаң өлтүрөм, унчукпа! – деди.

Жаагым жап боло түштү. Өзүмдүн туткун болгондугума ачык түшүндүм да:

– Байке, кайда алып барасын? – дедим, солуктаган бойдан.

– Менден эчтеке сураба. Оозунду ачып сүйлөсөн өлөсүн, – деди.

Мен экинчи унчукканым жок. Солуктап гана жүрүп олтурдум.

Ким алып бара жатканын жана кайсы жакка бараткынымды көргөнүм жок. Түн киргендө талаага түштөт. Куржундан тамак алып өзү жейт, мага берет. Бирок ооз ачып сүйлөбөйт.

Бир күнү эл олтурганда калдайган калың айылга кез келдик. Ошол күнү мени чүмкөгөн эмес эле. Айылдын баш жатында жумурткадай аппак чон үй турат. Жигит анын төмөн жагындагы кичирээк боз төбел үйгө келди да, бирөөнү атынан чакырды. Үйдөгү кишинин үнү чыгып, өзү үйдөн чыга электе:

– Мына, баягынар! Алгыла, – деп мени тапшырып берип, өзү кете берди.

Мен түшкөн үй атактуу байдын коншусу болуп чыкты. Тизеси оозуна тийген кара кемпир, жыртайган суз көзү менен бир далайга чейин мени карап отурду да:

– Балам, сен дагы бирөөнүн чырагыдырсын? Чочубай олтур. Сенин да энен бардыр? Энеге баладан кымбат эчтеме болбойт. Эне бала үчүн күйөт, бала үчүн кубанат. Бирок салт ушул, мен жашагандан берки салт ушул! – деп башымдан сылап, мандайымдан опту да:

– Тамак ич, кулунум! Тамак ич, – деди кемпир.

Ошол эле күнү кулдуктун кебетеси башталды. Айылда-гылар келип көрө башташты. Адегенде божөк сындуу коркуп олтурсам да, ар кимиси суроо берип жатышып, мени тилге киргизишти.

Эл жата баштады. Мага бөтөнчө шектенүү да болгон жок. Анткени менин качпай тургандыгым аларга белгилүү эле.

– Тетигил теөнүн комун салынып, тетигил кементайды жамынып жат, балам, – деди баягы кемпир. Ал үйдө андан артык тошөнчү да жок эле. Айла канча, жаттым. Үйкуда ар барбы? Кыялдын дарыясына канчалык аксам да, уйку ба-гындырды.

– Ой, бала! Тур, – деген үн менен кошо көзүмдү ачтым. Таң атып калыптыр. Жубардай ак кыз эңкейип мени карап турат.

— Кайсы жерден келдиң? Кайсы әлсин? — деди кыз жылмайып.

— Билбеймин.

— Эчедесин?

— Ондомун.

— Бир тууганың бар беле?

— Жалгызынын.

— Жүр, эмесе. Сен өзүмдүн өргөөмдө болосун, — деди кыз.

Кызды ээрчип келген эки келин бир ооз да унчугушкан жок. Кыздын арка чачтарын кармалашып, өздөрүнчө шыбыраша беришти. Мен кийинип жатканда коншунун кемпири:

— Кызыым! Жалгыз жаңын бар, кор кылбай жумشا. Эне сүтү оозунан кете элек бирөөнүн жалгызы экен. Баладан бардыгын күтүүгө болот. Бала чегилбеген жумуртка менен бирдей. Жумурткадан карга да чыгат, шумкар да чыгат. Эр болсо элдин ырысы, ини кылып ал, кагылайын, — деди.

— Энеке, — деди кыз жылмайып, — сиздин айтканынызды аткарам, ини кылып алам. Жүдөп баратса, мага айтып турунуз. Атың ким? — деп, ылдый карап турган мени ээгимден кетөрдү.

— Зарлык.

— Аа, айланайын... Бирөөнүн зарлап көргөн жалгызы тура. Ата-энен Зарлыгынын зарын тартып калгандыр? Өлбө, балам, өлбө, — деп кемпир мандайымдан сылап, чекемден өптү да: — Бара гой, кулунум. Эжең менен бара гой, — деди.

Карыя сезүнүн ушул жерине келгенде, самсаалаган буурул каштарын он колу менен сылап-сылап койду. Сүйлөп жаткан сезүн кокусунан унутуп кетти да, адат болуп калган күүсүн күнгүрөтүп жиберди.

— Чал, комузунду коюп, сезүндү бүтүрбөйсүнбү? — деди карыянын байбичеси.

— Макул, макул! Сенин да уккуң келип калган экен, ээ, — деп карыя жылмайган болду да, комузун дайым жазбаган тизесине жөлөй салды.

— Бул балам болбосо, ушул сезүң көрүңө кошо кетет эле, эми сүйлө, — деди алтымыштарга барган кемпир.

— Ооба, ооба, байбичем! Чын айтасын, — деп койду да: — Ошентип, баягы кыздын колунда алты жыл жүрдүм. Кыздын атасы бир элдин мыктысы жана байы болгондуктан, анын салтанаты да бөтөнчө экен. Кызынын өзүнчө өргөөсү

бар. Анын кол алдында бир үйлүү коншу малайы бар. Алар оту менен кирип, күлү менен чыгышат. Мен кыздын чайчысы болуп калдым.

Малайдын аялы жаш гана келинчек эле. Ал сезгө уста, ишке чебер, кыймылы куюндай, шамдагай киши болчу. Мен ага жакын болуп кеттим. Бирок жатагым малайдыкы эмес өргөөнүн улагасы.

Кыздын улагасында кул жатыш, ал кезде бөтөнчө атак болор эле. Ал адат азыр калып баратат, балам.

Мени ким, эмне үчүн алыш келгендигин, ошол келинден түшүндүм.

...Сен тигил кыздын калынына келген кулсун. Сени алыш келген кыздын күйөөсү – ашкан баатыр. Ал жигиттин Кызыл буурол деген аты, Ак чагыр деген мылтыгы бар. Кыздын атасы: «Ошол экөөнү бересин, аларды бербесен, үч кул бересин», – деген. Жигит ат менен мылтыкты бербестен, үч кул алыш келип берди. Ошонун үчүнчүсү сенсин. Экөөнү мурун алыш келген эле, ал экөөнү олжого эки киши алыш кеткен. Сенин бактың бар экен, олжого кетсөн куруйт элен. Эми сени кыз менен кошо берет, – деди келин.

Кыз кәэде эркекче кийинип, жигиттер менен талаага кетер эле. Кайтып келишкенде: бугу, аркар, карышкыр, кәэде жолборс атышып келишчү. Эмнени ким атканын ким билсин, эмне сез болсо да чон үйдө болор эле. Ал үйгө барууга табияттым тартчу эмес. Анын үстүнө кулунун тооруктуу болушу элге да аныз сез болор эле. «Баланчанын кулу ток маарек», «ач көз эмес» деген сезгө өзүм да кубанып, ошол атактан түшпөөгө тырышчумун. Ошондуктан, чон үйдөгү көп сездөн кур калчумун. Көбүнчө, сездү кыздын өзүнөн угар элем. Эрмек үчүнбү, мактануу үчүнбү, же мени аягандыктанбы, уйкусу келбесе, төшөгүнө жатыш түрдүү сездердүү сүйлеөр эле.

Аны мен «Эрке эже» дечүмүн, анткени элинин бардыгы «Эрке кыз» деп айтышчы.

Эрке кыздын күйөөсү жигиттери менен келип, бир-эки конуп кетчү. Күндердүн бириnde, жайдын толгон кезинде күйөө дагы келди. Ал келишинде жалгыз гана келди. Жалгыз келсе да, мурунку тартип боюнча, конок жатагы башка үйдө болду. Каада боюнча женелери кызды күйөөгө жолуктурup, жатарда өргөөгө кайта алыш келишти.

## ?

### Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Жолоочу айылга кантип жана кандай шартта келди?
2. Эмне үчүн карыя жалгыз күсүн кайра-кайра кайталап чертет?
3. Кыргыз эли конокту кандай кадырлайт?
4. Зарлык кимге, кандай шартта туткун болду?
5. Кыз эмне үчүн эреккөчө кийинип, мергенчиликке кетчү эле?

## ?

### Окуучулардын түшүнүктөрүн терендетүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. «Конок кут болот» деген сөздүн маанисин кандай түшүнөсүн?
2. «Эрке кызы» көлөчектеги кармашка өзүн кандайча даяраган?
3. «Калың» деген эмне? Ал кыргыз зилинин салтыбы? Сенин жекече оюн кандай?

...Ал кездеги балдар азыркыдай чабал болчу эмес, балам. Эмнеге болсо да эртерээк жетишчү. Мен уктабай жаттым. Эл уктай электе жигит колуктусуна келди. Мен ал жигитти көргүм келбейт. Бирок «баатыр» деп элдин баары аны макташат. Анын эмне баатырдыгы бардыгын мен эмдигиче билбеймин. Демимди ичиме жыйнап, алардын сөздөрүн тыншадым. Бир оокумда сөздөрү чатакка айланды.

Кыздын сөзү өкүм чыккан сайын, менин жаным кирет. «Ушул жигит кыздан ылайым айрылып калса экен» деп тилемин. Алардын сөзү азыр да эсимде, – деди карыя.

Карыя сөөмөйү менен комуздун кылын өөдө-төмөн сейрек дилдиретип койду да, күйөөнүн сөзүн баштады:

...Эркем, эми калың болсо бүттү. Атаң дагы чатак кылышып жатат. Качпайсыңбы? – деди жигит.

– Жок, мырзам! Атамдын жалгыз кызы болсом, тойтойлотпой туруп, босогодон аттабаймын. Атам эмне чатак кылышып жатат? – деди кыз.

– Кызыл буурулду, же Ак чагырды бербесе, кызыымды бербеймин, – дептир.

– Экөөнүн бирөөнү берип атамды ыраазы кыл. Атам айтканын кылбай койбойт.

– Жок, мен атым менен куралымдан айрылып, кыз албаймын, – деп жигит чорт гана айтты.

– Экөөнүн бирин атам алмайынча, мен сага барбаймын, – деп кыз жигиттин сөзүн кесе сүйлөдү.

Жигит кыз менен көп сүйлөшүп олтурган жок:

– Экөөнүн бирин берсем, сени албай-эле энемди алышып калайын, – деди.

Кыздын кербездиги ого бетер күчөдү.

– Экөөнүн бириң бермейинче сага тийсем, мен атама ти-йип калайын, – деди.

Өзүнөр билесиңер, кыргызда мындан чоң карғыш, мындан чоң ант жок. Кыз менен күйөө катуу эргишип кетишти.

– Сени атандын төрүндө карытам: өзүм да албаймын, эрге да бергизбеймин. Биреөгө бере турган болсо, айылынарды кызыл кереге кылышп чабам. Өзүндү жайдак атка мингизип барып, күн кылам, – деди.

Кыз тайманган жок:

– Үч айдын ичинде экөөнүн бириң берип албасан, мен өзүм билип, кул болсо да күйөөгө чыгам. Эр болсон кегинди менден ал. Мен үчүн айыл айыптуу эмес, – деди кыз ордунан козголбой.

– Үч айдын ичинде ыктыярың менен барбасан, түбөлүккө күндүккө кармаймын, эсин барда ақылыңа кел, – деди жигит каарданып.

– Күн кыла албасан, төшү түктүү жер урсун!

– Эрге тие албасан, тебөсү ачык көк урсун!

Булар экинчи сүйлөшкөн жок.

Күйөө кеткендөн кийин кыз бир топ күнгө тилсиз немедей болуп жүрдү. Менин кубанычым койнума батпай, кыз ошого тийбесе экен деп жүрдүм.

Бир күнү кыз жаттууга даярданып, жибек жууркандарын толкундарын силкип жатып:

– Бөбөгүм! – деди мага жылмайып, – сен төргө мага жакын жат. Мына бул жуурканды салын, – деп кара кашка ыпча жуурканды төргө таштады да: – Жаздыктын бириң алышп, жазданып ал, – деди.

Мен анын төшөгүнө жакын жаттым. Ичим эле кымылдайт. Бирок түшүнбөйм.

Жатар менен кыз мени суракка ала баштады:

– Сенин атаң атактуу кишиби?

Кайсы жактан келгенинди билесинби? Мындан эче күндүк жол? – деди. Менин жүрөгүм сүйүнгөнүнөн ээлиге түштү. Атамдын кадырын ого бетер чонойтуп жана билбегенимди «билим» деп айта баштадым.

– Атаң элден доо алышп, же доого жыгылганын билесинби? – деди.

– Билем. Мен сегиздеги кезимде чоң чатак болуп, биздин элге тогуз эрдин куну түшкөн. Менин атам ошол тогуз эрдин

кунун таптакыр бербей койгон. Биздин эл абдан көп жана баатыр болот. Кун доолаганды кайта айышка жыгып, үч тогуз, бир кыз тартуу алышкан, – деп жалган айтып жибердим.

Кыз менин калпыма түшүндү окшойт, үн чыгарып күлүп жиберди да:

Мен сени менен качкым келет. Сен мени сүйөсүнбү? Куткарый кете аласынбы? – деди.

Кул ёсуп калгандыктанбы же жаштыгымданбы, төшөгүмдө жатып сүрдөдүм. Бирок тез жооп бердим:

– Эмне үчүн куткарбаймын. Мен да жигитмин, менин да элим бар! Мен эми бөрүдөй болуп естүм. Элге кур кетүүнү ылайык көрбөй жүргөн элем, – дедим кишисинип.

Кыз дагы ачыгыраак күлдү. Ал менин кур кайратыма жана кетүүгө дилгир экендигиме ачык түшүнгөн болуу керек.

– Сен жашсын, бирок жүрөгүн эрдикиндөй. Сен көркөм, сүйкүмдүү жигит болосун. Сенде акыл да бар. Ошондой болсо да, сен ойлонбой шашып жатасын, чынбы? – деди кыз.

– Жок, мен ойлонуп эле чын айтып жатам. Бир кызды куткармакка эмне! – дедим.

– Мейлин, чын айтканың жок, колун сунуп, менин башымдан сылап эркелеткендөй болду.

Мен жыйырмадагы жигиттей болук элем жана жүрөктүү элем...

– Мен эми сеникимин. Бирок элиңе жеткенде, башым кутулганда сенин эркине етөм. Азыр сенин каалооң аткарылбайт. Эртен менен туруп, малга барып, келген жолунду байка. Төөлөрдүн ичинде жез буйлалуу боз инген бар. Ошону кармал минип сууткун, – деди.

– Кайсы инген, абамын тушуна байлануучу эмеспи?

– Ошонун өзү. Ал төөнүн желмаяны. Атам аны уурудан коркуп өзүнүн тушуна байлатат. Дайым анын кепшегенин тыңшап жатат. Сен ал төөнү үч күнү жашырып сууткун. Үчөндө тен түн ортосунда туруп атамдын тушунан агытып жибер. Бирок буйласын чубатып жибер, – деди.

Эмне үчүн деп сураганым жок. Айтканындай иштей баштадым. Бириңчи агыткан күнү, төө үйдөн аз эле алыстаганда кыздын атасы чыга калып, аны кайта алышп келип байлады. Экинчи күнү агытканымда төө узап кеткен эле. Кыздын атасы чыгып карады да, кайта кирип жатты. Үчүнчү агытканымда кыздын атасы чыккан жок. Бирок эртесинде:

— Желмаянды кандай байласам да, болбой бошонуп кете турган болду. Жарыктык Ойсул<sup>1</sup> ата колдоп жүрсө керек, — деп сүйлөгөнүн уктум да, тим болдум.

Атам төө тууралуу эмне сүйлөсө, мага айт, — деген болуучу кыз.

Мен бул укканымды дароо кызга сүйлөдүм.

— Абдан сонун, атам алданы, — деди кыз. — Эми эл жатар менен төөнү коктуга алыш барып, мына бул килемдер менен комдогун<sup>2</sup>. Мына бул жууркандарды үстүнө комдо, — деп бардыгын мага көрсөтө баштады.

Кыздын атасыныкында конок болгондуктан, алар етө кеч жатышты жана меймандар эшикке жайлансышты. Бул көрүнүштөр биздин качышыбызга жолтоо сыйктуу болуп көрүндү.

Ай батууга жакындады. Тойгон коноктор тез гана конурукка кирди. Мен төөнү алыш коктуга жөнөдүм. Төөнү тиздей салып, өргөөгө кирсем, кыз бирдемелерди жыйнап жаткан экен:

— Тез, таң атып кетпесин, — деди. Ал эркекче кийинип, белин курчанып жаткан эле. Килем-килчө менен төөнү комдол жиберип кайра келдим. Кыз эки чоң куржунду аран сүйрөп босогодон откөре албай шашып жатат. Мен бирөөнү көтөрө чуркамакчы болуп сермегенде, куржун былк эткен жок. Кыз күлүп жиберди. Эки колдоп тартканда аран сүйрөлдү. Эпте төөгө жеткенде:

— О, кокуй, — деди кыз кыжырлангансып, — жаман токусун. Тез чеч! — деди.

— Мен чечип жибердим. Кыз төөнү кайта комдол, эки куржунду текчайтип артты да:

— Сен капа болбосон, мен алдыга минейин. Сен төөнүн сырын билбейсин, — деди да, менин жообумду күтпөй өзү гана мине баштады. Анткени, койлордун кайсы бирлери бышкырып, буту-колун керип жаткан эле. Мен дароо түшүндүм, койдун бышкыра баштасы, тандын атышынын белгиси болот.

— Ал минди да, «тез мин» деп аркандын чөлмөгүн көрсөттү. Ал чөлмөк атайын жасалган үзөнгү эле.

<sup>1</sup> Ойсул — (миф — төөлөрдүн олуясы) төөнүн колдоочу ээси.

<sup>2</sup> Комдо — төөнү ээр токум менен току деген мааниде.

- Жайландыңбы? – деди кыз.

- Жайландым.

Менин жүрөгүм ордунда болгон жок. Айылдан узабай колго түшчүдөй көрүндүк. Бирок «жайландым» дегендөн башка бир ооз да унчукканым жок.

- Бек олтур, коркпо, – деди да, төөнү тургузуп, камчылангандай болду. Мен ыргып кете жаздадым. Төөнүн буту жерге тийип баратабы, же учуп баратабы, анысы билинбейт. Жер эле айлангансыйт. Жок жерден шамал жаралып, көзүмдөн жашым куюла баштады. Тұлқұ качырган бүркүттүн дуусундай гана добуш угулат. Ал добуш кимдики экенин адегенде ажырата албадым.

- Жакшы келе жатасыңбы? – деп кыздын үнү чыкканда:

- Ооба! – дедим жана құркүрөгөн дабыш, үргөн шамал биздин илебибиз экенин биле койдум.

Таң аппак атты. Айланада айыл түгүл мал да көрүнгөн жок. Кайсы жерде баратканыбызды да тааныганым жок. Құн бута атым көтөрүлгөн кезде, кыз төөнүн буйласын тарта баштады. Бирок төө токтоно албай үрккөн эмдей ээлигип, көбүгүн чача баштады. Құн так төбөгө келгенче жай жүрдүк. Андан кийин канаттуудай учуп дагы жөнөдүк. Эл орунга олтурған кезде, езөн суусунун боюна келип, төөнү тииздеп коюп, тамактана баштадык.

- Баатыр жетсе, бизге эртең жетет. Андан башка киши бизди кубалабайт. Качсак кутулабыз. Бирок анттын аягына чыгуу керек. Качып кетүүгө болбойт. Туурабы? – деди кыз.

Мен тилим менен жооп кайтара алганым жок, башымды ийкедим. Кыз жылмайып күлдү да:

- Ал деле адам, андагы өнер бизде да бар. Сен коркпо, өлсөк экөөбүз бирге өлөбүз, – деди.

Менин оюма келбegen ишти кыз өзү баштап, сүйүнүн отун өзү тутантса да, менин сүйгөнүм аныкынан күчтүү сыйктуу эле. Мен аны менен өлүүдөн тартынганым жок. Кысакыса кучактап өпкүлөп жибердим.

Эртесинде, көлөкө бойдон узунураак болгон кезде, арт жактан созулган куюндуң чаны көрүндү.

- Тетиги чан – баатырдын чаны. Эми коркпо, – деп кыз төөнү токтотту да, текенин мүйүзүнөн жасаган саадагын алып, даярдана баштады. Баатыр көз ачып жумганча жетип келди да, кыйкырып:

— Абийирсиз! Эми туткун болдунбу! — деди.

Кыз төөсүн туура тартып тура калды да:

— Мен убадама жеттим. Атыңдын башын тарт, өлөсүн! — деп төөнүн мойногун тээп саадагын кезеди.

Бута атымдай жерге келгенде ак чагырды колуна алыш, атайы, токтоп туруп:

— Өлө элегинде менин жаныма кел! Келсөн дагы күн кылам! Качсан дагы күн кылам! Ушуну ук! — деди жигит.

— Тил алсаң кайт, сага менин колум барбайт. Сен менин колумдан өлбө. Мен намысымды алдым, — деди кыз экинчи эскертип.

Жигит келүүгө намыс кылды да, каттуу буйрук берди:

— Кел жаныма! Кел, жүгүн! Жаныңды калтырам, түбөлүк күн кылам!

Кыз эргешке туулган эмедей:

— Күн кыла албасаң, эңенди экинчи ал! — деп төөнү бура тартып бастырууга кириши.

Жигит ок тийген арстандай бакырып:

— Өлдүн! Өз убалың өзүнө! Өлдүн! — деди. Анын мылтыгынын оозу бизди тиктеп үнүрөйүп калган эде. Ал ок чыгарганча кыз төөнү бура тартып, мурунку калбына келе калды да:

— Чатаксыз кайт, менин колум сага барбайт, — деп үчүнчү эскерти.

— Кел дегенде, кел! Сен менин түбөлүк күнүмсүн! Багынасынбы, жокпу? Айт, канчык! — деп мылтыгын шыкаалатып кыздан жооп күттү.

Жигиттин кайтпасына кыздын көзү жетти. Сез менен жооп берүүнүн ордуна, саадагын тартып жиберди. Машаада турган жигиттин колу ийнинен чабыла түштү.

— Кош, тил албадың. Түбөлүк эсинде болсун, — деп кыз жолго түштү.

Төө каадасынча учуп жөнөдү. Жигит он колунун сынгагына буудалган жок. Сол колуна кылыштын ала коюп, оозун ачып карышкырдай качырды.

Кызыл буурулдун таманы жерге тийсе тиет, тийбесе жок. Жигит кылыштын сырты менен камчыланып уруп келе жатты. Чабалекей куйруктанган саадактын огун кыз дагы учурду. Учуп келе жаткан буурулдун алдынкы шыйрагы сыртына чабыла түштү. Күүлөнгөн буурул токтогон жок, бизге жете бергенде гана сүрдүктү.

Ат омуроосу менен жерге тийгендө, жигит жыгылбастан чуркап кетти. Анын оң колу, буту сынып качкан кийиктиң шыйрагындай салпактап, оң жагын чапкылап жиберди.

Кыз саадагын карман тура калды да:

— Мен антыймды орундаым. Сага койгон антыймды сенин эрдигин үчүн кечтим. Намыс эркек менен ургаачыга бирдей экендингин көргө киргенче унуппа, — деп жолго түшкөн экен! — деди бизге сүйлөгөн карыя.

Карыя так ошол жерге келгенде чагылган жарк этип учуп өттү. Карыянын колу менен сыйда сакалын сыйпалап олтурганы көрүнө калды.

— Карыя, сөз казынасынын капкагын эми ачтыңыз окшойт. Добул дагы эстен чыкты. Танга дагы жакын калды. Эми кыз менен жигитти элине келтире көрүнүз, — дедим.

Жолдошторунун бири:

— Ай, жигит да эр экен! Кыз чексиз укмуш экен! Эмне болор экен? — деди.

Карыя тамагын жасап алды да:

— Эмне болсо да укканымды айтып бүткөнүмдө көрөсүнөр. Ал кишинин ез оозунан уксанаар өлгөнчө унуппас элнер, — деди.

— Сиз андан бетер, куду өзүнүз аралашкандаи сүйлөп жатасыз, — деди ыктагандардын бири.

— Жигит сол колу менен аттын башын кучактап ээн талаада унчукпай отуруп калды. Кыз саадактын бир огун ала коюп, унчукпай сыйндырды да, жолго түштү. Кыздын күчтүү касиетине мен ошондо гана түшүндүм.

Созулган жел аз-аздан күчөп, ээн талааны чан менен бүркөдү. Ким билсин, ал чан ошол жигиттин күйүтүнүн элесидир?..

Биз үч күн жол жүргөндөн кийин:

— Байкачы, Зарлыкжан! Мына бул тоолор силердин тоога окшойбү? — деди кыз.

Көзүмө эң эле жылуу учурдай, бирок таамай тааныбай жатамын.

Кыз бир аз жылмайып туруп:

— Эмесе, түштүккө кайчы өтүп кетиппиз. Те, тигил мунарык тоо силердин элдин тоосу болуу керек, — деп төөнү ошол жакка тартты.

Эртеси түшкө чейин жүрүп белден ашкан кезде:

— Эркем, сүйүнчү! Бул биздин жайлоо. Мына бул белдин бөкөсөсүндө калың токой, андан томөн камыш бар. Ошол то-

кайдун башында биздин айыл болчу эле. Мүмкүн азыр да ошол жердедир, – дедим.

– Сүйүнчүңө өзүмдү бердим. Мындан аркы бийлик өлгөнгө чейин өзүндүн колунда, – деди кыз.

Биз белге чыга бергенде, оролгон жашыл тукабага көмкөрүлгөн чыныдай, аппак үйлөр көрүндү. Мен кубанган бойдон:

– Мына, биздики! – деп бакырып жибердим.

– Чынбы?

– Чын!

Менин бүткөн боюм солкулдап кетти. Ал жаркырап мени тиктеди да:

– Шашпа, жаным. Эми айылга каш караганда баралы, – деди. Мен макул болдум.

Айылдын бери жагындагы өзүбүздүн суу алгычка токтоп, төөнү чөгөрүп, сууга жууна баштады. Ойногон балдардын чынылдаган үндөрү угулуп турду. Энесинен адашкан козулар биринен сала бири маарап, үргүлөгөн кечки тынчтыкты эркине койбой жатты. Менин көнүлүм жашып, өпкөм кеөдөнүмө батпай, жүрөгүм опколжуй берди.

– Мына, эми мен толук сеникимин, садага! – деп төбөсүндегү чачын жазып, мага даярдаган кийимдерин кийгизди да, өзүнүн кымбат кийимдерин кие баштады. Сүттөй айдын жарығында суйкайып көрүнгөн анын сулуу денеси, менин көзүмө укмуштуу болуп көрүндү.

Мен андан мурун кийиндим да, анын туптунук бетинен өпкүлөп жибердим. Анын жыпардай жыты эми да мурдумдан кетпейт...

Тыншап олтурган аялы анын сөзүн орой бузган жок, бирок тумшугун чүйрүп, эрдин чыгарып:

– Эми алжыбасаңчы, – деди. Карыя анын сөзүн уккан да жок. Сөзүн созо берди.

– Биз жасанганча козулардын үндөрү да жайланды, чынылдаган балдар да тынчыды.

– Эми, садага, сен барып аманчылыктарын билгин. Атаэнен тирүү болсо, алардын мөокүн кандыр. Анан кийин мени келип ээрчитип кеткиле. Шымаланып сени менен кошо баргымды салт көтөрбөйт, – деди кыз.

Мен чуркап айылга жакындаганымда, иттер чуулдашып үрүп алдыман чыкты. Койчулар кыйкырып, иттердин багытын улап келип, мага жолугушту.

- Сен кимсиң?
- Жолоочумун.
- Кайда барасың?
- Чоронукуна. Ал киши аман-эсен барбы?
- Чокем бар, көзү көрбойт – деди койчу.
- Кемпирі барбы?
- Бар, тешектөн турбайт. Жалғыз баласының кайғысына карып болуп калышты, – деди экинчи койчу.
- Эмесе, курдаштар, мени ошондо зэрчитип барғыла, мен алардың жоголғон жалғызымын.

– Сүйүнчү, Чоке! Сүйүнчү! Зарлыгың келди, – деп койчулар кыйкырган бойдон, мени үйге карай сүйрөштү. Үйдөгү кишилер чыга чуркашып, мени тегеректеп кучакташкан бойдон үйгө алыш киристи.

Таяғын колуна алыш, калтандал күтүп турған атам менен кучакташып көрүштүм. Этек жениме асылып чуулдаган кишилер боруктуруп жибере жаздашты...

– О, кулунум... – деген энемдин алсыз кынылдаган үнү угуду жана күпкүү болгон жүзү мага карай араң гана бурулду. Мен «апаке» деп телмирип чуркаганда, анын арық колу мага карай сунулду. Бирок, мен жеткичө колу тәшөгүнө түштү. Экинчи анын арық колу кыймылдаган жок, үнү да чыккан жок. Жылуусу таркай элек апамдын көкүрөгүнө ысык жашымды төктүм. Атам калтыраган бойдон:

– Энен ыраазы. Энен үнүндү укту, балам? – деди.

Дүрбөлөң менен кубаның мени эсимден тандырды. Инирде чыккан ай асмандын ортосуна келгенде:

– Кана, балам, кантып келдин? Кайда жүрдүн? – деди атам. Менин эсиме кыз ошондо түштү.

– Атаке, аны мен жайыраак айтайын. Сизге келин алыш келдим. Суу алгычта күтүп калды, – дедим. Элдин бардыгы мени тегеректеп алыш, сууга карай чуркашты. Менин башыман суу айлантып чачкан кемпир, чейчөгүнө суу куюп алыш, кошо жөнөдү.

Сууга келсек, кыз да жок, төө да жок.

– Кана? – деди бирөө өзүнчө.

– Үйгө жакын барып турғандыр, корккон го, экинчиси мени карап.

– Тигине! – деди үчүнчү киши колу менен көрсөтүп, анын көрсөткөнү булдуруктап кыймылдады. Кары кишилер токтой калышты. Биз шашып чуркадык.

Бизден мурунураак кеткен бирөө:

— О, кокуй! Иш болбой калыптыр! — деп тим боло калды да:  
Кокуй! Жолборс алып таштаптыр! — деп бакырды.

Кыздын колу өзүнүн башын кучактаган бойдон кыймылсыз жатканы көрүнө калды. Төө чала жан болуп, узун мойнун жерге ургулап, буттарын тыбыратып жатыптыр. Мен кызды кучактай жыгылдым.

Мына, балам, бул мунканган күү ошондон бери жолдош болуп келе жатат. Бул күү өзүм менен бирге эс алат. Эми өзүм менен бирге жатат. Күүнүн сыры ушул, балам! — деди.

Эртесинде карыя мени әэрчитип, кыздын мүрзөсүн көрсөттү да:

— Мына, балам! Кыз ушул жерде жатат. Анын куржундарын ачтыrbай туруп, ошол бойдон көмдүргөм. Куржунда эмне бар экенин көрдөн башка эч ким билбейт. Карабы, балам! Муну көр деп эч ким тааныбайт. Дүмпүйгөн гана жашыл чым. Жакында түптүз жер болот. Мен жүз үчтөмүн. Мен дагы жакындал баратам, — деп чала билинген жашыл мүрзөгө сүйөнүп олтуруп калды.

Мен ошол кишини эми да көргөнсүп турам. Кандайдыр, комузун күнгүрөтүп тириү жүргөнсүйт. Бирок, ал киши кызы менен эчак сүйлөшкөндүр... Баягы баатыр менен эчак кездешкендир? — деп карыя сезүн бүтүрдү.

Карыя бул ангемесин бүткөнчө добул<sup>1</sup> токтоп, таң атты. Кийимдерди күнгө жайып таштап, карыянын экинчи ангемесин тыншадык.

1940-жыл.



Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Баатыр менен кыздын ортосундагы эргишиүү эмнеден улам келип чыкты?
2. Кыз Зарлыкка жез буйлалуу боз ингенди эмне үчүн суутуга талшырма берди?
2. Кыз менен Баатырдын ортосундагы жоокерчилик каада-салт кандачча сакталган?
4. Кыздын олумуно Зарлык себепкер болгон жокпу?
5. Кыз менен Баатырдын сүйлөшкөн учурларын ролдор боюнча көркүү окугула.

<sup>1</sup> Добул — катуу жааган мөндүр.



## Окуучулардын түшүнүктөрүн тереңдетүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. «Намыс» деген сөздүн маанисин кандайча чечмелейсіңер?
2. Зарлыктын ата-энеси баласынын күйүтүнөн кандай абалда болуп калышкан?
3. «Баатыр кыздын образы» деген темада сочинение жазып, талкуу уюштургula.

### «КҮҮНҮН СЫРЫ» АНГЕМЕСИ ЖӨНҮНДӨ

А. Токомбаевдин кара сөз менен жазылган чыгармаларынын ичинен «Күүнүн сыры» деген ангемеси өтө зор таасирлентүү күчкө ээ. Анын сюжеттик негизи фольклордук материалдардын, тактап айтканда, эл оозунда айтылып келген эски легенданын негизинен алынган. Асыресе, мындай сюжет Орто Азия элдеринин оозеки чыгармаларында бар. «Күүнүн сыры» ангемесинин сюжеттик өзөгүн башкы үч каармандын (он жашында уурдалган Зарлыктын, аны уурдан кеткен Баатырдын, кайындалган кыздын) ортосундагы мамилелер түзөт. Каармандардын биреөнүн да энчилүү аты берилген эмес. Ал учөө катышкан окуянын кайсы убакта, кайсы жерде, кайсы элде болгону ачык айтылган эмес. Ангеменин мазмунунан андагы негизги окуянын көчмөндөр чейрөсүндө, жоокерчилик заманда болуп өткөндүгү байкалып турат. Буга Баатырдын да, Кыздын да жоокердик чабышшуу жол-жоболорун жакшы билгени, жоокерчилик каадаларын бекем сактаганы, айтканынан кайтпаган тобокелчилиги далил болуп турат. Ошондой эле ангемеде кыз-жигит ортосундагы сүйүү сезимдеринин жаралышын, бирок сүйүнүн өтө кейиштүү бүтүшүн жана унутулбас кайгысын козгогон мотивдер да бар. Кыргыз менен комуз атамзамандан бери сырдаш, мундаш болуп келгени көрүнүп турат. Кыргыздар өздөрүнүн кубанычын да, кайгысын да күүгө салып, укумдан тукумга калтырган. Ангеменин «Күүнүн сыры» аталышы да жөндөн жөн эмес.

### АКЫЛМАНДЫН ЖООБУ

(Болумуштан)

Хандын ооруганы жылдан ашып кеткен эле. Эч кандай табып анын оорусуна дары таба албады.

Хан башкы вазириinin ақылы менен бүтүн элдеги билгич, ақылман табыптарды жыйнап келгиле деп тапшырды.

Кулак угуп, бут жеткен жердеги билгичтердин бардыгын жыйнады да, хан бардыгына бир гана суроо берди.

— Бул оорунун дарысы барбы?

Акылман билгичтер бир кишидей гана:

— Бул оорунун дарысы жок, — деп жооп беришти.

Хан каарына алды да, булардын ичинен кырк бир кишини иргеп алып:

— Оорунун аягы эмне менен бүтөт? — деди.

Буга эч ким жооп бере алган жок.

— Буга жооп таппасанар, дарынын атын билбесенер баарынардын башынарды аламын, — деди хан.

Билгичтер үч күнгө мөөнөт сурапшты, өздөрүнчө кенешип жооп бермек болушту. Хан аларды сарайынын бир жагына киргизип бактырды да, сыртына кароол коюп койду...

Билгичтердин бири:

— Кана, билгичтер! Хандын оорусу эмне менен бүтөт, дарынын аты эмне? — деди. Эч ким эчтеме дей албады. Бир далайдан кийин жупуну кийинген кара жигит:

— Хандын оорусунун аягы өлүм менен бүтөт, дарынын аты жок, — деди. Бардыгы бир ооздон анын сезүн кайталашты.

— Хандын оорусунун аягы өлүм менен бүтөт, дарынын аты жок, — деп чуулдашты.

— Бул жооп менен куттулууга болбойт. Бул жооп менен мурункулардан көрө бизди тезирээк өлтүрөт. Андан көрө акылдуу жооп таап, башты куткаруу керек, — деди бирөө.

Алар канчалык ойлонушса да, акылдуу жооп таба альшпады. Үч күндүк мөөнөт да бүттү.

— Эми бизди чакырат. Каардуу хандын колу менен өмүрдөн айыпсыз айрылдык. Эми өлүм алдында арманыбызды айтышып калалык. Кимдин эмне арманы бар? — деди бирөө.

— Менин тили жаңы чыккан балам бар эле. Ошонун таттуу тилине кумарым канбай кетти. Бир күн, бир түн сүйлөтүп моокумду кандырсам, арманым болбос эле, — деди бириңчи киши.

— Менин жаңы алган аялым бар эле. Анын сүйлөгөн сездерү түбелүк эркелетчүдөй көрүнчү эле. Анын жалыны түгөнбес кен сыйктуу көз жеткис терен эле. Ошол сүйүүнүн аягына чыкпаганыма өкүнөм. Анын ысыктыгы түбелүк сакталат беле, жок беле... Ошого түшүнбөй баратам! — деп экинчи киши үнүлө калды.

— Мен дүйнөдөн бир эле түрдүү адам көрдүм. Анын бардыгы жакшы же бардыгы жаман. Кандай акылсыз киши болсо да, акылы айга жеткен кишиден кемчилик табат. Кандай акылсыз киши деп баалаган кишилерден акылдуу жакшылыктар табылат. Кемчилиги жок, кемчиликтен башка эчтемеси жок кишини көрүүгө ашыкмын. Андай кишилер жарапалбы, жокпу? — деди үчүнчүсү.

— Мен жандын кай жерде турганын көргүм келет. Аны билүүгө болобу же жокпу? — деп төртүнчү киши унчукпай калды.

Бешинчи киши башын көтөрүп:

— Мен дүйнөдө эмне құлук, ошону билгим келет. Муну билбей өлгөнүм үчүн арманым чон, — деди.

Алтынчы киши курсагын сылап тура калды да:

— Мен ааламда бириңчи баймын, бирок дүйнөгө кезүм тоё элек. Кезүм кандай дүйнөгө тоёт? Ошону билгим келет.

Жетинчи киши катуу үшкүрдү да:

— Мен ойлоодон кыйналдым. Ойлоо мени өлүмгө чейин алыш келди. Дүйнөдө убайымсыз кишини көргөнүм жок. Менин арманым ойлобой турган убайымсыз кишини көрүү эле, ошону көрсөм, арманым болбос эле, — деди.

Булардын сөзүн тыңшап олтурган ойлуу, жупуну кийинген кары киши ақырын гана:

— Силер токтогулачы! Бул кырк бир кишинин бардыгы өздөрүнүн арманын айтып бүткөнчө башыбыз дарга илинет. Андан көре сүйлөгөн жетөөнө мен жооп берейин, андан калганын көре жатарбыз, — деди.

— Ырас, — деди бирөө.

— Эч болбосо ошону түшүнөлүк, кана, сен сүйлөчү. Сыртына караганда, сен бизден акылдуу эмессин. Бирок өлүм алдында сенин көнүлүн калбасын, — деди, — алтынчы киши.

— Акыл байлыкка багынбайт, күчтүүгө сыйынбайт. Акыл ажалдан куткарат. Убакыт аз калды, мен жооп берейин, — деп бир бирден жооп бере баштады. — Бириңчи сүйлөгөн киши бир күн, бир түн сүйлөтүп моокун кандырмакчы болот, — деп койду да, кайта ошол кишиге карап: — Баланы бир күн, бир түн сүйлөтсөн, ал сени тойдурбайт, ого бетер сенин кызыккандыгынды күчтөт, дагы уккуң келет. Улам ар жагы таттуу, улам ар жагы терендене берет. Баланын кубанычына адам тойбайт. Сиз ошону түшүнүңүз! — деди.

Экинчи киши: «Жакшы жарымдын ысыкчылыгы бүтөт беле, жок беле?» – дейт. Аны түшүнүү кыйын эмес. Дүйнөдө күндөн ысык эчтеме жок. Күн кээде ысык тиет, кээде салкын. Адамдын өмүрү ошону туурайт. Андан калганын өзүн ойлон, сууйт белен, жок белен, – деди.

Үчүнчү киши кемчиликсиз кишини көрмөкчү. Андай киши оңойлук менен жааралбайт. Жаралса да, тили жаны чыкканда гана өлүп калат. Кокус өлбөй калса, андай кишиге бүтүн дүйнө багынат. Өзүнүн койгон атынан башка «өлбес киши» деген атка ээ болот.

Төргүнчү киши жандын кай жерде турганын билгиси келет. Бул кыйын иш эмес. Жанды көргүн келсе, этинди кычкач менен чымчы. Кайсы жерин ооруса, так ошол жerde сенин жаның турат! Жан дайым ооруган жерде турат. Ошол аркылуу өзү да жоголот.

Бешинчи киши дүйнөдөгү күлүктү билмекчи болот. Аны билүү кыйын эмес. Адамдын оюнан күлүк эчтеме болбайт.

Алтынчы киши: «кандайча дүнүйөгө көзүм тоёт?» – дейт. Көздү тойдурдуу үчүн өзү баткандай гана жер керек. Андан башка дүнүйө тойдурбайт.

Жетинчи киши, убайымсыз, ойлобой турган кишини көрмөк болот. Андай киши жок эмес, кутурма жиндини көрсөн, анда убайым да жок, ой да жок. Андан башка киши ойлобой коё албайт. Ойлобоо үчүн кутурма жинди болуу керек.

Бул кишинин жообу бардыгын ыраазы кылды. Ангыча хандын вазирлери келишип:

– Хан силерден жооп күтөт. Таптынарбы, жокпу? – дешти.

Олтурган кырк кишинин бири унчуккан жок. Алардын көзүнө өздөрүнүн өлүмдөрү гана элестеди.

– Кана, ханга эмне деп айтабыз? Жооп бергиле! – деди вазирлердин бирөө.

Эч ким унчуккан жок, бири-бириин карашты. Бири-бинин кармап жанталашып ыйлай баштاشты.

Жупуну кары киши ордунан тура калып, кулдук кылды да:

– Жооп даяр, ханга айта бериңиз, – деди.

Вазирлер кайтты. Кырк киши жалгыз кишинин колу, башын өпкүлөшүп:

– Дарысы табылдыбы? Жаныбыз аман калабы? – дешип чуулдашты.

- Жаныбыз калат, дарысы табылбайт.
- Анда биз өлдүк, – деп дагы чуулдашты.

– Жок, өздөрүнө өздөрү жооп бергендей кыламын. Аны сiler сурабагыла. Хандын алдында гана уккула. Азыр айтсам ага сiler ишенбейсинер...

Хандын вазирлери кайта келишти да, кырк бир кишини хандын алдына алыш жөнөштү. Хан тектесинде араң олтурду.

- Кана, акылман табылтар! Таптынарбы, жокпу? – деди.

– Алдаяр ханым! – деди жупуну кара киши. – Дары табылды. Анын кайда экенин билбейбиз. Аны сiler гана табасындар.

- Айт! – деди хан.

– Дарыны өзүнөр таба турган болсонор жана ушул кишилерди бишкото турган болсонор гана айтамын, – деди ханга жакын барып.

– Айыга турган дарынын атын айтсаныз, өзүбүз табаңыз, сilerди куткарам, – деди хан.

– Алдаяр ханым! Сөзүнүз эки болбосун. Бийлигиңиз канчалык күчтүү болсо, ошончолук дарыны тез табасыз. Дары мына бул: дүйнөдө ким бактылуу болсо, ошол кишинин киркейнөгү дары. Ошол көйнектүү кечинде кийсениз, эртең менен куландан соо болосуз! – деди.

– Ошондо айыкпасам, сураксыз башындарды алайынбы? – деди хан.

– Сураксыз башыбызды алышыз, бүтүн мал мүлкүбүздүү казнага таратыныз, – деди жигит.

Билгичтердин ичиндеги дүнүйөгө тойбогон бай буга ыраазы болгон жок. Ал ордунан тура келип:

– Алдаяр ханым бу кишинин айтканы туура эмес. Мунун калпы бүгүн эле чыгат, – деп өзүнүн көр дүйнөсүн аяды.

– Таксыр, – деди жупуну киши, – бул киши сиздин айыгуунузга каршы болуп чыкты. Ошондуктан, бул кишинин байлыгын казнага алышыз, өзүн зынданга салышыз. Эгер бактылуу киши табылбаса, айыптуунун бири ушул киши, экинчиси өзүнүздүн башкы вазириңиз болот. Бай малын аяса, вазир күчүн аяса, бактылуу кишини таптай коюуга мүмкүн, – деди.

– Ырас, – деди вазир, – бактылуу кишини таппасак, биз айыптуубуз, ушул кишинин өзүн гана жоопко алышыз. Бактылуу кишини бүгүн эле табамын! – деди.

Акылман киши туруп кулдук урду да:

— Бактылуу кишинин кейнөгүнөн айыкпасаныз: башымды алышыз, жалгыз баламды күл кылыныз, аялымды күн кылыныз, өлүгүмдү карга кузгунга таштаныз, жаман алачыгымды өрттөтүп, күлүн сапыртып жибериниз, — деди.

Хан акылман кишинин тилегинин баарын орундаатмакчы болду да, вазирлерин бактылуу кишинин кейнөгүнө жиберди.

Вазирлер өзүнүн элин бүт кыдырып, бактылуу кишини таба алышпады. Эчен төө менен бөтөн шаар, башка падышаларга кербен жөнөттү. Бирок бактылуу киши таба албады.

Эң акыры жагында байлардын байына барып:

— Сен бактылуусунбу? — деп сурады.

— Жок, бактылуу эмесмин. Бактылуу байлар менин байлыгыма жакындап келе жатат. Мен аларга жеткирбеймин деп азантанып жатам. Менин кемчилигим толуп жатат, — деди.

Андан кийин хандардын ханына барып:

— Сен бактылуусунбу? — деди.

— Жок, мен бактылуу эмесмин, элимди ченгелиме кармаш учүн эчен айла, эчен күч керек. Ошонун айласын таба албай, жоктон акыл издең жатам, — деди.

— Эң акырында чоң соодагерге келди да:

— Сен бактылуусунбу? — деди.

— Жок, мен кайдан бактылуу болом? Биримди эки, жүзүмдү миң кыла албай, жаным көзүмө көрүнүп, аран жүрөм, — деди.

Вазирдин айласы кетти. Өзүнүн жанынан түнүлө баштады. Арадан жылдар өттү. Хандын оорусу күн санап күчөндөн күчедү.

Вазир бактыны сурабастан, андып жүрүп тапмакчы болду. Ашкан байынан тартып, оокат кыла албаган кедейлерге чейин андыды.

«Мен бактылуумун» деген сөз укса, ошол кишинин кейнөгүн алмакчы болду. Бирок аны таба албады. Күндердүн бир күнүндө жүрөктөй таштын түбүнөн жүлүндөй түтүн сыйыланын көрдү да вазир ошону андый баштады.

Жардын боорунаң жыланач балдар ойноп чыгып, ойноп кирип жатканын көрдү. Кеч кирери менен ошонун үнкүрүн тыңшады.

— Кагылайын, кулундарым. Силер менин бактымсынар, силер аман болсонор мөмөлөгөн бакыт ошол, менден бактылуу ким бар! Силер ёссөнөр, бакыт силердин колунарда болот! — деген үндү угар менен, вазир үнкүргө жүгүрүп кирди да:

— Сен бактылуусуңбу, жанагы сезүндү кайта айтчы? — деди.

— Мен бактылуумун. Менден бактылуу киши жок. Мен бактыны күттүм, бакты мени күтүп турат, — деди.

Вазир кубанып кетти да:

— Бактылуу болсон, кир кейнөгүндү чечип бер! — деди.

Үнкүрдүн ээси унчукпай гана тонунун жакасын кымтынды. Вазир ачууланып:

— Мен сага эмне деп жатам? Чеч кейнөгүндү, сенин кир кейнөгүн хандын оорусуна дары, — деп бакырды.

Үнкүрдүн ээси каткырып күлдү да:

— Мен, эмесе, бөтөнчө бактылуумун! Менин эч кандай кейнөгүм жок, — деп жаман тонун ыргытып жиберди. Вазир чалкасынан кетти. Канчалык ай-аalamды кыдырса да, ал бактылуу кишинин кейнөгүн таба албады. Акыры сендирек-теп элине кайра жөнөдү. Күндөрдүн бир күнүндө акылман-дын үйүнө жашынып барып, акырын гана:

— Сен айтчы деги... Бактылуу киши азыр барбы? — деди.

Акылман катуу каткырып күлүп:

— Бактылуу киши азыр жок, бирок болот, — деди.

— Айтчы, бактылуу кишилер качан болот?

Акылман киши дагы ачыгыраак каткырды да:

— Бактылуу кишилерби? Хан өлсө, сен зынданга кирсан, байдын казынасы чачылса, бактылуу кишилер ошондо жа-ралат. Бактылуу кишилерди силер көрбейсүнөр! — деди.

Ошентип, хандын оорусуна дары табылган жок. Бактылуу кишилер алардан кийин жааралды.



Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Хан элиндеги билгичтерди, акылмандарды эмне максат менен чогултту?
2. Хан акылман табыптардын жообуна кандай бүтүм чыгарды?
3. Акылмандар өз ара кандай армандарын айтышты?
4. Жупуну кийинген кары киши акылмандардын өмүрүн кандайча сактап калды?



Окуучулардын түшүнүктөрүн терендөтүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Жупуну кийинген кары киши акылмандардын арманын кандай чечип берди?

2. Эмне үчүн байлар өздөрүн бактылуумун деп эсептебейт?
3. Жар боорунда жашаган кедей эмне үчүн менден бактылуу киши жок деди?
4. Эмне себептен ақылман бактылуу киши азыр жок, бирок болот деди?
5. Бактылуу адам деп сен кандай адамдарды айттар злең?

## «АҚЫЛМАНДЫН ЖООБУ» АҢГЕМЕСИ ЖӨНҮНДӨ

Чебер жазуучу аңгеменин сюжетин әлдик уламыштын негизинде алган. Чындыгында, хандардын, бектердин жеке бийлигинин мезгилинде ақылмандарга, билгичтерге ар кандай тапшырмалар берилип, кыйноого салуу көнүмүш адатка айланган. Хан да, бай да, соодагер да өзүн бактылуумун деп эсептебейт. Андан көрө жылаңач балдары менен жар боорунда жашаган кедей өзүн «менден бактылуу киши жок», – деп эсептейт. Кедейдин жообу туура жана адилеттүү. Бала – бакты, бала – өмүр, бала – келечек. Кедей мына ушуну туура түшүнгөн. Ақылман: «Хан өлсө, сен зынданга кирсөн, байдын казынасы чачылса, бактылуу кишилер ошондо жарапат» деп эзүүчүлөр жок болгон тендик заманды айтып жатат. Эркиндик, тендик, демократиялуу коом гана адамдарды өз жөндөмдүүлүктөрүнө жараша бактылуу кылат.

## КӨРКӨМ ЧЫГАРМАНЫН ТИЛИ

Адабий тил – әлдик (улуттук) тилдин негизинде калыптанып, белгилүү адабий нормага салынган, айтылыши, жазылыши, колдонулушу такталган, айтылуучу ойду даана так бере алган, коомдун бардык мүчөлөрүнө ортук тил. Адабий тил – улуттук тилдин өнүккөн жогорку түрү. Адабий тилдин өсүп-өнүгүшүндө, калыптанышында көркөм адабияттын, көркөм сез чеберлеринин ролу зор. Жазуучу өзүнүн чыгармасына катышуучу каармандарды жашына, билимине, кесибине ылайык сүйлөтөт. Сүрөттөлүп жаткан окуяга карата каармандарды сүйлөтө билүү бул – жазуучунун чеберчилиги, устattyгы. Ошондуктан биз жазуучуларды көркөм сез чеберлери деп атайбыз.

## ТӨЛӨГӨН КАСЫМБЕКОВ (1931)



Кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбеков 1931-жылы Ош облусунун Жаныжол районундагы Акжол кыштагында туулган. 1957-жылы Кыргыз Мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. Республикалык басмада, журналда жана башка жооптуу кызматтарда иштеген. Жазуучунун окурмандардын көңүлүн бурган алгачкы көлөмдүү чыгармасы – «Адам болгум келет» повести болуп саналат.

Т. Касымбековдун ысмын окурмандарга кенири тааныштырган чыгармасы – «Сынган кылыш» романы. «Келкел» тарыхый романы да окурмандарга кенири белгилүү.

### ДАРГА АСУУ

(«Келкел» романынан узундү)

Повало-Шайковский төрө эртеси күнү эле Камчыбекти идарасына чакырды. Өндү көрсө жүз таят, нечен сыйын көрүп, бирге туз даамдашып жүргөн, каттуу кете албай:

– Бу, бек, иш создугуп кетти го, кандай кылдык эми?.. – деп, Камчыбектин кабагын ақмалап, асте кеп баштады.

Камчыбек орусча сабаты чыккан адам получу. «Силерден башка ким батынат, кылгылыкты кылган сен, көп карышпай албайсынарбы, мойнунарга» дегенди. Ой басып отуруп:

– Төрөм, – деди улутуна, – өз колун менен кылбасан да өз элиндин ичинде, өз жериндин бетинде ушундай иш болуп отурса, езүндөн өзүн күнөөкөр экенсин. Мен Алайга барып, езүмчө иликтеп келейин, а балким эр өлтүргөн тышта жүрүп, күнөөсүздөр бөөдө абакта жатпасын. Жо, чын ушуладар колдуу болгон иш болсо, мейли, кайра келип көшөртпөй моюндарына алдырайын. Убада ушул болсун, төрөм...

– Качан жөнөп, качан келесиз?

– Бүгүн кетсем, кел десениз бүгүн келем, эртен десениз эртең келем, мейли.

– Боз жоргонузду минесиз го?

– Боз жоргодон бөлөк, төрөм, бул жолго жылкы баласы эмес, кош канаттуу күш да жарабайт.

Ушул жерде Повало-Шыйковский төрө баягы сөздүн нугу бардыгына ишенип, Камчыбекти имерип тиктеп қалды.

Ошол эле күнү кечки салкында Камчыбек боз жорго менен жолго чыгып, эл аягы тына электе Дарауткоргонго жетип, күз конушта отурган ез айылына кирип барды.

Кичинекей Кадыр, Азиз деген эки уулун эки карысына алыш көтерүп, ёоп, эркелетип, анан кайра жерге түшүрүп, ойнотуп койду. Курманжан датка айым ошол айылда экен. Өзүнчө өргөө тигип, «чон айыл» атагы боюнча ез айылы бар. «Эмне келди экен?» деп, ойлонду Камчыбек, азыр эле барып болгон сөзү ортого салгысы келди, кайра тартынды, карыган адамдын түн тынчтыгын бузгусу келбеди. Акбалбанга кенеш салды. Акбалбан үнкүйүп жер тиктеп, эрдин кесе тиштеп, лам деген жок.

– Эрте менен айылды тез жыйнан, Акы, – деди Камчыбек, – байбиче да келип калыптыр, ортого салыш сүйлөшөлү, бу бизге катуу мүшкүл болуп калды, кенешели, эгер аралашкан бирөөбүз болбосо жалаадан «жан берип» да болсо, кутулуш ылазым.

Башын ийкеди да, унчукпай Акбалбан чыгып кетти.

Жан бермек?! Оозго оной, кыларга кыйын иш. Биреөгө биреө доо коюп калса, берки киши «актыгыма жан берем», – дейт кара өзгөйдөн жадап, айласы түгөнүп мукураганда. «Жан берген» кишини тирилей ак кепин кийгизип, анан атчан артынан түшүп кууп, «жан кеттилеп» кыйкырып, улам кыстап кыйкырып, казганактаган көп элди бир аралатып, бир тегеретип айдал чыгат. Кай биреө күнөөсү боло туруп эле «жан берген», андайды «жан кечти» дейт. Байыртан калган ишеним боюнча кара болсо «жан берген» киши өлөт же бир кырсыкка учурдайт, а жок, ак болсо караган адам езу өлөт же кырсыкка учурдайт дешет. Ушундан соң доо токтойт. Бирок, эл көзүнчө ким тирилей кепин кийип, ким айдакчынын алдында шөлпөндөп түштөт?! Көп учурларда жан берүү ордuna ак болсо да, «ха-а, сени кудайга койдум» деп, доого жыгылып берип, кара өзгөйдөн кутулуп келишкен. Кудайдан коркпогондон өзүн корк!

Камчыбек бул балакет кайдан келип жабышканына ақылы илешпей, қыркылышкан душманын ойлоп таба албай, бакылоочуларды ким өлтүрүп, ким мунун жерине көмүп, кайра ким өзү айгак болуп отурат, биле албай тунжурады.

Асел айым эки көзүн тизесине басып, өпкө кага солуктап ыйлап отурду.

— Кой, айым, — деп жубатты Камчыбек сүйүктүү зайдын, — ак ийилет — сынбайт, өзүбүз ак болсок, чон кудай өзү көрүп тургандыр, неге камтама болгудайбыз?!

Асел айым аны сайын солуктай:

— Бегим ай, — деп кош өрүм олон чачын ийнинен ашыра алдына алыш, уч жагынан чоё тартып койду эле чач жылбыша эки бөлүнүп, түшүп калды, муну каранчы...

Чачтын түбү чолтоюп калды.

— Э-эй, эмне болгон сага? — деп жиберди Камчыбек үрпейо. Асел айым төшөгүндө бегинин мойнуна асылып жатып, көз жашын көлдөтүп, болуп откөн окуяны айтты.

Камчыбек:

— Ырас кылышсын! — деп, ордунан өйдө болуп, отура калды. Немене?! Сенин чачынды кесип таштаса жалышын керек беле?

Ыра-ас кылышсын!..

Түнү бою толгонду Камчыбек.

Эртөн менен эрте Камчыбек энеси Курманжандын алдына саламга барды. Датка айым бүкчүйүп отуруп алыш, на-маз окуп отурган экен. Тышта бирпас басып турду да, качан энеси бирөөгө сүйлөгөн үнү угулганда үстүнө кирди. Сынар тизелей калыш, кош колдоп колун алыш, өөп тооп кылды:

— Эсен турасызыбы, эне?..

— Кудайга шүгүр, — деди Курманжан ақырын.

Эне-бала бирин-бири акмалап, кимиси сөз баштаары билинбей, көпкө дым болуп отуруп калышты.

Бир убакта:

— Сөз уктунбу, балам, Асел айымдан? — деп сурады Курманжан.

Камчыбек жер тиктеп отурган калышында башын ийкеди.

— Мага да өзү айтты. Курчук кылышкан турбайбы, балан кургурлар, — деп кейиш билгизе башын ийкегиледи Курманжан. — Эми болор иш болуптур, боёгуна каныптыр, кана, эмне дейсин эми, балам?..

Тигил үйдө эне, тигил үйдө бала түн терметип, ой терметип чыгышкан, ар биригинин оюнда өзүнчө келген тыянағы бар получу, Камчыбек көпкө унчукпай бир убакта өзүнчө улутунуп алды да:

– Эми, эне, эмне демекчи элем?! – деп, айттар оюна энесин көндүрмек көөнү менен. – Ырас, болор иш болуптур, кудай алдында, өз абийирибиз алдында эми тана албайбыз, эне. Карман да бере албайм айымды. «Баягы Алымбек менен Курманжандын баласы өзү әрдемсип эр өлтүрүп алыш, койнунда жаткан бечара катынын карман берген» деп, укумдан-тукумга сез қалат. Не мүшкүл болсо да мейли, өзүм көтөрдүм, эне, өзүм мойнума алам, эне...

Курманжан бир ууч болуп бүрүшүп, бала кайғысы онойбу, мүнкүреп, көпкө унчукпай отуруп калды. Камчыбек дагы тунжурады.

Бир убакта Курманжан канагаттангансып башын ийке-гиледи:

– Эми буга тике кара, өкүнбө, балам! Жүргөн бирөө болсон «жан алмай», «жан бермей» болуп чырылдаша берсен чырылдаша бермексин. Сени бек дейт, сага ушул адилеттин ак жолунан башка жол жарапшайт, балам. Туура кыласын!...

Түнү бою ой терметип, эне да, бала келген тыянағы бир чыкты. Курманжан уулунун бул бүтүмгө айттыrbай өзү билүп, өзү келгенине, ушуга акылы, кайраты жеткенине астейдил көңүлү жибиди. Уулунун эртенки тағдыры кыйын. Муну эне жүрөгү сезип, бирок эне кайғысын купуя эне ыраазылыгы, эне мактанаңычы женип, өзүнө ушул төтөк, ушул кайрат болду.

Камчыбек ошол эле күнү кайтып, токтолбой Повало-Шыйковский төрөнүн алдына келди. «Кылмышка аралашкан болсо, анда мени алдады, ошондон нары Кашкарга өтүп кетет» деп ойлонуп калган эле, Камчыбекти көрүп, кадыресе кубана жүз көрүшүп:

– Ну?.. – деп, Камчыбектин салыңкы кабагын абайлап, езгөчө бир кабар болорун сезип, аны күтүп, муруту түктөйүп карай берди Повало-Шыйковский төрө.

– Төрө, Маамытбектерди бошотун...

«Йе, не деп келжиреп отурат бу?! Коркуткусу барбы?!» – деп, кабагы түктүйө:

– Эмне үчүн бошотот экенбиз, билсек болобу, бек? – деп, кытый сүйлөдү губернатор.

– Мына, мен өзүм келдим, мени камап ал, төрө! Жети атамдан бери эч ким тоспогон көчүмдү токtotуп, бокчомду аңтарып, анысы аз келгесип, катынымдын чачын кыркып, кордук кылганы үчүн бакылоочуларыңызды мен өлтүргөм.

Повало-Шыйковский төрө элтейип тиктеп калды.

– Ушундай төрө... – деп, Камчыбек башын ийкей өйде карай берди.

Не уйку көрбөгөн, не башына түшкөн мүшкүлдү көп ойлонуп ноюган, эки көзү кылкызыл, зрегиш, тажаал кастык көрүндү Повало-Шыйковский терөгө. Бу датка айымдын балдарынын ичинен орус акимдерине айрыкча ынак, ар дайым ийкемдүү, ар дайым кепке үйүр, нары да сыпаа, ирени башка получу, кылмыш кылган кишидей кейпи көрүнгөн эмес.

– Түшүнүп коюнуз, кымбаттуум, – деп, Повало-Шыйковский төрө башын чайкады, – орус закүнүнде биреөнү биреөгө алмаштыrbайт, ар ким кылган күнөөсү үчүн өзү гана керт башы менен жооп берет. Сиз аганыз Мамытбектин ордuna кетмек болуп жатасыз. Эмне кереги бар?! Күнөө кылган, өзү тарта берсин...

– Чыны ушул, төрө... – деп, көшөрдү Камчыбек. Ошол күнү Камчыбек камакка алышынды. Үч күндөн кийин түрмөчү колу кишендеген Акбалбанды Камчыбектин үстүнө айдан келип киргизди.

Ой, сиз эмне келдиниз?! – деп чочуду Камчыбек. – Мен айткан жок элем го?! Сизге эмне кеп?! Сиз, бар болгону, шилтеген жакка тийген камчы. Ыя, сизде эмне кеп, жарыктык?!

Жанжалдын башында болгон, кылмыш баары ошонун колу менен иштелген? Акбалбан ойлонуп отуруп, өзүн күнөөкөр сезип, «кой, жаш эле, Камчы ак кетпесин, не болсо да башка түшкөнүн өзүм көрйүн, буйгада калбай бул дүйнөдө эл алдында, тиги дүйнөдө кудай алдында жүзүмдү жарык кылып кетейин» деп, губернатор төрөгө өзү келген получу. Губернатор төрө көк мончоктой эки көзү чакчайып, катуу жини келип, соөмөйүн кезеп ага дароо кишен салдырып: «Сен?! Ушул колун менен, а?! Жообун тартасын, сен жырткыч кул! А, бектер бошотулабы жокпу, сен күйүкпой эле кой ага!» – деп, онурандап сөгүп, айдоочунун алдына салып берди. Акбалбан унчукпай бурчка келип көчүк басты. Те илгери мунун агасы Абдылда бек менен жүргөн убагында да булардан көнүл калдык деп укпаган. Оогандан

Абдылда бектиң жүрөгүн алып келгенден кийин ушул Камчыбектін айлына кошулган, Камчыбек аны «сен» дебей, жигит желен катары эмес, жашы улуу ага катары мамиле кылган. Кептү көргөн, кылган жакшы ишине кубанбаган, кетирген катасына окунбөгөн эр көкүрөк Акбалбан ушул азыр Камчыбектін туталана кейигенин таназарына алган жок, кайта жеткилен билбей сүйлөй берген боз бала сыйктуу аны кага токтотуп коер дили каткан абалында получу. Ал өзү эл алдында да, кудай алдында да актык иш деп айткан кебине акимдин караманча көнүл салбай койгонуна катуу мустарап.

Бир ай чамасы болуп кетти. Өзү келип, кылмыш ишти мойнуна алган Камчыбек түгүл окуяга эч катнашы болбогон инилери менен Маамытбек да камактан бошотулган жок. Күнүгө бир маал катыра суракка алыш келишет, бир маал бир кезде Камчыбек өзү аскерге турак болсун деп салдырган бийик кыш коргон ичинде колдорун артына алдырган бойдан нары-бери бастырып сейилдетет.

Бир күнү Камчыбекти бөлүп, Акбалбанды өзүн жалгыз бир абакка камап коюшту. «Бошотушканы калышкан го Камчыны» – деп, ниетинде ушундай болуп кетишин астейдил тилек кылып болжолдоду Акбалбан.

Бир күнү суракка айдал барышты. Тилмеч өзү жалгыз күтүп турган экен. Ирени жымындап, көзүнүн төбөсү менен карап тиктеп, жука эрини кулак түбүнө жеткенче чоюша жылмайып, утурлай каршы алды. Кокустанбы, биле туруп кылган иштенби, иши кылып, оор мүшкүл түштү го башка. Акбалбан ойлонгонду койгон, айдаса айдоого, өлтүрүлсө өлүмгө кайыл. Бул дүйнөдө бүтүрөр иши калбаган сыйктуу, бул дүйнөгө ашык баш сыйктуу бир кетерман сезим башкарып, андан улам көнүлү бир жансыл, андан улам кыялы кызуу кишидей шатыра-шатман. Ал алыстан эле жадырап:

– Ассолому алейку-ум, – деп, үн созо салам айтты.

«Ие, бу не чакчаят?! Мойнуна сыйыртмак түшүп турса, яя!» деп, тиги эртенки тагдырынын эмне болорун ойлобогон кем ақылга боору ачыгансып, башын чайкап койду тилмеч.

Үнүн ақырын, жымыйганын жазбай, жумшактап:

– Кана, не деген адамсын, Акбалбан? – деп, сурак салды тилмеч.

Эмне деп жооп айтарын биле албай, кайра тилмечтин

өзүн тиктеп калды Акбалбан. «Не деген адаммын?! Сурактын баарында өзүн ортодо болбодун беле, билесин го?!» дегенди түйдү тилмеч.

— Нен болгон колунда?

Бул суроо да түшүнүксүз болуп калды Акбалбанга. «У, маңыроо!» деди ичинен тилмеч, анан акырын:

— Жыйиган алтын барбы? — деп, эми ачык айтышка мажбур болуп, көзү кыбындап, үнү арабагандай күнкүлдөп, артынан эрди бек кымтыла жооп күтүп мелтейди.

Акбалбан чалкалай керилип, көптөн бери жерден жылбай отуруп уюган далысынын курушун жаза керилип алыш, башын чайкады. Ал «жок» дегени эле получу, а тилмеч андай түшүнгүсү келбей, «айтпаймын дегени» деп, шек санады.

— Неге жок? Ыя, Акбалбан! Көп жорттуулда болгонсун...

Аскер көчмө соту Камчыбекти, Акбалбанды асуу аркылуу өкүм кылды. Курманжандын Маамытбеги, Баатыргели, Арстанбеги, небереси Мырзапаяс «бите туруп, жашырып калуу жарагын көздөшкөн» деген айып жүктөлүп, ар бири уч жылдан Сибирге сүргүн болууга кесилди.

Кеч күзде Ош шаарынын Көкташ тоосунун түбүндөгү эски базарга эл кулак тийише толду.

Теребелдеги дарактардын башына суудан качкан уюктуу жылан сыйктуу киши деген бутагы сайын болуп чыгып кетишкен. Кен базардын кап ортосуна бийик сөөрү курулуп, үстүнө сыйыртмактуу эки дар орнотулган. Кызыл шапке, ак күрмө — көк кытан ондөнүп көрүнгөн тыкан солдаттар дарды уч тегерете жылчыксыз курчап турат.

Жардаган жүрт кыбыр эткен кыймылсыз, күнк эткен шоокумсуз, жел дымдагандай дымып, көл тунгандай тунуп турушат. Кай бирөө: «Эми эмне борор экен?..» — деп, оозу ачылып, жүрөгү дүкүлдөп, кай бирөө: «О чиркин ай, ушундай да болуп кетеби?!» — деп, ақылга сыйдыра албай жүрөгү ченсиз сыйздал, кай бирөө: «Э-э, кыдыр даарыган Асан бийдин насилинен дөөлөт кетпейт дечү элек ко?! Эми чындап кеткет келген белем буларга?!» — деп, мындай туруксуз, бапасыз дүйнөгө тан болуп, маң болуп, кай бирөө: «Кумурсканнын оонап турган шарпасын билет деген керәэт айым неге бул мүшкүлдү жаздым кетирип алды экен, а? Же бир амал ойлоп койду бекен алигиче? Куткарып кала алар бекен кара чечекейин, кыл чылбыр сыйыртмактан?..» — дейт, дагы эле

датка айымдын бир айла табарына ошол дар түбүндө турушуп да үмүт үзэ алышпайт.

Бир убакта дарак башында отурган эл чочуй козголгон топ таранчы чымчыктай дүүлүгүшө: «Тигине... датка айым өзү...» дешип калышты. Кулагы тийишкен көп эл дуулдап карай беришти. Эч ким катуу сүйлөй албайт. Катуу үн чыгаруу каршыккан болуп, аны сайын төрөлөрдүн кыжырына тийбейби, жаза аны сайын оорлошуп кетпейби, ал мелтиреө, мүнкүрөө балким төрөлөрдүн жүргөгүн жылымдатып жүрбесүн, бир кудай алардын көнүлүнө капилем ыракым салып койбосун?!

Курманжан кош ак боз ат чегилген үлпүнчөктүү араба ичинен колтугунан Повало-Шыйковский төрө өзү сүйөп, жерге түштү. Элдин шыбыры шыбакты шуудураткан майда желдей желтине жүрүп барып, қайра дымый калды. Курманжан кадимки ак пашанын Ташкенге койгон санжыргалуу төрөлөрүнүн кабыл алуусуна келген сыйктуу башында ак илеки, жакасынан бүтөңүрүн тегерете кундуз кармаган кызыл кымкап тон кийип келди. Сылыхтык үчүн төрөгө ооз учунан ыракмат билдирип, ошончо көпчүлүккө өөдө карап бир тиктебей, жарыла салам айткан элге үнсүз баш ийкей баягы жупуну, саал эңкейе баскан сөөлөтүндө жай еттү. Дардын утуру бет мандайында эшик төрдөй жерге катар секи коюлган экен, дайыма төргө етүп келген көнүмүшүнөнбү, же төрөгө атайын дымак көрсөткөнбү, ортодогу чоң орунга келип отурду.

«Керээт айымдын дагы эле бир билгени бар окшойт?! Ак тиlegeninin белгиси кылып, ак боз ат чегилген араба менен келди го? Көнүлү да тынч окшойт, кабатыр кейпи көрүнбөйт, же төрө көзүнө мүнкүрөбөйүн, сыр алдыrbайын дегениби?...» деп турушту кай бир кыраа ичинен.

Те дарак башынан: «Айдап келе жатышат!...» деген үн жарыша чыгып, дагы кулагы тийишкен көпчүлүк дуу-дуу болуп, күбүр-шыбыр аралап, жапырт толгоно карап калышты.

Колу артына кишенделген, аягы чидерлүү, шылдыртата акырын басышып, мылтыкchan солдаттардын кап ортосунда Камчыбек менен Акбалбан келди. Күйөрман туушкан белем, ошол тапта кимдир биреө:

- Ө-ө-ө!.. деп, өксөп жиберди. - Ө-ө, садага кетейин-ин карааның-да-ан...

Курманжан датка айым үн чыккан жакты жалт карады. Өз баргысы<sup>1</sup> Карасакал бай бышактап турган. Датка айымдын үйрүлө түшкөн кабагын көрүп, ал оозун баса калды, аны ээрчий чур дей түшкөн эл дым болду кайра.

Өлүмгө өкүм кылышкан эки кишини дар түбүнө алыш чыгышты. Кордук кимди басмырлабайт?! Чач өсүп, сакал иретtelбей кадыресе жүдөп калышкан экен.

Камчыбек кылкылдаган көп элди кыдырата тиктеп, мостоюп турат. Үч кыдырата тиктесе үч жолу Карасакал кыйгачтай ыкшырайып көзүнө учурады. Сырт кейпи оор кайгыны көтөрө албай майышып тургандай, көзү жаштуу, бир аз уурту тымызын жымыйгансыйт, жаштуу көзүнүн түпкүрүнөн сөөк өчтүн жашыл оту жылтырагансыйт. «И, етүп баратасынбы, бегим, бул байманалуу, бактылуу дүйнөндөн?!» деген кыбасы канып турган кыязы сезилгенсийт. Көз жашы тууган кайгысы эмес, табасы окшойт. Төрт имерип караса төрт жолу көзүнө көзү кадалды. Камчыбектин жүрөгү солк эте түштү. «Ушул белем айгак?».. деген ой капилет келип согулуп, кайра тиктей берди. Жок, Карасакалдын ыкшырайган көзү түгүл турган жеринде өзү жок, тыгылышкан көпчүлүк элдин аягына жөрмөлөп кирип кеткен белем?! Камчыбек шалдырай түштү. Айгагы ошол болсо да, эми барып жакалаша алмакпы?! Карасакал тууганы деле бир топуксуз пендэ эмеспи, өзүндөй пенденин не алына өктө кылмакчы?! Камчыбек тунжурай түштү.

Акбалбан ирени аккүп, шишиген белем, мурдагысынан да дыдырап толоюн болуп, эрини боппоз. Жашы барып, буурул болуп калган кишиге абактын сызы сөөгүнө откөн. Ошол тапта өзүнен-өзү элире күлүмсүрөй тиктейт.

Повало-Шыйковский төрө өкүмдү өзү окуп, өкүм аткарылар алдындағы ақыркы каалоо сөздөрүн сураган болду.

Өлтүрүлөр алдында эмне сураса, сураганы орундастылат дешет. Эмне сурайт? Эмне деп сурайт? Жанылаган жерин айтабы? Жалынабы? Ошондо төрөлөр жибип, өкүмүн өзгөртүп жибереби? Эл жымырай кулак төшөп калышты. Повало-Шыйковский төрө да ормоюп тиктеп, Курманжан датка айым жер карап отурган калыбында былк этпей мелтирең күттү.

<sup>1</sup> Баргы – урук наамы.

– Жанынды сура-а, Камчыбек! – деген кыйкырык чыкты. Эл дуулдап кетти. Сураса сурал көрсө не? Эмне бар жандан артык?!

Бул кыйкырык тебөгө чабылган камчыдай тиidi Камчыбекке, «айланды айт эми» деген маани угулду. Ошол замат Карасакалдын жанагы кымырылган кейпи, шыкырайган табалуу карашы кайра жанагындай көз алдына тартыла түштү. Тула бою дүркүрөп, жүрөгүнөн дароо зергиш дүрт тутанып, чыйралып кетти.

– Жок! Сурабайм жан соогат! – деди Камчыбек катуу. – Эмне?! Жан соогат сурагыдай не жанылык, не уурулук кылып өлүмгө кетип баратыпмынбы?! Мен көчүмдү тоскон, көч үстүндө ак никелүү катынымдын чачын кескен зомбулук менен жакалашып, укукташып өлүмгө кетип баратам! Өлбөй турган темир өзөк барбы?! Өкүнбейм, арман кылбайм, билип кал, тууган элим, мен тепселип кирдеген баркымды, бек соөлөтүмдү каным менен жууп таштап, кетип баратам!

Эл дуу-дуу болуп, түйшөлүп кетти. Курманжан датка айым не уулуна ыраазы, не таң калганы эчтемеге тенегис оор кайгы менен мактаныш сезим кабагынан бирдей көрүнүп, бир элтейип тиктеп алды.

Повало-Шыйковский төрөнүн буйругу боюнча кызыл кийинген желдет сыйыртмакты биринчи Камчыбектин мойнуна сала баштады. Тике мандайга келген өлүм сестентти белем. Камчыбек сууга кокустан түшүп кеткен бала сымак апкаарып, шашып:

– О, элим ай... – деп жиберди үнү кардыга. – О, элим... Мага бересен болсо кечтим, аласаң болсо...

Ушул тапта Курманжандар жакка ээгин көтерө жүз буруп, кош бөйрөгүн мыжыга таянып, бүткөн бою калчылдан, кош айтканы болгондой үнсүз башын ийкеп, бирок оозунан бул оор касыреттөн такыр башка кеп чыкты:

– Уулум! Кайратындан жанба, уулум! Сал сыйыртмакты мойнуна. Карызынды толорүн жокпу артында?! Калдайган калың тууганың турбайбы?! Сал сыйыртмакты мойнуна. Өлүм алдында майышты дебейби?! Таба кылбайбы душманын?! – деди, ичен өксүгөндөй үнү калтырап кетти.

Камчыбек башка сөзгө етө албай калды.

Үч желдет чыгырыкка коюлган чыйрамы катуу ничке

жибек арканды белге сала күчүркүнө тартып кетиши. Чыгырык үнү чырылдап, Камчыбектин тула бою середен ейде дардын кары устунуна дейре көтөрүлө барып, муунуп, буралиш, бир убакта жерге күп эте сулап түштү.

Эл чур дей берди. Жибек аркан бир чыйрамы түлөй келип, чырт үзүлүп кеткен экен. Ким билет, не көкө тенир жан соога кылдыбы, не кантсе да бир күйөрман тууган жанагы жулундаган тилмечтей көр дүйнө издеген бироо аркалдуу аркандын бир чыйрамын кестиргенби, не болсо да аркан үзүлгөнү үзүлдү. Эми эмне кылмак эп?

— Кайра! — деди Повало-Шыйковский.

Эл чуркурап, Курманжан датка ордунан тура калды:

— Кайра тартылбайт! Күнөө бир, жаза бир. Бир күнөөсү үчүн бир муртасында тартылды, өлбөй калды — кудай ага жанын соогат кылганы. Болду. Өкүм салты ушундай.

Өлбөй калса, «күнөө бир, жаза бир» делинип калып калары орус салтында бар болучу. Ушундай абал болуп калганин, датка айым опону кармап арага түшүп турганын төрө тилмечсиз эле туюнду. Бирок, ал антип Камчыбекти олумдан куткарлып жибере албайт, анткени мисал катары сөзсүз өлтүрүү туурасында генерал-губернатордон катуу көрсөтмө бар. Ал кабагын үйрүй:

— Кайра! Тез! — деди катуу, датка айымдан аар-жүзүнө карабай, салт жүйөсүнө кулак какпай, кайра каршыга, эргише.

Шашышып, өзүлөрүн күнөөкөр сезип калышкан желдеттер буйдалышып арканды улап, Камчыбектин да, Акбалбандын да мойнуна сыйыртмак салып жибериши. Чыр-р, чыр-р тартылды. Эл тунгуюк дуулдап, кай бироо эки козу чанагына чыгып, кай бироо жүзүн басып үңкүйдү. Чыр-р, чыр-р тартылды чыгырык дар.

Не бир замандарда не бир чакчырылган генерал төрөлөрдүн салт жүйөсүнө, сөз маанисине ийгерип келген датка айым ошол жерде түркүн тууган, түркүн ичи жаман көпчүлүк ичинде көз көрүнөө сынды. Кокустан, капиlettesen bir кудай өзү бир карманар аралжы берсе аны жаздым кетирбей айтaryn айтып, бирок сезү арык аттабай, кайта кагуу угуп, уулунун жанын өз колунан пыр-р эткирип уча качырып алгандай мустарап болду. Тыякта дар чыгырыктын чырылдаган үнү да, эл арасындагы өксүү, шолоктоо да кулагына кирбей,

тиги асылып, узуну чыгып, акырын тенселип туруп калган эки бирдей карапарды кайғы боз чалдырган көзүнө бирде экөө, бирде төртөө көрүнүп, былк эте албай, ырп эте албай нэс болду.

Эл чуу тартып, өкүрүп жиберишти.

— Токто! — деп, бир катуу үн салды Курманжан. — Токто... — Үнү дирилдеп, кайыккан кишидег калчылдан кетти. — Экөөнүн тен сөөгүн арабага салып, Мадыга алпаргыла, ариетин кылыш аласынар ошол жерде. Кын дебе азыр бириң да...

Эл дым болуп калды.

Курманжан жөнөп, тиги бирдеме көнүл айтмакчы болгонсуган Повало-Шыйковский төрөгө токтолбой, каршыга жүзүн үйрүп, нары кимдир бирөө аза белгиси окшогон чымкый кара бәэни алдына тарта бергенде унчукпай минди да, коштогон кишилеринин алдына түшкөн бойдон артын карарай жүрүп кетти...

?

Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Повало-Шыйковский Камчыбекти эмне үчүн чакыртты?
2. Болгон окуяны Камчыбекке ким айтып берди?
3. Камчыбектин чыгарган чечимин Курманжан датка кандай кабыл алды?
4. Эмне үчүн Акбалбан камакка озү барып берди?
5. Дарга асуу алдындағы Камчыбектин психологиялық ал-абалын айтып бер?



Окуучулардын түшүнүктөрүн терендөтүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Энелик мээрим, кайрат, туруктуулук чыгармада кандайча берилген?
2. Өлүм алдында Камчыбек элге эмне деп кайрылды?
3. Эл Курманжан даткадан эмнени күтүп турушту эле?
4. Камчыбектеги эң мыкты сапаттар кайсылар?
5. Дарга асуу адилеттүү болду деп ойлойсунбы?

## «ДАРГА АСУУ» ЖӨНҮНДӨ («Келкел» романынан үзүндү)

Чебер жазуучу Т. Касымбеков «Келкел» романын элдик улама сездердү, архивдик материалдарды кенири пайдалануу менен жогорку көркөмдүктө чоң талант, зор чеберчилик менен иштеп чыккан. Үзүндүде Камчыбек менен Акбалбандын даргага кандайча асылгандыгы баяндалат. Кыргыз көчүнүн шааншөкөтү, Курманжан датканын туруктуулугу, акылмандыгы, аркандай иштин көзүн таап, алдын ала көрө билгендиги ишеш

нимдүү сүрөттөлгөн. Асел айымдын терен ойлонбогон буйругу менен сегиз атчан аскердин өлтүрүлүшү, Карасакалдын түн жамынып поручик Коршуновго, Повало-Шыйковскийге барышы Камчыбекти даргага асууга алыш келди.

Бул окуяда Камчыбек жок болсо да, күнөөнү өз мойнуна алат. Анын чечимин Курманжан датка четке какпайт, сый-лайт. Эл Курманжан Камчыбекти кандай болсо да куткарып калат го деп ойлогон. Бирок Курманжан андай аракет жасабады. Камчыбек да жан соога сурап эч кимге жалынып жалбарбады. Бирок Камчыбектин көзүнө улам эле Карасакалдын көрүнүшү анын күнөөлүү экендигин айкындап турат. Датка дарга асууга кош ак боз ат чегилген араба менен келсе, кетээринде чымкый кара бээни минип бастырды. Жазуучу даргага асууга себеп болгон окуяны, анын бетинин ачылышын, дарга асуу учурун, элдик каада-салтты элдин үрп-адатына, тилине шайкеш келтирип көркөм сүрөттөп бере алган. Энелик ақыл, мээрим, энелик кайраттын чексиздигин толук ачып берген.

**Тарыхый сөздөр** (*историзмдер*) жана көөнө сөздөр (*архаизм*) диалектилик сөздөр.

Эски турмуш тиричиликтөр, маданиятка, коомдук саясий мамилелерге, экономикага, буюм-тайымга ж. б. тиешелүү атоо-лорду билгизген сөздөрдү тарыхый сөздөр (*историзмдер*) дейбиз. Мындай сөздөр белгилүү бир тарыхый учурда колдонулуп, ошол доорго гана тиешелүү болот.

Азыркы мезгилдеги жандуу пикир алышууда колдонулбай эскирип, колдонуудан чыгып калган сөздөрдү көөнө (*архаизм*) сөздөр дейбиз.

Белгилүү бир аймакта жашаган элдин тилиндеги өзгөчөлүк диалектилик сөздөр болот. Көркөм чыгармаларда алар стилдик каражат катары кенири колдонулат. Мисалга, Т. Касымбековдун «Келкел» аттуу романында тарыхый, көөнө, диалектилик сөздөр кенири жана чеберчилик менен колдонулуп, каармандардын кулк-мүнөзүн ачууга кызмат кылгандыгын байкоого болот. Мисалы, *гази*, *ыкрагар*, *давала*, *аткез* ж. б.

## АБДРАСУЛ ТОКТОМУШЕВ (1912-1995)



Кыргыз эл ақыны, Токтогул атындағы Мамлекеттік сыйлықтың лауреаты. Абдрасул Токтомушев 1912-жылы Кемин районунда караштуу Чонкемин айылында кедей адамдың үй-бүлесүндө туулган. Жаш кезинен жетим калып, Токмоктогу жетим балдар үйүндө тарбияланган. Ақындың «Балбандар» «Какшаалдан кат», «Тынчтык үнү» ж. б. ыр жыйнактары, ыр менен жазылган «Алтын-Тоо» романы бар.

### КАКШААЛДАН КАТ

Жәэним Бұбусейит Бозгунчы  
кызына арнаймын

А. Т.

Бир тууган элим, тосуп ал!  
Көрмөкко жерин болуп зар,  
Кат жазып, салам жиберет,  
Какшаалда калган кызынар.

### БИРИНЧИ КАТ

I

Мен төрөлүп, мен көгөрүп,  
Туулуп ескөн элиме,  
Ышкын терип, эндик казып,  
Ойноп ескөн жериме,  
Суусу тунук, абасы атыр  
Касиеттүү Кеминге,  
Барсам экен, көрсөм экен,  
Кандай болуп кетти экен!  
«Бир кайрылып кайран кызым,  
Келбей кетти» дәэр бекен?!

Барсам экен, көрсөм экен,  
Элим кантип кетти экен?!  
Айга, Күнгө коөдөн керип  
Ак карлуу тоом тургандыр!  
«Ботом алыс калды эле», – деп  
Оюн эчен бургандыр!  
Айлуу түндө кыз-келиндер  
Эчен оюн кургандыр!  
Кээ бир кезде алыш эске,  
Ойлоп мени жүргөндүр!  
Тамашакой селки, уландар  
Зоо жаныртып күлгөндүр!  
Барсам экен, көрсөм экен,  
Кандай болуп кетти экен?!

Карааныңды элестетип,  
Ойго батам, сагынам!  
Бүт мунумду күрмөп жутуп  
Куса болуп зарыгам.  
Көрүшүүгө айла болсо,  
Чыкпас элем жанындан.  
Барсам экен, көрсөм экен,  
Жерим кантип кетти экен?!  
Ушу менин тагдырыма  
Кандай жазуу жазылган?  
Тууган элден ажырап мен  
Алыш калдым жашыман.  
Эл эсиме кылт дей түшө,  
Жалгызырап басынам.  
Үмүт үзбей көрөмбү деп  
Сооронуп мен басылам.  
Барсам экен, көрсөм экен,  
Кандай болуп кетти экен?!

Мөмөлөгөн дарак сымал  
Эл толукшуп турганын,  
Туулуп-өскөн өз жеринде  
Куунап, сайран курганын,  
Эрки менен, тени менен  
Кыз келиндер жүргөнүн,

Жұзұ жарық жагалданып  
Шанкылдашып күлгөнүн,  
Уксам әкен жарпым жазып  
Жанга тааныш үндөрүн!

Көрсөм әкен, жетсем әкен,  
Боорлорумду өпсөм әкен!  
Сүйүнчтүн ысық жашын –  
Өз жериме төксөм әкен!  
Мындан ары өмүрүмдө  
Кайғысы жок өтсөм әкен!

Тузу буюруп татсам әкен,  
Кубанычка батсам әкен!  
Улутунуп жер карабай  
Эркинирәек бассам әкен.  
Анткеничи: кайғы тагы –  
Жанга бекем баткан әкен.  
Элге барсам: күлкү менен  
Аны чайып таштаар элем.  
Эч жамандық көрбөгөнсүп,  
Жаны өмүрдү баштаар элем.  
Келеби деп ошо күндер,  
Жакшылыктан үзбейм күдөр!

## II

«Унутту кызым» дебегин:  
Колунда ата-эненин –  
Жүргөнүм эске түшүрөм.  
Шылдыңдал мени бай кызы:  
«Бешмантың түшпөйт жай-кышы»,  
Күлгөнүн эске түшүрөм.  
Ак өргө тигип төр-тергө,  
Жайлоого байлар көчкөндө  
«Эгинин оруп берем» деп,  
Насыя коюн алыш жеп,  
Атакем калчу чатақта.

Чатырап ичип кымызын,  
Шерине жешип тымызын,

Бай кызы дуулдап жүргөндө,  
Сокуга күйшөп арпаны,  
Кол менен тартып талканы,  
Жарма ичкем ар бир күндердө.

Болбосо чиркин кедейлик,  
Биз неге каймак жебейлик?  
Агарган сүткө зар элек.  
Байлардын соккон өрмөгүн,  
Энемдин ыйын көргөмүн,  
Олтурган бир күн ун элеп.

Аябай апам бар күчүн  
Көп күндер кылган иши учүн  
Эки аяк арпа ун бериптири.  
Акысын толук алалбай,  
Керсары тартып самандай,  
Ыза болуп келиптири.  
Тымызын сыздап мен ичтен,  
Энеме кошо кейишкем,  
Жаш күндөн тартып убайды.  
Атамды тилдеп ар дайым,  
Кемитип байлар ансайын  
Денеме менин уу жайды.

Ошентип жүргөн күндердө,  
Кекенип болуш бийлерге,  
Айылдан уруш башталган.

Атакем белин курчанып,  
Чочморун алып кумсарып,  
Эл менен кошо аттанган.

«Ок куюп ал» деп энекем,  
Ийигин берип жонеткөн  
Өзүнүн жалгыз инисин.  
Төрөлген Кемин боорунда,  
Жүргөндө ата колунда,  
Ал күндөн ушул билишим...

Антсе да көнүл жерибей,  
Башка жак ысык көрүнбөй,  
Төрөлгөн жерди сагындым.  
Жүрсөм да көп жыл бул жакта,  
Токтогум келбей бир паска,  
Эрксиз, бирок, кабылдым.

### III

Жанына батып ал кезде,  
Эл чыккан жапырт күрөшкө  
Падыша менен касташып,  
Кулатмак болгон күч жетсе.  
Чыгарбай эстен аны мен,  
Кыямат менен болгон тен.

Чыдатпай намыс-арыбыз,  
Беттешип жашы, карыбыз,  
Окко учуп катуу бүлүнүп,  
Мертиндик жетпей алыбыз.  
Илинсе көзүм кичине,  
Ал күндөр кирген түшүмө.

Жаш болсом дагы а кезде  
Кеткен жок чыгып баары эсте.  
Ок тийип сөөгү көмүлбөй,  
Атакем калган белесте.  
Аны мен кантип унутам,  
Эстеген сайын кан жутам...

Апакем боздоп буркурап,  
Балдары кошо чыркырап,  
Төгүлгөн көз жаш көл болгон  
Сай-сөөгүм күйүп зыркырап.  
Күйбөйүн кантип энеме,  
Окко учкан бийик Беделде.

Мөндүрлөп октор төгүлүп,  
Шум өлүм көзгө көрүнүп.  
Жан арга кылып качканбыз  
Туш келди жакка бөлүнүп.

Анчалык кордук тарткандаи  
Айыпсыз элек эч кандай.

Конулга кирип сыгылып,  
Жүрөгүм оозго тыгылып,  
Бир үйден жалғыз мен калгам,  
Башкасы жапырт кырылып.  
Жазыксыз өлүп тукумум,  
Күйүтүн тарткам ушунун.

Аталаш агам жетелеп,  
Аскага качып экөөлөп.  
Беделдин белин ашкан күн  
Алиге эстен кете элек...  
Аңтара бүткөн шум заман,  
Көкейдөн кеткис так салган...

Айрылып элден калгамын,  
Ичимде болуп арманым.  
Кантип мен айтпай коёун,  
Какшаалдык бироо алганын.  
Өрттөнгөн турмуш онбогун,  
Үзүлгөн гүлдөй соолгомун.

«Бер» десе сурап асылып,  
Дит багып агам<sup>1</sup> батынып,  
Бир табак арпа унуна,  
Мен калгам анда сатылып.  
Боору таш кандай жараткан,  
Туш кылды мени каяктан?

Көз жашым бетти жууганын,  
Көрүшкон, билет тууганым,  
Жат жерде жалғыз калып мен  
Жалындуу жүрөк сууганын.  
Беш көкүл чачты жулгамын  
Жаштыктын корбой жыргалын.

<sup>1</sup>Агам – аталаш агасы.

Он төрткө толбой курагым,  
Кайтыны башка курадым.  
Эчтеке менен иши жок  
Ойноо кез эле убагым.  
Көп жылдар өтүп, тууганым,  
Какшаалда дале турамын.

Каржалып, тайып күчүнөн,  
Чырм этсе чочуп түшүнөн,  
Кытайда жашап күн көрүү  
Оор экенин түшүнгөн.  
Ошондон кийин эл кеткен  
Жөө-жалаң ашып белестен.

Кетмекчи болуп камданып,  
Калбайын деп кармалып,  
Ойлогон оюм ишке ашпай  
Аракет кылсам канчалык,  
Эл менен кошо кете албай  
Түнкүсүн мени кайтарып  
Сатылган жерде калгамын,  
Кетүүгө жетпей дарманым.

Күн мурун кабар алганбыз:  
«Кочёт» деп угуп калганбыз.  
Ичтеги сырды бир төгүп  
Айтмакчы болуп армансыз,  
Эртеси күнү бир топ кыз  
Чогулуп алыш барганбыз.

Түн катып көчүп кетипсин  
Талаага таштап жардамсыз.  
Улуган итке үн кошуп  
Журтунда чуулдап калганбыз.  
«Жүрүшсө болду эсен-соо,  
Билишсе кыйнайт...» дедин го?!



Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Эл жеринен алыш калган Сайранын туулган жерине болгон сагынычын айтып бер?
2. Сайранын ата-энесинин турмушу кандай зле?
3. Күрөшкө чыккан элди падышачылык кандайча жазалады?

4. Бир табак арпа унга Сайра эмне үчүн сатылып кетти?
5. Эмнеліктен Сайра эл менен бирге кете албай калды?

 Окуучулардын түшүнүктөрүн тереңдетүү үчүн берилген тапшырма-лар:

1. Сайранын образына карата план түзгүло.
2. 1916-жылдагы Үркүн жонундо эмнелерди билесиңер жана ал жонундо дагы кандай корком чыгармаларды окугансыңар?

## «КАКШААЛДАН КАТ» ПОЭМАСЫ ЖӨНҮНДӨ

А. Токтомушев поэмасы 1916-жылдагы улуттук-боштондук көтөрүлүшкө арнаган. «Какшаалдан кат» – лирикалык поэма. Поэма кат формасында жазылып, биринчи каты – 1936–37-жылдары, экинчиси – 1947-жылы, үчүнчүсү – 1949-жылы жарық көргөн. Кыргыз элинин 1916-жылкы улуттук-боштондук көтөрүлүшү женилгендөн кийин элдин качуусу, жолдогу көргөн азап-тозоктору, Кытай жергесиндеги мундуу турмушу көркөм чагылдырылган. Бирок өзүнүн туулуп-өскөн жерине кайта албай, көптөгөн кыздар зар какшап кала берген. Ошондой кыздардын бири – Сайра.

Акын поэмасында Сайранын ички толгонуулары аркылуу Мекен, эл-жерге болгон кусалыгын, сагынычын көркөм баяндайт. Ата-энесинин өлүмү, өзүнүн бир табак арпа унга сатылышы Сайранын жана ал сыйктуу көптөгөн кыздардын трагедиялуу тагдырын көрсөтүп турат. Албетте, ал өзүнүн оор тагдырына мүнкүрөп чөгүп кетпейт. Сабыр аттуу кишинин жардамы менен кат таанып, жашыруун газеталарды тарата баштайды. Сайранын революциячыл көз караштагы адамдардын таасири менен уулу Кубат да ал иштерге аралашат. Алыста жүрсө да, Сайра өзүнүн туулуп-өскөн жериндеги өзгөрүүлөргө, жеништерге сыймыктанат, бел байлап кубаттанат. Поэмани окуган ар бир окуучу «туулган жердин топурагы да алтын» деген учкул сөздүн маанисине терен түшүнөт.

## МУКАЙ ЭЛЕБАЕВ (1902–1944)



Акын, прозаик, драматург, чебер котормочу Мукай Элебаев 1902-жылы Ысыккөлдүн Түп районундагы Чонташ айылында туулган. Эрте жетим калган. 1916-жылы кыргыз элинин орустарга каршы көтөрүлүшү женилген сон, үркөн эл менен кошо Кытайга барып келген. «Узак жол» романын, «Зарлык», «Бороондуу күнү», «Алысны тоодон» ж. б. мыкты ангемелерин жана драмалык чыгармаларын жазган.

### БОРООНДУУ КҮНҮ (Аңгеме)

Кай жылы экени жадымда<sup>1</sup> жок, январь айынын бир суук күнү жолдо келе жатып, кеч кирип бара жаткан кезде, бир үтүрейгөн боз үйгө бурулдум. Бул бир кашаттан түше бериштеги сарайчанын жанындагы жалгыз үй болчу. Күнү бою жеө басып, чарчап, анын үстүнө алдымдан утур каардуу бороон болуп кетип, эми мындан ары жүрө турган чама жок эле.

Үйдүн эки-үч эркеги бар экен. Мен барганды мурунтандайтып отурган ангемелери бөлүнгөн да жок. Жанындагы кишиге аркасын ыктай, отту карай демитип, этегин жамаачыланган көк мата<sup>2</sup> көйнөгү бар, оттун табына борткөн<sup>3</sup> кызыл балтыр сегиз-тогуз жашар секелек кыз олтурат. Ушуга көзү менен мурду аябай окшогон бир орто жашаган аял казан-аяк жак менен алаксып жүрдү.

Азыраак отурганнымдан кийин төрдө сүйлөшүп жаткан сездордөн улам кирпидей тикирейген коюу кашы бар, жа-

<sup>1</sup> Жадымда – эсимде.

<sup>2</sup> Көк мата – дакиге окшогон адыракай материал.

<sup>3</sup> Табына борткөн – темгил-темгил кызарып чыккан.

йык жүз, уюган кара сакал немени бул үйдүн кишиси болбо-со керек деп болжодум.

Мага назарын салған ушундан бир кемпир болду. Бери болгондо жетимиштин кырындагы киши. Экөөбүз ортобуздан тутамдал саман жаккандай жер коуп, катар отурабыз. Отун ным. Бирде жалбырттап жанып кетсе, бир жалп этип очуп, үйдүн ичи күнүрттөй түшот.

Кошунам экөөбүз бирөөдөн жашыруун сүйлөшүп жаткан-дай ақырын гана дабыш чыгарбайбыз. Төрдөгүлөрдүн бизде жумушу жок. Бая мен келген ченде гана секелек кыздын артында отурган киши:

— Алдыңдагы түйүнчөгүн эмне? — деп менден бир ооз кеп сураган.

— Ал дүнүйө дейсінбі, өзүмө жараша бир көр оокат да...

Мындан кийин биз өз жайыбызча калып, алар өз алдын-ча боло берди. Аңгеменин эмки жагы малай жүргөн бирөөнүн ақысы тиібегени жөнүндө болуп жаткан сыйктуу. Сөз баштап отурган кара сакал:

— Өзүнөн өзү жүрүп капкайда бир кудай урган ишке чыр-малып алат, — деп калды.

Мындан илгерирээк кулагым чалганы: «Ошол жылы кара чечектен журт чөп чапкандай кырылбадыбы», — деген сез эле.

Жанымдагы кемпир мага сүйлөп отурат:

— ...Бечара киши жан багышка орус ичи жакшы болот э肯. Мына бу дөндөгү кыштак ошолордуку. Жолдо көргөндүрсүн. Келгенибизге беш-алты жыл болду. Бу жерде бизден бөлөк кыргыз жок.

Муну таштай берип, кемпир баятан болуп жаткан ангемеге кайра көчтү:

— Жетимчиликти көп тарткан экенсин. Тескейге бараптам дединбі?

— Ооба.

— Ата-энен качан өлгөн?

— Көп жыл болду.

— Кайра ошонун жакшы, кулунум. Энен байкуш болсо, сен ушинтип жүргөндө: «Балам алда кандай болду э肯?» — деп санааркап курубайт беле? Акыр олбосөн, бир күн жетилип кетерсін... Түн ичинде көзү кургур да корбөйт. Болбосо тизендин береги жерин бүрүп берет злем. Чокоюн да суу...

Эшиктиң ар кай жеринен зыркыраган борошо так менин тонумдун жыртығын көздөп турғандай коолдоп, бир капиталым муздал отурду.

Конор конбосум али ачылған жок. Үй тар, адамы көп. Балким, мына бу казандагы тамак ичилгенден кийин биреө: «Чырагым, эми жайды көрүп тұрасың», – дей турғанын ким билди? Мага келгенден ықласын<sup>1</sup> салып отурған кемпирдин колунда бийлик жогун адегенде эле байқагам. Айтор, не болсо да бул жағынан капарында жок кишидей камырабай отура бердим, анткени мындайды бүгүн эле көрүп отурған жан әмесмин да!

– Бул да бир күн унут болор, балам. Көргөн билген баары тен артта калмак... Мал да, дүнүйө да әч кимге опо<sup>2</sup> болбайт...

Ушундан кийин көпкөк тарамыштары саналып турған, калтыраган, этсиз, арық колундагы жығач менен отту көсөп жиберип, ошол жерге мелтирей кадалып, тынып ойлоно калып, кадалған ойдун артынан козголуп коюп, куураган чачынын арасына кол жүгүртүп, кежиге ченин кашып алды да, мага шыбырачу немедей жакындай түшүп, акырын гана:

– Бөрк<sup>3</sup> алдында не болбайт? Дос, душманды айрып жүр. Колундан келип турғанда бейпөндөп, бак тайган күнү баса берген киши дос болбайт. Жок-барда бирдей болуш керек, – деди.

Түн бир далай мезгил болгон сыйактуу. Казан чыгарылды. Самандын ачуу түтүнү чамгарактан чыкпай уюлгуп, кайра капитап турат.

Табак тордөгү әркектерге гана тартылды. Мага бир арканын омурткасы тийген. Үйдүн аялы өзүнө алып калған бирдемесин жулуп жеп күйпөндөп, казандын жанында каратап отурат.

– Отту жарығыраак кылып койгулачы, – деп, биреө чулчундап чайнап жатып, эшик жактагы кемпир экөөбүзгө буйрук кылды.

Бул арада мындан башка унчуккан киши болгон жок. Жалғыз секелек кызы колундагы кар жиликти чагам деп убараланып жатканда:

<sup>1</sup> Ықлас – көнүл.

<sup>2</sup> Опо болбайт – түбөлүк пайда берип турбайт.

<sup>3</sup> Бөрк – тебетей.

– Сый чабасын, кой! – деп ачууланып барып, энеси керкини колунан алыш койду.

Мен жалгыз омуртканы мүлжүп, таштай берип, карап калганым менен табактын эти да көп әмес эле. Түш-түштән жабылган ооздор табактын үрәйүн учуруп бир демге калтырыбай<sup>1</sup> отоп жиберишти.

Кол жууп, бир кыйла кобурагансып отургандан кийин, жүрт орундарынан туруп, жатууга кам ура баштады. Сыртка чыгып бараткан бирөө, шимшилеп кирип келген кара канчыкты «кет» деп, жаза-буза бир сала, жолунда кыйрап турган сынык әргилчекти<sup>2</sup> түзөп коюп, кыңышылаган ит менен удаа чыгып кетти.

Кемпир болбогондо, мен унтуулуп кала жаздаган элем...

– Э, ботом, Жийдекан, бул бала эмне болот? – деди бир кезде ал.

– Апей, катыгүн... мен ...

Бул убакта кара сакал, дагы бир жигит жатып алган.

– Женеке, бүгүнчө мени батыргыла. Мындан болок корголор жерим жок болгондуктан келип отурам. Наяты<sup>3</sup> бир түнөп кетет экенмин, – деп, мен да кемпирге кошумчалап койдум.

– Эми кандай кылам? Төшөктүн баары салынып...

– Баягы тердик кана?

Мунун жообу бар экен:

– Аны башка жаздап койбодум беле. Жатарга чолоо жер<sup>4</sup> да калбаптыр...

– Иши кылып бирдеме бер.

– Болсо, мен аяп отурамбы? Жүк тирелип тургандай сүйлөйсүнөр да! – деп, бу жерге келгенде кемпирди бир каарып оттү.

Төшөнчү, жаздыктын сиягын озүм да көрүп турам! Ошентип туруп, Жийдекан бир кезде жаалап жибергенде далдалчылардын<sup>5</sup> сүрөөнү менен арзан сатылып бараткан малына кейиғен кишиче, кынжылып барып эңкейип канжыгадай самсаалаган тердикти сууруп алганда, төшөгүнүн башы жа-пырайып калды.

<sup>1</sup> Бир демге калтырыбай – тез эле, дароо эле.

<sup>2</sup> Әргилчек – боз үйдүн эшигине койчу тосмо.

<sup>3</sup> Наяты – бар болгону.

<sup>4</sup> Чолоо жер – бош жер.

<sup>5</sup> Далдалчы – базарда бирдеме сата турган киши менен ала турган адамдын арасына түшкөн ортомчы.

— Ушул эле болот мага, — деп, ирегеде жаткан бир кап тезектин жанына тердикти жая салдым. Жаздыгым ошол боло турган. Бут сунар жер жок. Жанымда — коломто.

Жатканымдан кийин талпакты сүйрөп келип, үстүмө таштап койду да, кемпир:

— Эртен бороон бастаганда кет. Жолдо туруп каларсын, — деди күнкүлдөп.

От очту. Ўй жер кепедей каранғы. Жымжырт. Жалғыз гана тыштан улуган бороондун күчү менен илдибары<sup>1</sup> кеткен жаман үзүк делпилдеп, уукту сабап турду...

Эртеси бул үйдөн бир адам серпиле электе<sup>2</sup> туруп алыш жолго түштүм. Мунумду кечээги мээримдүү кемпир да билбей калды. Аны кетерде бир байкаганымда — колу, буту мышыктықындай чогулуп, уйпаланган, жүдөгөн башы койнуна кирип, мууздаган малдай кыркырап жаткан эле.

Тышка чыксам, бороон басанчы тартып калган экен. Бирок күн али бүркөө.

Кантсе да кечке жетермин деп ишенип, тәэтиги көк тиреген, мунарга окшогон, ак кардуу бийик зангелди бет алыш, жалғыз талаада кетип бара жаттым.

### Окуучулардың түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Үтүройтөн боз үйде жашагандардын турмуш ал-ахвалы кандайча сүрөттөпген?
2. Жолоочу баланын ички психологиялык абалы жана үй ичиндеги адамдарга болгон баамчылдыгы тууралуу айтып бер?
3. Боз үйдөгү боорукер кемпирдин балага болгон мээримдүү мамилесин баяндап айтып бер?

### Окуучулардың түшүнүктөрүн терендөтүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Аңгеменин мазмунуна карата окуяларды зместетип сүрөт тартыла.
2. «Эне мээрими» деген темада сочинение жазыла.

## «БОРООНДУУ КҮНҮ» АҢГЕМЕСИ ЖӨНҮНДӨ

М. Элебаев «Бороондуу күнү» ангемесинде өзү жол жүрүп келе жатып, жол боондагы жалғыз боз үйгө түш келгени, ошол үйдө түнөп кеткени тууралуу баяндап берген. Баяндаган окуя болжол менен 1917–1918-жылдары Ысыккөл аймагында каат-

<sup>1</sup> Илдибары кеткен — жедеп жыртылып бүткөн.

<sup>2</sup> Серпиле электе — эч ким туралык электе.

чылык өкүм сүрүп турган кезде болгон сыйктанат. Кыргыз эли илгертен меймандостук жагынан өрнөктүү эл болгон. Үйүнө тааныбаган эле бирөө түнегенүү келсе, аны жаркын пейил менен утурлап, бар тамагын берип, дурус жууркан-төшөгүн салып, сый-урмат көрсөткөн. Ал эми «Бороондуу күнү» ангемесинде анын лирикалык каарманы кар боройлогон бир кышкы кечте жол жакасында бир боз үйгө кудайы конок катары кирип барса, үйдөгүлөр аны дегеле киши деп санабай, тоотпой, кыртышы сүйбей кабыл алат. Демек, алар кыргыздын ата салтын сактабай көйт. Албетте, мунун ез себеби бар. Тиги лирикалык каарман кирген үйдүн бүлөлөрү үркүндө качкан эл менен кошо Кытай жакка кетпей, эптеп-септеп жан сакташкан немелер экен. Аладын каатчылык учурда жедеп жакырланып, аран күн еткөрүп тургандай, Кытайдан кайта баштаган үркүнчүлөрдүн капитап келгенинен жадап да, жүдөп да бүткөндөй түрү бар. Катаал, тартыш турмуш алардын пейилинин тарышына, ата салтын бек кармабай калышына алыш келген. Бирок келген бейтааныш баланы үйгө киргизбей кубалап жибербегенинен алардын эски каада-салттан биротоло кол жуубаганы да билинет. Ал эми ангемеде сүрөттөлгөн боорукер кемпирдин кылган-эткени, айткан-дегени женөкөй адамдардын кыйын шарттарда деле адамтерчилик, кайрымдуулук жөрөлгөлөрүн бекем тутунганынан кабар берет.

### АНГЕМЕ ЖӨНҮНДӨ ТУШУНЫК

Көлөмү жагынан чакан, катышуучу каармандары чектелүү, белгилүү бир окуядан кабар берген кара сез түрүндөгү чыгарма – *аңгеме* деп аталат. Ангеме повесть менен романга караганда, көлөмүнүн чакандыгы менен айырмаланат. Бирок, ошого карабастан ангемеде турмуштук маанилүү окуялар камтылганнын байкоого болот. Мисалы, М. Шолоховдун «Адамдын тагдыры», М. Ауэзовдун «Бүркүтчү», К. Г. Паустовскийдин «Эски шинелчен карыя», Ч. Айтматовдун «Ак жаан», «Атадан калган түяк» ангемелерин кимдер билбейт! Кыргыз адабиятында ангеме жанры ийгиликтүү өнүгүп жаткандыгын белгилөөгө болот. Окуучуларыбыз Т. Сыдыкбеков, С. Өмүрбаев, А. Саспаев, К. Жусупов, К. Жусубалиев, М. Гапаров ж. б. көптөгөн жазуучуларыбыздын ангемелерин терен урмат, зор кызыгуу менен окушат.

ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВ  
(1928)

Чынгыз Айтматов 1928-жылы Таластын Шекер айылында кызматкердин үй-бүлөсүндө туулган. Кыргыз Республикасынын Баатыры, Кыргыз эл жазуучусу, академик. Залкар жазуучунун балалык күндөрү согуш учурuna түш келген.

Жазуучу «Бетме-бет», «Жамийла», «Саманчынын жолу», «Гүлсарат», «Эрте келген турналар», «Ак кеме», «Кыямат» ж.б. чыгармалардын автору.



БИРИНЧИ МУГАЛИМ  
(Повесттің үзүндүр)

1. ДҮЙШӨНДҮН МЕКТЕБИ

Биздин айыл Акжар тоо этегинде, суулар шаркырап аккан чоң тектире орношкон, андан ылдый туурасынан суналган Карагоого чейин – түзөң өзөн, темир жол кеткен казактын сары талаасы.

Айылдын үстүндөгү адырда, мен бала чактан бери билген, эки зор терек болор эле. Бул кош терек азыр да ошол жерде. Качан карабагын, айылга кайсы туштан келбегин, элден мурун эле дөбөдө жанаша кыналашкан ушул бийик теректер көзгө учурайт. Эмне үчүн экенин билбеймин, же балалык таасирдин күчүбү, же болбосо сүрөтчүлүк кесибиме байланыштуубу, айтор, станциядан түшүп, капчыгайдан чыгып, айылды көздөй бет алганда, тээ адырда баягы кош те-

ректер турат болду бекен деп, чыдамсыздык менен ошол таралты ақмалап караймын. Ушунчалық алыштыктан бактар канчалық бийик болбосун көрүнөрү шектүү, бирок мен үчүн алардын сөлөкетүү ар качан байкалгандай туюлат. Эртерээк айылымга жетип барып, эртерээк дөбөгө чыгып барып, кош терекке ийилип салам берип, кулагымдын моокуму канғыча алардын күүлөнгөн үнүн уксам деп дайын дегдеймин. Көчөде бак деген толуп жатат, бирок бул теректердин бир укмуштуу касиети – алар бөтөнчө үндүү, тил бүткөндөй жандуу теректер. Түнү-күнү тынбай, качан болбосун жалбырактар дирилдеп, чайпалган чокулары айкалыша, теректер ар кандай үнгө салып шуулдайт. Бирде – жээкке урунган эркө толкундай угулар-угулбас шыппшынып, бирде тымтырыс ойлоно калып, сағынычтуу санаага толгондой, алда эмнеге мундана үшкүрүп, жулкунган шамал булут айдал, жаан айдал, бутактарын кайрып тийгенде, теректер бой тиреше чыналып, «бизди жыгалбайсын», – дегендей, өжөрлөнө күүлөнүштөт.

Кийин эс тартып чонойгондо, мен бул теректердин сырнын түшүндүм. Бийикте, туш тарабы ачык дөбөде тургандыктан, булар дайыма шамалдын огуна туура келип, абанын ар бир кыймылына жооп кайтарып, жанагыдай тынымсыз шуулдап, бөтөнчө үндүү болгон себеби да ошол. Анткен менен менин бул байкап тапканым балалык кыялымдын алгачкы таасирин сууталбады. Ошол кездеги сонуркаганым азыр да тарабай, мен үчүн бул теректер ушул күнгө чейин кандайдыр тегин эмстей, сырдуу, жандуу сыйкытанат. Бул теректердин түбүндө менин өмүрүмдүн эн бир сыйкырдуу чагы калгандай, эстеген сайын кайра баштан эскергим келет.

Окуудан таркаган жайкы маалда биз бир топ балдар болуп, балапан алабыз деп ушул жерге келчүбүз. Биздин чуркурашкан үнүбүзгө ыраазы ~~олгондой~~, дөбөде кериле чайпалган алп теректер дайымкысындай жалбырактарын леплеп желпилдетип, бизди күндөн көлөкөлөп тосуп ала турган. Ошондо биз чор таман, чор алакан тентектер, теректерге мышыкча асылып чыга баштаганда, чуу көтөргөн таранчылар жаны калбай чырылдашар эле. Анысина болобузбу! Улам бутактан-бутакка өйдөлөп, бир убакытта күштар учкан бийиктиктен дүйнөнүн аймагы ачыла калган көрүнүшүнө тан калып, баарыбыз тен үн катпай, бутак-бутакка жармашып, алабыз деген чымчыктын балапандарын унутуп коёр

элек. Биз эң чоң имарат деп эсептеген колхоздун ат сарайы теректин башынан тепкедей эле көрүнүп, ал эми айылдан томон, алда кайда мунарыктаган мейкиндиктин ушунчалык зор экенине, бизден нары дагы нечен кыйыр жерлер, биздин суулардан башка дагы нечен күмүштөнгөн суулар бар экенине суктана карап, ааламдын чети ошолбу, же андан нары да ушундай асман, ушундай булут, ушундай жер барбы деп ойлоно турганбыз. Ошол учурда көкелегөн жел күүсү кулакка угулуп, ага удаа бир дабыштан шапырттаган жалбырактар, көз көрбөгөн көгүлтүр алыстыкта нечен сонундар, нечен кызыктар бар дегендей тымызын күү чалып, беттен эркелете сылар эле. Жүргөгүм жарылып кетчүдей дикилдеп, кош теректин шуулдаганын кыялга батып тыншар элем. Көз алдында жомоктогудай ар түркүн нерселерди келтирип, ошондо бир гана нерсени ойлобоптурмун. Бул теректерди ким тикти, кандай тилек, кандай үмүт менен өстүрдү экен деп оюма алып койбоптурмун.

Мына ушул теректер турган жерди айылдагылар эмне үчүндүр «Дүйшөндүн мектеби» – деп койчу. Кокус бир мал издең калганда: «Ой, баланча, менин тору кунанымды көрдүнбү?» – десе, анда беркиси токтой калып: «Тәэ жотору Дүйшөндүн мектебинде жылкы жүрөт, ошол жактан чалып көр» деп бастырып кете берчү. Чондорду туурап, биз дагы: «Жүр кеттик Дүйшөндүн мектебине, терекке чыгабыз – дей турганбыз.

Бир кездерде ошол дөбөнүн үстүндө мектеп болгон имиш. Биз анын ордун да көрбөй калдык, бирок кош теректүү дөбөнүн аталышы эл оозунда мурунку бойдон келе жатат. Бул мектептин ордун, бала чакта адырларды кыдырып, бир нече ирет издең да көрдүм<sup>1</sup> кийинчөрээк: «Эмне үчүн Дүйшөндүн мектеби? Ал кайсы Дүйшөн?» – деп, карыялардан сураштырсам, алар менин бул суроомо эч бир кызыгы жок, жок иштей, кайдыгер гана кол шилтеп коюшту:

«Э, ушул эле жүргөн аксаккой<sup>1</sup> Дүйшөн. Кече уруяттан кийин, тиги добөдө бир жаман там болор эле, Дүйшөн комсомол болдум деп ошого мектеп ачып, бала окуткан. Мектеп дегендей да эмес болчу, тимелө бир кеп. О анда өзүнчө бир кызык заман эмес беле, кудай салбасын, үзөнгүгө буту илин-

<sup>1</sup> Аксаккой – уруунун аталышы.

гендин баары эле бет алдынча чон, ар ким билгенин кылчу. Дүйшөн да ошондо оюна келгенин бир иштеп койду да. Андан бери ал жаман тамдын топурагы да калган жок, бир пайдасы – аты жок дебе эле, «Дүйшөндүн мектеби» болуп калды...»

Дүйшөн деген кишини мен анча жакшы билген эмесмин. Бую каркайган, бүркүт кабак, салабаттуу адам окшоду эле. Анын үйү суунун аркы мандайында экинчи бригадын көчесүндө. Мен айылда жүргөн кезде Дүйшөн колхоздун мурабы болуп, канжыгасына чоң кетмени байлап алып, шаткентен чыгып калган өзүндөй калжайган жээрдени минип, биздин көчөдөн кәэде бастырып отө турган. Кийин карый түшкөндө почточулукка отүп кетти деп уктум. Бирок кеп башкада. Комсомол деген менин андагы түшүнүгүмдө – ишке да, созғо да курч, жалкоо-жегичтерди газетке жазып жиберчү айыл жигиттеринин чекке чыккан мыктысы. Ал эми жанағы сакалы буурул ала карапайым киши, кашаң аттын чүчүлөгөн кебетеси менен өз заманында кандайча комсомол болуп, анан калса сабатсыз жатып, балдарды кандайча окутуп, кантеп мугалим болуп жүргөнүн эч бир көз алдымга келтире албадым. Чынын айтсам, айылдагы көп жомоктун бир жомогу го деп мен бул созғо анча ишенген жок элем. Көрсө «Дүйшөндүн мектеби» дегендин өзүнчө тарыхы бар экен, мен аны эч бир күтпөгөн жерден жакында гана билдим.

Откөн күздө колхоздон мага телеграмма келди. Эки жылдан бери биздин колхоз өз күчү менен жаны мектеп куруп жаткан болчу. Мектептин имараты эми салынып бүтүп, айылдагылар мени мектептин ачылышына чакырган экен. Элимдин мындай кубанычтуу күнүндө бирге болоюн деп, дароо эле жолго чыга турган болдум. Сүрөт тартыш үчүн айылга ал турсун үч-төрт күн мурунураак бардым. Шаардан чакырылгандардан эми академик Сулаймановы келет деп күтүшүп жатышкан экен. Ал киши мында бир күн – жарым күн туруп, ушундан нары поездге түшүп, Москвага көтөт экен дешти. Академик Сулаймановын келерин угуп, мен абдан кубанып калдым. Бул көпчүлүккө белгилүү илимпоз аял биздин айылдан экенин, кыз кезинде шаарга кетип, кийин окумуштуу болгонун анча-мынча угуп жүргөм. Ал эми өзү менен шаардан тааныштым. Мен көргөндө Алтынай Сулайманова чачына ак кирип, толмоч тартып элүүлоргө таяп кал-

ган киши әкен. Университетте кафедра башчысы болуп, философиядан лекция окуп, академияда иштеп, аナン ар кандай коомчулук иштери менен чет өлкөлөргө барып келип турган айылдаш эженин жай отуруп, жай сурашууга чамасы келбей жүрдү, бирок ар бир жолуккан сайын, мейли жыйналышта, мейли кокус көчөде кездеше калганда, биздин айылдын жалпы аманчылыгын сурап, менин чыгармачылыгым жөнүндө кыскача болсо да пикирин айттай койчу эмес. Мен бул кишинин жөнөкөйлүгүнө, адамгерчилигине ичим жылып, бир күнү жашыrbай эле өзүнө айттым:

— Эже, айыл жакка барып, эл жүрт менен жолугушуп келсениз кантер эле? Сизди сыртыныздан баары эле билип сыймыктанышат әкен, бирок көпчүлүгү тааныбайт. Атактуу, окумуштуу кызыбыз айылын тенине албай, чанып жүрөбү деген сөздөр да бар.

— Анын туура, иним, — деп Алтынай Сулайманова үшкүрүп койду. — Барууга өзүм да көптөн дилгирмин. Барбаганыма кылым болду. Айылда анча деле жакын туугандарым жок. Бирок эл деген тууган, элден чоң туган болбайт. Сөзсүз барам, колум бошоп калса эле барам... Сагындым жеримди...

Академик Сулайманова ал күнү кечигибирээк келди. Мектептин салтанаттуу ачылышына жуп анын машинеси көчөгө келип токтогондо, жыйналышка чогулган эл бут эле астынан тосуп чыгып, тааныган-тааныбаганы да, кары-жашы дебей тегиз учурашып кол алышты. Алтынай Сулайманова мындайды күтпөгөн болуу керек, сүйүнгөнүнөн эмне кыларын билбей, элге кол куушуруп ийилип жүрүп отуруп, залдагы президиумдан орун алды. Мындай салтанаттуу жыйналыштардын нечен мамлекетте, нечендерин көргөн Алтынай Сулайманова бул жолу көзүнө жаш алып отурду. Жыйналыштын аягында пионерлер анын мойнуна кызыл жагоо тагып, гүл берип, жаны мектептин ардак китебине анын ысмын бирден бир бириңчи жазышты.



Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн берилген суроолор:

1. Кош терек тигилген жер эмне үчүн «Дүйшондун мектеби» деп аталып калган.
2. Жаңы мектептин ачылыш салтанатынын катышуучулары академик Алтынай Сулаймановынан кандай тосуп алышты?



Окуучулардын түшүнүктөрүн терендөтүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Өзүңөр жашаган айылдагы, шаардагы алгачкы мектеп жана мугалим жонундо эмнелерди билесиңер?
2. Мектептин ачылыш салтанатын көрдүң беле? Корсоң аны оз сөзүн менен баяндап айтып бер?

## 2. АЛГАЧКЫ ЖЫЙНАЛЫШ

...Бул иш 1924-жылы болгон. Ооба, мен жакшы билем, так ошол жылы...

Анда азыркы биздин айылбыз турган жерде он-он беш түтүн жатакчылар болор эле. Анда мен он төрттөгү жетим кыз аталаш туугандарымдын колунда жүргөм. Ошол жылы күздө малдуу-жандуулар кыштоого көчүп откөндөн кийин, биздин айылга мен башта көрбөгөн, аскер шинель кийген чоочун жигит келди. Элден, жолдон оолак турган тоо боорундагы кичинекей кыргыз айылы үчүн бул өзүнчө бир чоң окуя болду. Адегенде аны – аскер башчылыкта жүрүп эми айылга чоң болуп келиптири дешти, кийин туруп жок, кокуй, бул баягы эле темир жолго тентип кеткен Таштанбектин уулу Дүйшөн деген экен, өкүмөт аны солдаттан бошотуп, мугалим кылыш жиберген имиш, мектеп ачып, бала окутат имиш дешти. Мектеп, окуу деген сөздөрдүн өздөрү эле биз үчүн анда анча да тааныш эмес, жаңы сөздөр. Бул айтылгандар чынбы, жалганбы, эмне болот, кандай болот деген арада, айыл ортосундагы дөбөчөгө эл жыйналыш келсин деген кабар айтылып калды. «Ой, шумдугун кур, бул дагы кандай жыйналышы эле!» – деп күбүрөнүп сүйлөген акем жаман атына минип, бастырып кеткенде, артынан ээрчиپ, башка балдар менен кошо мен да жүгүрүп бардым. Беш-алтоо аттуусу, калганы жоө турган кичинекей топтун ортосунда көөнө кара шинель кийген, бажырайган, кубакай жигит сүйлөп жаткан экен, биз жетип барган учурда, ээрде кыйшаша тартып кулак салып турган атчандардын бири, анын сөзүн бөлүп жиберди:

- Эй, балам, – деди ал аптыга сүйлөп, балдырап.
- Бу сенин ата-тегинди го билебиз: бизге окшогон кара таман. Анан сен кайдан жүрүп молдо болдуң?

Дүйшөн артына кайрыла салып, жооп берди:

- Мен молдо эмесмин, аксакал. Мен комсомолмун. Азыр-

кы убакытта кат тааныгандарды мугалим дешет. Мен аскерде жүрүп кат таанып келдим. Менин молдолук жайым ошондой.

— А-а, бали де.

— Аның жөн экен, демиши болушту.

— Эмесе, комсомол мени мугалимдикке дайындалап, бала окуткун деп жиберди. Мектепти силердин жардамынар менен тәэ төбөдө ээн турган жаман тамды ондоп ачалы деген такилип бар. Кандай дейсинер, акылынарды айткыла?

Баятан мышыкча сестейип, бир көзүн жумуп унчукпай ээредин кашына обектөгөн Сатымкул кераяк, чырт түкүрүнүп сүйлөп койду:

— Аныңды көй тур, окуунун бизге кереги эмне?

Дүйшөн кандай дәэрин билбей, көзү аландай түштү.

— Баса, туура айтат! — деп, бер жактагылар да жабыла козголо берди. — Биз жер кетмеп, жер менен эле оокат кылган дыйканбыз. А биздин балдар окуу окуп, эл сурап, өкмөт болот беле? Кой айланайын, башыбызды катырба?..

Үндөр бастай түшкөндө, ону бозоруп, дабышы калтыраган Дүйшөн элди айландыра карап:

— Силер балдарды окутууга каршысынарбы? — деп сурады.

— А каршы болгонду сен зордойсунбу? Азыр элдин өз эрки, боштондукка чыкканбыз! — деди нары жактан бир үн.

Шинелинин илгичтерин жула берип жаздал, Дүйшөн төш чөнтөгүнүн ичинен төрт бүктөлген кагазды сууруп чыкты да, аны колуна көрсөтө кармап кыйкырды:

— Силерге жер, суу бөлүп берген кенеш өкмөтүнүн бала окутсун деп мөөрүн баскан ушул кагазына каршы чыгасынарбы? Кана, кенеш өкмөтүнүн мыйзамына ким каршы, ким? — Анын «ким» деп кыйкырган сөзү бейпил жаткан күзгү абаны атылган октой жиреп, чак деп боксөдөгү аска ташка тийгениси. Эч ким унчукпай, баары тен тымтырс болушту.

— Силер кедейсинер, — деди Дүйшөн чарчагандай үнүн басандата сүйлөп, биз өмүр бою эзилип, тепсенді болуп келген элбиз. Өкүмөт бизди эми көзү ачылсын, кат таанып, билимге жетилсүп деп жатат. Мына, ошондуктан балдарды окутушубуз керек!..

Дүйшөн деми кысталып сүйлөп бүткөндө жана анын мол долук жайын сураган долдураган киши:

— Мейли эми, кылар ишин болбосо, окутсан окутарсын, — деп койду.

— Мен силерди жардам бергиле деп жатам. Тәэ тиги байдан калган жаман аткананы ондойлу, көпүрө салыш керек, отун керек...

— Ой, жигит, коё турчу! — Сатымкул кераяк дагы да чырт түкүрүнүп, жумулган көзүн ымдап-ымдап алды. — Бу мектеп ачам деп кыйкырасын, үстүндө тонун жок, астында атын жок, айдал койгон жерин жок, көздөп алган малын жок, сен эмне жылкы тийип оокат кыласыңбы?

— Оокатым эптең отор. Өкүмет мага маяна төлөйт.

— А мына ошондой де! Сатымкул жыргагандай ыржая күлүп, төшүн кайкайта ээрдин кашынан ейде боло берди. — Сөздүн аныгы эми чыкпадыбы. Сен ошол өкмөттүн казынасы менен эле жумуштарынды бүтөп, балдарды окутуп ал. Бизди болсо кыйнаба, өз ташпишибиз<sup>1</sup> башыбыздан арылбай жүрөт.

Ушуну менен Сатымкул аттын башын бура тартып бастырып кетти. Анын артынан башкалар да тарап-тарап кетишти. Казасын колуна кармаган бойдон турган жеринде селдейген Дүйшөн, көпкө чейин ордунан козголбой турду.

Мен анын кебетесине көз айыrbай карап калган экем, жанымдан бастырып бара жаткан акем:

— Ой, сен эмне кылып жүресүн бул жерде, тур үйгө саксайбай! — дегенде, балдардын артынан тызылдап жөнөдүм. — Тигини кара, ушулар да жыйындын четине келчү болуп алыптыр...

Эртеси күнү сууга барган жерибизден кетмен, күрөк, балта көтөргөн Дүйшөндүн суудан кечип отүп, жогору дөбөдө турган жаман тамды көздөй кеткенин көрүп калдык. Ушундан баштап күнүгө эртен менен кара шинелчен Дүйшөндүн карааны ейде бир етүп, күн батарда ылдый бир түшүп турду. Кээде чоң тангак саман же куурай көтөрүп ташып жатты. Аны көргөндөр, айылда туруп, бул ким болду экен дегенчелик кылып үзөнгүгө такандай калып, алакан астынан көз жүгүртүп кеп кылар эле:

— Ой, алдагы жондо отун көтөргөн Дүйшөн — мугалим эмесспи?

— Ооба, так ошол.

А бечара, мугалим деген кызматын деле жыргал жумуш эмес экен го...

<sup>1</sup> Ташпишибиз — түйшүгүбүз.

– Аナン эмей. Карабы, байдын токолунча жүк көтөрүп, отун алганын. Аナン ушинтип жатып дегеле чон сүйлөгөнүң эмне бересин!

– Колунда мөөр басылган кагазы бар да. Күчтүн баары ошондо...

Мугалимдин ал жерде эмне кылып жүргөнүн билүүгө кызыгып, бир күнү адырдан тезек терип келе жатып, үч-төрт кыз болуп кайрылып калдык. Бул жаман там башта бир байдын атканасы болгон. Кыш күрөөдө тууп калган бээлер кулундары менен ушунда багылып турган. Кенеш өкмөтү чыгып, бай качып кеткен сон, аткана ээн калып, тегерегин коко тикенек, эрмендер басып, киши каттабай калган болчу. Дүйшөн оғүнтон бери тикенектердин баарын түбүнөн кетмеп чаап, тамдын шалдырап жыгылып калган каалгасын кайра эптеширип, ураган жерлерин ондоп жүргөн экен.

Өзүбүздүн боюбуз менен тең болгон, тезек толо колтурмачтап таңылган чоң ала каптарды көтөрүп, биз ушул жерге дем алмакка отура калганда, үстү-башы ылай болуп, жендерин түрүнүп алган Дүйшөн тамдан чыга келди да, бизди көрүп, бетинин терин аарчый жылмая күлүп:

– Ии, кыздар, келгиле. Тезектен келе жатасынарыбы? Биз уялганыбыздан унчукпай эле, бир бирибизди карап, капкаптын түбүндө отурган жерибизден ооба дегенчелик баштарыбызды ийкеп койдук. Биздин уяндык жайыбызды дароо түшүнө койгон Дүйшөн, дагы да жылмая күлүп сүйлөдү:

– Келгенинер жакшы болбодубу, кыздар! Мына мектебинер даяр десек да болот. Азыр эле бир бурчуна меш өндүү бир нерсе куруп буттум. Кордунөрбү, мору да үстүнө чыгып турат. Эми кыштык отунубузду тамдын бир жагына жыйып салабыз да, жерге самандан калыңыраак төшөп таштап, окууну баштай беребиз. Кандай, мектепке келесинерби, окугунар келеби?

Кыздардын ичинен чонураагы эле мен элем, алар унчукпай жатканынан:

– Женем коё берсе келем, – дедим.

– А дурус. Коё бербегенде кармап калат беле. Атың ким сенин?

– Алтынай, – дедим мен, жыртык тиземди этегим менен жаба салып.

– Алтынай... жакшы экен. Сен чоноюп калган эстүү кыз экенсин, – деди ал мени эркелете жалооруп карап.

– Эмесе, Алтынай, сен башка балдарды да мектепке окуйлу деп ээрчиткин, макулбу?

- Макул, аке.
- Мени ага деп жүргүлө. Мектептин ичин көргүнор келеби? Кирип көргүлө, кыздар, коркпогула.
- Жок, биз кетебиз! – дешти кыздар.
- Мейлинер эмесе, окууга чогуу келгенде көрсүнөр, бара койгула. Мен күн баткыча отунга дагы бир сапар барып келе салайын, – деп, Дүйшөн орок, жибин алыш, талаага басып кетти.

Ал кеткенде биз дагы каптарды көтөрүп алыш жөнөп калдык. Мындайыраак чыкканда, менин башыма бир ой түштү да:

- Токтогула, кыздар, коё тургула, – дедим. Мектепке отун керек экен. Тезегибизди тамдын түбүнө төгүп кетели, ичкери киргизип алсын.

– Ўйгө куру кол барабызы анан, акылдуусун мунун!

– Кайра барып дагы терип келели.

- Койчу нары, күн кечкирип бара жатат, апаларыбыз урушат, – деп кыздар мага карабай каптарын бөжөндөтө көтөрүп, чуркап кетиши.

Мен ошондо эмне үчүн анткенимди ушул күнгө чейин жакшы түшүнбөймүн. Кыздар менин сөзүмө көнбөй койгонуна намыстандымбы, же болбосо тырмактайымдан шорум кайнап, кагуу-силкүү жеп козум каткандыктан, мени башта көрбөгөн, билбеген адамдын жүрөгүмдү жылыта эркелете карал: «Сен эстүү кыз экенсүң» – деп эки ооз сөз айтканы делебемди козгоп кеттиби, айталбаймын. Бирок азыр ойлоп отуруп, менин чыныгы тагдырым, менин азаптан-тозоктон өткөн таалайым ушул бир кап тезектен башталдыбы деп да кетем. Анткени так ушул күнү бул жоругумдун аягы эмне болот деп тартынбай бел байлап, өмүрүмдө биринчи жолу өзүм туура деп тапкан оюмду иштедим. Айтор, жолдошторум мени таштап кеткендөн кийин, мен кайра жүгүрүп отуруп, Дүйшөндүн мектебине келдим да, каптагы тезекти там түбүнө төгө салып тызылдаган бойдон адырдын кокту-колотун аралап тезек терүүгө шашылдым.

Алда кандай зор эрдик көрсөткөндөй жүрөгүм алыш учуп, адегенде бет алды чуркап кете бердим. Адыр үстүндө кыл-кылдаган күн ирени очкөн күзгү чийлердин сыйда көкүлүнө жалын ойнотуп, боз топурак жерди кызыл-сур түскө боёп, бирөөгө кичинекей бир жакшылык кылганымдан дикилдеген

жүрөгүмдө канчалық кубаныч бар экенин билгендей, менин тытык бешмантымдын күмүш топчуларына чагылыша, жүзүмдөн, мандайымдан эркелетип балкыган нур төгүп жатты. Бириңчи жолу өз күчүмдү сезип, менин да колумдан бир нерсе келет экен го деген ой менен, көз көргөн жер, асман, шамалга кайрылып: «Билип койгула! Мен эми сөзсүз мектепте окуйм! Өзүм гана эмес, башка балдарды да окууга ээрчи-тем!» – деп көнүлүм көтөрүлүп, сыймыктанып келе жаттым. Ушинтип жүгүрүп бара жатып, бир убакытта эсиме келе түштүм да, жерден тезек издей баштадым. Демейде жайнаган тезек азыр эмне үчүндүр табылбай жатты. Элендеген көзүмө тезектер анда-санда гана бир көрүнүп, карангы түшкүчө ка-бым толбой калат экен го деп, ого бетер шашып, ансайын эсим чыкты. Айткандай эле, менин кабым ортолой электе күн батып, ангыча болбой айланы да карангылай баштады. Мындаи әэн жерде жалғыз болуп корбөгөн элем. Үн жок, жан жок чийлүү адырга түн канаты жайылып, менин бул жерде бир нерсе кармап калардай, капты ийнime арта таштап айылды көздөй жүгүрдүм. Коркконумдан бакырып ыйлагым келди. Балким ыйлап да жиберер элем, бирок Дүйшөндүн жана-гы айтканы эсимден чыкпай ал менин көрүп турғансып, уял-гынымдан чымырканып, үн чыгарбай келе жаттым.

Ала-шала тер болуп үйгө жетип келгенимде, очок боюнда от жагып отурган женем өйдө тура калды. Женем уруш-чаак, начар аял эле.

– Сен кайда жүросүн, ыя? – деди ал жулуунуп. Мен жооп кайтаргыча болбой, колумдагы капты жулуп алды:

– Карангы түнгө чейин сандалып жүрүп тергенин ушу-бу? Кыздар айтып койсо керек. – О, өлүккананды гана көрөйн, шүмшүк, мектепте сенин эмнен бар экен! Мектеп-тен айланат бекенсин! Женем менин кулагымды толгой кар-мап, желкеден нары койгулай баштады.

– Ит жетим, көк жетим, томаяк! Бөрү баласы ит бол-бойт: элдин баары үйгө ташыса, сен үйден ташыйсын! Экин-чи ошол жакка басып көр: шыйрагынды ташка чагып, тал-пагынды сыйрып, туз куям! Мектепчилин мунун!..

Мен сөз да, үн да кайтарбадым. Очоктун боюнда бүрүшүп, дабыш чыгарбай ыйлап отурдум. Бул акмак катындын ур-ган-сокконуна ыйлабас элем, андайга бышып бүткөмүн, менин ыйлаганым: женем менин эч убакта мектепке жибербе-син түшүндүм.



## Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроо...ор:

- Дүйшөндүн алгач айылга келиши кандай ой-жорууларды пайда кылды?
- Алгачкы мектептөрдөн кандай кыйынчылыктар жана аракеттер менен ачылғанын айтып бер?
- Чогуу оптуруул магнитофондан Мукар Рыскулбековдун «Агайларым, эже-лерим» деген ырын укула. Жекече да аткарып көргүлө.



## Окуучулардын түшүнүктөрүн терендөтүү үчүн берилген тапшырмалар:

- Эмне үчүн Алтынай терген тезегин мектептингин жаңына төгүл койду? Башка кыздар терген тезектерин эмне үчүн токпой коюшту? Алардын бул кылганы туурабы, алардын ордунда силер болсоңор кандай кылат зленер?
- Алтынайдын бул аракетине женеси кандай мамиле жасады?

### 3. ҮМҮТ

Ушундан эки күндөн кийин эртөн менен айыл арасында иттер үрүп, кишилердин үндөрү угулуп калды. Көрсө, Дүйшөн айылды үймо-үй кыдырып, балдарды окууга чогултуп жүргөн экен. Анда айыл көчө эмес, ар жерде орношкон бозоргон котур там. Он чакты баланы тобу менен ээрчите жүргөн Дүйшөн тигил үйгө бир кирип, берки үйгө бир кирип аралап жүрдү. Биздин үй эң чэтте болор эле. Алкылдаган женем экөөбүз эшикте соку жанчып, акем темир жолдун базарына эгин алыш барып сатам деп, короодо ороо ачып жаткан. Зылдай оор сокбиликти энтигип ейдө көтөргөндө, улам көзүмдүн кьюусун салып, Дүйшөндөр жакты карап жаттым. Алар биздин үйгө жетпей кайрылып кетеби деген коркунучта болдум. Женем мени мектепке коё бербесине көзүм жетип турса да, алда эмнеден үмүттөнүп, эч болбосо, мугалим мында келип, менин бул жерде экенимди көрсө экен деп, чыдамсыздык менен күтүп, «келтирегөр, кудай, келтирегөр!» – деп кудайдан тилемдим.

Дүйшөн менин мында экенимди биле койгон эмес чыгар, айттор, катары менен кыдырып, бизге да келип жеттти.

– О, жene, иш илгери! Мына бул балдар болуп баарбызыз, конокко келдик! – деп Дүйшөн жайдары күлүп салам берди.

– Келгиле, – дегендей женем анын келишин жактырбай күнк этти. Акем болсо ороо казган жеринен башын ейдо көтөргөн жок.

– Кана эмсесе, бүгүн окуу башталат. Кызынар нече жашта? – деп, Дүйшөн эшикте жаткан мала ташка отуруп, балдар-

ды тизмелеген кагазын даярдады. Женем жооп кайтарбай, ачуусу менен сокбиликти күрс эткизе, аны ыкшап-ыкшап алды. Эми эмне болот деп ичимден кыпымдаш, жаным жок. Дүйшөн мени карап, баягыдай жүрөгүмдү жылыта, күлүп койду:

— Алтынай, жашың канчада?

Мен коркуп, унчуккан жокмун.

— Мунун жаш-пашын эмне кыласың? — деди алкына кайрылган женем. — Буга окшогон томаяк куу жетим эмес, нанды «нана» деп жүргөн аталуу-энелүү эркелер да окубай жүрөт. Тетиги ээрчиткен балдарды эле окутуп ал, мында ишиң болбосун.

Дүйшөн ордунан секирип тура келди. Өнү кумсарайп, бүркүт канат каштары куушурула түштү:

— Бул эмне дегенинiz. Жетим деген кудайга жазыптырбы! Жетим кыздар окубасын деген закон бар бекен?

— Закун-пакунун менен ишим жок.

— Байкап сүйлонуз. Бул кыз сизге кереги жок болсо, кенеш өкүмattyна керек! Жооп берип калып жүрбөнүз!

— Ой, сен каяктагы чоң элен? Багып жүргөн кызыымды мен билемби, же жеринден ооп тентип келген сен билесиңби?

Бул иштин аягы эмне болуп бүтөрүн кудай билсин, так ушул учурда ороодон белчесинен болуп акем чыга калды. Ал аялынын үй башкарып, сөз баштаганын жактырчу эмес. Өзү турганда аны кынына киргизип, сабай турган. Бул жолу да анын ошол чорт мунөзү кармады окшойт:

— Эй катын! — деди ал, ородон чыга кыйкырып. Сен канчантан бери элди башкарып, билерман болуп кеткенсинг. Көп сүйлөбөй ишинди кыл. Айда, Таштанбектин баласы, чатағынды кой, алып кет кызды мектебине, окутасыңбы, чокутасыңбы, айда чатагың керек эмес, алыс кет...

— Муну мектепке талтандатып коюп, сокуну ким жанчып, жаргылчакты ким тартат экен! — деп женем дагы булкунду эле, акем анын оозун жып басты:

— Жап жаагынды калжырабай! Дегеним деген. Айттым бүттү!..

Мына, ушинтип жатып мен биринчи жолу мектепке бардым.

Ушундан тартып Дүйшөн күнүгө эртең менен айылды үймо-үй кыдырып, бизди мектепке алып барып жүрдү.

Биринчи күнү ал бизди жерде төшөлгөн саманга олтур-

гузуп, колубузга бирден дептер, бирден калам, ар бирибизге атайлап жасалган кичинекей тактайдан берди да:

— Муну тизенерге коюп, кат жазасынар, — деди.

Анан дубал бооруна жармаштырып койгон сүрөттү көрсөтүп, мына бул киши — Ленин! — деди. Биз ушул кишинин айткан, көрсөткөн жолу менен окуйбуз...

Лениндин ошондогу сүрөтү бүт өмүрүмө эсимде калды. Кийин мен мындай сүрөттү эмне үчүндүр учурата алган жокмун. Ирени азыңкы Ленин ал сүрөттө жарадар колун мойнана асып, артын жапыра кийген кепканын астынан мұнайым карап, «Эчтеке эмес, балдар, силер да чоноюп жетилесинер. О, силердин келечегинер кандай сонун келечек»!... — дегендей терен ойго берилип турган эле... Дүйшөн бул сүрөттү көптөн алыш жүргөн болуш керек, кагазы эскирип, чет-чети жыртылып калган получу. Мындан башка биздин мектепте төрт эле дубал бар получу.

— Мен силерге, балдар, арип жазууну, сөз, сан жазууну үйрөтөм, — деди. — Өзүм эмнени билсем ошону окутам...

Айтканында эле Дүйшөн билгенин аябай, ар бирибиздин үйүбүздөн үйрүлүп, калам кармоодон тарта үйрөтүп, биз укпаган саясы сөздөргө чейин түшүндүрүп, окутууга аракеттенип жатты. Азыр ойлосом, колунда кармаган алиппеси жок бул чала сабат, эки сөзду эптеп кошуп окуган жаш жигиттин, албетте, анда окутуунун тартиби, жол-жобосу жөнүнде эч кандай кабары да болгон эмес. Окутат деген ушул деп ез билгениндей, өзүнүн оюна туура келгениндей окута берген. Бирок анын ак пейлинен кылган аракети, менимче, талаага кеткен жок. Анткени ошондо биз үчүн, айыллынын че-тине чыгып көрбөген тоо койнундагы кыргыз балдары үчүн, бил мектеп деп аталган түш-түш жыртығынан шамал ышкырып, эшигинин жылчыктарынан тәэ алыштагы ак карлуу тоо чокулары көрүнгөн ышталган котур тамда кулак угуп, коз корбогөн укмуштуу жаны дүйнө ачылды. Биз ошондо эле Олюяата, Ташкенттерден да чоң Москва деген Ленин жашаган шаар бар экенин, баш-аягы Таластын өрөөнүндөй дениздерде тоодой болгон кемелер сүзүп жүргөнүн, чыракка жаккан май жердин астынан чыга турганын билгенбиз. Эл байып, турмуш онолгондо биздин мектеп столдор коюлган чоң ак там болоруна биз ошондо эле ишенгенбиз.

Анча-мынча арип тааныгандан кийин, «ат», «таканы» жазалбай жатып, кат жүзүнде биздин биринчи оозанган

сөзүбүз Ленин болгон. Биздин саясы алиппебиз: «бай», «кедей», «батрак», «кенеш» деген сөздөрдөн түзүлгөн. Ушунун баарын бизге Дүйшөн колунан келишинче үйрөтүп түшүндүрүп, окутуп жатты.

Дүйшөн атасы менен кошо темир жолдо иштеп жүрүп, Михаил Семёнович деген карыя мугалимдин колунда эки кыш окуп жүргөнүн, аскерге баргандагысын, актар менен согушкандағысын кызыгып угар элек. Ал эми Ленин туура-луу Дүйшөн өз көзү менен көрүп келгендей сүйлөр эле. Эгерде анча-мынчасы ооздон-оозгы откөн элдик жомок болсо да, биз үчүн анын баары сүттен ак чындык болчу. Биз эч бир күмөн санабай туруп кээде сурап калар элек: «Агай, Ленинге салам бергенде кол кармаштыныз беле!» Анда биздин мугалим башын чайкап: «Жок, балдар, жұз көрүшүп жолуга албадым», – деп, ошого өкүнүп, үшкүре турган.

Ал ар бир айдын аягында «волуска» барам деп жөө кетип эки-үч күн жол жүрүп келчү. Ушул арада биз аны кадимкідей сагынып калар элек. Жанымдан артык бир тууганым келердей, женеме байкатпай, улам-улам төмөн жактан жол карап, мугалимдин куржун көтөргөн карааны кайсы жерден көрүнор экен, жайдары мүнез күлкүсүнө качан тоюп, жүргөгүмдү жылыта караган көздөрүн качан көрөр экем деп чыйпылдаш күтөр элем.

Дүйшөн окуткан он чакты балдар-кыздардын ичиндеги чоңураагы эле мен болчумун. Балким, ошондуктан сабакты дурусурдаа билгени да мен элем. Бирок ал гана эмес, мугалимдин ар бир айткан сөзүн, көрсөткөн арип, жазууларын мен ыйык түрдө көнүлүмө алыш, бүт ыкласым салыш үйрөнө турганмын. Мен үчүн андан чоң, андан артык жумуш болгон эмес. Дүйшөндүн берген дептерин аяп, кай жерде жүрбейүн, ороктун учу менен жерге чийип, дубал боорлоруна, кар үстүнө арип салыш, сөз жазып окугам. Өз көнүлүмдө мен үчүн Дүйшөндөн жакшы, андан билимдүү киши болгон эмес.

?

Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Дүйшөн окуучуларды мектепке кантеп чогултту?
2. Алгачкы мектептин корунушу, окуу куралдары жонундо эмнелерди баяндал бере аласың?
3. Ошол кездеги тоо койнундагы жаңы мектепте Дүйшөн кандай мугалим болду жана анын ак пейилинен балдарга болгон аракетин кандай баалайсың?



## Окуучулардын түшүнүктөрүн терендөтүү үчүн берилген тапшырма- лар:

1. Алтынайдын окууга Баруусуна ким тоскоолдук кылды жана ким уруксат берди?
2. Азыркы учурда Алтынай сыйктуу жетим балдарга камкордук корулобу?

## 4. БИЗДИН МУГАЛИМДЕН АЙЛАНЫП КЕТКИЛЕ!

Бул арада антип-минтип жатып, кыш да кирип келди. Суук түшкүчө добонүн этегинде аккан таштак сууну кол кармашып кечип жүрдүк. Кийин шыйрак какшап, майда балдар чыдагыс болгондо, Дүйшөн аларды бириң жонуна мингизип, бириң колуна көтөрүп отүп жүрдү. Кишилердин ошондо карангылыгыбы, түшүнбөстүгүбү, Дүйшөндүн мунусун шылдындап күлүшө турган. Өзгөчө кыштоодогу тегирменге ун салдырганы келгенде, жайма каптарды астыларына салып алып, чоң сары тон, түлкү төбөтей кийип, куйругу чорт түйүлгөн семиз аттарды алчаңдата, ичкен бозосун карт кекирип: – Э, ботом, ма бул бириң көтөрүп, бириң аркалап балапан зэрчиткен күрптөй болгон неме ким езү? – деп, камчысын түртө отөр эле. Анда экинчиси темине берип:

– Атандын көрү, аял болсо токолдукка ала турган экен го! – деп түяктын астынан данкан таштап, каткырган бойдан кетишер эле.

Ошондо тигилердин айтканына ыйлап жиберчүдөй ал бир ичим күйүп, күчүм жетсе аларды тизгиндей алышп: «Биздин мугалимден айланып кеткиле. Силер ақмак кишилерсинер», – деп, бетке кыйкырсам го дегендөй ызалана турганмын. Бирок Дүйшөндүн буга арданганын көрө албадым. Ал мындайды укмаксан болуп, сабырын салып, бизди башка созго алакытып койчу. Көпүрө салууга жыгач жок, аттамчыктар көйлү деген ақыл менен бир күнү майда балдарды үйгө узатып жиберип, Дүйшөн экөөбүз сууга таш жыйнап, таштын үстүнө чым коюп ишке кириштик. Азыр ойлоп карасам, ошондо айылдагылар эле эки жыгач таштап бүтүрүп койчу жумуш, бирок анда окуунун мааниси эмне экенин билбegen эл, Дүйшөндү аңчейин бир кыларга иши жок апендидей корушуп, чыдасан окуут, болбосо тим кой дегендөй, ат кечкен жерге көпүрө салып корбогон немелер өздөрүнө кереги жок болгон соң биздин жайыбызды конуулун да илишпептир. Бирок бир

нерсени ойлонушса болмок эле: эмне үчүн ушунча азап жеп, шылдын болуп, биреөдөн артык болбосо, эч жери кем эмес, ушул жаш жигит колунан келген бардык аракетин кылып, элдин балдарын окутуп жүрдү экен? Биз аттамчык салып жатканда кар жаап калган болчу. Сайсеөктөн өтүп, тобегө чейин какшаткан муздак сууда казандай таштар көтергөн Дүйшөн кандай чыдап жүргөнүн билбейм, бир убакытта ти-земдин астында тарамыш түйүлүп, же үн чыгаралбай, же ейде болалбай көзүм бозоруп жыгылганы калган экем, Дүйшөн мени көре салып, колундагы ташын ыргытып жиберип, мени көтерүп жәэкке чыкты. Жерде жаткан шинелине отургузуп, түйүлгөн тарамышты укалас, буттарымды жылуулаап кымтыды.

— Кой, Алтынай садагасы, мен өзүм эле бүтүрөм азыр, отура бер.

Аттамчыктарды эптең коюп бүткөндөн кийин, өтүгүн кийип жатып, Дүйшөн менин үрпөйгөн түрүмдү көрүп, жалооруп күлүп койду:

— Жылыдынбы, Алтынай! Анан туруп: — Баягыда тезекти сен төгүп кеттиң беле? — деди.

— Ооба, — дедим мен.

«Мен да ошондой ойлодум эле», — дегендей Дүйшөн ууртунаң күлмүндөп койду. Ошол болор-болбос нерсени унұттай эсine ала жүргөнүнө, ичимден абдан ыраазы болуп, тобем көккө жеткендей кубандым. Эки бетим ысып дуулдап кетти. Дүйшөн менин сүйүнгөнүмдү сезди окшойт:

— Жайнаган көзүндөн айланайын, — деди ал мени эркелете. Окууга дегеле дилгирсин. Кап, колумдан келсе, сени чоң шаарга окутсам э-э! Кандай киши болор элен! — деди да, ейде туруп, шыргалаң ағызып булдураган көккашقا суунун жәэгінде, азыр да көз алдымда, эки колун желкесине алышп, кекүрөгүн кере, тәэ кыялап кечүп бара жаткан ала булат, ак булатка тигилип ойлонуп турду. Эмне ойлонду экен ошондо? Же кыялышта мени чындалп эле чоң шаарга алыш барып окутуп койду бекен?

«Ай-и-и, кудай, Дүйшөн менин бир тууган агам болуп калсачы. Мойнуна асылып эркелеп, көзүмдү жумуп бекем-бекем күчкөттөп, бардык жакшы сөздөрүмдү кулагына шыбырап айтсам!» — деп тилемдим эле ошондо. Биз анын билиминен да мурун, менимче, ушундай адамгерчилигин, биз үчүн

болжон илгери үмүт жакшы тилегин, бала болсок да, баалап, урматтай турганбыз.

? Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Эмне себептен Дүйшон балдарды суудан көтөрүп өткоруп жүрдү?
2. Малдуулар Дүйшондуң кандайча шылдыңдашкан?
3. Алтынай экоо аттамчыкты кантит салышты?
4. Алтынайды эмне үчүн чоң шаардан окуткусу келген?

Окуучулардын түшүнүктөрүн тереңдетүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Эмнеликтен малдуулардын шылдыңына Алтынайдын ыйлагысы келди?
2. Дүйшөндөгү болгон адамдык асыл сапаттарды кайсыл учурлардан байкадың?
3. Дүйшондун ишин, эракетин өз учурунда болгон эрдик деп атасак түүра болобу? Буга карата сенин өз оюң кандай?

## 5. СЕН ЧОҢ ОКУМУШТУУ АДАМ БОЛОСУН

Экоөбүз азыр бир иш кылабыз, Алтынай, – деди, өзүнчө сүйүнгөндөй мени күлө карап. – Мына бул теректерди мен сага арнап алыш келдим. Ушулар жетилип чоңойгондо, сен дагы жетилип, жакшы киши болуп, көктөп бурдэйсүн. Менин баамымда сен чоң окумуштуу болосун. Айтты-айтпады дээрсин, сенин таалайына жазылып турат, жайнаган көзүнден айланайын, талчыбыктай солкуулдак кезин зээниң бар, акылың тунук. Ушул тилекке багыштап алыш келдим элем, кел эми өз колубуз менен тигип коёлу. Багың окуудан ачылсын. Менин боюм менен тен болгон, жаш наристе кабыктуу көгүлтүр бай терекчелер, жанаша жерден орун алыш тикелей калганда, адырдан жете келген жел, бутак-бутагындагы жаныдан гана ачылган кичинекей жалбырактарын киргизгендей, жаллп эткизе биринчи жолу козгоп кетти.

– Мына көрдүнбү кандай экенин! – деди Дүйшөн, артка чегине берип карап. – Эми тиги чоң булактан арык чыгарып коёбүз. Мына ошондо көрсүн: о, кандай келишкен зор теректер болор экен! Булар дөбөнүн үстүндө туруп, келген-кеткендин баарына көрүнөт. Анда заман да башка болот. Аман болсок жакшылыктын баары алдыда Алтынай...

Сүйүнгөн-кубанганымдан ыраазы болгонумдан эмне дээrimди билбей, мен унчукпай эле Дүйшонду карап тура бердим. Анын ошол кубакай жүзүндөгү сүйрүрөөк келген кара көздөрү кандай сулуу, кандай таза пейилдүү экенин башта

билбей жүргөндөй, анын жаны гана тал тигип, кара топурак болгон, шадылуу, күчтүү колдору адамга кокус тийип кетсе кандай жагымдуу экенин мурун туйбай жүргөндөй, азыр жүрөгүмдү солкулдаткан алда кандай башкача сезим козголуп: «Дүйшөн агай, сиз ушундай болуп туулганыныз үчүн, мен... мен сизди кучакташ өпкүм келип турат!» – деп жибере жаздал, өзүмдүн билбей жаңынан көзөвүн көздө.

Айтор, үстүбүз чайыттай кирсиз асман, турганыбыз жайнаган жазғы болуп, түркүн кыял түркүн сонун үмүтке берилип, жел жараткан жаздын ырайына ырахаттанып турду. Ошол учурда башыма чырмалган балекет иш да ойдон чыгып кетип, эртенким әмне болот, әмне үчүн женелерим мурдагы күндөн бери келбейт, же мени унутуп калыштыбы, же өз әркине тим көлөү дештиби, балалык кылып, Дүйшөн болбосо, унуга бере жаздалтырмын. Айылга келгенде, ал менин эсими салды:

– Келечегим әмне болот деп кеп кайгыра бербе, Алтынай, анын да жолун табабыз. Бүрсүгүнү, же андан наркы күнү экообүз волуска барып, сенин окуун тууралуу өкүмөттөр менен сүйлөшүп келсек кантет? Балким, сени шаарга жиберип калышар?

– Сиз кандай десениз, агай, кандай айтсаныз, мен ошондой болом, – дедим мен.

Шаар деген кандай боловорун көз алдымга элестете албасам да, анда барып окууну, сөзсүз, боловор иштей мен дароо эле ойлоно баштадым. Бирде – ошого кубанып, бирде – коркуп жатып, кайра кайраттанып, кыскасы, бул иш эсимден чыкпай, ойлоно бердим. Мектепте отурганда да ушул ойдо болдум. Шаарга барып калсам кимдикинде турар элем? Отунсуу алыш, малай жүрсөм да мейли эле, – деп отурганымда, биздин жаман тамды сыртынан бастырып кетчүдөй болуп, утурлата келген үч-төрт атчандын дүбүртү угуда калды. Мугалимдин айтып берип жаткан сөзүн укпай, биз баарыбыз бир паска кулак түрүп калдык элек, сестее түшкөн Дүйшөн:

– Балдар, көнүлүнөрдү бөлбөй, бери карап отургула, – деди. Ангыча болбой кынырылган эшигибиз шарт ачылды да, желмогуздай күлмүндөгөн женем башпакты. Дүйшөн анын бет алдына барып тура калды:

– Сиз әмне жумуш менен келдиниз?

– Тур мындай, мен кыз узатам! Ай, селсаяк сениби! –

деди женем, муштумун кезеп. Дүйшөн ага жол берген жок.

— Сиздин узатар кызыныз бул жерде жок!

— Эмне? Аны азыр көрө жатарбыз! Ай, жәэн бала, бери келип, сүйрөп чыккыла, бул көк бетти, — деп женем кол булғап койду. Өгүнкү булкуйган тұлқу тебетейдин жаңында союл кармаган эки киши кошуулуп, аттан түше келишти. Дүйшөн эшиктин оозунда турган калыбында ордунан козголбоду.

— Сен эмне тентиген ит, алып койгон катының барчылап, биреөнүн кызын бийлейсіңбі? Тур мындаидай, — деп, тұлқу тебетей өмгектөй берди эле, Дүйшөн каалғанын эки жағына колун керип киргизбеди:

— Силер бул жерге кире турган ақынар жок, бул мектеп! — деди ал.

— Мына айтпадым белем, булар соо эмес, муны өзу катын кылыш алған! — деп женем алкына кыйкырды.

— О, мектебинди урайын сенин! — деп бакырган тұлқу тебетей камчысын үйрүп ура берди эле, каалгага керилип турган жеринен Дүйшөн аны ичен нары тәэп тигиндей учурду. Ошол замат беркилер мугалимге союл уруп, эсі чыккан балдар мени тегеректеп, ыйлас чынырып жиберишти. Карса-курстун ортосунда эшик бырканы чыгып кетти.

— Коё бергиле агады! Урбагыла! Мына мен керек болсом! — деп, оозго жулуңдұм эле, кызыл жаян Дүйшөн эшиктин сыйнып түшкөн тактайын ала-сала, тигилдерди качырып сала берди.

— Качкыла балдар! Кач, Алтынай! — деп кыйкырды ал. Ошол учурда союл менен сыйндыра чапкан колу шалак этип, өзу артка чегине калды. Беркилер аны дубалга кептеп салып кан жыттап өкүргөн, букалардай:

— Ур! Башка чап! Өлтур! Кан сийдир! — деп жабыла токмокко алғанда, тамга женем менен тұлқу тебетей зеекүр жулуңуп киришип, чачымды мойнума ороп қылқындыра, эшикке сүйрөп чыгышты. Буларга моюн бербей суурулуп кайрылғанымда, чынырып ыйлаган балдар түш-түш жакка качышып бара жаткан экен. Дүйшөндүн түрүн көрүп, жер жаргандай кыйкырлып, мугалимиме жулкундұм.

— Айланайын, ага-ай! Өлтурөт экен булар! Айланайын, агай! Дүйшөндүн кол кайтарууга алы келбей, бети башынан, кийим-кечесинен тамтық калбай, жошодой кызыл-ала кан болуп, али эле жығылбай сендиректеп темселеп турган экен. Мени жерге жығышып эки колумду чылбыр менен артка чырмап

жатканда, союлчандар Дүйшөндү улам башка чаап, бир кезде кара күшкү мээлеп уруп, жалп дегизе жерге жыгышты.

— Агай! — деп кыйкырган оозумду баса, ээрге туурамдан арта таштап, үстүмдөн зылдай эки колу менен баса отурган түлкү төбөтейге кошуулуп, беркилер да аттана жөнештү:

— Мугалим экөөнердүн көзүнөрдү тазаладыкпыш эми, олуккананды гана көрөйүн, селсаяк! — деп жөнөм мени дале төбөгө койгулап, узатып келе жатканда, артыбыздан бир убакытта: «Алты-на-ай!» — деген кулакты тундурган ачуу кыйкырык чыкты. Саландаган башымды эптеп ёйдө кылып карасам, адам эси чыккандай канжалаган колуна таш чөнгөлдөп, жүгүрүп, келе жаткан экен. Анын артынан — агайлап ыйлаган биздин окуучу балдар.

— Кызды коё бергиле, иттер! Коё бергиле азыр! Алтынай! — деп, жандалbastаган Дүйшөн жакындай келгенде, берки эки союлчан, дагы да кайрылып, аны союлга альшты. Алсыраган Дүйшөндүн ташы жаза тиийип, атчандар аны бул жолу эки чапканда жыгышты. Кара туман көзүмдү чалып, акыркы көргөнүм: чуркурап ыйлаган балдар жерде жаткан мугалимиме жете келип, коркун туруп калганы болду. Мен кандай кылып, кайсы жерге жеткиргендөрөн билбейм. Көзүмдү ачсам — боз үйдөмүн. Капчыгай, кеч кирип калган убакыт экен, тышта эчтекеден бейкапар жылдыздар түндүктөн сагалашып, алсыраак жерде короо кайтаргандардың үндөрү угулууда.



Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Эмне себептен Дүйшөн Алтынайга сен чоң окумуштуу адам болосуң деди?
2. Теректерди кимге арнап, кандай максат тилектер менен тигиши?
3. Дүйшөн Алтынайды кайдан окутмакчы болгон?
4. Дүйшөн байлардан кандай азап-тозокторду корду? Эмне үчүн?



Окуучулардын түшүнүктөрүн терендөтүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Алтынайды алууга келгендөрө Дүйшөн кандай каршылыктарды көрсөттү?
2. Алтынай эмне үчүн коё бергиле агайды! Урбагыла! Мына мен керек болсом — деп чечкиндүү айтты?
3. Силирдин агай-эжелериңерге урмат-сыйыңар, мамилеңер кандай?

## «БИРИНЧИ МУГАЛИМ» ПОВЕСТИ ЖӨНҮНДӨ

«Биринчи мугалим» повести 1963-жылы езүнчө китеп болуп жарыкка чыккан. Чыгармада кыргыз элиниң сабатсыздыктан билимге болгон умтуулусун, ал жолдогу тоскоолдуктарды, кара-ма-каршылыктарды элестүү көрсөтөт. Чыгармадагы башкы каар-

ман – Дүйшөн. Дүйшөндүн образында кенеш доорунун алгачкы жылдарындағы мугалимдердин иш-аракети, жұргұзұлған иштери кандайдыр бир деңгәэлде жалпылаштырылған. Анын талыбаган өжер аракети менен гана алгачкы мектеп иштей баштады. Ар кимден уккан сөздөр, шылдындоолор да аны алган багытынан тайдыра алган жок. Дүйшөндөгү мугалимдик башкы касиет – ал өзү окуткан окуучулардын жан дүйнесүн терең билгенди. Дүйшөн Алтынайдын зәэндүүлүгүн, илимге болгон кызыгуусун алгачкы құнден эле сезе алган. Дүйшөндүн бул көрөгөчтүгүн турмуштун өзү далилдеди. Алтынай кийин көрүнүктүү окумуштуу, коомдук ишмердин деңгәэлине чейин өсүп жетилди. Коомдук турмуштун ар кандай тармактары сыйктуу эле мектеп иши да көптеген тоскоолдуктар, мүчүлүштүктөр менен жолго коюлған. Бүгүнкү мектеп окуучусу алгачкы окуучулардын окуу шарты, окуу куралдары менен таанышып, азыркы учурдагы окуучунун терең билим алууга толук мүмкүнчүлүктөрү бар экендиги не ынанат. Повесть алгачкы мугалимге, алгачкы окуучуга коюлған зор эстелик катары дүйнөлүк китең окурмандарына кенири таанымал чыгарма болду.

### КОМПОЗИЦИЯ ЖАНА СЮЖЕТ ЖӨНҮНДӨ ТУШУНУК

Композиция – көркөм чыгарманын курулушу, анын бардык бөлүмдөрүнүн бирдиктүүлүгү, көркөм образдарынын өз ара байланыштуулугу, бир бүтүндүкте болушу. Бул жөнөкөй эле биригүү эмес, албетте, ал сүрөттөлүп жаткан окуялардын идеялык- көркөмдүк байланышына негизделет. Анда композициянын болуктерү болуп эсептелген автордук баяндоо, диалог, монолог, портрет, пейзаж, лирикалык чегинүү ж.б. белгилүү бир идеялык- көркөмдүк максатка ылайык жайгаштырылат.

Адабий чыгармадагы мүнөздөрдүн өсүшү, алардын өз ара мамилелеринин чиелениши жана чечилиши *сюжет* деп аталац. Сюжетте катышуучу каармандардын өз ара алакалары, карама-каршылыктары, алардын өсүп-өнүгүш жолу берилет. Каармандардын кыял-жоругун, кулк-мүнөзүн ачууда сюжет чечүүчү мааниге ээ болот. Жыйынтыктап айтканда, чыгармадагы окуялар ырааттуулук, системалуулук менен жайгаштырылып чечмеленет. Сюжеттин элементтерине төмөнкүлөр кирет: окуянын башталышы, окуянын түйүндөлүшү, окуянын андан ары өнүгүшү, окуянын туу чокусу (кульминация), окуянын чечилиши.

УЛУУ МАРШ

Эрин кулдап, күндөй жумшап бүлөсүн,  
Нечен жылдар аккан тердин мөмөсүн,  
Тартып алсам деген кара ниеттин  
Кордугуна кантип тириүү көнөсүн?  
Улуу марш, улуу сынга,  
Сал баарын, эч аянба!  
Эр жигит эми келди,  
Сыналчу зор майданга!  
Кыйын-кыстоо — мин жорукка белчеден,  
Жедеп бышып, көнгөн элим эзелтен.  
Тендеши жок кандай күчтүү болсо да,  
Баш урунуп, багынбайбыз эч кимден.  
Ачууланган большевиктик замбирек,  
Сүрдүү бетин жоого салды күркүрөп.  
Эки дүйнө ченгелдешкен майданга!  
Чыдай албай жердин түзү титиреп...  
Жаш-кары жок, түп көтөрө жабыла,  
Аянбаган кыйын жоону бет ала,  
Дүйнө жүзүн капитагандай калың сел,  
Көтөрүлдү чың кармашар майданга.  
Эмгек этип ырысы мол жеринде,  
Жазыгы жок, жаткан тынч элиме.  
Өзү келип, катылышкан жоо менен  
Чын оюнду салышалы, келгиле!  
Улуу марш, улуу сынга,  
Сал баарын, эч аянба.  
Эр жигит эми келди,  
Сыналчу зор майданга!

КОШ, АЛАТОО, УУЛУҢ КЕТТИ  
МАЙДАНГА

Дүйнөнүн жұзұн өрт алып,  
Кара жалын кептады.  
Кыяндай жүрөт шарқырап,  
Кызыл кандын акканы.  
Ушундай апаат күндөрдө  
Уяттан уят эмеспи,  
Уулундуң үйде жатканы.

«Айланам, коркок болбо!» – деп,  
Айтканын эстейм әненин.  
Ай чапчып суудай толкуган  
Артымда калкым турғанда,  
Айғышкан жоону жеңемин.  
Барыктап багып өстүргөн  
Баландын сына өнерүн.  
Жеримдин бетин булгатпай  
Желмогуз канын төгөмүн.

Кулжалар оттоп семирген,  
Кулпунган гүлү төрүмдүн.  
Колоттон суун шарқырап,  
Комузу болгон көнүлдүн.  
Асмандал әркин ылаачын  
Ардагы болгон көркүндүн.  
Көркөмдүү жерим сактоого  
Куралды колдон таштабай,  
Курманы болом әлимдин.

Атылып тоодон секирген  
Буулагың эстеп жүрөрмүн.  
Таң менен шаншып ышкырган  
Уларың эстеп жүрөрмүн.  
Аскадан аркар көтергөн  
Кырааның эстеп жүрөрмүн.

Чымчыктар сайрап отурган  
Чынарың эстеп жүрөрмүн.

Суусунга балдай татыган  
Сууларың кетпес көнүлдөн.  
Кейнөгүм чечип, көпелек  
Кууганым кетпес көнүлдөн.  
Туткалуу кыргыз ак калпак  
Тууганым кетпес көнүлдөн.

Эселең кезден торолтуп,  
Эсинде жүрдүм, мен дедин.  
Энекем – сенсин, Алатоо,  
Эмчегин соруп эмгемин.  
Жашымдан көөнүм шат болуп,  
Жалташибай жүрүп көнгөмүн.  
Өлүмдөн жаман эмеспи  
Өч албай кайра келгеним.

Байлоосу жакшы келишсе,  
Байгеде ар ат чыга алат.  
Элине бүлүк түшкөндө,  
Эр жигит шондо сыналат.  
Кедери элдин кетпейби,  
Кек албай калса кубалап.  
Кагылам, журтум, ишенгин  
Каран туткан баланар  
Кармашкан жоосун жыга алат...

Аман кал, калкым, аман кал...  
Айылында чардап жүргөмүн.  
Аралап, терип чонойгом,  
Адырдын жашыл гүлдөрүн.  
Сел алса кетпес эсимден,  
Селкилер менен каткырып,  
Селкинчек тепкен күндөрүм.

Байлыгы суудай ташыган  
Бактыга баткан жеримсин.  
Секетин болуп жаш жаным

Сен үчүн каным төгүлсүн.  
Балбылдаап сары жылдыздай  
Майданда уулун көрүнсүн.  
Курманы болсом мейличи  
Курдаштар сүрчү өмүрдүн...

Жартыны бөлүп бир жешкен,  
«Жан, каныбыз» бир дешкен,  
Жарым менен коштошом.  
Бакылаш курбу, замандаш,  
Баарың менен коштошом.  
Дүйнөдөн каргап жоготкун,  
Душмандын жолун тоспосом!..

Көгөрүп жаткан Ысыккөл,  
Көркүсүн жердин билгенге.  
Жел менен ойноп турчу элен,  
Жәэгинди бойлоп жүргөнде.  
Толкунундай болоюн,  
Толгонуп жоого тийгенде.

Эрибей мөңгү жаркырап,  
Эзелден жаткан жерде өстүм.  
Санаасыз көнүл кубанып,  
Сайрандап салкын желде өстүм.  
Кордукту салып душманга  
Колумдан намыс бербесмин.



Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. 1941–1945-жылдарда болгон Улуу Ата Мекендик согуш жонундо айтып бер?
2. 20 миллиондон ашык адамдын өмүрү менен келген Женишти кандай баалайсыңар?
3. Чыгармадагы жоокер кыргыз жеринин кандай касиеттерин эстейт жана сыймыктанат?
4. «Энекем сенсиң, Алатоо, Эмчегиң соруп эмгемин» – деген саптарды қандайча түшүнөсүңөр?



Окуучулардын түшүнүктөрүн терендетүү үчүн берилген тапшырмалар:

«Менин айылдашым – согуштун катышуучусу» деген темада со-

гуштун ардагери менен жолугушуп, кыскача ангеме жазып, талкуулагыла.

**Макалдардын маанисин чечмелегиле:**

1. Эл четине жоо келсө,  
Жан аяган жигитти.
2. Жоого жаныңды берсөн да, сырыңды бербе.
3. Эр жигит уйде туулат, жоодо өлөт.

(Кыргыз эл макалы)

4. Жоокер болсоң өлүмден коркло.
5. Эр карыйт, эрдик карыбайт.

(Кытай эл макалы)

(Монгол эл макалы)

**Улуу адамдардын айткандарын эсине тут:**

1. Курошсуз турмуштун кызыгы жок.

M.Ю. Лермонтов

2. Тубаса баатыр жарапбайт,  
Баатырды согуш жаратат.

A.T. Твардовский

## БЕТМЕ-БЕТ

(Повесттен узунду)

## 1. КАЧУУ

...Бул күздө эшелондор биригинин артынан бири батышты көздөй тынбай өтүп жатты. Мына азыр да станцияга чукулдай берип түштү, алыста чарчап келаткан вагондор ушерге жеткенде үргүлэй түшкөнсүп, бирине-бири кангыр-күнгүр кагыша калып токтоду. Жерге эч ким түшкөн жок. «Бул кайсы станция?! – деп эч ким кыйкырып сураган да жок: ыраакка жол тарткан эшелон ичи бутун серпней сулк уйкуда корунот, түтүн тарпылдатып, фонарын ала жүгүргөн станциянын дежурныйны нары паровозду көздөй чуркап өткөндө гана, арттагы вагондордун биринен мылтыкчан бирөө сыртка башбага калды. Сыртта тааныш капчыгайды адаттагыдай түнкү шамал дуулдап уруп турган экен. Станциянын же-пирейген үйлөрү бар жалғыз чолок көчөсүнүн нары жагында, терен аң менен аккан суунун купуя күнгүрөнгөнү кулакка илешет. Жүрөктү кайгырткандаш шуулдап, теректер жалбырак күбүп жатат.

Башбаккан неме карангыда бирөөнүң андыгандай үнүлүп, теректердин шуулдаганын бир топко козголбой шектүү тыншап турду. Жалбырактардын бири дирилдеп учуп келип, муздак алакандай беттен сылап өттү эле, ал ичиркенгендөй чочуп кетти, күнүрт вагондун ичин кылчайып жалт карады да, сыртка башбакты: эшелон боюнда эч ким көрүнбөйт; айланы тегерек капкарангы. Мылтыкчан акырын вагондон се-кирип түштү да, шырп алдыrbай арыктын кашатындағы бадалга жеттип, далдаланып боортоктоп жата калды. Ангыча «чур-р-р» этип ышкырык чыкты. Мылтыкчан киши туралы жүгүрмөк болуп, ынтылап барып токтоду, башын көтербөй тым болду: дежурный ышкырык берип, эшелонду жөнөткөнүн түшүндү окшойт. Мемиреп тынчый түшкөн вагондор бирини бири ойготкондой силкинишип, поезд ордунан козголду.

Эшелон көпүрөдөн шакылдап-шукулдап өтүп, тээ-тешкен тоого, туннелге жакындал, артындағы мөлтүлдөп кызарган

оту көрүнбөй каларда паровоз жана суу алыш, аз да болсо тыныгып кеткен кичинекей станция менен коштошуп жаткансып, алптарчасынан бардык булкунган күчү менен бир бакырды. Узакка созулган жаңырык аскадан-аскага урунуп абаны солкулдатып, теректерге түнөгөн таандарды уйкусунан чочутту.

Жаңырык басылып, чуулдай түшкөн таандар тынчып, бу чөлкөмдү кайрадан жымжырттык басты. Ошондо гана жанагы поездден түшүп калышп, бадал түбүндө бекинип жаткан киши суунун астынан чумкуп чыга калгандай абадан кере-кере жутуп, энтиге дем алды.

Эшелон улам ары узаган сайын, дөңгөлөктөрдүн темир жолго тыкылдап урунган дабышы да бастагандан бастап, акыры угулбай калды.

Бул түнү теректер жалбырак күбүп жатты. Каратоонун капчыгайында түн караңгы...

Төрөгөндөн бери Сейденин уйкусу күштүн уйкусундай сергек. Азыр да ал жүлүндөй биликтин жарыгында баланын астын кайра кургактап, бешикке өбөктөп, эмчек әмизип, уктабай отурат.

Төрдө, жууркандын сыртынан чапан-чупанды калын жамынып, кайненеси жатат. Кемпирдин карылыгы жеткен, жөтөлгөндө өпкө койдой онтойт, алы жок, басса-турса сырыйнганы жалгыз кудай. «Ялла, жараткан, өзүңе тапшырыдым!» – деп азыр түшүндө да булдурап сүйлөп коёт. Анткени менен, Сейде колхоздун жумушуна кеткенде эптең бала бакканга жарап жатат – мунусуна шүгүр. Кантсин анан байкүш, баланы катындар иштеген жерге көтөрүп барганда кекүрөгү кышылдап энтиккенине, чарчаганына да ыраазы: жалгыз келининин тунгучу онбайбу!..

Билик аран эле бүлбүлдөйт. Бала эмчекти оозунан чыгаргысы келбей, уйку-соодо бир-эки чопулдатып коюп жатат. Бешикке энкейген бойдон Сейде ой-санаага чөгүп, киялында еткон күндердү чабыттап жүрет.

Сырттан терезени бирөө черткендей болду.

Көзү илине түшкөн экен. Сейде башын чулгуп алыш, тыншай калды. Терезе жана бир жолу акырын, аяр чертилди. Баласынын оозунан эмчекти чыгарып, Сейде өйдө болуп, терезеге шырп алдыrbай жакындаады. Кейнөгүнүн жакасын топчулай берип, айнекке үнүлдү. Жапыс терезенин сырт жагы

капкарангы, эчтеке көрүнбөйт. Сейде ичиркене бир силкинн алды эле, чачпагы шылдыр этип, желбегей жамынган чапаны жерге шыптырылып түштү.

— Ким бу? — деди Сейде көнүлү тынчыбай.

— Менмин... Эшикти ач, Сейде! — деп үнүн басып чыгарып, чыдамсыздана айтты эшиктеги киши.

— Мен деген ким? — деди Сейде ого бетер кооптонуп. Терезеден четке жылып, дал болуп туруп калды.

— Ой, бул менмин, Сейде, ач, ач, эшикти!

Сейде терезеге дагы кадала калды да, бир убакта башын мыкчып эшикти көздөй атырылып жүгүрдү. Оозгу караңы тамда шашкалактап илгичти таба албай сыйпалап, анан эшикти шарт ачып жиберип, астында турган немени үн катпай, мойнуна асыла кучактады.

— Энемдин баласы! Энемдин баласы! — деди ал кысталы шыбыраган үн менен, анан чыдай албай кетип, «Ысмайыл!» — деп ез атынан айтып, кубангынан ыйлап жиберди. Кудай мындай бербеспи, кудай берет деген ушу: аскерге кеткен күйөөсү аман-эсен кирип келбедиби! Мына, оозунан махорка жыттынып турбайбы. Боз шинелинин жакасы ёгөөдөй катуу экен.

Бир нерседен корккондой Ысмайылдын денеси калчылдан, калтыраган колдору менен туш келди сылагылады.

— Тигиндей ичкери кирип туралы! — деди ал шыбырап. Сейдени босогодон нары тамдын ичине белинен кармал көтерүп кирди.

— Яа! — Сейде эми эсине келгенсиidi. — Ии, мен куруюн, энеме сүйүнчү!..

Чш! Ысмайыл аны колунан кармай калды. — Шашпа, үйдө ким бар?

— Өзүбүз эле, уулун бешикте!

— Коё тур, жүрөгүмдү басып алайын! Коё тур!

— Кой энем таарынат...

— Коё тур, Сейде!

Дагы эле көргөн көзүнө ишенбегендей, Сейде Ысмайылга артылып, мойнунан бекем кучактады. Карапыда алар биригинин жүзүн бири көргөн жок, бирок көргөн көрбөгөндө эмне, кийиздей калың шинелдин астынан Ысмайылдын жүрөгү ичтеги баладай туйлап, лакылдата урганын Сейде ансыз да сезип турду. Күйөөсүнүн ысык-суукка туурулган берчтей катуу эриндерин түшүндө эмес, өнүндө өпкүлөп жатты.

— Качан келдин? Такыр бошодунбу, — деди эсин жыйган Сейде. Өзүнчө эле боюн токтото албай энтигип турган Ысмайылдын ирени түнөре түшүп, шашып айтты:

— Жана стансадан түштүм... Тура тур, мен азыр...

Ал эшикке ашыгып чыгып кетти да, сарайга уурданып кирип, дароо эле кайра тартты. Колуна кармай келаткан мылтыгын сырткы үйдөгү куурайдын астына сундуруп жиберди.

Ал эмне? — деди Сейде. Уйгө эле алыш кирбейсинби?

— Акырын! Унчукпа!

— А эмнеге? — деди Сейде капыстан таң калып.

Ысмайыл жооп берген жок. Сейдени колунан тартып:

— Жүр, баламды көрсөт! — деди.

### Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Ысмайыл вагондон кантит түшүп калды?
2. Каратоонун капчыгайынын көрүнүшүн жазуучу кандай чеберчиликте сүрттөген?
3. Сейде алтас Ысмайылды кандай кабыл алды?

### Окуучулардын түшүнүктөрүн терендөтүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Ысмайыл эмне үчүн озунун келгенин энесине айттырган жок?
2. Ысмайыл эмнеге кэрбаластан шашып, корккондой болуп жатты?

## 2. ЧАТКАЛГА КЕТЕБИЗ

Күнүгө тәэ ээн жаткан жылгын аралаш чийлүү коктулар тараптан инир ченде Сейде отун кетерүп келет. Сайдан-сайга, ерден-өргө, бир ейде, бир төмөн жүрүп отуруп, айылдын үстүндөгү кашатка жеткенде шашпай дем алат. Кекүрөкту кысып, этке отүп келаткан колтурмачты бошотуп, терин шыпсырлып, денесин жая тангакка чалкалап, бир топко козголбойт. Төмөн, көчөде арабалар калдырап, ары-бери бастырган кишилердин үндөрү угулат. Кээде жел менен кошо түтүндүн, түтүн аралаш откөрө куурулган жүгөрүнүн жыты келет.

Бул жолу Сейде жарыгандай дем алган да жок. Тәэ ылдыйдан паровоздун кыйкырыгы жанырып, капчыгайды көздөй күчүркөнө өрмөлөп, жүрүп бара жаткан поезддин чубалган карааны бир азга көрүнө калды. Паровоз үнүн укканда эле Сейде шак ейде болуп, эки жагын каранып, шашып

колтурмачын тартты. Өгүнү Ысмайылдын эшелондон түшүп калып, түндөп качып келгени азыр жүрөктү болк эттирип, паровоздун чанырыгы көңүлдү иренжитип өттү.

Көчөгө жакындай берерде Сейде эч ким жолукпаса экен деп тилемди. «Айлуу түндөр эртерээк эле өтүп кетсечи!» – деп жатты ал ичинен. Анда ал шек алдырбас эле, Ысмайылга тамак-аш жеткирүү үчүн күнүгө бара бербес эле. Катындар отундуу жерге бизди да ээрчитип барсан дегенде, Сейде унчукпайт. Ээрчитип барчу жерби! Кудай сактайгөр, кокус бир нерсенин четин билип калып, кадик<sup>1</sup> санап калышпаса экен.

Ысмайылдын бекинген жери ошол жакта. Күндүздөрү үнкүрдө жатып, айсыз карангы түндөрдө уурданып үйгө келет. Ал үйгө келгенде терезелерди туюктап, эшикти илип кооп отурушат. Карглаша кайдан дешке болобу, Сейде конулдуун астынан атаяны ороо казып, анын үстүн билгизбей чий, кийиз менен жаап, даярдап койгон.

Алар мына ушинтип күн көрүүдө. Кемпирдин кулагы катуу, сыйрттан болор-болбос үндү каңырыш угуп, өзүнчө чочулай берет, кызыл жәэк, нуру очкөн көздөрү менен уулун аягансып, кейиштүү карап: «Ай, балам, байкуш балам!» – дегендей уурдана үшкүрүп ыйламсырайт.

Ысмайыл кээде гана айылда эмне кеп бар деп сурап койгону болбосо, көбүнчө унчукпай, ындыны очкөн кишидей үнкүйүп, уч айлык, эчтекени түшүнө элек баласын алдына алып, казанды качан кайнар экен дегендей кыжырлануу менен тиктеп кооп отурат. Тамагын эртерээк берип, аны кайра жөнөтүш керек, жерге жарык киргенче ордуна жеткендей болсун. Очоктун башында күйпөлөндөп, күйөөсүн алдыртан жал-жал карап, Сейде өзүнчө ар кайсыны ойлойт. Ал Ысмайылды аяйт, андан айрылып, жетим-жесир болуп калабызыб деп коркот. Жарык көрбөй үнкүрдө жата берген-диктен Ысмайылдын ирени шишинки, жаактарында сакалы тикенектей дүрдүйүп өскөн. Көзү бирде кылмыштуудай жалтандап, бирде жанкечтилил менен эки жакты окурая чалып, заардуу тиктейт. Карап отуруп кишинин эси чыгат. Баягыда, откөн жылкы жайда, Ысмайыл ушундай беле? Күнгө күйгөн турнадай тарамыштуу денесин тер басып жылтылдап, жылаңаңтанаң алып, кечке жанын таштап иштеп, качан болсо жайдары жүрчү эмес беле. Анда Сейде экөө ой-

<sup>1</sup> Кадик – шек санап.

ноп-күлүп там салып жатышпадыбы. Ошондо эртең турмуш кандай болот деген кимдин оюнда бар эле – бардыгы өз орду менен келаткандай болду эле, эл сыйактуу эле: колхозго эмгектенип иштеш керек, ынтымактуу болуш керек, балалуу-чакалуу болуп, аларды чоңойтуп өстүрүү керек... деп тилек калышчу.

«Тамды бүтүп алсак, чарбакты тегерете дубал уруп койсом, болду да, тиричилигиизди беймарал жасай беребиз, эч кимге кор болбойбуз!» – дей турган Ысмайыл. Эми ал – качын. Эми ал өз үйүнө ачык келе албайт, түн жамынып, уурданып келет. Келгенде да өз үй, өлөң төшөгү эмес, башка бир чоочун жерде олтургансып, батпай, катуу сүйлөшкөндөн коркуп, шыбырап сүйлөштөт. Сейде ушуларды көрүп, билип отурса да көнүлгө алгысы келбайт.

Күйөөсү түн ичинде келип, мандайында баласын алыш отурганда ал бардыгын унуткарып, аз да болсо чындал бактылуу болгусу келет.

«Мейли, качын болсо качкындыр, алтын башы аман болсо болду! – деп, камыр жууруп жатып өзүн өзү жооткотот. Эркек деген кандай кылса өзү билет. «Ар кимге өз жаны кымбат, бул кыргында башын, башын калкалаган эле тириү калат!» – деп, өзү айттып отурбайбы. Анан мен ага эмне демек элем, жүрөк этим менен тен болуп калган адамды жамандыкка кантип кыям. «Түшүмө кирбекен, ата-бабам көрбөгөн кайдагы жердин түбүндөгү фронтко барып, жалгыз мен жоо чаап берет белем, атасынын көрү, бир күндүк өмүрүм болсо да ушул жерде жүрүп өтөм, өз башымды өзүм окко тосор алым жок!» – дейт. Айткандай эле жалгыз Ысмайыл менен иш бүтөбү? Эч кимге кылдай зыяны жок, качса өз башын сактап качып жүрөр. Андан өкүмматтын казнасы кемип кетпес. Кудай колдосо, эптеп кыштан чыксак, жай алды менен ашуу ачылганда Чаткалга кетебиз дейт. Анда Ысмайылдын «чоң жыланда» ооп кеткен таякелери бар. Ал жерде сен кайдан келдин, эмне болгон эмесин, аны менен эч кимдин иши жок дейт. Чаткалга эмес, андан нары болсо да мейли, Ысмайыл жанымда турганда баарына макулмун. Андан көрө аман-эсен кыштан чыксак экен. Үйдө жүгөрү аз, кыш ортосуна аран жетет. Элдин турмушу да мурункудай эмес, баары эле биздей өп-чап оокат кылыбатат, баарынын эле жазга жетпер жетпес эгиндери турат...»



**Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:**

- Сейде эмне үчүн отунга жалғыз барып жүргөн?
- Ысмайыл үйгө келгендеги ал-абалы, кебетесин, ички уйгу-түйгү болуусун айтып бер?
- Ысмайыл эмне үчүн Чаткалга кетебиз деген?



**Окуучулардын түшүнүктөрүн терендөтүү үчүн берилген тапшырмалар:**

- Эмне үчүн Сейде «алтын башы аман болсо болду» деген бүтүмгө келди?
- Ысмайылды злге көрсөтпөш үчүн Сейде кандай аракеттерди жасаган?
- Эмне үчүн ысмайыл «өз башымды өзүм окко тосор алым жок» дейт?
- Энеси Бексаат эмнеден чочулайт, эмнеге кейийт?

### 3. МЕН ЭМНЕ БОЛГОН ЖАНМЫН, ӨЗҮ!

Ысмайыл адатынча өзүнө көндүм жолуна түшүп, айылды беттеп келатты. Тоо этегиндеги жылга-жыбыттарды басып өтүп, андан кийин каксоо талаадагы чийлерди аралап жүрүп олтуруп, акыры талаанын четиндеги кашатка жете келди, биерден айыл дүпүйүп көзгө даана тартылат: оройгон морлору, жылтырап жарык күйгөн терезелери – баары көрүнүп турат. Эми ар бир кадамды аярлап таштап, шырп эткен дабышка кулак салып, огороддордун чекеси менен абай-лап үйгө жакындай берүү керек.

Мышыктай билинбей басып, үйгө да чукулдап калды. Бирок эмнегедир кооптоно түштү: бу эмнеси, короо тарапта караңдап кишилер жүргөнсүйт, кобур-собур үн угулат. Ал Тотойдун огородундагы теректерге далдаланып, көнүлүнө дүрбөлөң түшүп, алдамеден шектенип туруп калды. Дагы арагыраак басуудан айбыкты. Жүрөгү бир нерсени туйгандай лакылдап чыкты. Жүрөк бир жамандык болгонун сезди: Сейде бекер айтпаптыр – болду болбоду кемпирдин ахыбалы оор.

Мына ушул ой Ысмайылдын дene боюн дүркүрөттү, башына күргүштөп кан тээп чыкты. Теректи апчый кармап, эмне кыларын билбей, же үнүн эркин чыгара албай онтоп жиберди. Кородо кишилер жүрөт, үндөрү угулбайт, үйгө да кирип-чыгыбатышат. Иш бүткөн экен. Оюнда азыр үйгө андан-мындан бир аттап, жолдо котолоп тургандардын биягын биякка, аягын аякка түртүп, өзүнүн жапайы түрү, калыстан пайда болуусу менен элдин жүрөгүн түшүрүп, энеси-не учуп жеткиси келди – айланайын, жараткан, балким мына

азыр жаны чыкканы жаткандыр – учуп жетип, апасынын муздаган колдорун епкүлөгүсү, ушундай азапка салганы үчүн, бир да эне ушундай азап тарткан эместири, өкүнүчүн, өксүгүн буркураган ыйга чыгаргысы келди, ошол буркураган ый менен баарын тетиякта алоолоп күйүбаткан канча элдерди, канча өлкөлөрдү куйкалас күйтүттү гана ыйын калтыргысы келди. Буркурап ыйлагысы келди, көз жашын жамғырдай төгүп, Сейде байкүш ак никелүү, чыдамкай жубай аны бүк түшкөн жеринен көтөрүп алмайынча, суу болгон бетин аарчымайынча, кой эми, кой, ыйлай бербе демейинче ыйлай бергиси, ошол ый менен кошо баарын унугуп, эрип жок болуп кеткиси келди ошондо ким анын колун кармап: «Сен согушка кетпедин белен, эмне биерде жүрөсүң?» – демек.

Жүректүн бул бир саамга барпырап чыккан ысык буусуна акылдын муздак илеби урду. Акылдын муздак илеби аны жүгүртпөдү, турган ордунаң жылдырбады. Өзүн-өзү сөктү, өзүн-өзү жерге какты, бирок энеси өлүм астында жатса да элдин алдында азыр ушул каракчыдай кейпى менен чыгыш барууга даабады. «Апам кечирет, апам минтип колго түшүп бергенден көрө, кетип калсын, башын калкаласын, биерге жолобосун» деп кудайдан тилейт деп, өзүн өзү сооротту Ысмайыл. Ошон учун азыр дароо кетип калайын деди, бирок кете албады. Кетмек түгүл кандайдыр бир күч аны улам үйдү карай түртүп, улам бир кадамдан жылып олтурганын өзү да байкабады. Сарайдын түбүнө жеткендө гана эсине келе түшүп, токтоду. Кишшилердин кобур-собуру эми даана угулду. Мына, бирөө жөтөлдү, бирөө шарп эттире суу төкту. Аттын дүбүртү угулду.

– Көрүп чыктынбы, Мырзакул, ахыбалы кандай? – деди бирөө.

– Ахыбалы кыйын, – деди тиги.

Атчандын үзөнгүсү дарбазадагы бир темирге тийди окшойт, чынк дей түштү да, анан ат дүбүртү короодон узап кетти...

Ысмайыл бу кеткен атчан Мырзакул экенин үнүнен тааныды. Алысыраак тууган. Качантан бери көрө элек. Көрүп жүргөн кезде эки колу сопсоо эле, уруштан бир колунан ай-

рылып келиптири дейт, эми Мырзакул чолок деп коюшат экен. Сельсоветтин төрагасы болуп алыптыр. Төрага деп! Төрага болгону менен колу жок да, туурабы? Болгону эки кол болсо, анын бири жок болот деген эмне? Ысмайыл колдон айрылгысы келген жок, башты мындай коёлу. Ошон учун ушинтип азабын жеп, шорун тартып, өзүн-өзү согуп, бирок башын сактап олтурат...

Ай, атандын корү-ай! Үйге мынча жакын келбей, биерде эмне болубатканын көрбесө болмок. Эми ичи эңшерилип, жүрөгү канап чыкты. Келген жол менен кайра артка тарткандан башка арга жок...

Ал кашаттын кырынан алдыда жаткан айылга кайрылып бир караган кезде түн жарымынан ооп калган. Айылды карангылык эбак баскан. Тамы кайсы, тереги кайсы – эчтемеси билинбей карангылыкка чогуп кеткен. Жылтырап гана эки кичинекей терезеден жарык корүнөт – ошо Ысмайылдын үйү. Ошол үйдө Ысмайылдын энеси жарык дүйнө менен коштошо албай, кыйналып жатат...

Бир оокумда илкий басып, огороддун чети менен көрүстөндү көздөй бет алды. Асманда ала булут ай жарыгын калкалап, карангыда ан-дөн билинбейт, көрүстөн тараалты болжоп жол тандабай жөнөп берди. Бирде мұдурұлұп, бирде буту чункурга кирип кетет – көзүне улам тегерене калып жаткан ысык жаштан алды жагын абылап кароого да будамы келбей баратты. Баратып, адатынча көнүлү дагы зилдеп кетти: «Мен эмне болгон жанмын өзү?! Эмне эле болубатам, кай жолдо баратам, эмнеге жашап жүрөм?» – деди жинденип ичинен кайнаап.

Айылдын обочороок тектирдеги бу көрүстөндү Ысмайылдын көрбөгөнүне көп болгон экен; акыркы жолу биерге качан келгенин да эстеш кыйын. Эсинде, согуш чыга элек кез, трактирилердин окуусун бүтүп келгендөн кийин алгач ат чалгы бериши, чөп чаап жүрдү. Чөптү ушу көрүстөндүн тегерегинен чабышаар эле. Түшкү тыныгууда, аттарды тушап коюп, бир кур балдар көрүстөндүн аймагында ескөн калың чөптердүн арасынан бөденө кармашар эле. Эч кимдин колу, буту тийбеген түркүн чөп бир кылка жапжашыл болуп жайкалып, ар качан ичи толо бөденө болор эле, аларга мындана откөн жай табылабы, мұрзөлөрдүн арасындағы чөпту чаап алышка кимдин дити бармак. Кайран бейкүт кез!

Капарсыз, кайгысыз жүргөн кайран жайкы күндөр! Күнү бүгүнкүдөй көз алдына тартыла түштү. Чөптөрдүн буркураган жытын, калкылдаң соккон желаргыны, жерде да, көктө да чулдурап тынбай сайрап, өзүнчө учуп-конуп куунак жүрүшкөн парандаларды, жайма-жай чырылдаپ, аптастын күсүн чалган чегирткелерди, төбөдө баркырап жанып турған жарықтын молдугунан анын антип балбылдаң жанып турғанын эч кимге элес албаган жарыктык Күндү, дем алсан көкүрөгүндү тазарткан чаңкайган таза абаны эстеди.

Ошондо арадан жылдар өтөрүн, ал моминтип кылшы түнде зиркиреп, ызадан, корунуп-коркуудан ичи буң болуп, аны ушундай ахыбалга эмне апкелсе ошонун баарына жини кайнап, жек көрүп, камоого түшкөн жырткыч кебетеленип, караңғылык жамынып, көрүстөнгө келүүгө аргасыз болорун ойлоду беле?

Тектирге чыгып, айланасын карап, бу баягы өзү бөдөнө кармачу көрүстөн экенине ишенбей турду. Жок, ошо көрүстөн. Айдын билинер-билинбес бүдөмүк шооласы ар кай жерде дүмпүйгөн мұрзөлөрдү боолголотуп турат. Тегеректи тегиз кар баскан. Жан жок, жымжырт. Ызгаар шамал гана сөөкке жетчүдөй ызылдайт. Казып коюшкан экен! Жаңы казылган көрдүн үйүлгөн топурагы карайып тигиндейден эле көзгө урунду.

Элден айланса болот, эл аман болсун, жаманчылыкта улуу-кичүү дебей жабыла келип, тиякта тигинтип өлүктүн зыйнатына тикесинен тик туруп, биякта минтип темирдей каткан тоң жерди казып даярдан койгонун карабайсынарыбы.

Ысмайыл жаңы казылган кабырдын четине келип, үңүрәйгөн чункурду мелтирең тиктеп калды. «Егер өзүмдү өлтүрө салсам, азыр, так ушу мұрzonун түбүнө өлсөм, эртөн эл апам менен кошо көемп коёр беле» деп ойлоду... Бирок, «мен уруштан качып баса бердим» эл алдына ачык чыга албай жүргөнүндөй эле, өзүн-өзү өлтүрө салыш да ан үчүн онцой нерсе эмес болчу...

Эртеси эртөн менен Ысмайыл айыл тарапка дагы жөнөдү. Суук үнкүрдө таң атканча үшүп чыккан неме бетинен түгү чыгып, чыйрыгып, бүрүшүп, улам колу менен оозун жаап күрс-күрс жетөлүп коюп, темтелендеп кетип баратты. Бу жолу ал тарапка эмес, көрүстөндү көздөй салды. Сөөкту койгонго катышпаса да, сырттан карап турмак болду. Тегерек-

чөлкемгө абайлас назар салып, бир узун жылгачага көзү түштү; айылдын берээк четинен башталган ушу жылгача тоо этекти көздөй түз созулуп олтуруп, көрүстөнгө жакын жерден етөт экен: ичине түшүп алса аны эч ким көрчүдөй эмес, ал болсо сөөктү алпараткан элди улам карап коюп, обочорооктон коштоп бара берчүдөй. Ушул ақылды туура көрдү да, ошердеги үйдөй чон таштардын арасына жашырынып, айыл жакты карап отуруп калды.

Убакыт етпегенсүйт. Кечээтен бери күйбөгөн жери күл болубатып, ақыры тағдырдын башка салганына баш ийген-сип калган Ысмайыл апасы менен жолуккан ақыркы түндү эстеди. Мурда күндүн эле аркы түнү эмес беле. Эки күн, эки түн етүптүр арадан. Апасы, Сейде, езү, уулу болуп, төртөө төрт көз түгөл отурушпады беле. Эми качанкы бир болуп откон окуя сыйктуу көрүнүп турганын кара. «Аттин-ай, Чаткалга түшүп кетели деген сонун ой болду эле, оозубузду ача элкете тилегибиз таш капканын карачы», – деп ичинен он-топ алды Ысмайыл, ушуга жаны ачып турду. Эми ал ойдун баары ишке ашабы, жокпу, ишенич болбой калды, – макул, Чаткалга барышсын, а таякелерине апасынын өлгөнү, кан-дайча көмүлгөнү турасында эмне деп айтып берет, мунун айтканын туура көрүшсө го бир жөн, а колдорун тескери силкишсе эмне болот...

Сөөктү алышп чыгып келаткан калың топ алыштан эле көрүндү. Атчаны бар, эшекчени бар, жөөлөрү да бар, жай келатышат, айылдын четки көчөсүнөн бери бурулуп, өр таянышты. Алдыда катар келаткан эки аттын зэрлеринин үстүнө табыт орнотулган, соок кийизге оролуп, ошондо жатат. Ушул Бексаат кемпирди айылдаш эл жүрт ақыркы сапарына узатып келатат. Эмнени сүйлөп, эмнени кеп кылып келатышат, аны Ысмайыл кайдан угат. Улам берилеп, Ысмайылдын жашырынып отурган жерине чукулдап калышты. Арасында аял жок, жалан эркектер; ырасым ушундай – аялдар көрүстөнгө барышпайт, сөөк койгондордун келишин күтүп, үйдө олтурушат. Мына азыр, салт боюнча кемпирди жайына тапшырган сон, Ысмайыл ат жалына өбөктөп, элдин астына түшүп, үйдү карай биринчи өкүрүп чаап жөнөшү керек эле, Сейде баш болгон келин-кезек, жек-жаат аялдар үй ичинен кошогун кошуп, өкүрүп келген Ысмайылды коштоп турушмак...

Мындаи болбоду, мыйзам деген бар экен, ал согуштан качкан адамдын жосунун көтөрө албайт экен, эки ортодо минтип пенде өз мойнундагы пенделик парсын етей албай отурат...

Ангыча эл көрүстөнгө жете келди. Ысмайыл жылганын кырындагы ташка далдаланып, баарын даана көрүп жатты. Баары Мырзакулдун айтканын жасабаткан түрү бар. Мырзакул атынан түшүп, четкерээк турган аттарга байлаштыра салып, көр башына жөнөдү, эл жарыла жол берди.

Кийизге оролгон соекту табыттан алыш, кабырдын кырына койгондон кийин молдо үн созуп, куран окуду; келген эл тегерете иймек тартып, жымжырт тунжурап, дит көтүндап олтуруп, аягына келгенде баары кобурап, молдону коштоп бетке бата тартышты. Андан соң жапырт туруп, бир нече киши соекту кердүн казанагына киргизип, ар ким уучтап топурак таштады, оозун бүтөгөндөн кийин анан баары жабыла арыдан бери мүрзөнүн үстүн шоншойтуп, топурак үйүп жиберишисти.

Ушунун баарын Ысмайыл эрдин кырча тиштеп, обочо жерден карап жатты.

Эл көрүстөндөн оолактап кетер замат бу тегеректе өзүнөн башка жан жок калган кезде ал мүрзөнү көздөй төрт аяктап, тарбаландап жөнөп берди. Ирен-далеттен эчтеме жок, колдору, тизелери калчылдайт. Үйүлгөн топуракты ылай-пылайы менен кошо баса жыгылып, муунган, кирилдеген жапайы үнү буулугуп, ыйлап жиберди. Ушу кен аалам астында ушунчалык кор болуп, ызаланып, жаалы шакардай кайнаган, талаада жалгыз канғып жүргөн карышкырдай улуп калган анын оозунан эмне деген сөздөр чыгыбатканын, кимди сөгүп, кимди каргабатканын баамдоо кыйын эле. «Айланайын апам, берекем апам, кечир мени, кечир! – деди ал бир кезде үнүн жетишинче, мас кишиче бакырып ыйлап. – Убалын мага жетсин! Убалын согушка жетсин! Каргышын мага тийсин! Каргышын согушка тийсин! Каргышын согушка тийсин!»

Калпыстан оюнда бир чечимге келип жаткандай, саамга унчукпай калды да, анан жини кайнап, заарлуу: «Өчүм алам, өчүм алам, баарынан өчүмдү алам! Биринди да аябайм!» – деп бакырды.

## ?

### Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн көюлган суроолор:

1. Ысмайыл бир жамандык болгонун кандайча сезди?
2. Эмне себептен ысмайылдын ичи эңшерилип, жүргөгү канап, келген жолу менен кайра артка тартууга мажбур болду?
3. Ошондой сор күндердө да эл жүрт ата-бабанын салтын кандай сакташты?
4. Ысмайылдын ички психологиялык уйгу-түйгү толгонууларын айтып бер?



### Окуучулардын түшүнүктөрүн тереңдетүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Эмне үчүн ысмайыл «элден айланса болот, эл аман болсун» деген жыныстыкка келди?
2. Сен ез энесине топурак салбай калгандан артык кордук бар деп ойлойсунбу?
3. Эмне үчүн ысмайыл энесинин мұрзосун күчтәп ыйлап жаткандағы абалын жазуучу кандай чеберчиликте сүрөттөп берген?

## 4. БАЙДАЛЫНЫН ЖЕТИМДЕРИНЕ КОЛУН ТИЙГИЗГЕН КИМ?

Кечинде Сейде талкан тартып жатканда үйгө Асантай от алганы кире калды. Мойну ичкерип, борбоюп өнү азынкы, үстүнөн атасынын эски купайкеси түшпейт. Тотайдун балдарынын ичинен ушул ортончусун Сейде жакшы көрөт. Жароокер, ачык.

– Сейде жеңе, апам отко жиберди! – деди ал, супарадагы кылымык талканды телмирип карап алыш. Бала да! Баланын мөлтүр көз карашына ким чыдасын. Анын курсагы ачып турғанын сезе койгон Сейде, эки алаканына батышынча талкан салып берди. Талканды сугунуп, күрмөп-күрмөп жутуп алыш, бала Сейдеге ыраазылыгын билдирейин дегендей агала болгон эриндерин калбыитып, күлүндөп койду.

– Уй тууганда, апам ууз бышырып берет. Ууз жейбиз. Анан мен кичинекей бөбөкке да ууз алыш келип берем, ээ! Ал ууз жейби?

– Тилинден айланайын! – Сейде жүргөгү элжиреп, аны көзүнөн, мандайынан өптү.

– Уюнар туусун, айланайын, анан жейбиз. Бебөгүн да жейт, тиши чыгып калбадыбы!

Энеси да, балдары да атасынын өлгөнүн билбей дале кат күтүп жүргөнүн ойлоп, Сейде баланы аяп кетип көнүлүн алакытайын дегендей:

– Апаң туруп жүрөт эле, жакшы болуп калдыбы? – деди.

– Бұғын кайра башым деп жатат. Мен мектепке барбай зең коёюн десем, болбой барғын деди, экинчи класска көчпей калсан, атаң келгенде урушат дейт.

– Урушат анан, урушат, жаман окусан...

Бала унчукпай калып көзү жашылданып, соң кишиче оор үшкүрдү...

Кой антип үшкүрбө! – деп жиберди чочуп кеткен Сейде.

– Атан келип калары бардыр... Антпе...

Бала от алыш кеткенден кийин Сейде шалдырап отуруп калды. Тырмактай неменин үшкүрүгү эмне-үчүндүр ага оор тиidi. «Жетим калганын жүрөгү сезип турат ко, бала болсо да!» – деп ойлоду ал. Тотой өзү деле түнүлүп жаткандыр. Бирок сыр билдирбейт. Кантсин анан байкүш, колунда үч жетим, жалғыз бой, оокаттары жок, кәэде колхоздон берген азыраак бирдеме менен оокат кылып жатат. Бая күнү кампадан жарым кап сулу алыш келиптири, ал деле оокат да. Кайрат кылбаса болобу. Түнүлдүм, өлдүм деп жатып алса, балдары эмне болот. Эми ишенгендери зең ую. «Өлтүгүндү көрөйүн, өчөшкөңсүп быйыл мунусу да кеч тууй турган көрүнет! Балдарым саргарып кетти!» – деп, бая күнү сүйлеменүп жүрөт зең. Өзү да бир топтон бери сыркоо! Кантээр экен бечералар? Шордуу Байдалы өзү жүгүрүп барып зымдын үстүнө боюн таштаганын карабайсынарбы? Арылдаган ак көңүл кишиге айла жок турбайбы! Жакшы киши зең! Тотой ачуулуураак болгону менен ал да жакшы неме... Ушундай азап-тозокко ачуулуу болбой көйсүнбү... Ээ, бешенеге жазганнын көрөт да... Ар кимдин убайымы өз башында... Биздики болсо, ал дагы башты сактоонун далбасы... Ысмайылды эп-теп аман сактап алсам. Чаткалга жетсек, багыбыз ачылар... Баса, өгүнү Тотой Ысмайылдын качып жүргөнү чынбы дейт. Мен ага эмне демек зелем. «Билбейм, качса бир жакта жүргөндүр. Бизге көрүнгөн жок», – дедим. «Мүмкүн ушак сез чыгар» деп көйт. Башкалар болсо Ысмайылдын казакта жекжааттары бар зең, ал ошол жакта бозуп жүргөн болуш керек дешет экен. Мейли, эмне десе ошо десин... Мырзакул-дун көзүнө илинбесек зең болгону, ал – душман, аябайт... Башта жакшы көрчү зелем, онбогон кара ниет неме турбайбы... Кудай, пендем десен Мырзакулдан сакта...»

Баланын жанагы үшкүрүгү, анын мөлтүрөгөн аянычтуу кез карашы, кайра-кайра элестеп, Сейденин эсинен кетпей

койду. Ар кандай ойлор көнүлүн чектүрүп, кандайдыр жамандык келерин күткөнсүп, өз алдынан эле жүрөгү опколжуп, тынчы кетти. Эмне қыларын билбей эшикке чыкты. Күн бузулуп турган экен. Небак карангы кириптири. Шамал күчөп, батыштан капкара булуттар калкылдап, асман бетин бербей келатат. Тоолор көрүнбөйт.

«Кар жаайбы. Ысмайыл кантит жатты экен?» – деген ой менен Сейде үйгө кирди.

Эртең менен эрте Сейде адатынча суу апкелгени тышка чыкты. Күн бүркөк, лапылдата суулуу сары кар жаап жатыптыр.

– Ичикий! – деп койду ал мойнуна кирип кеткен кардан ичиркенип.

Чакаларын көтөрүп мындай басты эле, ангыча Тотой-лордуку жактан кыйкырып ыйлаган үндөр чыкты. Тигинден, мындан чаап келе жаткан атчандар көрүнө калды. «Эмне балакет болуп кетти?» – деп, чакасын таштап, Сейде да жүгүрдү. «Байдалыны күздө угузабыз дешти эле, бирөө айтып жибердиби?» деген ой кетти. Дубалдан бурула берип, топураган элдин түрүн көрүп, Сейде дал болуп туруп калды. Ошол убакытта топ элдин ичинен сууруулуп, башында жоолугу жок, чачтары саксайып, көзү аландаган Тотой сарайынын жанына ыйлап жүгүрүп барды.

– Мынакей, айланайын, эл журт! Мынакей! Жаман кулпуну сууруп алыш эле, алыш кетиптири! Кокуй, кокуй, эми шорубуз кайнабадыбы!

– Кечинде өзүн байлап, өзүн кулпу салдың беле? – деп бирөө кыйкырды.

– Ооба, айланайындар, кулпуну өзүм салгам, өзүм байлагам. Ал эмес желинин кармап көргөм! Төшектө жатсам жалгыз уйду кантит көздөбөйүн!..

Сейде бул сездердүн маанисин түшүнгөндө эси ооп, отурган жеринде катты. Кечээ күнү Асантайдын борбоюп келип, атасынын купайкесин кымтыланып, ууз энсеп, аны кудайдан тилеп, күтүп жүргөнү көз алдына тура калды. Башка эчтеке ойго келбей: «Бу ким болду экен, кандай убалдан коркпогон таш боор, кандай кара ниет, желмогуз? Ушундайга колу кантит барды экен!» – деген гана мәэни лакылдаткан ой. Бетке балч-булч уруп, койнуна эрип жаткан карды сезбей Сейде тура берди. Ана, Тотойдун этегине чыркырап

жармашкан балдарынын түрлөрү: кичинеси төшөктөн жаны турган көрүнет, жыланайлак чыла кечип: «Апа! Апа!» – деп бакырат. Тотой аны менен иши жок, ал өзү алдынан жулунат:

– Байдалы үйдө болсо, бизге ууру батынабы? Эркектин үйдө жоктугу ушу да!..

«Балага суук өтөт экен, көгөрүп кетти!» – деген ойдо Сейде барайын деп умтулду эле, нары элдин ичинен почточу Курман басып келип, баланы унчукпай карап, анан койнуна ороду да, үйүнө көтөрүп кетти. Ал жанаша еткөндө, койнундагы баланы деми менен жылытып, сакалынан сыйдырылган жашын мончоктотуп күнгүрөндү:

– Силерди жерге таштабай калалы, бир бирден алыш кетсек да, чонойтобуз!

Айылдын баары дээрлик ушул жерде додолонууда. Башта мал уурдалганда, мындай болчу эмес. Ким уурдатпай, ким жоготпой койду эле. Жок, бул жолу уурдалган мал гана эмес, кишилерди мында айдап келип жаткан башка ыйык сезимдер, башка адамдык касиеттер. Четке чыгып алышып унчукпай түнөрүшөт: «Байдалынын жетимдерине кол тийгизген ким!..»

Баятан ары-бери чалгындап чапкылап жүргөн Мырзакул, азыр жылкычы Барпы экөө чаап келишти. Майып колунун жени албан-дулбан эткен Мырзакул, ат оозун жыйбай, короого куюндай атырылып кирди:

– Ой, эл. Тургула азыр, жөнөгүлө! Аттуун аттай, жөөн жөө, сай-сайды койбой издегиле! Жоголгон мал кеп эмес, ушуну кылган итти табалы!

– Туура айтасың, туура! – дешти көпчүлүк. Ууру алыш узап кеткен жок... Союп алган болсо, эти табылар... Болбо со уйду эски коргондорго бекитип койгон чыгар!..

– Ооба, союп кайдан жетишсин, коргондордон издейли! – деген кыйкырыктар чыкты.

– Жөнөгүлө кечикпей, жөнөгүлө!

Короодон чыгып бара жаткан элдин ичинен Мырзакул фронттон келген беш-алты жарадар балдарды бери кайырды:

– Силер солдат эмессиңерби... Атка минип, Жамбылга кеткен жолду чаап келгиле.

– Оо, андай алышка ат кана?

– Сарайдагы аттарды мингиле! – деди Мырзакул.

— Алар кош айдоого байланып жатат, башкарма колубузга өлүп берер!

— Оо, башкарманды урайын! — деп бакырып жиберди Мырзакул. Заары бетине чыгып, чолок колу дагы да баягыдай мултун дей түштү.

— Жөнегүле азыр! Кынк дебей, аттарды токуп мингили!

Элдин шары менен кошо Сейде да айылдын сыртына жүгүрдү. Мындай чыккандан кийин, бириңдеп туш-тушка бөлүңгөн кишилерди көрүп, атка жата калып, чаап бара жаткан Мырзакулду көрүп, кулаалыдай далбандап, түлкү тумагын баса кийген жылкычы Барпыны көрүп дүрт этип, Сейденин эси чыкты: «Ысмайылды таап алышса эмне болот?» — деген ой келе калды. Эмне кыларын билбей, апкаарый түшкөн Сейде, ошол чийлүү коктулар тарапты көздөй жүгүрдү...



Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроопор:

1. Сейде Асантайга боору ооруп эмнелерди ойладу?
2. Тотой жана анын балдарынын үмүтү эмнеде зле?
3. Тотой эмнеге кыйкырып, ыйлап жатты?
4. Уурдалған уйду издеоого айылдағылар кандайча аракет кылышты?



Окуучулардын түшүнүктөрүн төрөндөтүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Почточу Курман эмне себептен ыйлады?
2. Ушул тополондо Сейде ысмайыл жонундо жан дүйнөсүнде эмнелерди ойлоп жатты?

## 5. СЕН БЕЛЕН?

Кечинде, бутун аран сүйрөп, Сейде айылга кайтканда, Тотайдун сарайынын эшиги баягы эртен мененкідей эле анырайып, керээ ачылган бойдон туруптур.

Үйде болсо өпкө өпкесүнө батпай ыйлаган баласы, көзү гана айланып, ыктытып жатыптыр. Сейденин тирсийип чыналган эмчектерине сүт толгону менен көпкө чейин баланын оозуна салса да иибей, сааса да сүт чыкпай койду. Ал өзү да ушул сыйктуу, тери кургатылбай жайдакталып, түнү менен эшикке кантарылган аттай жаагы карышып, чыйрыгып жатты. Көнүлүү этекеге келбей от жагылбаган, кандайдыр берекеси кеткен үйдүн бир бурчунда өзү баласы менен бүрүшүп отурушту. Кийинчөрөк баланы уйку ортодо бешик-

ке танды да, чечинүүгө алы келбей, Сейде бүкүлү бойдон жыгылды.

Түн ичинде терезе чертилди. Башын өйдө чулгуп, чочуп кеткен Сейде «Сен кимсин?» – деп кыйкырып жибере жаздал, анан Ысмайылдын келип калганын билип, андан бетер эси чыгып кетти: «Кокуй, айыл дүрбөп жатканда, аны кайсы кудай кашайтып айдал келди, кармалат экен!» Сейде ордуна тура жүгүрүп, шашылыш эшикти ачты да, бат-бат шыбырады:

– Бол эртерээк, айыл жаман!

Эшикти кайра иле кооп, карангыда Ысмайылды ички үйгө жетеледи. Терезелерди тууктап, билик күйгүзгөнгө болбой, Ысмайыл колуна кармап турган бир нерсесин былк эттире жерге таштаганда, чочуп кеткен Сейденин жүрөгү да болк этип, кошо үзүлүп түшкөндөй болду. Ал энкее калып, жерде жаткан баштыкты сыйпалады. Колго жумшак бир нерсе урунду. Баштыктагы эт экен.

– Сен белен? – деди заматта тамагы кургап, буула калган Сейде.

– Чш! Унчукпа! Ысмайылдын көзү карангыда жашыл отчалып, ал жакында келип, бетке энтигип оор дем алды. – Унчукпа ишин болбосун!

Сейде унчуккан жок. Кимdir бирөө аны көкүрөктөн алыш, тээ тигиндей түртүп жиберген өндүү, ал жыгыла жаздай, отурган ордуна жер таянды. Азыр, ушул кезде, турмушундагы бардык ишенген, сүйгөнүнөн ажырап, азап, кордук тартып сактаган кишиси, анын бардык жакшы тилек, үмүттөрүн жерге тебелеп, жексен кылганда, ал ордуна тура жүгүрүп, бет алган жагына, талаа, түз, кыр дебей, чаңырып кыйкырган бойдон дүйнөдөн безип, алда кайда качып кеткиси келди. Бирок өйдө туртууга чамасы жетпейт. Там астын-үстүн келип, кимdir бирөөнүн чексиз күйттө солкулдап боздогону күдакты тунжураткансыйт.

– Эмне олтурасын, күйгүз биликти! – дегенге Сейде козголгон жок.

– Ой, эмне отурасын, күйгүз дейм биликти! Эңкейип турган Ысмайыл жанына тизелеп жылып келген Сейдени көрдү.

– Ушул жетимдердин кешигине кол салгандан көрө, өзүбүздүн кунажынды союп алсан болбайт беле.

– (Былжыраба) Ысмайыл аны кыса кармап силкти. –

(Мени үйрөткөндү коюп, өзүндү бил. Заманан бөрү болсо, бөрү бол! Ушул кезде ар ким эле өзүм гана тойсом дейт! Башкалар менен ишиң әмне экен, сен ачтан өлүп бара жатсан да, бирөө келип казанына аш салып бербейт... Алган алып, жулган жулат!.. Акмак болбо!)

Сейде сүйлөбөй жоопсуз отурганына, Ысмайылдын жини келип, оозунан, отко кактап чийки жеген тұтұндуү эттин жыты қаңырысып, ал аялын жакасынан бурап, киркиреди:

(Эмне унчукпайсын, я! Эмне унчукпайсын дейм?... Мен өзүбүздүн кунажынды союп алсам, балабызга сүт кана, элдин балдары өзүндүкүнөн артык болуп кеттиби, я? Чаткала жер ооп жетер белек, ушуну ойлайсунбу, я? Кетерибизге эми аз калганда, мени үнкүрдө ачтан өлсүн дейсинбі, аа! Же башкалар сага менден артык болуп кеттиби?.. Жетишет, кышы менен калчылдан, тишимдин кириң соруп отурдум... Мен уурдайм, мен жейм, аскерден качып келип, ачтан өләйүн деген әмесмин! Өлсө башка өлсүн, бирок мен жөн эле өле калбайм!)

Сыртта жанаша көчөдөн короз кыйкырды, ага әкинчи бири канат кагып, үн кошту. Ысмайылдын кетер маалы болуп калып, ал ордунан турду да:

– Көп сүйлөбөй этти салып жегиле, соөгүн көрсөтпей жерге көмгүлө, уктунбу! – деп тамекини аптыға соруп-соруп алып, таманына өчүрүп, чыгып кетти.

Ирен баран таң сүрүп, үй ичи бозоруп келе жатат. Терезе улам жарык болгон сайын, нары печтин түбүнде, бешикти кучактап отурган чачы ак-бозала аял, терезени кадала карат, бир эле жерге тигилет. Терезенин нары жагында әмнеси бар болду экен, ал әмнени карайт? Эмне үчүн анын чачы бир эле түндө агарып кетти? Чаташып, түрмектөлгөн ойлор терезени быркыратса сындырып, жерди кезип аралап, тиги кандай, бул кандай деп түшүнгүсү келет. Ооба, мына бул кичинекей терзенин нары жагында айыл жатат, эл жатат. Анда почточу Курман бар. Тотой балдары менен, Мырзакул бар... Ысмайыл да бар. Ооба, Ысмайыл да бар... «Бирок сен башкаларга окшобойсун, сен башкасын, жат адамсың... Өз әлини ушундай жоо сайышканда таштап коргологон, ақыры түбү өз әлине душман болот да... Сени сактайм деп жургөн экем, көрсө, ушундан сакташ керек эле...»

Чийлүү коктуларды аралап, баласын көтөргөн Сейде, анын артынан ат минген Мырзакул, мылтыкчан эки солдатты ээрчитип келе жатышты. Жана, туннелди коруган аскерлердин командири, бул эки солдатка жанаша кыштак-ка барып, сельсоветтин председателине качкынды кармоого жардам бересинер деп буйрук берген.

Сейде болсо баласын көтөрүп, ушундан нары төркүнүнө кетет. Бул айылга экинчи жатып келбайт.

Арттараак жерде келе жаткан эки солдат өздөрүнчө сүйлөп жатышты:

— Уюн уурдаткан ушу аял го, кандай дейсин?

— Ошондой болуш керек!

— А-а, анда азамат экен. Акыры уурунун изине түшкөн экен да, бирок баласын таштабай эмнеге көтөрүп келе жатат экен?

— Аны ким билсин. Деги өзү кандайдыр соо неме эмес, жана сельсовет атка минип, баланды өнөрүп ал десе, унчукпай басып кетти.

Мырзакулдар баш жагы туюк ан, майда-майда булактары бар, камыштуу коктуга келгенде Сейде бурулушка токтой калды.

— Тээтиги жерде, камыштын арасында! — деп колу менен көрсөттү. Анан өзү купкуу болуп, алкымындагы жоолуктун түйүнүн бошото чечип отура калып, эмне кыларын билбендей баласын эмизе кетти.

Мырзакулду ээрчиген солдаттар ошол тарапты көздөй акырын басышты. Азыраак ётүп, Мырзакул аттан түшмөкчү болду эле, нары жактан Ысмайылдын кыйкырган дабышы чыкты:

— Мырзакул! Кайт артыңа! Мен акыры өлгөн кишимин, сени да ала жатам.

Мырзакул үзөнгүнү темине калып, ошол үн чыккан жакка кыйкырды:

— Көтөр колунду, жүзүкара!

«Тарс» этип камыштын арасынан беш атар атылганда, ордунан секирип тура калган Сейде Мырзакулдун ат мойнуна жыгылып, жалгыз колу менен жалды тутамдай кармалап, майып колу менен беркисине жардамдашайын дегендей мултун-мултун этип жатып, анан акырын аттан ооп

түшкөнүн көрдү. Ангыча, таштарга бекине калган эки солдат камышты аралата ок атып калышты. Нары жактан Ысмайылдын аткан октору ташка тийип, «чу-ии, чу-ии», этип четке кайып, кулак түбүнөн учкансып жатты. Тынч жаткан тоо арасы беш атарлардын үндөрүнө толуп, чуулдап кетти.

Бир убакытта солдаттын бири эси чыккандай кыйкырды:

— Эй, маржа, куда? Назад, назад! Убьёт!

Баласын колуна көтөргөн бойдон Сейде туура Ысмайылды көздөй кетип бара жатыптыр. Ал эчтекеден сезгенбегендөй бет алдын тайманбай түз тиктейт. Бул учурда анын таштан чапкандай бир калыпта мостойгон кара тору жүзүндө кандайдыр ичтеги зор күч, өкүмдүү адилеттик сезилип жатты. Анын каар менен мунзарга толгон көзү Ысмайылды: «Чык бери! Кел алдым!» — дегенсип тиктейт. Сейде ар бир кадам илгери баскан сайын шашып калган солдаттар эмне кыларын билбей:

— Эй, назад! Вернись сейчас! Вернись! — дейт.

Бирок Сейде кылчайып койбостон камышта жаткан Ысмайылга салмактуу басык менен жакындай берди.

Тоо ичи демин тартып тыптынч. Оозун басып, таштарга селее жармашкан солдаттар да, бери жакта турууга умтулганда, жалгыз колу менен жер чапчып, жүзтөмөнүнөн жыгылган Мырзакул да, сүр мөңгүлорду кабагына түшүрө асмандан бүркөлгөн зоокалар да, айланада дүйнөнүн баары бул учурда үн чыгарбай, ок качан атылар экен, бала көтөргөн аял качан жалп этэр экен дегендөй коркунучту күтүүдо. Жок, мындай болууга мүмкүн эмес! Ана, камыштарды шуудурата келип, Сейдени: «Кайт, артына кайт!» — дегендөй бет алдынан шамал уруп, жоолугун учурду. Аял аны билген жок. Ал азыр өлүмдү көздөй эмес, адамдын бийик касиети, адилеттиги үчүн баласын керилген көкүрөгүнө кысып, башын өйдө көтерүп, кетип бара жатты.

— Стой! — деп солдаттын бири чыдай албай кыйкырып, ордунан тура калды. Ал умтулуп аялдын артынан жүгүройүн дедиби, бирок ангыча болбой нарь камыштын арасынан боз шинель алама-жулама, бети башы сакал баскан киши секирип чыгып, мылтыгын кош колдоп өйдө көтерүп, аялга калчылдап жүткүндү. Бетинен киргилт тер куюлган, капкара түнергөн Ысмайыл Сейдеге жакындап, бетме-бет келгенде

көзү алачакмактанып, мурунку Сейде эмес, кандайдыр башка, кандайдыр өзүнүн укмуштуу күчүн, өз артыкчылыгын, адалдыгын билип жалтанып койбостон, баласын көтөрүп, чачы бозала, жыланбаш аялдын манкайып турганын көрдү. Сейде анын көзүнө бийик жерде тургандай көрүнүп, ал өзү анын жанында кирбийгенсип, башын ийнине катышбир нерсе айтайын деп оозун чала ачкан бойдон Сейденин жаш араплашкан көзүн бир карап, мылтыгын тээ тигиндей ташка жанчып ыргытты да, колун көтөрүп, мылтыгын сундуруп келе жаткан солдаттарга корголоду.

### ?**Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо учун коюлган суроолор:**

1. Уй издеген Сейде үйүно кандай абалда келди?
2. Ысмайылдын адамдык касиетинин жогото башташын чыгарманын кайсы учурунан баамдаса болот?
3. Сейденин чачы бир эле тунде агарып кетиши эмне себептен болду?
4. Сейде Ысмайылдын жашынган жерин кантит көрсөтүп берди?
5. Сейде менен Ысмайылдын бетме-бет кездешүүсүн сүрөттөп айтып бер?



### **Окуучулардын түшүнүктөрүн терендөтүү учун берилген тапшырмалар:**

1. Мырзакулду кандай адам деп ойлойсун?
2. Сейденин образына муназземе түзгүлө.
3. Ысмайылдын образына план түзгүлө.
4. «Бетме-бет» повести боюнча коюлган спектаклди көрдүң беле? Андагы башкы ролдорду кимдер ойнот?
5. «Бетме-бет» повести боюнча өз ара пикир алышып, талкуулагыла.

## **«БЕТМЕ-БЕТ» ПОВЕСТИ ЖӨНҮНДӨ**

Ч. Айтматовдун чыныгы чыгармачылык ийгилиги «Бетме-бет» повестинен башталган. Анда Ата Мекендик согуш мезгинде кыргыз айылдары дуушар болгон кыйын турмуштун айрым элестери чагылдырылган. Повестте адеп-ахлакка тиешелүү маселелер козголгон. Тактап айтканда, аскер качкынынын кейиштүү тагдыры сүрөттөлөт. Айылдын эр-азаматтары басып кирген душмандарга каршы кан майданга жөнөшкөндө, алар менен кошо кеткен солдат Ысмайыл өлүп калуу мүмкүнчүлүгү бар экенинен заарканып, жолдон качып келет да, кыш бою кыштагына жакын үнкүрдө бекинип жатат. Ошондо ал өз үй-бүлөсүн кыйноого салат, бара-бара адамдык касиетин жогото баштайт. Акыры кара курсагынын гана камын ойлоп, өз кошунасынын, болгондо да көп балалуу солдат жесириинин уюн уур-

дап соёт. Повестте Ысмайылдын келинчеги Сейденин образы ишенимдүү чечмеленген. Ал адегенде күйөөсүнүн аскерден качып келгенин анчалык өөн көрбейт. Ысмайылды аман-эсен жазга чыгарыш үчүн, өкмөттүк жазадан калкалап калыш үчүн азап-тозоктун баарына чыдайт. Бирок Ысмайылдын жетим-жесирге ырайымсыздык менен кылган ишин көргөндөн кийин андан көнүлү калат. Өзүнүн куру бекер азап тартып келгенин билет, күйөөсүн өкмөт кишилерине өзү карматат. Повестте Бексаат байбиченин энелик зор мәэрими, өзү оор абалда ооруп жүрсө да эч кимге билгизбей, үйгө тәэк болушу, карылык салтты сактай билиши ишенимдүү баяндалган.

## ПОВЕСТЬ ЖӨНҮНДӨ ТУШУНУК

Повесть – көркөм адабияттын бир жанры. Көлемү жағынан чакан, белгилүү бир окуядан кабар берген, кара сез түрүнде жазылган чыгарма повесть деп аталат. Повесть романга караганда көлемүнүн кыскалыгы, катышуучу каармандарынын аздыгы менен айырмаланат. Кыргыз адабиятында повесть жанры кенири өнүккөндүгүн байкоого болот. К. Баялиновдун «Ажар», А. Токомбаевдин «Мезгил учат», «Жараланган жүрөк», Ч. Айтматовдун «Эрте жаздагы турналар», «Ак кеме» ж. б. ондогон повесттерди атоого болот. Жазуучунун талантына, чеберчилигине жарапша айрым повесттер романда берилүүчү окуяларды камтыгандыгы менен да айырмаланат.

М.: Ч. Айтматовдун «Гүлсарат» повести мына ушундай касиетке ээ.

## ТЕМИРКУЛ ҮМӨТАЛИЕВ

(1908–1980)



Кыргыз эл акыны Темиркул Үметалиев 1908-жылы Ош облусунун Жаныжол районундагы Төөжар айылында туулган. 1924–26-жылдары Аксуудагы балдар үйүндө тарбияланган. 1929-жылы Жалалабаттагы педагогикалык техникумду бүтүргөн. Коомдук жана басма сөз жаатында жооптуу кызматтарда иштеген. Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусу болгон. Басма сөз бетине жарыяланган тунгуч чыгармасы – «Кетменчи Туратбай» (1931). Алгачкы ырлар жыйнагы 1935-жылы жарыкка чыккан. Балдарга арналган «Алпкаракуш» (1949), «Токтомуш мерген» (1940), «Күч бирдикте» (1939) ж.б. ондогон ырлар жана поэмалары бар.

### КУБАТ

(Поэмадан үзүндү)

Гвардиянын саясий жетекчиси  
Кубат Жуматаев жөнүндө поэма

### 2. МЕКЕН ҮЧҮН

Эр жигит үйдө туулуп, жоодо өлөт.

(Эл сөзү)

Калмактын тааласында дивизия,  
Бул жерге келип жеткен күштай сыйып.  
Күнестүү жаркыраган түштүк мына,  
Чакыят күн асмандан оттой ысык.

Боз адыр... тамчы суу жок суусаганда,  
Ак мөңгү, көк кашка суу көздөн учат.  
Жыгач жок көлекөлөр ысыганды,  
Тер ағып ыксыратат, уйку басат.

Бет алып Моздок шаарын бара жатат,  
Сергейдин ротасы эң алдыда.  
Билбеген айта турган: «Кайда шашат?  
Жүргөн эл кай тараптан? Не бар мында?»

Алдында баатыр Кубат, баатыр Сергей,  
Ээрчишип жолго чыккан эки шердей.  
Чан жутуп, тандай кургап, чеке тердеп,  
Баратат тың басышып, сыр билдирибей.

Жөө басты бир күн, бир түн тыным албай,  
Жол калды, арт жагында жүз чакырым.  
Жүрүштү жөө басууда өчү бардай,  
Көрсөттү Моздок чөлү оюн, кырын.

Как деген каргасы жок эрме чөл бул,  
Жоо кайда? Фапист кайда? Фриц кайда?  
Кай жерде жолду тороп чыгып чукул,  
Жолугуп кырчылдашат кайсы сайды?

Чалғынчы ача куйрук аркырады,  
Мынакей дал үстүндө жоокерлердин.  
Федорду баатыр Кубат чакырганы:  
— Андагы танк аткычты бери бергин!

Кош шыйрак чон мылтыкты ак баандай,  
Орнотту зенит кылып капитал жерге.  
Ок салып, түздөп туруп берди кармай,  
Ажалды жумшагандай желдеттерге.

Танк аткыч тытыратты жалын бүркүп,  
От чыкты моторунан «Раманын».  
Анакей тик сайылып келет түшүп,  
Билгизбей ойногонун, кулаганын.

— Жок, бул чын өлгөн экен, — деди Кубат,  
Койнуна кубанычын батыра албай.  
Асманга бардыгы да карап барат,  
Эч качан болбогонсуп мурун мындай.

Ангыча жерге түштү ача куйрук,  
Аралаш кара түтүн жалбыртташ от.  
Өлүүгө болгон өндүү каттуу буйрук,  
Учкучтар самолёттон бөлүнгөн жок.

Асмандағы бир белүгү түшкөн өндүү,  
Жалындаш кыпкызыл от бир дебөдөй,  
Самолёт түшкөн жерде күйө берди,  
Колонна кете берди барып көрбөй.

– Жоо жакын, байкаш керек, – деди Сергей,  
Токтолбой бара жатып алга карай.  
Бир секунд ойлонууга убак бербей  
Корунду алды жактан бир чоң сарай.

Жарк этти планшета Сергей алган,  
Карады топографтык картасына.  
Чын эле Алфатово жакын калган,  
Кыйкырды буйрук берип, аркасына:

– Баскыла, чубашпастан, жайылгыла!  
– Сен онго! Сен ортого! Сен бул жакка!  
Алгыла автоматты колдоруна!  
Буйруксуз бир да бириң мылтык атпа!

Таруудай ок чачылып жакын жерден,  
Пулемет тилге кирди ошол замат.  
– Жаткыла, алыш-алыш, бирден-бирден! –  
Сергейдин камкор тааныш үнү чыгат.

– Жылгыла, бирок, тынбай алга карай!  
Аткыла пулёметтун турган жерин.  
Жап болсун анын жаагы кум тыккандай,  
Кыргыла пулёметчу желдеттерин!

Жылышып алга карай эки тарап,  
Жолукту жоолошкондор теке-мандай.  
Чагылып ысык күнгө курал-жарак,  
Атылды автоматтар арып-талбай.

«Ураалап» баатыр Сергей тура калды,  
Мекенден аябастан таттуу жанды.  
Ротасы көтөрүлдү ээрчип аны,  
Беттешкен баскынчыга кыргын салды.

Кыйкырды бир мезгилде Кубат туруп:  
— Уккула командасты менин берген!  
Жүрөктөр зырп этишти бул сөздү угуп,  
Түшүндү айрылганды Сергей эрден.

Жок, бирок, ал өлгөн жок, жарапанды,  
Ок тешти көкүрөгүн кайран эрдин.  
Чакырып Кубат тездөн санитарды  
Тапшырды жандай сүйгөн командириин.

Согушуу токтолгон жок минутага,  
Жоо колу аркасына кайра качты.  
Кубат баш жоосун сүргөн ротага,  
Улантты алга жүрүп салгылашты.

— Алдыда турган дөндү ээлеш керек,  
Буйрук бар, милдеттүүбүз аткарууга.  
Ал дөндүн ар жагынан агат Терек,  
Дон керек душман сырын аңтарууга.

Ушинтип алга Кубат буйрук берди,  
Толуктоосуз бүт ротасын жүгүргөндө  
Эшилтип жоокер буту кумдак жерди,  
Жетишти жениш бардай ошол дөндө.

— Казгыла окопторду, болсун терен,  
Минадан, снаряддан сактагандай.  
Танк минип жан алгычтай сүрдүү келген  
Душмандан коркуп эч ким кичпагандай.

Жоокерлер оюп кирди кара жерди,  
Үй жасап ушул жерде кыштачудай.  
Чон үйүп брустверин иреттеди,  
Эч качан аны кайра бузбачудай.

Танк жайнап чыга келди душман жактан,  
Жайылган койлордой көп келе жатат.  
Миналар дүпүлдедү түш-тараптан,  
Бары да ушул дөндү мээлеп атат.

Курчады элүүдөй танк өтүп артка,  
Ортодо калды рота, калды Кубат.  
Башталды кызыл кыргын бир заматта,  
Кубаттар болот чептей бекем турат.

– Жетсечи биздин артполк ушул кезде,  
Согушту сезер эле танк минген Ганс.  
Көп нерсе мындай кезде түшөт әске:  
Танк бузар кубаты зор куралдар аз.

Ар качан бирге жүрүп бөлүнбөгөн,  
Ротаны бөлүп салды дивизиядан.  
Бөлгөндөй бир кишини үй-бүлөдөн,  
Бөлгөндөй жаш баланы агасынан.

Аркада замбираектер, эшелондон  
Алиге түшүрүлүп үлгүрбөгөн...  
Чыгарбай ушулады Кубат ойдон,  
Душманды атып жатты турган жерден.

Арзымат сойлоп чыгып окобунан,  
Бир танкты шише менен уруп калды.  
Үргитты үч-төрт жолу удаасынан,  
Танканын бензин багы жалындады.

Беренди капитаган жоо куткарбады,  
Жыгылды төшүн апчып колу менен.  
Досуна жоокер Иван чуркап барды,  
Окопко кайтышпады ал экөө тен.

Танктарга далдаланып эн көп солдат  
Дөбөгө жакындашып келе жаткан.  
Иштетти автоматын Федор сержант,  
Ок качан бекер учкан ал эр аткан.

Танктарды алга өткөрүп аткан эле,  
Бир тобун томуртайты чил аткандай.  
Жан чиркин ушунчалық таттуу беле.  
Бир тобу кайра качты жакындашпай.

Жүрөктө көптөн берки кыйнады кек,  
Көрүндү көк чепкендөр чочкодон жек.  
«Арзымат, Иван үчүн оч аlam!» – деп,  
Эр Федор эриндерин тиштеди бек.

Жөнөдү танкты көздөй алга жылып,  
Мергенчи аюу андып бараткандай,  
Бир танкка гранатты уруп, уруп,  
Өзү да жерди бербей талашкандай.

Жыгылды жүздөмөндөп, талашкан жер,  
Түрткөндөй арт жагынан бирөө аны.  
Көрбөгөн мұдүрүлүп чапчаң жоокер,  
Ал жерге жабышкандай, тура албады.

Өзүнүн гранатынан осколка учуп,  
Тийди бейм кайран эрдин жүрөгүнө?  
Өлсө да урган жоосун кан жуткузуп,  
Жаш кыраан жетти күткөн тилегине...

Ар бири жоокерлердин бекер өлбөй,  
Беш-ондон жоо солдатын ала жатты.  
Бузулган танктар турат дөбөлөрдөй,  
Темирге темирди уруп карсылдатты.

Коргоду ар бир ташты, карыш жерди,  
Короону карышкырдан коргогондой.  
Ойлоду баккан көргөн тууган элди,  
Өз уулу өз энесин ойлогондой.

Аяды ачкөз жоодон ар бир чөптү,  
Ажалдан өз баласын аягандай.  
Карады жыгылганы аяп кектү,  
Сүйгөнүн коштошордо карагандай.

Ок атты бакыт тилем Атажуртка,  
Кыйкырды ок тийгени жан берерде:  
- Жолдоштор! Берилбесин бул жер жатка,  
Улуу данк, улуу урмат биздин элге!

«Эс-эс» тер кыйкырышты куру бекер:  
- Ой, рус! Өлбөйм десен колду көтер...  
Кубаттар бекем турду андан бетер,  
Туткунга түшкөнү жок бир да жоокер.

Өлүмдү андан көре артык көрдү,  
Мекенге көөнү таза, жүзү жарык.  
Жыгылды кучакташып тууган жерди,  
Ыргытып гранатты тура калып.

Тирүүлөй кеткичекти жоо колуна,  
Ажалдын ачуу тузун таткан жакшы.  
Душмандын чыдагыча кордугуна,  
Мекендин турпагында жаткан жакшы.

Курчоодо Кубат калды ротадан,  
Ок тийген, осколка тийген – жарагланган.  
Кан аккан, сүусап бүткөн, алсыраган,  
Өнү жок тан эртеңки жаркыраган.

Дөбөдө бир танк жылып келе жатат,  
Көргөндөй жалгыз эрдин жаткан жерин.  
Күркүрөп түптүү жерди солкулдатат,  
Кубат да ойлоп жатты: «Жакын келгин!»

Ойлоду, эсине алды башканы да,  
Демейде кебелбegen баатыр Кубат.  
Ойлоду көп нерсени бир заматта,  
Бардыгы көз алдынан еттү чубап...

Арстанбап, Жалалабад, Сарыбулак,  
Гүл ачкан жемиш бактар, жийде бурак.  
Жараашып күштар таншып, үн угулат,  
Дарчадан сулуу Айша тыншап турат.

Күткөндөй Кубатынын келер чагын,  
Жол карайт, чолпон көздөр күйүп жанат,  
Ал каалайт сүйгөнүнүн эр атагын,  
«Сүйгөнүм – баатыр», – дейт да сыймыктанат.

Ал турат башка жакты карабастан,  
Эрдикке баа берүүчү калыс окшоп.  
Тургансыйт кабар күтүп майдан жактан,  
«Туткунга түштү» сөздү уккусу жок.

«Кош!» деген бир сөз айтты кайран жигит,  
Мааниси жердөй кенен, көлдөй терен.  
Жеништен, салтанаттан үзбөй үмүт,  
Бардыгын түшүндүрдү бир сөз менен.

Коштошту жолдор менен басып өткөн,  
Коштошту жери менен өсүп онгон.  
Коштошту жаштар менен төңтүш өскөн,  
Коштошту эли менен баккан, көргөн.

«Кош» – деди дивизия жоокерлерге,  
Суранып өлтүргөндөн өч алууну.  
Тепсептей Моздок чөлүн желдеттерге,  
Бүт жерди, бардык элди куткарууну.

«Кош!» – деди энесине, атасына,  
Колхоздо жумуш иштеп элде калган.  
«Кош!» – деди айдай аппак Айшасына,  
Жалжылдаш жүрөгүнө от жандырган.

Кыйкырды: «Бул дөбөнү бербегиле!»  
Ал дебө бардык жердин киндигиндей.  
Окоптон чыкты тосуп жонун күнгө,  
Чоң ишке киришкенин билдиргендей.

Жыйнады окоптордон граната,  
Белине баарын илди кыдырата.  
Шыңгырап урунушат кыймылдаса,  
Жүгүрдү, танк алдына калды жата.

Качырап кыйган жыгач жыгылгандай,  
Үн чыкты, чон кара танк калды токтоп.  
Токтоду ошол замат кыймылдабай,  
Карайды фашизмдин мүрзесү окшоп.

Дал ушул минутада чыгыш жактан,  
Бир башка жерди, асманды дүнгүрөтүп,  
Үн чыкты замбиректен карсылдаткан,  
Келиптир арка жактан артполк жетип...

Дебенү фашисттерге тепсетпестен,  
Кубаттын дивизиясы жетип барды.  
Ошол күн, ошол дебе кетпес эстен,  
Кетпестен көп окуя эсте калды.

Кубатты чыгарышып танк алдынан,  
Достору эрдигине таң калышты:  
«Кыйраткан болот чепти кандай балбан!  
Сактаптыр колдон бербей ар-намысты!»

Кантсе да үндүн ээси эмессиңи  
Кубулжут, тоо булбулу, сайра, сайра!  
Калк учун курман болгон эр эмеспи,  
Кубаттын атын ата кайра-кайра!



Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Моздок чолунун көрүнүшү кандай сүрттөлген?
2. Жоокерлер душмандар менен кандай салылашты?
3. Кубат жалындуу жаштык омурүн эмнеге арнады?



Окуучулардын түшүнүктөрүн терендетүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Сергейдин ротасынын кыйрашына эмне себеп болду?
2. Кубаттын эр жүрөктүүлүгү озгочо кайсы учурда көрүнүү?
3. Жоокерлерге жардам кайсып маалда келди?
4. Душмандар көздөгөн максаттарына жете алыштыбы?
5. Аталган суроолорго кыскача жазуу жүзүнде жооп даярдашыла.

## «КУБАТ» ПОЭМАСЫ ЖӨНҮНДӨ

«Кубат» поэмасы 1953-жылы өзүнчө китеп болуп басмадан чыккан. Т. Үметалиев поэмасына чейин Кубат жөнүндө бир нече макала, «Уч баатыр жөнүндө ыр» деген ырын жарыялаган. Ку-

бат ойдон чыгарылган каарман эмес. Түрмүшта жашап өткөн адам. Кубат Жайыл районундагы Эркинсай орто мектебин бүтүрүп, Ташкент шаарында окуп, техникалык билимге ээ болот. Согуштун алдында Жалалабатта комсомолдун областтык комитетинин секретары болуп иштеп туруп, өз ыктыяры менен согушка кетет. Кубат алгач атчандар полкунда кызмат кылат. Көрсөткөн эрдиги үчүн Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланат. Андан кийин аткычтар полкуна кошуулуп, эр жүрөк жоокерлери менен бирге фашисттик, үч «тилди» кармап келишет. Душмандар менен болгон салгылашууда Алексей, Сергей, Аркадий, Федор, Иван, Кемел, Арзымат сыйктуу көп улуттуу жоокерлердин достугу, ынтымагы, өз ара жардамдашуусу көркөм баяндалган. Кубат – өлүмдөн коркпой, тескерисинче, ага тике караган баатыр.

Тирүүлөй кеткичекти жоо колуна,  
Ажалдын ачуу тузун таткан жакшы.  
Душмандын чыдагыча кордугуна,  
Мекендин турпагында жаткан жакшы, –

деген чечимге келишет жоокерлер.

Поэмада автордун согуштук тажрыйбасы окуялардын берилшинде даана сезилип турат. Поэманды окуган ар бир окуучу автордун чеберчилигине, ыр саптарынын ийкемдүүлүгүнө жана көркөмдүгүнө маашырланбай койбойт. М.: Айшанын, Аркадийдин Кубатка жазган каттары терең иштелген.

# МАЙРАМКАН АБЫЛКАСЫМОВА

(1936)



Кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымова 1936-жылы Кемин районундагы Жаныалыш кыштагында туулган. 1958-жылы Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институтунун филология факультетин бүтүргөн. Тунгуч ыры «Женишбек» деген ат менен жарык керген (1952). Биринчи ыр жыйнагы «Кичинекей досторго» деген ат менен 1961-жылы чыккан.

## ЭСТЕЛИК СҮЙЛӨЙТ

(Поэмадан узунду)

Гүл сенселет таажыларын бийлетип,  
Нектарына кимдир бирөө кусабы?  
Күштар неге бул тарапка  
Дешип турат «учалы?»

Бактар кыздай бой тирешет,  
Сууга тигип келөкө.  
Чолпуларын шылдыратат,  
Жел жорголоп женөсө.

Арасында ушул бактын  
Таштан бүткөн таш дене,  
Таштан бүткөн эстелик  
Турат дайым кандуу күндүн  
Солдатындай томсоруп.

Сенселгиле, бактар, э-эй,  
Жалгызырабасын таш дене.

Камыкпасын таш дene,  
Бери учкула, күштар, эй.  
Ээн калбасын таш дene.

Бул эстелик адам болчу  
бир кезде.

Бул эстелик  
кыргыздарда жүргөн болчу  
бир кезде.

Кыргында ал, ✓  
Ата Мекендиk согушта ал,  
Кессе да башын,  
дushman алдында  
Ыйлабаган эч качан.  
Ач калганда жан кечпеген  
эч качан.

Мекенин ал сагынган  
Карегине жаш кыпчып.

Жениш күндү энсеген,  
Музыкадай таншыган.  
Ажал менен катар анда турса да,  
Үмүттөрү чарчаган колго күч берип,  
Кабагына зор айбатты чөгөрүп,  
Родинаны жанынан бек сактаган.

Оо, эстелик,  
Карап турсам, таш этегин  
Учуп тургандай көрүнет.  
Бизден мурда желге жолугуп,  
Шинелиндин  
Ок-дарынын жыты төгүлөт.  
Ордендерин көрүнбөйт тошундөн.  
Сен таш дененди эс алдырып  
көнбөгөнсүн.

Чарчасан да уйкун келбеген  
О, эстелик!

Дагы келдим алдына,  
Эриктинби?

Сүйлөшөсүнбү?

Дале жашсын,  
жигитсин,  
Бырыш сага жолобогон өндөнөт.  
Майдандагы көрүнүшүн сакталган,  
А мен,  
чыны,  
эркек кийсе  
солдат кездеги шинелин,  
Даана көрөм  
чын денесин эркектин.

Атайы келдим,  
бүгүн кепкө отургам,  
Бүгүн нени айтасын?  
Дайым келсем, дайым көрөм,  
Бирге жашайт,  
сенде укмуш сүрөт бар.

– Согушту көрдүн беле,  
Көрдүн беле согушту?  
Кадам жерлер осколканын  
Мин түрүнө тытылды,  
Солдат анда

Ажал менен тиктешти.

Мындей кезде көтөрөсүн башынды,  
Ошол учур талап кылып тургандай.  
Жер алдына бүтпөс сапар чегерде,  
Адамдыктын оор элесин эскерип,  
Акыркы ирет толосун бир  
Чоң дайраны бургандай.  
Минуттарың тамчы терге айланып,  
Көзүн анда

башкача карап дүйнөнү.

Бүгүнкүнү эртең ондоор убак жок,  
Режим жок баягыдай үйдөгү.  
Өлүмдөн бүткөн токко карай басасын.  
Жашаган күндөр

экранда

Кадр болуп айланып,  
Эске аласың эне берген эмчекти.  
Эске аласың адырдагы гүлдөрдү.  
Эске аласың мектептеги күндөрдү.

Мекен үчүн жүрөк ишке киришип,  
Өзүндү өзүң шыктанасың жайгарып...  
Укмуштуудай ритмика таманда,  
Алтын буттун ақыркы күчүнө таянып.  
Керек

керек

так ушунда

Сенин антип басышын.

Сансыз жылдар -

бир кадамдай аралык.

- Мага айттыңбы, эстелик?

Угулдубу ошондой?..

Эсимде менин,

мен ал кезде баламын,

Сагызгандан кабар сурап ырдагам.

Күштар качып, алыс жакка кеткенсип,

Асманда булут гана кылаалаган.

Үч жаштагы бала да

Сезген ошол турмушту:

Ээрчиген эмес жумушка чыккан апасын,

Жоктогон эмес алыста жүргөн атасын.

Жылаңайлак өзү арыкты бойлоп ойногон,

Күзөтүп көнгөн жалкы ескөн улагын.

Мектепте биз

сочинение жаздык

илмейген кол менен,

Эрдигин баатыр аталардын сүрөттөп.

Диктант жаздык адашкан бала жөнүндө

Балалык аянычтар жүрөк тээп.

Биз гүлдү сүйгөнбүз,

укмуштай сүйгөнбүз!

Бирок согуш эркеликти тушаган

Гүл ордуна картошкины өстүрдүк,

Турмуш мында да бир жолу сынаган...

Эстелик,

сага

Болжогондой убакыт

Энен келет этек-жени бүгүлбөй.

Адамсыз асман не кайгымды билесин?  
Сен укпайсың өлгөндөрдүн ырларын.  
Музыкасы кандан оргуп чыккансыйт.  
Адашпас үмүт дайыма жолду каратып,  
Жетелейсин үеген ойго берилип,  
Жұз санаанын кәэ биринен женилип,  
Жер ааламга  
шыбырап келет:  
«Уулум бар, уулум бар,  
Күрмөсү да, калпагы да илинүү.  
Уулу жок деп айтпагыла,  
Уулум болгон! Уулум болгон!..»

...Э-эй, уккун дүйнө!  
Ушул эне жолугат күндө уулуна,  
Ак жоолугу ак көңүлүн белгилеп.  
Эне чиркин келет күндө уулуна,  
Ак кейнөгү ак жүрөгүн белгилеп.  
Эне чиркин коргоп жүрөт таш уулун,  
Таш болсо да, таш болсо да медерлеп.  
Эне чиркин кенешип жүрөт уулуна:  
«Бүгүн сага бир иш менен келдим», – деп...  
О, энеке, бала үчүн ак урган,  
О, энеке, бала үчүн жан кыйган,  
Кезигүүгө таш уулуна жараган,  
Эки көзү таш уулуна кадалган!..

Ичтен экөө улутунуп сүйлөшөт,  
Ичтен экөө  
түтөп-түтөп үндөшөт,  
Ичтен гана алар мундуу унчугат,  
Ичтен кайғы жүлүндү ёрттөп жулкунат.  
Ичтен гана  
уулу экөө сырдашат,  
Ичтен гана  
уулу экөө мундашат.  
Кайғы, сүйүү, ишенич  
Тирилтет тура адамды!  
Бирге кагып экөөнүн кан тамыры,  
Бирге алды көзүне ачуу жашты,  
Таш денеге жан кирди!

Кантип кетти  
эстелик?  
Кантип кетти?  
Таш адамга жан кирди,  
Карасан, карасан журт,  
эстеликти!  
– Биз,  
көптөн бери көркөм бакты көрбөдүк,  
Биз,  
көптөн бери булбул үнүн укпадык.  
Келечектин жылдызы үчүн жан берип,  
Эне ордуна кара жерди жылттадык.  
Келбесимди билгенсінбі,  
сезгич апа?  
Узатканда кол бердин кабак түйүп,  
Мандайымдан өптүн, өптүн  
кана өптүн.  
Башка күндө антип такыр өппөгөнсүн.  
Карегиңен кайғы, жаш акты ийип,  
Апасың да, теней албайм  
эч нерсеге.  
Уулду төрөп  
өстүрмек – сенин күчүн.  
Эл башына иш түшсө уулу аттанат,  
Антпегенде актабайт эне сүтүн...

?

Окуучулардың түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Бак арасындағы эстелик кимдерге тургузулган?
2. Эмне үчүн акын «Бул эстелик адам болчу бир кездे» деп жатат?
3. Позмадагы эстелик жана анын сөзүнүн маани-маңызы, тарбия берүүчүлүк мааниси змнеде?
4. Дүйнө элдеринин ақылдары, жүрөктөрү, тилектери бириксе змнеболот?
5. Позманы үн кубултуп, көркүн окууга ўйренгүло.

?

Окуучулардың түшүнүктөрүн терендетүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Эненин эстеликкө, эстеликтин зиңеге мамилеси кандай?
2. «Эне чиркин коргоп жүрттап уулун» – деген салты кандайча түшүносүн?
3. Эстелик-жоокер знесине змнелерди қаалайт?
4. Өзүң коргон эстеликтер жана андан алган таасирлерин жөнүнде айтып бер?
5. «Биздин айылдагы эстелик» деген темада сочинение жазып, талкуу уюштургула.

## «ЭСТЕЛИК СҮЙЛӨЙТ» ПОЭМАСЫ ЖӨНҮНДӨ

ЭСТЕ

Согуш жана тынчтык темасын ачууда М. Абылқасымованнын «Эстелик сүйлөйт» поэмасы өзгөчө орунда турат. Анын «эч ким, эч качан унтуулбайт» деген элдик учкул сөздү негиз кылыш алыш, согушта курман болгондордун баарын аларга коюлган эстеликке символдоштурат. Жоокерлердин Ата Мекен алдындагы баа жеткис эмгектерин, жүрөктөрдө түбелүккө сакталууга тиши болгон ысымдарын даңазалоого бардык поэтикалык мүмкүнчүлүгүн жумшайт. Акын көркөм сөздүн күчү менен таш эстеликти жандандырып, аны менен бетме-бет сүйлешет. Солдаттын образы Ата Мекен, әл алдындагы кол жеткис бииктике турарын, жүрөктөрдүн теренинде сакталарын айтат.

Бардык жерде, бардык жерде барсынар,

Бардык жерде жигитсинар, жашсынар.

Бардык жерде өлүм үчүн өч алыш,

Бардык жерде жашап жатат бактынар.

Поэманын жаштарга бере турган таалим-тарбиясы жогору. Жаш муундарды өз Мекенин сүйүгө, коргоого тарбиялайт. Ошондой эле азыр ар бир айылда жоокерлерге коюлган эстеликтер бар. Ал эстеликтерге акын белгилегендей, «тируудәй» мамиле кылуу, камкордук көрүү, анын айланасын гүлзарга айландыруу ар бириңдердин милдетинер. Анткени алар өздөрүнүн кырчын өмүрүн силердин келечегинер үчүн арнашкан.

## ПОЭМА ЖӨНҮНДӨ ТУШУНУК

Ыр түрүндө жазылыш, белгилүү бир окуядан кабар берген, поэзиялык чыгармалар поэма деп аталат. Поэманын көлемү ар кандай болушу мүмкүн. Ал көбүнчө жазуучунун сүрөттөп жазып жаткан окуяны ачып беришине, талантyna, чеберчилигine байланыштуу болот. Кыргыз адабиятында поэманын кенири орун алгандыгын байкоого болот. Алсак, А. Токтомушевдин «Какшаалдан кат», Т. Уметалиевдин «Кубат», «Айсулуу», А. Осмоновдун «Толубай сынчы», «Женишбек», С. Эралиевдин «Ак Меер», «Жылдыздарга саякат», М. Абылқасымованнын «Эстелик сүйлөйт» ж. б.

## КАЗАТ АКМАТОВ

(1941)



Көрүнүктүү жазуучу Казат Акматов 1941-жылы Ысыккөл районундагы Бостери айылында туулган. Азыркы Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин филология факультетин бүткөн. Анын «Ыйык Журт», «Мезгил», «Мунабия», «Күндү айланган жылдар» жана башка роман, повесть, ангемелири жарык көргөн.

### МЕЗГИЛ (Романдан узундуу)

«Прогресс» адегенде Совнаркомдун бир бүктөм сары казынын бетинде болчу. Анан ошол чечимди бооруна катып алыш, кекилик, кыргоол, бадалдан уурданып чыгып ат тезегин чокулаган кош аяк дың жолдо казына кийимчен эки адам араба менен күнү-түнү тынбай жол жүрдү. Мезгил жаз: эрте келген мин тогуз жүз жыйырма алтынчы жылдын март айынын башы эле. Сары кар эригиче болбой арык-чөнөктүн жээгине кылайып кек чөп чыгып, маалынан мурда жетип келген дейди ызгыттар жем таба албай кайсакташып, жээктеги толкун шилеп кыймылдаткан үлүлдөргө жабыша калып турган кез.

Жүргүнчүлөр көл жээкке чукул токтоп, эриген коргошундай жылтылдаш тоодон тике түшкөн Долоноту суусунун ейүзүнө таар чатыр тигишти. Эртеси ала-телек кар басып жаткан ээн талааны узун-туура саржандай, улам токтогон жерине сабоодой болгон темир казыктарды кагып, казыктардын учтарына алакандай-алакандай кызыл чарчы матадан желбирете байлап коюшту эле, талаанын бети тим эле

өрт алгандай жалбырттап, ушундай бир салтанаттуу көрүнүп кеткенсиди. Же кызыл дегендин ошондой анты болобу!

Таң атпай желбир-желбир этип турган желеңтерди көрүп алышып аркы өйүзгө ат бастырып келген Долоноту айылынын кыргыздары «О-эй, жер ченегич кошуна, бул эмнен?!» деп кыйкырганда берки өйүздөгү экөө «Шаар болот! Совхоз болот!» деп жооп кайтарышты. Ошентип аркы өйүз-берки өйүз боло кыйкырышып жүргөн күндөрдүн бириnde чабарман келип, тигил экөөнө күш тилиндей кагаз таштап кетет. Кагаз да жер ченегичтердин бири кыркма кара сакалчан Аламанов Кошой дегенди отуз минчилердин тизмесине кошулсун деп, анан али жер үстүндө дайны жок «Прогресс» совхозуна директор болуп дайындалсын деген такилип бар экен.

— Жо, мен каран талаага директор боломбу?! — деди Кошой кудум жанындагы жолдошу күнөөлүүден бетер кагазды анын бетине алпарып силкилдетип. Анаң бир кыялдуу албут неме кечке чейин түнөрүп унчукпай жүрдү да түнү бою чабалактап үшкүрүнүп чыкты. Жатаар онун таба албай улам бир капиталына оодарылып, а ниетинде болсо аны бирөө кантип чыксан антип чык деп шар суунун ортосуна таштап жибергендей аптыгып, оюна миң бир санаа жабалактап келип кетет. «Болбойм!» — деди ал түндүн бир оокумунда койнек-дамбалчан сыртка чыгып туруп. «Болбойм!»

Бирок эртөн менен жуп ишке жөнөөрдө анын түндөгү кызууланган ойлору бир аз суугансып, тынчыгансып калыптыр. Анткени жер ченегичтин кызматынан ал ушунчалык заарканып бүткөн эле. Канчалык мандаиды жарып турса да нивелирди колуна алар менен арзыбаган бирдемени кармагансып ирәэнжип, көңүлү чөгүп кала турган. Кезинде Москвадан шартка жараша геодезиялык курсу бүтүргөн менен кийин байкап көрсө жер саржандап, түтүк шыкаалап жүрүш анын көңүлүнө туура эмес жумуш экен. Анын үстүнө кебетесине жараша койсо экен ушул иш. Же арык-торук бирөө эмес, же келин-кыз эмес, лөкүйгөн айдалылуу чоң эркек ушундай жамы жүрт карапаман төңкөрүшкө түшүп жатканда жонуна чыпалактай турнабай асынып алып долбоор демиш этип кагаз бетин булгап жүрсө анаң оцой ишпи?!

Ушинтип ойлоп абдан ызасы келе турган Кошойдун. Анын кыялышында жер-жердин баарында калаймакан түшүп

кайнап аткан жумуштардын бирине кирип кетмей турат, бирок жер ченегич кесиби онбогон бир жолтоо болду ага. Нечен жолу жылкы чарбасына качканына карабай партиялык комитеттер чакырып алат деле «сиздин кесип зарыл болуп турат» деп улам бир жагына шилтеп жиберет. Ошентип ал көлгө да атайын тапшырма менен келген болчу. Аナン мына минтипп милдетин моюнга ала жер саржандап жүргөндө «деректир боло коёсун» дегенди кайдан күтүптур ал. Деректир деген же бир оюнчук нерсе болсоочу. Анын азабы, түйшүгү канча, анын акылы канча. Же бол деп койсо эле ошол иш колунан келе коёт бекен Кошойдун? Же мурда бир аки-чүкүгө аралашып көрсөчү!..

Кыскасы, өзүнүн мына ушундай дайыма кыйчалыш келчү тағдырына купулу толбой капаланып турду да, колундагы такилипти буздурмак болуп токтоосуз кантонго кетти. Бирок туура жети күн, жети түн дегенде толгон токой жүк жүктөгөн ат-арабалардын алдына түшүп алып тердеп кургап баягы кызыл чарчы маталар желбиреп турган Долонотуга жөө кайтып келди ал.

\* \* \*

Сол ууртунан ээгине чейин жайылып түшкөн төрт элидей әнеден туума калы бары үчүн эл Кошойду кызыл ооз деп коюшчу. Айтымда ал касиеттүү Умай Эненин колу тийген жер имиш. Кошой төрөл албай азап чегип жатканда Умай Эне ээгинен карман туруп башын түздөп койгон дешет. Жөн төрөлбөй кызыл ээк болуп төрөлгөн балдар чанда чыгат. Андайда бүбү кемпир, бакшы кемпир дегендөр тигинден-мындан жетип келишип жерге түшкөн баланы дароо арча менен аластап, билегине көз мончок байлай салышып, андан кийин андыган кырсык адашып калсын деп наристени бетон үйге алып калышчу. Ошентип, Кошойду көтөро чуркаган кемпирдин карангыда буту тайып кетип «кошок!» деп бир чанырат да, баланы ангектей ташка баса жыгылат. Кокуй эле алат деп жетип келгендөр кемпирди айкара салса алдынdagы бала аман-соо! «Бүбү энеси айтты, киндик энеси айтты – аты Кошой болсун!» дешет ошондо тургандар. Ошентип, мындан кырк жыл илгери кызыл оөз наристе дароо Кошой болуп жарык дүйнөгө келет.

Тоонун баласы болгон соң Кошой киндиги кесилээр менин эң оболу бир тилик күйрук май менен оозанып, андан кийин шор сууга кириндиги. Андан соң жентек той, бешик той, кырк кейнек, чач алмай, тушоо той, сүннөт той делинип отуруп үчкө чыгаар чыккыча бала жамандыр-жакшыдыр тойдун үстүндө жүрдү да төрткө илинээр менин чоң энеси үйрөткөн жети атасынын атын жатка айтып туруп анан ээрge олтурду.

— Токтогулдай ырчы бolorун барбы, Толубайдай сынчы бolorун барбы, кулунум! — деди атасы барбаландап сүйүнүп. «Карабайыр жылкы ошондо үстүндөгү баланы жыкпай боз үйдү тегерене аярлап басып жүрдү эле жарыктых» деп калышат Кошойду бала кезинен билген айылдагы кемпирлер. Андай кемпирлер жер-жердин баарында бар эмеспи. Демек тириү жер баскан ар бир адамдын жашап еткөн өмүр жолу бүтүндөй кимдиндир жадымында сакталуу. Бирок эл бирөөнүн баянын айтат, а бирөөнүкүн болсо оозго алып эстеп да койбайт. Же кээде билип турса деле айткылары келишпейт. «А ким билсин аны, пайда-зыяны жок неме. Жер каймактаганда туулду эле, таш мылтыктай болуп дагы эле карыбайт» деп коюшат. Кээ бирөөнү эл ошентет.

А Кошойдуун болсо жөнү башка эле. Эс тартып ээрge мингенден баштап ал атасынын күлүктөрүн чаап жүрүп Чүй боорундагы жамы журтка аттын кашкасындай белгилүү «кызыл ооз бала» болчу. О кезинде Олюяатага чейин барып, айтылуу Алымбек саяпкердин «Карашумкар» деген аргымагы менин тен-тайлаша чаап, толгон-токой аттын алдында келатып ээрден учуп түшүп туйкка тепселенип, кийин Өктөбүр чыкканда карылыштан көзү ириндер, үйүнөн жылбай калган атасынын аргын жылкыларын ортого еткөрүп берген «кызыл ооз» болчу Кошой.

— Жакшы атадан жаман уул деген мына! — дешти Кошой беттегенин бербей дулдуюп атасынын күлүктөрүн кедейлер ортолугуна сала бергенде советти жактырбаган бир тобу. Ошону менин ал убакытка жаман уул аталып, бирок мин тогуз жүз жыйырма төртүнчү жылы, дүйнөгө данкы артылып турган кезинде элдердин Ильич көсөмү кайтыш болгон жылы Кошойдуун аты көп жерге кайрадан угулат.

— Ленин даанышмандын азасына кыргыздан Кошой барат экен! — деп чуу кылышты жердештери. Айткандай эле

көп турбай Кошой «Ленинник набор» деп аталган эң биринчи кыргыз тобуна кошуулуп Москвага кетет...

\* \* \*

Кошой али жер үстүндө изи жок «Прогресс» совхозуна капыстан директор болгон күнү Чүйдө калган аялы Фатима төртүнчү перзентин терөп, бирок атасынан бийсиз балага ат көө албай күтүп калган.

Андан бери жаз етүп, жай ортолоду. Күн сайын алоолонуп күн чыгат, күн сайын жардан шыкаалаган зор мышыктын козундөй болуп кызырып күн батат. Кошойдо бир паскатаынм алар чоло жок. Кошой өндүү миндерген сандаган кишилерде да чоло жок. Жаны заман өлкөнү ташкын суудай капитап, эл-журт аптыгып, көбү түшүнгөндү бири түшүнбөй, бири түшүнгөндү көбү түшүнбөй, турмуш көнтөрүлүп аласалып, биринин чамгарагы кулап, экинчиси коломтого жаңыдан от тутантып, үчүнчүсү эси кетип турган кез. Эски менен жаңынын ортосунда адашып турган кез.

Арадан закымдаап жылдар өтөр, ошондо көл боюнdagы «Прогресс» кантип, эмнеден башталганын эстеген да адам да болбос. Эпадам сурап калса балким бирөө: «Запказ адегендө Кошойдон суу боюна тиккен таар палаткесинде туруп, кийинчөрээк боз үйгө, андан да кийинчөрээк эки бөлмө жыгач тамга көчүп, ошондон башталды» деп, дагы бирөө болсо «Ак коргон» деп аталчу, суу боюнdagы үстү туюк эски күмбөздү көрсөтүшү мүмкүн. Анткени Кошой баш болуп Балыкчыдан алгачкы жүктү тартып келгенде мүшөк-мүшөк ундарды, кант, чайды жамғырдан корголотуп, ошол Ак коргондун ичине киргизе салышкан болчу. Палаткага батпагандар да ошол күмбөздүн ичине баш пааналап чыгышкан биринчи түнү. Кийин Ак коргондун бейит экени такыр эле эстен чыгып, көп жылдар ал жер ичинде солярка, солидолу бар кайың чөлөктөрдин жайы болуп, ал түгүл кимдир бирөөнүн кышка жуук тектайдан сомдоп каалга да жасап жибергени бар күмбөзгө. Ошол себептүү «Запказдун башы ушундан» деп алда кимдер айттып да жиберет. А чын-чынына келгенде «Прогресстин» кадимки чоң курулушу ат короодон башталган болучу.

Контракция делинип адеп Кошой менен чогуу келген жыйырма чакты эр азамат тектайдан аштап биринчи үйдү

тургузуп кирген күнү эле ат короонун да жумушун колго алды Кошой. Эл менен чогуу тактай таарышып, мык урушуп жүргөн жеринен ал бир убакта далдан этип секирип түштү да четте жаткан лом темирди ийнине сала коюп шашылыш кыйкырды:

— Алдагы экөөн мени менен жүргүлө!

Көрсө, анын өрепкүгөн кыяллы көкүрөгүн тээп чыдатпай кетсе керек, анын күнөстүү түзгө жетээри менен жаш балача барбаландап, өйдө-төмөн чон-чон арыштап жиберди да: «Биз ушул жерге ат короону баштай берели», — деди тигил экөөне. Аナン да казык кагып жип тартчу аралыкты жата калып шыкаалап, жолундагы сербейген боз куурайларды тутамдай калып колу менен сындырып кирди:

— Күрөктүү берчи! Бол тез! — деди калпагын жерге таштай салып, бууланган жылаң төбөсүн бет аарчысы менен сүртүп жатып.

Эртеси Кошой дагы экиден үчтөн кишилерди бөлүп барып ашканын, андан соң нан бышырчу пекарнянын, мончонун курулушун баштатып, аナン кишиси жетпей такыр айласы кеткенде «мына бул жерде ветлечебница болот, бул жерде темир уста, бул жерде жыгач уста...» деп ар-ар түзгө өзүнчө таш чочайтуп, казык кагып, ошолордун баарына түнү менен өз бетинче долбоор чийип, эртеси саардан тура калып чийгендерин дароо ишке ашырууга киришет.

Ошону менен бала кезинен бери эмнегедир улам жаңы мээнетке тынымсыз умтулуп турчу. Кошойдун ээликме кыяллы алеп-желеп болуп, бир эле убакта алты-жети курулушту каз-катар баштатып алыш, аナン заматта эле бүтө калсачы деген аракетте алардын улам бирине сабыла чуркан, кара жанын өлчөөсүз азапка салууда.

«Прогресстин» курулушу кол менен тоону кетмендегенсип мына ушундайча башталган. Бирок анда кыргыз жылкысын аргындаштыруучу, тоо арасына түшүп жаткан эң алгачкы бул чарбанын алдыда ойго келбegen нечен катаал тагдыры бар экенин, анын нечен жениш, нечен курдай оор женилиштери болорун, бул жаңы совхоз доордон-доорго етүп, эбегейсиз зор континенттин таштуу бетин түягы менен камырдай эзип, денизден денизге чейин желдей жортуп келген тоо жылкысын дароо эле багындыра албасын негедир эч ким ойлогон эмес экен.

Бир жаз бою тынбай иштешкен сон Долоноту суусунун боюнда учуп келип, конуп калгансып эки бөлмө, үч жыгач тамдар, боз үйлөр жабалактап, ортодон кадимкидей көчө чыгыш, бир жагынан ат короонун төрт булук тамы көтөрүлүп, «Прогресс» кадимкидей шаар боло баштады. Анткен сайын тигинден буга арышын кере таштап Кошойдо тыным жок. Эртең менен иштеп да, жатып да журчұ боз үй конторунан шайдоот чыккан қырктағы кара сакал жигит кечинде ашканага илкіп араң келе турган. Кечинде ал үстүн торко чаң баскан, бети-башы мин бырыш, қызыл көз абышкага окшоп калчу. Килейген олбур мүчөсүн аран сүйрөп ашканага кирет да чайыр жыты буркураган тактай столго жетип-жетпей боюн таштайт.

— Жанымды алып кала көр! — дейт ал ары ичкериден чыга калган ашпозчу келинге дармансыз ырсайып.

Бирок эртеси эле Кошой баягы. Таң саардан туруп алып «Прогресстин» элин чон-кичинеси дебей түп көтөрө шаштырганы шаштырган.

— Энендин ичинде тогуз ай уктап уйкуң канбаган эми канабы? — Тур карайлабай! — дейт кечиккен бириң-экеөнүн эшигин тарта үйүнө кирип барып.

— Өлүккананды көрөйүн, же арыбайт, же талыбайт экен күрсүйүп. Жанды сууруп алат ко бу Кошой деген жалаңкыч! — дешип катын-калачтар таң атпай үйлөрүнөн качып чыгышат.

Күндердүн бириндеги ат короонун курулушунан шашып келе жатып аялы Фатиманын Чүйдө кош бойлуу калганын эстеди да, жүрөгүнө таш жанчылып кетти Кошойдун. «Эмдигиче төрөп койду бекен!» — деди ал өнү кубара түшүп. Болжоп көрсө бечара аялдын кычкылга талгак болуп жүргөнүнө туура он төрт ай болгон экен. Кошой апкаарып бутун шилдей албай токтоп калды. «Атаганат, төрөп койгон экен!..»

Эртеси таң заары менен конгуроо кагылганда, Кошой чочуп ойгонуп кайрадан аялын эстеди. Ошондон кийин ал Ак коргондун қырына илинген соконун сынык тишин ашпозчу аял даң-даң эткизе койгулаган сайын дайыма Фатиманы эстечү болду. «Балким конгуроону аял урган үчүн ушинтип жатабы» деп ал шаша-буша кийинип жатып күмөндөр боло калат. «Ушуну кароолчу чалга табыштап койсомбу?» дейт оюнда. Анаң дагы бир жолу данылдак чочутуп ойгот-

кондо Кошойдун көз алдына али өзү көрө элек ымыркайынын жүзү тартыла түштү да ошол күнү кечке кер сары тарташ бир башкача куса болуп жүрдү. Эч ким менен жарытылуу сүйлөшкөн да жок дүгдүйүп...



**Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:**

1. Долоноту айылынын тургундарына жер ченегичтер кандай таасир калтырды?
2. Кошой жер ченөө ишин жылдын кайсы мезгилинде, кайсы жылы баштады?
3. «Прогресс» колхозунун курулуш иши эмнеден башталды?



**Окуучулардын түшүнүктөрүн тереңдетүү үчүн берилген тапшырмалар:**

1. «Прогресс» колхозунун долбоору кандай эле?
2. Кошойдун аялды эмне себептен наристесине ат койгон жок?
3. Кошой аялын кандайча эсинен чыгарып жана кандайча эстеди?

ТУГОЛБАЙ СЫДЫКБЕКОВ

КӨК СЕРЕК

(Аңгемеден үзүндү)

...Бир кезде Көк сереги көзүнө көрүнө калды. Ал көкжал тартып килендейт. Тыяк-быякка жепженил каргып булак-булак секирип абада созулат. Аナン бир кездеги мүйүзү кар-кайган бугуну жепженил сүйрөп келатыр.

«Мантаңбайлар! Балпанбайлар! Серенбайлар! Мулунбайлар! Атаңар бугу алып келатыр сilerди тойсун деп»— деп кыйкырып жиберсе түшү экен.

Көк сереги көзүнөн кайым болду. Өзү конулдап ийрилип жатыптыр. Түшүндө Кынжыгыйын чакыrbай калганына Канчык өкүндү. Уу-а-ан. — Ошо байкүшту бир туугандары талап жешет ээ, кынжыйып алсыз болгондо».

Ушундан кийин Көк канчык уктаган жок. Ал бөлтүрүктөрүн тим калтырды. Өзү таң алдында жойлоп чыкты дагы. Деги баштагыдай эмес, жайытта жатып калган аксак-тексек жок. Кайберендер да житип-житип дайынсыз.

Күн чыгарда куру кайтты, Көк канчык.

Ай, деги жан багыш жылдан-жылга татаалдап баратыр, ээ.

Үйкусу канган бөлтүрүктөрү мантандалап ачыкка чыгышты ойногусу келишип.

«Уан, мейли, ойной беришсин. Азыр мергенчи жүрчү маал эмес, — деди Көк канчык өзү да балдары менен ойногусу келип кыбындал: — Ата-а, атаңарча мен сilerге эмдигиче бир жолу баш тоголотуп бербедим. Ургаачылык курусун» деп өкүндү бечара канчык.

Аナン ал ошо бөрүгө таандык сактык, көрөгөчтүк менен тыяк-быякка көз чаптырып, те кырандан бери чаарчыктарын ээрчитип чыга келген эликти көрүп калды.

От көздөрү ошол кыран жакка өттү. Өзү күпшүндап балдарына белги берди.

«Уан, ақмактар. Жортуулга-а. Эми өзүнөрчө наисип та-бышка алынар жетип калды. Жүргүлө! Жүргүлө! Бөрү бала-сы карды ачканда ойнобойт. – Уан... Көрдүнөрбү, көрдүнөрбү. Тиги қыранда бизге азық жүр. Эми силер кичине эмессинер. Тездегиле. Ин. Балпагай, сен алдыда зымыра. Сени көрүп ти-гил Сербегей, Кынжыгыйлар чыйралсын. Чыйралгыла-а».

Көк канчык далдаада зымырап, апай бетте амалданып жашынып, бөлтүрүктөрүн ошо элик оттогон қырандын нар-кы көмүске жагынан баштап келди. Анан кайсы жагынан кандайча качырып кирерди баамдады. Бирок, ал ага уба-кыт еткөргөн жок. Убакыт өтүү – колго түшкөн азыкты ка-чыруу.

Ал ыкыс берип, балдарына:

«Уан, мен энесин кубалап жөнөймүн. Силер адаша кал-ган улактарын басып калгыла» деп жатты бөрүсүнчө жы-шаанаалап.

Элик жыт алгансыды. Кулактарын тикчийте кериле тар-тып шектене турду тыяк-быякка карап.

Көк канчык шибер менен болуп боортоктоп жылып ба-ратыптыр. Мантагай, Балпагай энесинен калышкан жок. Мулугүй мулуюп қыранга жетти. Сербегей, Кынжыгый алы-нын барынча бөрүлүгүн көрсөтүшкө тырышты.

Тоо койну жымжырт. Чынында ушуладар үчүн эле. Башка дүйнө өз ырын ырдап, өз күүлөрүн чертүүде.

Кынжыгыйдын жүрөгү катуулап сокту.

«Баары олжого тунушуп, мен куру калсам уят. Анда өз бир туугандарым Мантагай, Балпагайлар эле мени бөрүчө-сүнөн жектешет. А-ың. Мен ошондон корком».

Ушуну ойлоп Кынжыгый бир аз арттап калганын өзү да байкабай калды. Ал ангычакты элик тегерене качты быш-кырып, өз чаарчыктарына дабыш берип:

«Бауп! Бауп... жашынгыла, чүрпөлөрүм. Жырткыч кел-ди. Жырткычтан катылгыла».

Көк канчык ошентип чаарчыктарына белги берип айла-на качкан элиktи зымырата кубалады.

Элик качып баратып дагы чаарчыктарына үн беришке үлгүрдү:

«Каты-ылгы-ыла!! Жым-ым...».

Кургакчылыкта бети ачык апайда элик бөрүгө жеткирчү беле. Ал атайы эле бөрүнү өзүнө жакындатты, кызыкты-

рып: «Жетем» деп ойлосун. Мени кубалай берсин. Чүрпөлөрүм болсо жашынып калышаар, табылбай».

Элик адырын-эдириң этип адашкансып ойт берип, жалт берип бөрүнү чарчата берди. Көк канчык өз амалын эсинен чыгара салып ошо бөрүлүк суктугун карматты. Азууларын арсыйта кыжындалп аркырап-ыркырап бечара эликтен калышпай.

Берер мезгилде элик чын кашаттан ары карай созула каргып наркы жакка өттү да кутулуп кетти.

Күйүккөнчө жүгүрүп эми жетем менен кызыга, суктана анан аябай алы куруй түшкөн Көк канчык бөлтүрүктөрүн көздөй кайра тартты ункулдала:

«Ын, бөрүнүн тукумдары эч болбосо, баарылап камаса да чаарчыгын басып калышкандыр» деп ойлоду. Анан: – «А-ун, ай, ал ақмактар адистик ығын албаган Мантагайлар баарылап араң эле бирин кармады бекен кармашса да...»

Ушуну ойлоп канчык ункулдала жетип келди апай кыранга.

Деги эне жанылса да аз жанылат дечи.

Мантагай, Балпайгайлар бир чаарчыкты шилилеп, шыйрактап өлгүдөй кызыл ала этиптири. Алар бирине-бири аздуу калып, чаарчыкты кызгана ташташыптыр. Мулугуй мулундала, Сербегей тийиш-качып серендайт. Кынжыгый ошо энеси баамдагандай эле кынжыгыйш четте кындылдала ыйлап олтур, уншуп.

Эне ошого кыжырланды:

«Ыхх... эмине көрдүн сен, кынжыгыйш?!»

«Ун, каранызычы, эне. Тигилерин, байкуш кичинекей эликтин баласын аяшпай тиштеп жатышпайбы».

Канчык Кынжыгыйдын өзүн шилиден тиштеп ыргытып жибере жаздады.

«Үр- ырр»... бөрү баласы ушу сендей мазасыз болсо, ал ез жанын багалбайт, шордуу?!

Кынжыгый коркконунан ыйлап жиберди кындылдала.

«Шордуу, шордуу, – деди энеси ага. – Сен минтип кынжыя берсен өзүбүзгө жем болосун. Бөрү шордуусун тириү койбайт. Шордуу бүт бөрүнү жаман атты этип коёт. Тыны, чыйрал. Сен да тигил чаарчыкты шилиле. Канына тоюн. App».

Кынжыгый кындылдады. Ал ошенткенде өз агасы Мантагайдан коркту. Кыйналган Чаарчыкты аяды. Аны энеси-не айталбай кындылдала ыйлады.

Аны сезген энеси Кынжыгыйды «app» этип четке кубалады.

Бир кезде беркилер чаарчыкты өлтүрүп алышып, жылуу канына тоюнуп жатышты, жыргашып...

«Эу-ун, мына бөрү болот деген!» Силер эми мага жардамчы болосунар мындан кийин», – деди Көк канчык белтүрүктөрүнө ыраазы болуп, өзү да чаарчыктын кемирчек төшүн кемирип жатып...

Айлар жылга айланды. Көк канчыктын ошол белтүрүктөрү эми ар бири килендеген көкжал бөрү. Алар эми эчтекеден тайманбастар. Откөн күздө тескей жакка жортушту. Тиги Карапардын адырында жайылган төөлөргө тийишти. Буура букулдап, ингендөр тайпандал ири-ирилери чогула калышты: «Бук!» «Бук!»

Тайлактарды ортолоруна ийрип:

«Бук – тыныч, акмактар. Бөрү деген азуулуу. Силерди жарып салат» – дешип.

Бирок, килендеген бөрүлөр жазыксыз иттерге окшоп, анчейин кынылдашты. Анчейин бултактаап жерге оонай жылышып, куйруктарын булгалагансып, эркелешкенсип: «Биз силер менен ойногубуз келет» дешкенсиidi.

Кары төөлөр лөкүйду четтешип, жаштарын сактасып. Бирок, жаш деген жаш экен да. Ак каймал куйругун жыландай иймейтип, мойнун койкон эттирип өзү тигил ылжактаган Балпагай менен ойногусу, моюн созуп жытташкысы келди:

«Жүнү кулпурган оюнкараак азамат бу» деп мойнун созду.

Бирок, «жүнү кулпурган оюнкараак азамат» ошол замат «арс» бөрүлүгүн карматты. Каймалды мурундан тиштеп кишичесинен «чөк! чөк!» дегенсип төмөн лыкылдатты.

Каймал не «бук» эте албай, не жулунуп качып кете албай, не борүгө айбат көрсөтүп, аны тартып салалбай чөгүп берди тынч. Ошондо быяк-тыяктан тишилсан гөкжалдар бечара каймалды бир заматта кардын жарып, ич майын булатып, жаш этине тоюнушту. Анан...

Анан жаланып-жаланып, килендеп тоого карай жорго жөнөштү.

Бир жолу жайлоодо кара нөшөр куюп турган түнү бир койчу чырым этпей короону айланы «тарс-тарс» аткылап, айкырып-кыйкырып турганына карашпастан короодогу кой-

ду удургутушту. Элүүдөйүн бөлүп-жарып төмөнкү чынга кайра кубалап кетиши.

Уа-а, ал жолку кыргын-кыргын болду да. Эртеси бечара койчу коюн издең келип таш-таштын түбүндө кан, кан болуп аран турган койлорду, кылкызыл капчыгайды, жулунган тарптарды көрдү.

Дагы бир жолу кар калың түшкөн кышта те бөксөдөгү чоң короого тийишти. Түш-тараптан арсылдан-күрсүлдөп үрүп чыгышкан дөбөттер кайра короого кире качып жатышты. Койчу мылтыгын тарсылдатып, айкырып, бүт үй-бүлөсү чуу көтөрүп жүрүшүп короодон чыккан койлорду тан атарда эптең кайра короого кийришти. Бирок, мында да тигил калың түшкөн коктуга чейин кызыл-ала кан, өлүп жаткан койлор, солуп аран турган койлор чачылып калыптыр.

Баарынан коркунучтуусу: койчунун эң короочу, жана жакын Байдөбөтү жок. Койлордун тарпын жыйып, жарадарларын короого кийрип коюп, эми Байдеботун издең чыгып ал өзүн эмес: те женоюлда карга сайылып калган куйругун тапты.

Бу эң жырткыч бөрүнүн анти.

Короочу итке алар кас. Аны ушинтип куйругун карга сайып, өзүн талап жеп кетет деген уламыш, эми чын болуп чыкты.

...Ушундан кийин Көк канчыктын тукумун жоюш үчүн тыяк-быяктын мергенчилери жыйналышты. Эчен бир көзгө атарлар, уу-уулап адис болгон мыкты капканчылар из кубалашты. Түнү бою Көк канчыкты андышты.

Бирок, аларга Көк канчык алдырбады. Ал өзү көк жалындай азуулуу, кыраан, тайманбас болуп, кадик ескөн тукумун бир үйүр этип баштап алыш мергенчилерди жазгырды. Эң этиет, эч билинбестен житирилген капкандарга чаптырбай, бир сыңар изге салышп буйтап өтүп жүрдү. Ал тургай...

Кызык дечи.

Бөрүнү киши андыса, аны бөрү да андыйт тура.

Көк канчык эми ошо мергенчилердин изине түшүп жортурп, аларды алдап койчу болду. Койчуларга абдан эле жакын келип, алардын эмки сырларын байкады.

Башта койчулар таяк таянып, таштын үстүнө көрүнөө туруп алыш ырдачу. Кыйкырчу. Күлчү. Эмки койчулар ан-

тишпейт. Өздөрү тек көк майсанга жамбаштайт да, анын бирдемесин чуулдатып ырдатат.

Ырдатса эле мейли го. Анысы кай кездери: «Тарс күрс, чув» аткылайт. Аナン асманды жаңырта күү, обон толкутат.

Көк канчык койчунун ошо сырын билгичекти аябай чо-чуп жүрдү. Качан ал сырын билип, ал тек ошондой бир жаңы эрмеги экенине көзү жеткен соң, кайран канчык, кай кездеги койчу ошо жаңы эрмегине батып жыргап жатканында тыяктан жайылган коюн бөлө качып бир тобун айдал кетүүчү болду.

Көк канчык кубакай тартты карыгансып. Деги карылыгы кургур, киши эмес бөрүнү да мөгдөтөт тура кезинде.

Күндөрдүн биринде адатынча өзү алда жакшы эле жыт алып сак келаткан эсил канчык ойдо жок жерден: эч бир кипши келбес тар кычыктан анча байкас албай секирип кое-мун деп он колун билегинен капканга чаптырды.

Ошондо ал бөрүчө тиштенди «кың» этпестен. Аナン тигилерге:

«А-у-н, турган-турган жеринде тым болгула. Мен азыр колумду капкандан бошотоюн...» деди да өз билегин өзү бат эле кемирип, өз сөөгүн «карс-карс» эттире чайнап салып, билегин капкандан бошотуп алды да... Сөөгүнүн какшаганына чыдай албай мурдун жыйырды. Бир жолу «кың» этти. Билегинен төмөн балпайган таманы капканда калды. Аナン ал чолок колун чолон эттире сыңар аяктап, өз тобун коркунучтуу жолдон аман алып кетти.

Ар өмүрдүн төрөлүшү да, өнүгүшү да, карышы да, аナン аягы да болот дечи.

Бечара Көк канчык кыңылдап койду, ээн зоонун түбүндө чоюоп итче олтуруп.

Баллагайы да, Мантагайы да, Сербегей да, Мулугуй да ошо энени сыйлап баары итче чоюоп олтурушту. Ошо кезде Көк канчык көзүнөн чолок жаш чыгарды: түмшүгүн асманга созуп уншуп коюп тукумуна туюндарду:

«А-а-у-у-ун. Эненер карыды, кор болду. Карыса да мынча кор болбайт эле, ит капканчынын болот капканы мени сыңар аяк этип койду. Эми силер бөрүнүн тукумун улай бергиле, өздөрүнөрчө. Мен ушул зоонун айланасында эпеп чыгыкан басып жеп өлгөнүмчө күн көрөйүн, балдар».

Көкжалдары кездөрүнө жаш алышты.

«Ымм, мына ушундан улам: бөрүнүн көзүндө жашы келаткандыктан көзүбүздүн астында кара тамчы тагы бар. Бу биздин бөрүлүк жашыбыз. Силер эми көкжал тарттыңар баарыңар».

Канчык ойлонгонсуп, анан алда немени эстей койгонсуп, чочуп кетти:

«Ау, Кынжыгый кайда? Ау... Ал кургур силерчилеп өз ырысын өзү табалбас шордуу болуп калды, кынжыйып. Эми ал кор болбосун. Ошону менин көзүмчө талап-булат жеп алгылачы», – деди канчык.

Чоюоп олтурган килен дебет бөрүлөр тигил кынжыйган алсыз тукумун талап киришти. Бир паста аны тытып жеп киошту жаланышып.

Анан Көк канчык ошо өз бир тууганын талап жеп алышкан килен дебет бөрүлөрдө карап азууларын арсыйта, капкара тумшугун алга созо, мурдун жыйира билгизди:

«Өз-өз күнүнөрдү көргүлө! Кеткиле, тарап! Азыр кишилер бизди эч аябас таш боор болушту. Сактангыла!» – деди.

Тигилер кылак-кылак этип тыяк-быякка тарап кетишкен соң Көк канчык далайга-далайга чоюоп олтурду. Откөнкеткенди, баскан, жойлогон издерин көз алдыга элестетип. Анан ал бир кезде кишилерден укканын эстеди:

– Мен да бир кезде бөрү элем. Тайлак басып жээр элем! – деп айткан бир локуйган чон карыя дал ушу зоонун түбүндө олтуруп. Анда Көк канчык ойсоктогон жаш кези. Тетигил кара таштын астындагы үнкүрдө кыбындап жашынып жаткан получу.

Арадан жыл өттү, ай өттү. Аны канчык бечара эми эси не тутпады. Ошо зоонун конулдарына катылып жата берип карды ачканды илкип басып чыгып өзүндөй олесө болгон бир алсыз жаныбарды мүлжүп жүрдү.

Күндердүн бириnde абдан эле ачкачылыктan көзү бозоруп калган кезинде эптеп чыккан болсо да басып жей туралын деген Көк канчык үнкүрдөн илкип чыкты. Көзү бозоруп тыяк-быяк көрүнбөйт. Өзү ыргалып жыгылгыдай.

Бир маалда туура жактан карп-курп атчан киши чыга калды. Көрсө ал ушу бөрү тукуму жердечү эле деп атайы эле ууга чыккан мергенчи экен. Ал өнөргөн мылтыгын окчо сундурду.

«Мына эми тарс этет. Мен үлдүрөп жерге кабышам» – деп ойлоду канчык.

Мылтык тарс эткен жок.

Мергенчи мылтыгын кайра ээрдин кашына койду:

— А-ай, кургур... сыңар аяқ болуп езү да куруп зиянсыз болуптур. Күнүн көре берсін, — деп атына камчы басты.

Кишинин бул боорукерлигине акылы жете бербей Кек канчык үлдүреп, көздөрүн тунартып киши кеткен жакты тиктеп туруп... анан уктап бараткансып боорун жерге төшөп козголбой жатып калды...

?

Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Кек канчык эмнеге оқунду, эмне үчүн ыйлады?
2. Борулор Байдоботту эмнеге кылышты?
3. Мергенчи эмнеге үчүн Кек канчыкты аттай кете берди?



Окуучулардын түшүнүктөрүн тереңдетүү үчүн берилген тапшырмалар

1. Кек канчык кандай түш көрдү?
2. Борулор Кынжыгыйды эмнеге талап жеп койду?
3. Аңгеменин мазмунуна ылайык сурот тартыла.



### «КЕК СЕРЕК» АҢГЕМЕСИ ЖӨНҮНДӨ

Т. Сыдыкбековдун кара сөздүн чоң устасы экендиги «Кек серек» ангемесинде ачык-даана көрүнөт. Анткени жапайы жырткычтын кыял-жоругу, бөлтүрүктөрүнө болгон мамилеси, иш-аракети анын табиятына дал келгендиги көрүнүп турат. Ангемеде Кек серегинен ажыраган Кек канчыктын бөлтүрүктөрүн жетилүүдөгү тарткан убайымы, келечектен күткөн үмүтү, карыган кезинде жан сактоо үчүн болгон аракети баяндалат. Карышкырлар да адам сыйктуу эле жашоо-тиричилик үчүн күрөшөт. Алар дагы жаратылыштын бир мүчөсү катары ез тукумун сактоого, илим-техника өскөн доорго, ага ылайыктуу куралдардан сактанууга, күнүмдүк жан сактоого аракеттенишет. Бирок кандай гана болбосун бөрүлүк занын сакташат. Буга Кынжыгыйды талап жеп коюшу далил боло алат. Ангеменин окуучу адамдардын бардыгы эле зыянкеч, бөрүлөргө каршы эместиги не ынанат.



## МОЮНКУМ ТРАГЕДИЯСЫ («Кыямат» романынан үзүндү)

Ушу кышта Акбаранын тунгуч үч бөлтүрүгү бой салып, жиликтүү тай күчүктөрдөн болуп чыга келди. Ар биринин кыял-жоругу бар. Ырас, кудай таала айбандарга буюргаган сон, Акбара бөлтүрүктөрүнө бөлөк-бөлөк ат көй албады. Бирок адамга буюргаган сезимдин күчү менен ар бирин жытынан, дагы башка белгилеринен ажыратып, каалаганын кандайдыр ишарат же үн менен чакырып алчу. Үчөөнүн ичиндегисинин ирдүүсү Ташчайнарды тартып, жайык мандай, жар кабак чыкты, ошондуктан аны Чоңбаш деп ажыратат. Ортончусу да ирдүү, узун шыйрак, келечекте айдоочулардын алды болгудай, аны Желтаман деп ажыратат. Үчөөнүн бири ургаачы, аナン калса куду Акбаранын өзүндөй болуп көк көз, жука чабысында алакандай агы бар, энесинин жакшы көргөн оюнкарагы, муну энеси сезгө жетилбекен сезиминде Сүйгүнчүк дегендей болот. Эгер ат көй алса, мунусун Сүйүмкан деп эле коймок беле, ким билет. Бойго жетип, сүйсалып чыга келгенде не бир дөбөттөрдү өлүм талаш алыштырып айыгыш чыгарар шойкон ушу болор...

Билинбей түн ичинде жаап салган биринчи кар баарына күтүүсүз келген майрам болду. Теребелди бүт капитан калган бейтааныш ак чаньын түсү менен жытынан бөлтүрүктөр оболу чочурkap турушту да, аナン чыйрыктырып силкинктекен серүүндүгү жагып калды белем, тегерене чуркап, аласалып ойношуп, кубалашып жарышып, карга ооналактап, бышкырып-чүчкүрүп, кубанычтан үрүп да жибериши. Кыш аягында канчык энеси, дөбөт атасы менен ажырашып, ар кимиси өз бетинче турмуш куруп кетчү тунгуч бөлтүрүктөрдүн биринчи кышы ушинтип башталды.

Кечке жуук кар себелеп дагы жаады да, эртеси күн чыгар танкы маалда айланып шоокумга жуунуп, жарык болуп берди. Мейкин бети мемиреп тынч турду. Курсак кынжыйып, араан ачылган кез келди. Чабытка чыгар учурга чыдамы кетип, бөрү үйүрү теребелге кулак түрүп калды. Азырынча козголгон эч жан жок. Баарынан күткөнү чабытка «айт» демей белги. Чоңбаш отурат чабытта кандай мүшкүл тартарын сезбей чыдамы түгөнө жаздал. Желтаман да белен. Сүйгүнчүк болсо энесинин көк көзүн мисирейте тиктеп, мандайында. Үйүрдүн атасы Ташчайнар куйругун чубалтыш,

ары-бери басат. Баарынын күткөнү Акбаранын буйругу. Бирок баарынан улук дагы бир нерсе бар, ал ачкалык. Ач берү гана чабыттын кумарына жете алат.

Күткөн чак келди дегендей Акбара ордунан туруп, желе жорто жөнөп берди. Беркилер аны ээрчили.

Бу чабыттын башталышы Акбара канчык күчүктөрү кичинесинде элестетип эңсегендей эле башталды. Үйүр-үйүр бөрүлөр топтошуп, куугун баштаар мезгил ушул. Дагы бир аз мезгил өтүп, чилде түшкөндө жалғыз-жарым канғып жүргөн бөрүлөрдүн баары бир топко биригип, кыш чыкканча тобун жазбай чабыт салып жан багат.

Ушунетип, Акбара менен Ташчайнар улуу чабытка чыгып, тунгуч бөлтүрүктөрүн оозандырганы ээрчитип барат.

Бирде илкип, бирде жортуп, тумсак кардын бетине гүл чайтында издерин калтырып, чол талаанын онтою менен бөрүлөр жүрүп баратты. Жанаша кеткен бул издер, топтошуп кан издеген күчтүн кайра тартпас белгиси. Бадалдуу жерде кар үстү, бадал асты болуп жыбылжып, жыбытка киргенде кубандаган көлөкөдөй зыпылдап жүрүп баратты бөрүлөр. Болор чабыттын болору да, олжого тоюнары да эми кара тумшукка ыйгарылган бийруктан...

Бирер жерге барганды Акбара эки жакка коз салып коюшүүн дебөчөгө жортуп чыкты. Сыдырым соккон шамалдан жыт искең, кек көздөрүн мунарыктаган төнүмгө кадап, былк этпей туруп калды. Кыйырьна коз жетпеген улуу чөлгө жан кирип келатты. Боз чалган мейкиндик ар тарабынан шамалдын канатында келген жыт канылжаар кычыштырат. Тыякта да, быякта да бөкөндердүн калың топтору жүргөндөй. Жаздагы козулар азыр ушу тапта бөлүнүп, өз алдынча короо-короо болуп бөлөк жайылып калган. Быйыл төл бере-келүү болгон. Демек, бөрүлөргө да береке.

Шамалдын багытына жараша талаанын кайсы тарабына бет ала жүрүп, каерден жанылбай чабыт салууну белгилемекчи болгон канчык чий баскан дебөчөдө көбүрөөк туруп калды.

Дал ушул учурда кайдан бир бийик тараптан кандайдыр күркүрөген доош чыкты. Бу шумдук доош же жайкы күндүн күркүрөшүнө окшойт, бирок талаанын асманынан жанырып жатат. Башта кулак укпаган таптакыр бейтааныш, улам күчөп келаткан бул дооштон кармана албай Ташчайнар да дебөгө атып чыкты, канчыгы экөө катар туруп кулак түрүп,

корккондорунан куру айбатка ырсайып азуу көрсөтүп, куйрук кыпчып кетенчиктей беришти. Асманда бир балээ болуп жатыры. Доошун мурда кулак укпаган, өзүн мурда көз көрбөгөн кандайдыр бир күш талаа үстүнөн кайып учуп келатыры. Тумшугун жерге салып, саал кыңая учуп алыштыр. Андан артта алышыраакта дагы бир ушундай балээ учуп келатыры. Кайып учкан бойдон экеө төң алыштан өтө беришти да, доошу да өчтү.

Бөрүлөрдүн бу көргөнү вертолеттор болучу.

Ошентип, сууда из калтырбай сүзгөн балыктар сымал эки вертолёт Моюнкумдун асманында бир кайрып салып, кайып учуп кетиши. Анткен менен асманда да, жерде да эч өзгөрүү боло койгон жок. Бирок чөл макулуктары билбegen бир жаңылык бар эле, вертолёттордун бул учушу асмандан чабыттаган чалгын болчу. Асмандан жерди чалган учкүчтэр кайсы квадратта канча жандык бар экенин, вездеходдор менен жүк машинелер кайсы тараптан кантип келсе боло турганын радио аркылуу айтып, тиешелүү жерге кабар берип кетиши. Бөрүлөр эмне кылмак эле, дүрбөлөңгө салган коркунуч өткөн соң бекендөрдүн жайытын издең, андан ары желе-жортуп жөнөштү. Ээн талаа, эрме чөлдүн бетиндеги жаныбарлардын баары номур коюлган квадраттарга болунуп, чектелип, эми жапырт атылмайы пландашып калганын, мерчемдүү жерлерге белгилүү сандагы машинелер жөнөтүлүп, ушу тапта сандаган моторлор күркүрөп, сандаган дөңгөлөктөр чимирилип, капитан келатканын түяр сезимди кудай таала бу талаанын бөрүсү болобу, бекенү болобу, бирине да буюrbай койсо, баёо макулуктар кайдан билсин...

Эзелтен ит күшкө жем болуп буюрган бекендөр эми эт төгүү планын аткарууга керек болуп калганын бөрүлөр кайдан түйсүн. «Беш жылдык план аткарылбай», областтын иши чатакка айланып, кыжалат болуп турганда облбашкармадагы шойкондуу бирөө Моюнкумдагы жапайы эт ресурстарынын стратегиясын жоктон таба койсо болобу: негизги милдет планга эт өндүрүү эмес, белен, бекер жаткан этти жыйнап откөрүү, мына ушинтсек гана эл алдында да, жогорудан зекип отурган чондордун алдында да, жүзүбүз жарык болуп, областтын намысын сактап калабыз десе болобу. Борбордон чалышып, жерден чукусанар да эт төгүү планын аткарғыла, созо бериш мүмкүн эмес, үстүбүздөгү жыл – беш жылдыкты жыйынтыктоочу жыл деп, планына кана, элди

кайсы бетибиз менен карайбыз деп арганы түгөтүп жатканын ээн жердин бөрүлөрү кайдан туйсун?!

«План сезсүз аткарылат, – деп жооп берип жатты облаштарма, – жакынкы декадада аткарабыз. Кошумча резервдер бар, жер жерлерди кысымга алабыз да, талап кылабыз...»

Акбара баштаган ээн жердин бөрүлөрү болсо бу маалда эч балээден бейкапар, жумшак карды аста басып, көздөгөн максатка өнүп баратты. Түптүү чийлердин быткылы менен өнүп, конур күрөн-көгүш чий түсүнө түстөшүп ездөрү да байкалбай, өнүттүн чегине жетип токтошту, ат коёр алдына кичине бой токтолуп, дем жыйып алышка бөгүп калышты. Алдыдагы жайыт Акбаранын көз алдында, алакандагыдай көрүнет. Жылгындуу жайытта эрмен-шыбак аралаш оттоп, жайнаган бөкөн жайылып жатат. Жаралгандан бери бир-бирине коёндой окшош, куйкул-күрөн жон, ак боор бөкөндөр беймарал. Акбара карманды, күтүндү, өнүттөн атып чыкканда куткарбастай болууну, анан куугунга алганда селдей ағылган топту кайда кайрып жөнөрүн чамалап жатты. Чыдамы кеткен болтүрүктөр куйруктарын бир жазып, кайра чыйралтып, талпынгын күштай кулактарын бир тикчийтип, бир жапырат. Камарабас Ташчайнардын да каны кызып баратты, азуусун канжардай шилтөөгө азыр турду. Бирок Акбара көз отун жашырып, ат коюшка или белги бере элек. Ал деле онтоюн күтүүде. Онун таап ат койбосо бөкөндөр тапатандап аткан октой кетет, ону болбосо жырткычтын жырткычы да жете албайт. Акбара ошол куткарбас онтойду күттү.

Дал ушунда капиlettesen күн күркүрөп коё бергенсип, асманда жанагы эки вертолёт дагы пайда болду. Бу жолу вертолёттор жапыз учуп, шукшурулуп келди да, беймарал жайылып жаткан бөкөндөрдүн калың тобун уйгу-туйгу түшүрдү. Үркөн бөкөндөр жарылган тосмонун көлүндөй капитан, коктөн түшкон балээден сүрдүгө качты. Капыстан келген бу шумдуктан эси чыккан жандыктар чан-тополон түшүп, башчысын таптай, башаламан дүрбөлөңгө кабылды, бейкүнөө макулуктардын канаттуу темир шумдукка каршылык кылар аргасы болбоду. Вертолётторго ушунусу керек окшойт, үркөн топту ого бетер жерге жапыра кууп, андан озо учуп, кайрый кууп, нарыдан үркүп келаткан башка топ менен кагыштырып, тополонун тоз кылып жиберди. Жолду катар

улам үркөн топтор кошуулуп, эзелтен мындай алааматты билбegen, же баштоосу жок, же качар багыты дайынсыз макулуктар удургуп, Моюнкумдун акыр кыяматы башталды. Жалан ача түяк адал жандыктар әмес, алардын демейки жандоочусу, эзелки жоосу берүлөр да селдин шарына кетти.

Вертолёттор чабуул койгон бу шумдук каратып туруп заматта боло кеткенинен эси чыккан берүлөр оболу чийдин коңулдуу түптөрүнө кыпчылышты, анан ага да чыдай албай бу каргашалуу жайдан качып беришти. Берүлөрдүн жаналекети ушерден алыс житип кетиш, аман кетиш, тынчыраак жерге жоголуп кетиш эле, ал да болбоду. Ыраак эле качып чыгышкандаи болду эле, ангыча дүнгүрөп кулак тундуруп, жер тити-ретип, арттан бороон келаткансыды. Вертолёттор кайрылып, каалаган багытына кууган мин сандаган бекендөрдүн сели берүлөрдү капитап басып, кууп келатты. Берүлөр же буйтап чыгып кетишке, же коңулдуу жерге кирип бекине калышка чоло таппады, сайды толтуруп, дөңдү тегиздеп келаткан, жолунда тоо болсо да токтолуп такат бере алгыс, кара булуттай капитаган жандуу селдин агымына кетти. Эгер берүлөр саал эле токтоно калган болсо жапайы табияттын дүргүсүндө алды-артын карабай капитап келаткан бекендөрдүн курч түякта-рына жанчылып, кар аралаш жуурулган кара баткакта дайынсыз калмак. Берүлөр чуркашын акырыннатмак түгүл, жанталашып жер тырмалай качканынан аман калышты. Эми берүлөр акыл жетпес, ойго келбес бу жер оогон улуу куугунга кабылып, эпкинине кетти. Жанараакта эле өздөрү бирден алкымдап, улам кууп жетип, бирден жара тартып, кыргын салып, кумар кандырууга камынып турган берүлөр эми жалпы баарынын башына капилет түшкөн тагдырдын мындай каарына каны күйүп, бекендөр менен жанаша чуркал, сүрмө топтун калканычында жандарын ала качып баратты. Минтип берүлөр менен бекендөр моюндаша бир качканын Моюнкумдун талаасы эч качан, улуу ёрт учурунда да көрбөгөн чыгар.

Акбара нечен ирет качкын топтон сууруулуп чыгып кетишке ыкыс берди, бирок амалын таппады, саал эле буйдалса, же бурулса күтүрөп жыш чаап бараткан жүздөгөн бекендөрдүн түяк астында тепселип кала берчүдөй. Эпкиндең ушул чабышта Акбаранын үйүрү көпкө чогуу жүрдү. Мына эки тарабында жиптей созулуп арыш керип, күшүлдөгөн бекендөрдүн арасында жакындары келатат: мына Чонбашы,

тигине Желтаманы, ал экөөнен өксүңкүрөп, күчтөн тайып Сүйгүнчүгү келатат. Бөлтүрүктөрүнүн жаңында сүрүнөн чөл бети титиреген Ташчайнар үрэйү учуп, катуу чуркап алыштыр. Чоң чабыттын ордуна ушинтип бекөндөрдүн сүрдүккөн тобу менен кошо сүрдүгүп, аман кутулуп чыгышка айла таппай, сууга аккан чабындыдай калың качкындын эпкинине кетебизби деген нерсе көк көз Акбаранын кыялыша кирди беле!..

Бириңчи болуп Сүйгүнчүгү көздөн жоголду. Сүрдүгүп барып жыгылды да, канк эткен үнү чыгып, ошол замат миндерген түяктардын дүбүртүнө жутулуп кетти...

Куугун салган вертолёттор болсо рация аркылуу бири менен бири сүйлөшүп, качкан топту эки жактан сүрэй кысып – чачырап кетсе ээн талаадан кайра издең, чогултуп жүрмөк кайда – улам күчей сүрөп, төбөдөн ажал болуп күркүрөп, ансыз да катуу качып бараткан бекөндөрдү андан катуу качууга аргасыздандырып, кууп келатат. Шлемофондон куугунчулардын киркирекен үндөрү кулакты көздөйт: «Жыйырманчы, уккун, жыйырманчы! Кана, дагы күчтө түш! Дагы күчтө!» жогортон карап бараткан вертолётчу учкучтарга астыдагы єздөрү жасаган кара сүргүн даана көрүнет: сапырылган ак карды уюлгутуп, киргин кара дайра албууттанып тынбай агып бараткандай. Анда жыйырманчынын ээликкен үнү кулакчындан шандуу угулат: «Күчтөсө, мына! Ха-ха-ха, карасан, арасында карышкылар да качып барат. Мына кызык, кара сүргүнгө кабылган экенсинер ээ, кашабандар! Өлүмдөн кайда качып кутуласыңар? Буерде кинодогу «Коё тур!» дегениң жарабайт!»

Ошентип куугунчулар калың топту зоруктура кууду. Зоруктуруп жыгыш алдын ала тактап ойлонулган иш.

Акырында күтүрөп качкан бекөндөрдүн калың тобу жайык түзгө агылып чыга бергенде аткычтарга кептелди. Вертолётчулар эртеден бери чогулуп айдаган максаты да ушул болчу. Бу жерде күтүп турғандар мергендер деле эмес, кадимки эле кырып-жойчу аткычтар болчу. Чүмбөтү ачык «Уазик» минген аткычтар бекөндөрдү андан ары кубалай артынан сая түштү да, автоматтарынан ок жаадырып, огородунан чөп чапкан сынары мээлебей-этпей эле кыра баштады. Алардын артынан приценттү машиналерге бекер олжо жыйналып, кишилер ок жеген бекөндөрдү машинеге ыргы-

тып салып баратты. Алдуу-күчтүү кайдагы бир немелер бу жаны жумушту бат эле өздөштүрүп алысты: өлгөнүн кузовго ыргытып, чала жандуусун шамшаар менен сол колтукка са-йып аны да ыргытып, жарагуусун кууп жетип сайшып жүрүштү. Бирок алар көрсөткөн негизги өнөр – канга жуулган бөкөн-дердү колдон-буттан алып, күүлөнтүп турup, борттон ары ыргытканы. Жапан жандык мекендеген чөл талаа жаратып койгон кудайына кандуу салыгын ушинтип төлөп жатты. Кузовдордо бөкөндердүн өлүктөрү дәбелөнүп чыкты.

Тыякта кыргын дale жүрүп жатты. Жанагыдай чуркай албай чаалыга баштаган бөкөндердүн калың тобун машинелери менен омуроолото кирип барып, автоматчан аткычтар он жагын ондой, сол жагын солдой кырып-жооп бара беришти. Ал-ансайын топлону тоз түшүп, бөкөндер чалдыгүйду удургуду. Акыр кыяматтын коркунучу да мынчалык болбос – дүнгүрөгөн дүбүрттөн, ок жаадырган автоматтардын дабышынан кулагы биротоло тунуп калган Акбарага бүтүн дүйнө дүлөй болуп калгандай туюлду, асман, жер астын-үстүн түшүп, колго кармалгыс, көзгө көрүнгүс болуп кыйрап кеткенсиди, төбөдөгү боз чалган күндүн өзү да бу кара сүргүнгө жердегилер менен кошо куулуп, жылтылдан ган мин-сан майда сынык болуп быркырап, үн дабышсыз ың-жың алоолоп бараткансызы. Тиги вертолёттор күрүлдөгөн доошунаан, ызылдаган ышкырыгынан ажырап, бийикте айланып учкан айры-куйруктар сымал төбөдө доошсуз тегеренип учуп жүргөнсүдү... Автоматчан аткычтар «Уазиктердин» үстүндө бири тизелеп, бири бортко обөктөп, үн-доошсуз атып баратышат, жер үстүндө кайкып учуп баратышат, машинелер үнсүз зыпылдан чуркап, зоруккан бөкөндер алсырай тикирендеп, окко тепчилип, кан жая үнсүз кулап жатышат...

Мына ушул каныбайрамдын ың-жыны жок уюлгусунда Акбара адамдын жүзүн көрдү. Жакын жерден адам жүзүн даана көрө кооп, эси чыкканынан машиненин астында кала жаздады. «Уазик» жандай салып жүрүп бараткан. Алиги киши белинен өөдө көрүнүп, алдыда отуруптур. Көзүнө шамалдан калкаланчу көз айнек тартынып алыптыр, шамал менен арылдаган жүрүштөн ыржайып, кара көк тартып, кан тепкен кара оозуна микрофон қарман алган, машине мөнкүрөгөн сайын кошо секирип, бүт талаага бирдемелерди үнсүз кыйкырып барат. Кыязы, куугунду башкарған киши

ушу көрүнөт. Эгер канчык бөрү кулагы угуп, адам тилин түшүнгөндөй болсо, тиги киши рация менен минтип кыйкырып баратканын укмак: «Чет-жакасын аткыла! Чет-жакасын терип аткыла! Ортосун атпагыла, тепсеп салышат! Тепсеп кетишет дейм, айбандар!» Ортодо жыгылган бекондердүн этин арттан кептап качып келаткан топтун түяктары эзип салат дегени болуу керек...

Мына ушунда алиги микрофон кармаган киши бут алдыда машиненин дөңгөлегү менен кошо жарышып, калың бекондердүн сүрмөсүнө кошо сүрүлүп, карышкыр чуркап келатканын көре калды. Анын артынан дагы эки-үч карышкыр келатат. Киши селт этип алыш, бирдемени кардыга кыйкырды, табалагандай ызырына микрофонду таштады да, бут астынан мылтык сууруп чыгып, онойлото кармап, затворун шак тартып, кайра чаптырды. Акбара анын баарын көрүп баратты, көз айнекчен киши мээлекен мылтыктын кара оозу дал өзүнө түздөлүп жатканын да көрүп баратты, бирок түшүнбөдү, түшүнсө да эч аргасы жок эле, калың топтун эпкининде буйтап кетер же токтой калар аргасы жок эле. Тиги киши мээлей берди, аябай мээлеп баратты. Акбара ошондо да аман калды окшойт. Катуу бирдемеге мұдүрүлүп, Акбара аласалып кетти, тепсендиде калбас үчүн кайра дароо туралады. Ошондо көргөнү болду: бөлтүрүктөрүнүн ичиндеги ирдүсү Чонбашка ок жанылып, кекке секирип учту да, каалгып жай кулады, бир капиталына оодарылып, буттары тырайып жыгылды. Кыязы, жанталаша канышлады окшойт, же араң эле кынкыс эткендир, Акбара эчтеме уккан жок. Көз айнекчен киши мылтыгын башынан өөдө кетөрө, кубангандай баржандап, бирдемелерди кыйкырды. Акбара болсо күүсүн жаза албай кара түмшугу канжалап жаткан бөлтүрүгүнүн үстүнен каргып өттү. Мына ушунда гана анын кулагына калдырканы айрылып кеткенсиди, тегеректеги кызыл кыргындын үн добуштары күргүштөп кирип келди: күтүрөген калың кашкындын дүбүртү, татыраган автомат үнү, өкүргөн машинелердин доопшу, кишилердин кыйкырык-чуусу, жанталаша кулап жаткан бекондердүн кыркырагы, төбөден кетпей коштоп келаткан вертолёттордун күрүлдөшү... Көп бекондер ок жебей, зоорукканын онкобашатып кулап, буттарын тыбыратып, жүрөктөрү жарылып, түтүк түмшуктадын кан кетип өлүп жатышты. Арттагы өлүк жыйноочу

лар шамшарын бир шилтеп, алкымын шыла кесип, али жаны чыга элек жаныбарларды колдон-буттан колдошо күүлөп туруп, машиненин кузовуна ыргытып келатышты. Кийимдери башынан аягына кан болгону бу кишилердин кейпи курусун, түрлөрү суук...

Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Облбашкармадагылар эт планынан куттулуунун кандай жопун табышты?
2. Моюнкум кыяматы кандай башталды?
3. Чыгармада экология жана ыймандуулук проблемасын жазуучу кандай ачыл берген?

Окуучулардын түшүнүктөрүн терендетүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Жазуучу эмне үчүн Моюнкумдагы бул окуяны трагедия, кыямат деп алады?
2. Сен жаратылыш байлыгын ушундайча жол менен пайдаланууга макул сурабу?
3. Моргеннилиикке барган учурүн барбы?

## «КЫЯМАТ» РОМАНЫНДАГЫ МОЮНКУМ ТРАГЕДИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ

Заманыбыздын залкар жазуучусу Ч. Айтматовдун дүйнө элдерине кенири белгилүү болгон чыгармаларынын бири – «Кыямат» романы. Моюнкум трагедиясы – мына ушул романын бир үзүмү. Жазуучу Моюнкумдагы бейпил турмушту, анын кышкы көрүнүшүн сүрөттөө менен Акбара менен Ташчайнар өздөрүнүн бөлтүрүктөрүн куугунга кандайча даярдап жаткандыгынан кабар берет. Бирок ошол учурда облбашкармадагылар эт планынан куттулуунун оной жолун ойлоп табышат. Ал жол ошол Моюнкумдагы бөкөндөрдү жырткычтык менен кырып, эт планынан куттулуу болгон. Мына ошол алааматта Акбара менен Ташчайнар өздөрүнүн үч бөлтүрүгүнөн – Чонбаш, Желтаман, Сүйгүнчүктөн ажырайт. Күнүмдүк сый урматтан, кызматтан ажырагысы келбегендөр жаратылыштын байлыгына жырткычтык менен мамиле кылышат. Чебер жазуучу турмуштук ушул көрүнүштү терең сынга алыш, экологияны, жаратылыш байлыктарын коргой жана сактай билүүгө, аны ан-сезимдүүлүк менен ақыл-эстүү пайдаланууга үндөйт. Жаратылышка, анын байлыктарына аяр, этият мамиле кылууга чакырат. Маданияттуу, ақылдуу жаратылыш байлыктарына көз салуу, ага гумандуу мамиле кылуу ар бир адамдын ыйык милдеги экендингин көркөм баяндаган.

## КАЧКЫНБАЙ ОСМОНАЛИЕВ (1929-1996)



Белгилүү прозаик, Кыргыз эл жауучусу Качкынбай Осмоналиев 1929-жылы Жумгал районундагы «Актатыр» колхозунда кызматкердин үй-бүлөсүндө туулган. Алгачкы ырлары 1951-жылдын 14-сентябринде «Кыргызстан пионери» газетасына «Биздин мектеп», «Китебим» деген ат менен жарык көргөн. Жазуучунун «Азаптын тагы», «Турмуш сабагы», «Түн жамынган акын» ж. б. повесттери, «Көчмөндөр калышы» романы бар.

### БҮРКҮТЧҮ (Аңгемеден үзүндү)

...Саза деген мүнүшкөр. Аңчылык дегенде ичкен ашын таштай койчу Каргабий деген курбусу бар, мына ошо экөө тоо башын кар алыш, булак көзү тонуп, эл жайлоодон көчкөндө аксак-тесек малдан эки үчтөн алыш калышат. Мерчемдүү жерге мууздал, ташка бастырышат. Суур, кашкулак чээнгө кирип, эчки-теке аскалап качып, алдыrbай калгана карышкыр ойрондор мал изине түшүп, айыл-айылды тооруп, кыштоого түшкөндө, айлакер эки аңчынын жемине чыгкандан жолу болбогон түлкүлөр кынык алышат. Чарадай таштын алдындагы тоңгон этти тытмалап, кемирип жалап ошол аймакты баймакташат.

Ашууларда кар калындалап чайлап калгыча, ат-көлдүү, азык-түлүктүү жигит менен кербилек кара тайганын көк канчыгына коштой жетелеп, Каргабий жөнөйт. Бүркүтүн кондуруп, тармал жүндүү, кулагы кере карыш, сары жон, агыш төш тайганын Сатыбалдыга жетелетип Саза чыгат. Эки аңчы эки тараптан келип, болжошкон мерчемдүү жерден кездештет. Буйгага кошуундары жайлланышат. Сатыбалды менен берки жигит чыргай аралап, шыргыйды узунунан кыйышат.

Баштарын бууп тик коюп, бектерө чыккан шалкаларды арыдан-бери жаап, алачык тургуга коюшат. Алгачкы түнү булар сукулдашып жан казанды астырышпайт. Эртенки ак жол үчүн кудайга сыйынышып, эмне окуялар болорун ар түрлүү элестетишип, бүкүлү кынкайышат. Түн ортосунда туршуп, жер жарылганда түлкү жатактарда болуп калууну боолголошуп аттанышат. Кээде алдыларынан куугун жей элек түлкү кездешет. Булак этип чукулдап качса уч тайганы тең ағытпай, макулдашкандары боюнча шамалдай катуу чуркачу курчун ағытып, «айт!» дешет. Табында турган кек канчык зымырап жөнөп түлкүгө жетет. Борбайдан каап, бул куп таштайт. Түлкүгө сары тайган жеткен болсо, белден серпет. Кер тайган ооз омурткадан силкет. Тайгандар алгач машыкканда биринчи жолуккан айбанатка кандай тиш салган болсо, акырына чейин ошол ыкмасы көнүмүш болуп, жеткенде толорсуктан, же белден, болбосо моюндан алмайы өлгөнгө чейин өнөкөт. Куугандан шашкан түлкү, кашкулактын же суурдун ийинине кире качмайы болот. Мындај учурда ийиндин ичин оозун таш менен корумдап бекитишет. Чололору келгенде ийиндин ичине, суу тезекти быкшытышат. Тұтұн кантаганда көзү широлоп, түмшугун тытмалап бышкырынган түлкү ырсайып өзү чыгат. Аны жыга чабышат, же тайган баса калат. Құтпәй ийинде бекитип кете беришсе түлкү оозуна келип өлөт. Ошол жерден эртеси сууруп алышат. Оттун кору очо электе жыгылып сарала болуп күйүп, териси бузулгандары болот.

Түлкү алыстан качса бүркүтүн салмай Сазанын милдети. Бийикте қыркырлап бастырып ал кол кыймылы менен «Пө-пө, ал!» деп, бүркүтүнүн томогосун шыпырат. Көзү жарк эткен бүркүтү түлкүнү ирмелбей көрөт. Жылуу эт чокууну эңсеген неме жапырыла түшүп, шилтегенде абага канат жаят. Бир тутам бут боо, түйүлген тырмактары менен боор жүнгө катылат. Алатемгил өтөктө урган таштай качкан түлкү қылчактап, шуулдап келаткан бүркүттү көрөт да, андан бетер жан алакетке түшүп бежит. Машыккан қыраан бежигенине болчубу жазгыртпай жетип шыпырат.

Түлкүнүн түз качканын бардык эле бүркүт алат. Бирок, түлкүлөрден, жедеп закы болуп бүткөн «керечен» аталчу куулары жолугат. Ал, өзүн карай качырып келаткан бүркүттү көргөндө ач тырмактын ченгээлиниен жан айла из-

деп, күйругун чычайта тик көтерет. Учун чагарактатып, бүркүттү жазғырмакка алаксытат. Бирде каршы туруп, арсылдаш үрөт. Көзүн жалжылдата карап, арбашууга чакырат. Ушинтип нечен алакеттен етөт да, оопай бүркүт түшө калып мықчырында ойт берет. Жаман бүркүт жер чапчыйт. Үрпөндөп, лапшыйып, конгон жеринде олтуруп калат. Жаңын сактап калган түлкү жымырылып, алдагайда качып баратканын көрөсүн.

Каргабий менен Саза кырда ыкчамдай бастырып келатышкан. Мандайкы алтыганалуу күнгөйдүн этегинен кызыл түлкү булайып кacha берди. Саза темине чү коюп, бүркүтүнүн томогосун тартты. Бүркүт эки-үч канат сермеп качыра бергенде эле, ейдө зымырылган түлкү коктуну көздөй имерилди. Адегенде бийиктеп учкан бүркүт түлкүнүн абалын көрүп, ылдыйлап, капиталдан сызды. Түлкү кайра бүркүттүн өлчөмүнөн бийиктеп кетүүгө ейдө качты. Түлкү кутулуш үчүн өзүнө кандай ынгай издесе, бүркүт аны алыш үчүн ыңтайын түлкүгө жараша оноп, куткарбоочудай көрүнөт. Акыркы бүркүт чукул жетти. Жетерин жетти, бир жарым аркан бою аралыкта, бирок түлкүн түшкүр тик турган суур кебетеленген ташты имерилип, бир амал менен ошол ташты бүркүткө төптиргиси келип, мант берди. Баятан качырып түлкүнүн шаштысын кетирген бүркүт, эми алуудан айныгандай кайра ейдөлөп, түлкүнүн үстүндө ары-бери айланып алса болобу? Чаап келаткан Каргабий:

— Ой, мунун чычкан алчу күйкө болду го? — деп бакылдайт.

— Эмне кыласын, түлкүнүн керечен куусуна жолуктук! — дейт, бүркүтүнө ишенген Саза кенебей.

— Машыккан кырааным, түлкүнүн өзүнө жараша кыял көрсөтүп жатпайбы. Жердеги куу ойрон көзүн кадап, жазғырсам дейт. Үстүндөгү ага балбайт. Сабыр кылгын! Керечендин чечекейи талысын, көзү шоролосун. Саза оозун жыйыча бүркүт түлкүнү көздөй ылдыйлады. Канатын кымтыш, тап берип, кайра ейдөлөп, ары кетти-бери кетти. Насвай түкүрүм убакыт өттү. Бүркүт мұрасын сала кыңырая тартып, шуу эте сайыла түштү да, баятан «азилдешкен» немени бектөрүп, аркан бою жерге барып конду.

— Баракелде, алгырлыгына! Карап туруп ыраазы болгон Каргабий атын желдирип баратып бакылдайт: Кыраандардын кайсы түрүнө кирет сеники?

Саза да камчыланып катуулап, жооп берет:

— Меникинин жогдору сенселип деле узун. Андайды жогдорунан улам «Каркыра жогдор кара баш» дешет. Өзүм «Карабаш» атап алгамын.

— Баракелде, баракелде! Мурда угуп жүрдүм элем бүркүтүндүн алгырлыгын. Бүгүн көзүм менен көрбөдүмбү. Керечендин чечекейи талыгыча асманда күйкө болуп калкылдап чайпалышын кара, тобо!

Карабаш Саза жеткиче түлкүнүн көздөрүн алма-терме олуп, илингенин жутту, тилин чокуп, жулкуп тартты. Аткый тиштеп, бутуна күч келтире өзүне чойду. Жогдору үрпүйө көзү чакчандады. Кыпчуурдай тумшугуна кыпчылган түлкүнүн тили чоюлуп, узарып, чытырап барып, коко менен кызыл өңгөчтөн үзүлдү. Биротоло өзүне тийген тилди анса-йын бурдалап, мойну жүгжүндөйт.

Саза жетип, атынан ыргыды. Томогосун даярдап, бүркүтүнө ыраазы болуп:

— Жылуулай минтип албасан, арманда калбайсынбы? Ошент, мант беречек немеден очунду ал!

Аңчылар кечинде кошуундарына келишти. Карга оонап жүндөрү майланышкандай жылтыраган, тырмактарынын түптору менен кулактарынын учтары кара, боору агыш кызыл түлкүлөрдүн терилерин жандоочулар туюк сыйрышты. Муруттары ийнедей тумшуктан кетерүп, куйругун чубалта булак-булак эткисе силкип-силкип Сатыбалды бакылдады:

— Карга жакшы оонаган окшойт, жүндөрү тегиз.

— Мобу каапырың жатакчыл немеби, капиталдары такырайып, теринин көркүн бузуп турат.

Алачыктын очогунда арчанын дүмүрлөрү чатырап, алоолоп, жалыны эт салынган асма казандын боорун жалмайлайт. Май боткого тойгон тайгандар өз-өз орундарына байланып, ичмектердин үстүндө жатышат. Саза сырттагы Карабашын колуна кондуруп, эртенкиге чейин сиңгидей кылып жем берди. Томогосун кийгизип, дөңгөчке кондурду. Бүркүт тумшугун дөңгөчке алма-телме жанып, вссак-вссак эте шаңшып алып, күпшүндөп кагынып, койколоктоп, орктоя тумшугун кетөре эки жакка обдулат...



**Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:**

1. Мунүшкөр деп кандай адамдар аталган?
2. Саза менен Каргабий аңчылыктын кандай ыкмасын колдонушкан?
3. «Керечен» деп кандай түлкүпөр аталган?



**Окуучулардын түшүнүктөрүн терендетүү үчүн берилген тапшырмалар**

1. Бүркүтчу Саза эмне үчүн сары бүркүтүн да, кара бүркүтүн да учурup жиберди?
2. Айлыңарда мергенчи, бүркүтчу барбы? Бар болсо алар менен аңгемелешип, кызыктуу окуялары жөнүндө уккан болсоңор айтып бергиле.
3. Үзүндүн мазмунуна ылайык суротторду тартыла.

## «БҮРКҮТЧУ» АҢГЕМЕСИ ЖӨНҮНДӨ

Кыргыздар байыртан эле өнердү, өнерлүү адамдарды урматтап келишкен. Мына ушундай өзгөчө өнерлүү адамдарга: Кожажаштай көзгө атар мергендерди, Толубайдай сынчыларды, саяпкерлерди, мүнүшкөрлөрдү, зергер усталарды кошууга болот. Мыкты мүнүшкөрлердү урматтап, «куштун да тилин билет» деген куюшкан. Тилин билгени – кыраан күштүн тапка келтирүү үчүн көп машакаттан өтүп, сырын билип алышкандыгында. Аңгемеде мына ушундай мүнүшкөрлөр – Саза, Борош, Каргабий.

Мүнүшкөрлүк иштин кызыкчылыгы өлүмгө да тартат экен. Саза Кабакка бара жатып, Бүркүтуяга кайрылып, аз жердең өлүмдөн калат. Жазуучу аңгемесинде бүркүтчүлүктүн түйшүктүү ошону менен бирге кызыктуу окуяларын баяндайт. Чыгаан мүнүшкөрлер бүркүттү көргөндө эле таанып, анын алгырлыгын аныктай алат. Саза мына ушундай бүркүтчү. Аңгемени окуу менен окуучулардын мергенчилик, саяпкерлик, мүнүшкөрлүк сияктуу өнөргө ээ болууга кызыгуусу, кумарлануусу артуусу на шек жок.



Көрүнүктүү прозаик, Кыргыз эл жа-  
зуучусу Асанбек Стамов Москва райо-  
нундагы Чоңарык айылында колхозчу-  
нун үй-бүлөсүндө туулган. 1962-жылы  
КМУнун филология факультетин  
бүтүргөн. Жазуучунун «Жаны тууган»,  
«Нөшөрдөн кийин», «Чүй дастандары»,  
«Ак кар», «Жол боюнда жалгыз там»,  
«Жортуул» аттуу прозалык жыйнакта-  
ры жарык көргөн.

### 1. УЧ МЭЭРИМ

(Повесттен үзүндү)

...Ошентип, Бөрүбай жылан менен кош айтышып, ымыр-  
кайы менен жалгыз калат. Анын ортосунда бир жылга жа-  
кын мезгил етөт. Жигит канчалык куса болсо да жылан  
катынды издемек беле. Ал күндүр-түндүр кызыл эт баласын  
багуу менен алек. Жанынан карыш жыла албайт. Баласы  
ыйлаган сайын тандайына энесинин карегин сала коёт. Наристе  
аны бир аз сорсо эле курсагы тоюп, көшүлүп уктап  
калчу экен. Айткандай, атасы ар дайым баланын тандайын-  
дагы каректи алыш чейчеккө салат да, үстүн жаап койчу  
дейт. Ошентип, кыш етүп, жаз чыгат. Өзү болсо Аныркөлдүн  
боюнан кетпейт, эл журтка да кошулбаптыр. Ангыча жай  
чилдеси да кирип келет. Бир күнү баласы ыйлаганда, Бөрүбай  
каректи анын тандайына салыш коюп унутуп калат.

Балээнин баары мына ушул жерден башталат. Наристе  
каректи соруп жатып, жутуп ийиптир. Бир жылдан бери  
карек өзү деле кичирейип отуруп, баланын тамагынан  
өткүдөй болуп калса керек. Атасы эстей коюп баланын оозун  
караса карек жок. Бөрүбайдын айласы кетет. Эми эмне кыл-  
макчы? Кечке жуук бала катуу ыйлайт. Анын курсагы ач-

канын билген атасы, эптеп тамак беримиш болсо, бала оозуна наар албайт. Сүт берсе ичпейт. Каймак берсе жебейт. Бала какылдап ыйлоонун үстүндө. Ошентип, айласы түгөнгөн Бөрүбай боз үйдүн эмеректерин атына жүктөп, жалғыз уюн жетелеген бойдон жылан аялын издеңженейт. Қекүрөгүнде көтөргөн бала. Жашылкөлгө барса, анда жок дейт аялы. Аккөлгө барып, мындан таппайт. Бала ыйлап отуруп алышет. Курсагындагы энесинин кареги болбосо, ал ачкадан өлүп калмак. Бирок ал карек дагы бир аз күндө эрип түгөнеда. Ошентип эч жерден жылан аялын таппаган Бөрүбай койнундагы чоорун колуна алышп, арман-зарын айтып ыйлаі. баштаган дейт. Чоордун үнү, чоордун муну шамал аркылуу жеткен го. Бир күнү бала көтөрүп, азып-тозгон Бөрүбайдын алдынан баягы жылан эне каршы чыгыптыр.

– Эмне болду? Чоордун мунун укканды жүрөгүм түшүп калды. Деги бала аманбы? – деген экен.

– Балан аман! – дейт да күнөөлүү Бөрүбай болгон окуяны аялына айтып берет.

– Айтпадым беле, бала каректи жутуп албасын деп. Болбостур эми. Жүрө бергин менин артыман. Жылан сойлоп жөнөйт. Бала көтөргөн Бөрүбай анын артынан калбайт. Бир кезде алар жылан эне жашаган Турнакөлдүн жээгине келишет.

Алар көл четине жетишкенде, жылан эне күйөөсүн, алсыраган баласын тиктей берип:

– Тос, алаканыңды, – дейт. Бөрүбай колун тоскондо жыланын экинчи кареги эринин алаканына топ этип кулап түшөт. Жалғыз көздүн чанагынан шүүшүн кан тып-тып этип кара жерге таамп жатты дейт.

Айласыз Бөрүбай солкулдап ыйлоонун үстүндө. Эси оогон жылан сулк жатып калат. Бечара жигит баланы чалкасынан сала кооп, каректи бергенде ал соруп кирет. Бир аздан кийин курсагы тойгон наристенин бетине кан жүгүрүп күлкүсү чыгат. Атасы каректи анын оозунан ала коет. Баланын үнү чыкканды эне башын көтөрүп, эрине өтүнгөн туралады.

– Ардагым, эми мен капкарангы түндүн ичинде калдым. Мага мындан ары жашоонун кандайча кереги бар? Андан көрө башымды таш менен жанчып өлтүр да, көөмп кой. Бир айнегим барда эптеп жан бакчу элем. Эми кантем...

– Колум барбайт. Андан көрө өлгөнүм жакшы.

— Акылсызым, сен өлгөндө бала кантет. Ал курабайбы. Өлбейбү ал.

— Ардагым, колум барбайт. Кантип башынды жанчам?

— Сенин колун барбаса, мен дагы өз жанымды кыя албайм. Жыландар үчүн өз жанын өзү килюу чоң күнөө.

— Антпе, чогуу жашайбыз, мен сенин багам. Кор кылбайм. Бөрүбайдын сезүнө жылан макул болбойт:

Макул, чогуу жашайлыш. Анан балага эс киргенде кантин? Энеси жылан экенин билсе, жүргөгү түшпейбү?

— Азырынча чогуу жашап көрөлүчү...

Жылан башын көтөрүп, ойлоно калат да, кайра өзү акыл салат:

— Андай болсо мен көлдүн ичинде жашайм. Көл жылуу. Ал кышында тонбойт. Мурда тамак таап жечү элем. Эми эпте оозумду ачсам тишиме бирдеме илинер. Тамыр, балыр болсо да жарай берет. Андан көрө силер үйүнөрдү көлдөн окчун жерге тиккиле. Мен таң атканын, күн батканын көрбөйм да. Күн бүркөлүп түн түшкөнү да капарыма кирбейт.

Бөрүбай күнөөлүүдөй унчугат.

— Ошо жагы жаман болду...

Жылан сүйлөйт:

— Жаз, жай, кыш менен да ишим болбойт. Ошондуктан сен кез-кез бала уктап жатканда жаныма келип, чоор тартып, жарык дүйнө жөнүндө кабар салып тур. Бирок мен жөнүндө бала такыр билбесин. Эгер ушул убадага турбасан эле сени өлөр өлгөнчө жек көрүп отөм.

Ошентип, байкуш жылан көлгө сойлоп кирип кеткен дейт.

\* \* \*

Айткандай, Бөрүбай Турнакөлдөн окчунураак жерге боз үй тигип, эпте оокатын кыла баштаган экен.

Эртен менен баласы уктап жатканда Бөрүбай көлдү көздөй чаап келет да, чоор аркылуу күндүн чыгып келатканын кабарлайт. Ошондо жылан көлдөн сойлоп чыгып, башын созгон бойдон теребелге көз салат. Чоор табияттын ажайган маанайын бүт бойдон күүгө салат. Көгүш жалбырактар, апакай булут, асманда каалгыган бүркүт, кумайда жайылган кийиктер, качкан түлкү, токойду жойлогон кабыланга чейин кабар берет. Көшүлгөн күн нуру, көйкөлгөн

шиберлүү гүлдөр, көз кумары канбаган сулуулуктун баарын күгө салат чоор.

— Баарын көрүп турам, — дейт ыраазы болгон жылан.

Анан жылан эне чоор үнүнөн баласынын кыял жоругун, күлкүсүн угат.

— Өнөрү чыгып, адам болуп калыптыр. Ыраазымын сага, ыраазымын жашоого дейт...

Жылан эненин кубангана на сүйүнгөн Бөрүбай ойной берет. Ал ойноодон тажабайт. Анын сыйкырдуу күүсүн бүт табият тыңшайт. Жан-жаныбар бүт угат.

— Ыраазымын сага, болду эми. Бала ойгонду, баргын, — дейт жылан эне.

— Шашпа, ардагым! Бала качан ойгонорун билем мен. Сага тамак алыш келгем, андан көре ичип ал, — деп ынак сүттү анын алдына коет. Сүттү ичип, ыраазы болгон жылан эне Бөрүбайды алкайт:

— Жашоодон бекер үмүт үзүпмүн. Көзү жок жашоонун да өзүнчө кызыгы болорун ким билиптири. Ыраазымын, Бөрүбай. Ал эрин чын ниетинең алкайт.

Бөрүбай көл жээгине түштө келет. Кечинде да келет. Күздө жана бороон улуган кышта да чоорун тартып көл жээгинен чыкпайт. Эгерде уйкусу келбegen бала жанынан чыкпаса, ал боз үйдүн жанында туруп алыш чоордо ойной баштайт. Баары бир чоор үнү жылан энеге жетет. Чоордун касиети ушунда — ал үйүндө болуп жаткан кыймыл-аракеттин баарын көре алат, баарын тындап билет, көнүлү жайланаң, ан сайын жашоого болгон кумары таркабайт. Өзгөчө уулунун тили чыккан кезин айтыш, анан сүйлөгөнүн, күлкүсүн, кыял жоругун чоордон укканда бүтүндөй жан дүйнөсү козголуп, көнүлү көкелдейт. Өмүрдүн кооздугуна, жашоонун сонундугuna таң калат. Ал Бөрүбайдын чоордо тынбай ойной берүүсүн самайт. Кайрадан жүрөгү кубанычка толуп, адам өмүрү чекиз, жашоосу татаал турбайбы деп таңгалат. Мындан башка бакыттын мага кереги жок деп жараткандан тилейт. Өзү үй-булесү менен кошо аралаша жашап жаткандай көрөт. Бу тулкусу жылан экенин да унутуп коёт. Келген сайын эрине акылын, кеп кенешин айткандан не бир тажасачы. Ал баласын өнүнөн тааныйт. Кирпик-кашына чейин көрүп турганына сүйүнөт. Чоор үнүнүн сыйкырына ал таң калганын такыр койгон. Мына ошентип арадан жети-сегиз жыл өтүптур.

Жашоо Бөрүбай үчүн кызык, жалгызырын деген анда жок. Мурдагыдай капалануу дегенди билбей баласын сүйет, ансайын жүрөгү толкуйт, ага жалынат. Айткандай, «апам кайда?», деп алгач сураганда Бөрүбай аны ээрчитип барып, жалгыз бейитти көрсөткөн болчу. Ага ишенген бала жалгыз бейитке барса, энесин көргөндөй, аны менен жолуккандай кадырлесе каниет алыш калар эле.

Бир жолу атасы жумуштап кеткенде, энесин эстеп куса болгон бала жалгыз бейитке келди. Бала кек чым баскан молонун этегинде мунга батып, мулуюп, башы саландайт. Ошо кезде добуш чыгат. Бала башын көтөрсө бет алдында көзү кылыйган Бакалбай чал. Бала аны чала таануучу. Ызаат кылган ал ордунан тура калып, аксакал кишиге салам айтты:

— Ия, жубарымбек, эмне кылыш олтурасын? — деп зекиди чал.

— Энемдин бейитине келдим, ата!

— Эмне дейт? Кайсы энендин?

— Өз энемди айтам, ата! Ал ушу жерге көмүлгөн, — деп бала мунайса, чал карс-карс күлдү.

— А бечара, бул жerde мындан отуз жыл мурда өлгөн Көчөрдүн кызынын соөгү жатат.

— Анда менин энемдикى кайда?

— Сенин энен тири. Аны өлдү деп ким айтты сага?

Сүйүнүп кеткен бала ордунан тура калат.

— Менин энем тири? Билсениз айтыныз, ата! Ал кайда?

— Байкушум, аны тапканда сага пайдасы кайсы. Сен жыландан туулгансын!

Жүзү куулуп, бирде мостоюп, бирде күлүп турган бул саргыч чалга ачуусу келген бала башын чайкады:

— Калп айтпаныз. Жыландан адам төрөлбөйт. Мен сизге такыр ишенбейм.

Ишенбесен барып көр. Көл жактан атандын чоорунун үнү чыкканда жылан энен көлден чыгып келип, атаң менен адамча сүйлөшө баштайт. Экөө кадимки эрди-катындай сүйлөшүштөт. Мына ошондо нака ишенесин. Бирок тил алсан барбай эле кой. Эне сөрөйдүн түрүн көрүп эсин чыгат. Анын үстүнө байкуштун эки көзү жок.

Дагы эле ишенбеген бала сурайт:

— Аны сиз кайдан билесиз? Эмне үчүн энемдин көзү жок?

Чал болгон окуяны түшүндүрүп келип, муну айткан экен:

— Сен, жубарымбек, ошентип жаштайындан энендин эки көзүн жутуп алгансын. Эми ишенбесен барып, эненди көре бер. Тигине, атан чоордо ойной баштады.

Ошо жерден бала көл тарапты көздөй ыйлаган бойдон чуркап жүрүп отурат. Көл четинде чоор угуп, эри менен сүйлөшүп отурган жылан эне уулунун үнүн укканда эрине бир кыйкырып, көлдүн терекин көздөй качып жөнөгөн дейт.

— Мен айткан жокмун. Менин оозуман чыккан жок, — деп карғанған Берүбай уулунун жолун торой чуркайт. Бала атасын бүйтап өтүп, көлгө боюн таштайт да, куйрук башы араң көрүнгөн жыланды «энекелеп» сүзүп бара берет.

Балага тоскоол болчу эч кандай күчтүн жоктугун сезген атасы анын артынан жөнөйт. Атасынын ач кыйкырыгына бала көңүл да буруп койбайт. Атасы ого бетер үн салат:

— Аманат, Аманат, токто! Карадым, көлгө чөгөсүн!

«Көлгө чөгөсүн» деген сөздөн улам жылан эне артка кайрылат да, чын эле көлгө чөгүп өлбесүн деген кыязда ал баланын жолун торой артка карата сүзүп келе берет.

Эки көзү жок, караманча сокур алты кулач ак жыланга жеткенде бала эч бир коркүп жана үркүп койбостон энеси-ниң башынан кучактай берип:

— Энеке, энеке! — деп солуктап ыйлагандан башка сез айтталбаптыр.

Жылан дагы баласына алты оролуп, анын демине, жытына чыдабай муундары бошогон байкүш эчкериپ-өксөп ыйлаган тура. «Чындаса, сокур көздөн жаш чыгат» деген макал бар. Бирок жыландын көзүнөн жаш ордуна кан чыгыптыр. Эне-балага жетип атасы да ыйлай баштайт. Ал эми ошондо баланын көзүнөн аккан мөлтүр жаш, шор жаш жыландын сокур көзүнө тамат. Кызыгын түшкүр, жаш тамган сайын жылан эненин көзү ачылып, ага көз бүтүп, ал бир заматта суйкайган сулуу аялга айланган турбайбы. Кучакташа калышып, бирде күлө, бирде өбүшүп, бактыга тунган үч адам көлдөн чыгып келатканда күн күлүп жиберет. Дүйнө, чар тарап ого бетер кооз боло түшөт. Ошо кездеги эне, бала жана ата үчөөнүн бир-бирине төгүлгөн мээримин сүрөттеөгө сез жетпес, балдарым...

Анан эмне болду? — деп сурабайсыңарбы.

Ооба, ал ангыча каткыра күлүшкөн үч адам жээкке жете бергенде Бакалбай чалдын үнү аларды селт эттириди:

– Бактыңар кут болсун, Адам атанын тукумдары!

Кексе чал үчөөнү сынагандай тиктеп, деги бир кебелбейт. Күттүктоого ишенбegen Бөрүбай аны баамдай карады. Ансыз да майда бырыш баскан сарғыг жүзү сөөгүнө жабышып, чалдын күлүп же мостоюп турганы такыр сезилбейт. Кыжыры келген Бөрүбай орой жооп берди:

– Чекеге чыккан чыйкан болдуң го. Дагы кандаи доон бар бизде?

– Мен сilerди күттүктап жатам... Тилегеним жакшылык.

– Качантан бери бизге жакшылык тилеп калгансын?

Чал күлдү:

– Мен сilerге жамандык да кыла элекмин.

– Жамандык кылбасаң биз сегиз жыл жапа чегет белек.

– Сегиз жыл сыноодон еттүнөр.

– Сенин буйругун менен...

Бөрүбайдын кыжырланганына чал ката болгон жок:

– Кудайдын буйругу ал, пендем.

– Анда Кудайдын көзү бизге түз экен.

– Кудай эч кимди алдабайт.

– Аны мен да билем.

– Ошон үчүн сilerди күттүктап жатам.

– Андай болсо бизге жол бериниз, ата? Эринин чапанын жамынган Арзыгүл жүгүнүп койду.

– Башыңдан бактың кетпесин! Этегинден жалга, келин бала!

Чалдын батасына ийинген келин ага кайрадан үч ирет жүгүндү. Чал да жибиp кетип, үнү дирилдеп мээрим чачты.

– Умай эненин жолун жолдо. Ылайым ырыстан кем болбо, – дей берип башы саландай түштү. – Мен жөнүндөгү оюнду толук билем. Бирок ага анча ката болбойм. Эгер менде ошончолук кемчилик болсо, ал адам тукумуна таандык. Өзүн айткандай, адам тукуму жакшырмайынча ал кемчилик башбызы менен кошо жатар...

Келин уялгандай башын салды:

– Жан кашайганда, мүмкүн сизди көбүрөөк каралагандырымын.

– Аны билем дечи.

— Мен ойлогондой караманча эле жаман адам эмес экенинлизди азыр сезип турам, ата.

— Ырас, ошончолук жаман болсом эл ичине батамбы. Дегинкиси, сиз айткан мыкаачылык менен боорукердик көп кишинин табиятында чогуу жашайт.

Келин кейиди:

— Дагы, адам тукуму андан качан арылат?

— Акыры келип арылары анык. Ал учун көп жыл бар...

— Качан деги?

Чал сөздү башкага бурду:

— Сиз айткан уч мээримге башта мен ишенген эмесмин.

— Эмичи, ата?

— Эми ишендим! Өзгөчө кийинки эки мээримге. Көрсө, бала менен эненин мээриминен артык эч нерсе жок тура. Сени адам катарына кошкон да ошол эки мээримдин күчү.



Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо учун коюлган суроолор:

1. Эмне себептен Аманат басылбай ыйлады?

2. Турнақолдогу Жылан-энеси кантип, кандай жардам көрсөттү?

3. Эмне учун Борубай жыланьдын «өлтүрүп кой» деген сунушуна маал болгон жок?

4. Эки козу корбой калган жыланга Борубай кандай камкордуктарды корду?

5. Бакалбай чал Аманатка эмнелер жонундо айтты?

6. Үчеөнүн кубанычы деп кайсы учурду зөспейсіңін?



Окуучулардын түшүнүктөрүн терендетүү учун берилген тапшырмалар:

1. Чоордун сыйкырдуу күчү кандайча сүрттөлгөн?

2. Жылан-эне баласы учун кандай камкордуктарды корду?

3. Аманат знесинин бейитине эмне учун барган?

4. Жыланга коз бүтүп сүйкайган сулуу аялға айланышын кандайча түшүносун.

5. Сен адам тукуму канткенде жакшырат деп ойлойсун? «Менин сүйүктүү энем» деген темада сочинение жазып, көнери талкуу уоштургупа.

## 2. УЧ МЭЭРИМ

— Адам тукуму бактылуу болуш учун уч сезим кантсе да аздык кылат.

Келин чочуп кетти:

— Кандайча?

— Ах учун, мен силерге бир тамсил айтып берейин.

Чал дагы бир балээни баштабасын деп, көпкө Борубай аралашты.

— Аксакал биз үйүбүзгө кетсек.

— Бир бээ саамчалык убактыңарды бөлгүлө. Тамсил си-  
лер үчүн эмес, мына бул наристе үчүн керек. Бөрүбай наара-  
зы болду.

— Ошончолук элеби?

— Ооба.

Чал кесе айтты. Арзыгүл баласын сүйүп жатып сүйлөдү.

— Бала үчүн болсо айтсын.

Чал жалпак таштын үстүнө малдаш урунуп отура кал-  
ды. Тигил үчөө анын оозун тиктөөдө. Асман чайыттай ачык,  
чаңкай түш чен эле.

— Баш аягы жок чер токойдо, кенен токойдо көптөгөн  
башка айбанаттар сыйактуу эле Арыстан менен карышкыр-  
лардын көкжалы Кабылан да жашашчу, — деп баштады Ба-  
калбай. Жан-жаныбардын бардыгы экөөнү төн сыйлашчу,  
экөөнү төн урматташчу жана экөөнөн төн чочуй турушкан.  
Күрүлдөй үн чыгарып, Арыстан түнт токойду аралап еткөндө  
айбанаттардын баары жүгүнүп салам айтып, кээси айбык-  
кандан жашына калышып, анын көзүнө тик карай алыш-  
пай, айтор, айлалары кете турган. Түшүк, кырсык санаа-  
сына келбеген Арыстан: түнт токойдун, жашыл токойдун  
эсси, падышасы менмин дечу. Ага ким айбат кылсын, бул  
ойлогону чын эле. Кабылан да бекеринен келбей турган  
шерлердин бири. Ал дагы чер токойду жойлоп еткөндө жан-  
жаныбар бүт бойдон ага да таазим этишип, аны да куттук-  
тай, салам айтуусун жазышпай турган. Экөөнүн жеген жеми,  
улаган аны, кылган тиричилиги эки бөлөк болсо да, жаша-  
ган токою, ичкен суусу, көргөн күнү, сыйынган кудайы бир  
болчу. Бирок андай экенин экөө төн капарына алышкан жок.  
Ошопл жөнүндө ойлоп да коюшпай бейкам жүргөн кездерин-  
де, кокусунан экөөнүн ортосунда жанжал чыкты. Жанжал-  
дын отун тутанткан кадимки эле Момолой чычкан болду.  
Кой оозунан чөп албаган, момун жана сыпайы деген Момо-  
лайдун ошончого баарын адегенде экөө төн андай алышкан  
жок. Арыстандын түнөгүнө жакын ийинде жашаган Момо-  
лой дүйүм чөптүн тамыры менен жер жемиштин данын таң-  
дал жей берип аябай семирип, акырында Арыстанга үйүр  
алышып кетти да, курулай эрдемсинген, көпкөн жубарым-  
бек чириген эски дүмүрдүн үстүнө чыгып алыш чыртылдаап,  
чынкылдаап, эртели кеч тили буудай кууруп сайрай берет.

— Кабыландын ичи сага бузук, шерим. Анын сага оң санайын деген ою жок. Сени жоготсом дегенде эки көзү төрт. Баякүнү анын сен жөнүндө кыжырланып жатканын өз кулагым менен уктум. Кебелбegen Арыстан башын кетербей бейкам бурк этти:

- Ал макулук эмне деп жатыптыр?
- Айтып келаттаймбы, сырттаным. Уксан.
- Айта бер, кулак сенде!
- Айтса байкаттай келип сени уктап жаткан жеринден жара тартып салуунун амалын ойлоп жүрөт ал желмогуз.
- Анте турган кандай себеби бар экен?
- Ушул кереметтүү кооз токайду жалгыз өзүм ээлесем деген тилекте ал ыймансыз.

Ошондойбу! Жини келген Арыстан башын кетөрө берип, комдоно калды.

Калп айтсам, жаным чыксын. Калп айтсам ылайым ийинден чыкпай калайын. Жаны күйгөн ак жүрөк эмече молойгон капыр ыйлап жиберди. Момолойдун айтканына ишебеске ангөөдөк Арыстанда эми арга калган жок. Жүрөгү алыш учуп, кыжыры келген ал:

Көрсөтөм мен итке! — деп туш жагындагы бейчеки ёсуп турган теректи бир койгондо, терек белинен чорт сынды. Арыстандын каны дүүлүгүп, чыны менен Кабыланды жара тартып сала турган абалда жургөндө ал капыр Кабыланды жолуктуруп баяты сөзүп, баягы ушагын айтып аны көкүттү:

— Арыстанды кудай урду. Мен ага кошуна турам го. Эртели кеч эле ызырынганы, эңсегени сен.

— Өзүм тийишпесем делеби?

— Аны менен иши жок, көпкөн да. Ал итти жок кылмайынча, жаным жай албайт дейт. Сени иттин тукуму деп шылдындал жатканын көрчү. Деги сак бол, сырттаным. Кабылан боюн керип кебелген жок.

— Ишенбейм айтканыңа, Момолоюм.

— Калп айтсам жаным чыксын. Ылайым ийиндин ичинде жатып чирип өлөйүн. Айтканымдын баары чын. Байка, шерим. Ордунан ыргып турган Кабылан эми чындал такыды.

— Айтчы, мен ага кай жеримден жазыптырмын? Эмне күнөө кылышмын?

— А, сырттаным! Билем: аңкоолук, кенебестик, баатырдын иши. Дегинкиси, себепсиз кантисп эле ачуулансын...

— Андай болсо билгенинди айт! — деди Кабылан жүнүн үрпейтүп. Момолой чаңкыллады:

— Билип ал, сырттаным. Эсине туюп жүр, Кабыланым. Токайдогу айбанаттын баары сени да сыйлайт. Арстанды кандай көрушсө, сени да ошондой көрушөт.

— Аны мен билем.

— Ошол Арыстанга жакпайт экен. Ошондуктан ал сени көре албай жатат.

Болгону ушул, шерим. Деги сак жур. Бир күнү келип, жара тартып таштабасын. Кабыланды кадимкідей санаа басты. Баякүнү өтүп баратса алыстан аны Арыстан көргөн. Чын эле ошондо анын козу канталап, кол салчудай октос берип турганын байкай, буйтап өтпөдү беле.

— Мен да оной келбейм. Мен дагы әкиниң биримин. Көрсөн айтып кой, көп тийишпесин. Болбосо, менден бирди көрөт ал мышык. Кабыландын сөзүн жасап, кооздоп жеткизди Момолой.

— Сенден коркпойт экен шерим. Сени ал тенине албайт экен, султаным.

Карыган мышык мага кеп әмес деп айтты. Менден коркүп, сездел жүрбөсө бир күнү кардын жара тартам, — деди. Мына ушуга окшогон толгон-токой ушактан кийин ачууга жендирген Арыстан:

— Кайда жүрөт, ал айбан! — деп ордунаң ыргып турду да, Кабыландын жаткан жайын көздөй атырылып жөнөдү. Сак жаткан Кабылан ордунаң буйт берип, бир далайга чейин айбат кыла кармашкан болду. Акыры чарчап, алы жетпесине козу жеткенде ал качып берди. Арыстан анын артынан сая кууп келет. Экөө тен аябай чарчаганына карабай, өлүм менен өмүрдүн ортосундагы күрөш бир саамга да токтогон жок. Кууп баратканына карабай:

— А, кудай, жардам бер. Ушуга жетип бир жайласам, әкинчи арманым болбойт эле, — деп алы кете баштаган Арыстан тәцирге улам-улам жалынып көёт.

— А, кудай, колдой көр! Ушу жоодон кутулсам өмүр бою сага сыйынып жүрүп өтөм деп өзүнчө жалынат жаратканга Кабылан. Бири-бириинин сөзүн уккан экөө тен, өздөрүнчө кобурады.

— Кудай мендик. Ал качканды колдойт.

— Кудай мендик. Кууганды өзүнчө колдойт ал. Ал ангы-

ча Кабыланга күйрук улаш жете жаздал калган Арыстан куп этип, казылган орго кулап түштү. Баләэден чын кутулган Кабылан кайра келип, ордун четине токтоду да:

— Ырас гана болду сага! Шишин толгон болчу! — деп мыс-кылдай бейкапар күлүп турат. Ор аябагандай терең эле. Ордон чыга албасына көзү жеткен Арыстан көзүнө жаш ала чын наалыды:

— Э-э, чон кудай, калыстык кылган жоксун. Кайсы же-римден жаздым сага. Эми ушу ордон чыкпай чирип өлембү? Калыстык кылган жоксун тенирим. Ушул кезде күркүргөн жоон үн чыкты.

— Жок, мен калыстык кылдым.

— Сен кимсин? — деди Арыстан көктү тиктей берип.

— Мен сыйынган кудайыңмын.

— Андай болсо эмнеге көрүнбөйсүн? Көзүмө көрүнүп туруп сүйлө. Арманымды ук, чон кудай!

— Эй, макулугум! Кудайды эч ким ушу кезге чейин көзү менен көргөн эмес.

— Анда аны ким көрүптүр?

— Аны эч ким көрө албайт. Аны ар ким акылы менен гана туят.

— Андай болсо зарымды ук! Калыстык кылыш мени ор-дон чыгар.

— Мен калыстык кылдым, ошон үчүн сен тириү турасын.

— Калыстыгын ушубу! Акыры, ушинтип ордо жатыш чи-рийимби...

— Жок, чиригенче көп бар. Али ичер суун түгөнө элек. Сени ордон чыгарып алыш торго салышат. Тамакты колдон жеп, көптү көрөсүн!

— Ошо канттип жашоо болсун?

— Антип оозар сүйлөбө. Ага да көнөсүн, каниет кыл. Мунун барын угуп отурган Кабылан кыт-кыт күлдү:

— Чон кудай, мен сага ыраазымын. Алсызды колдоп, ка-лыстык кылганыңа, рахмат. Баягы жоон үн кайра сүйлөдү:

— Сен да көп кубанба! Сүйүнө турган эч нерсе жок, беча-рам.

— Канттип! Мына мен эркинмин. Токойдун жалгыз эсси меммин.

— Анкоом, байкушум! Жәэликтей, эрдемсибей айланан-ды жакшылап карачы!

– Кабылан тура калып туш тарабына көз чаптырса, тегерете курчалган майда-майда темир тор экен. Ошондо амалы түгөнгө ал да ыйлап жиберди.

– Мунунуз адилетсиздик, чоң кудай!

– Жок, мен эч кимине тарткан жокмун. Кара кылды как жарган адилеттик деп ушуну айтат. Кендикити, эркиндикти эч кимин, баалаган жоксунцар. Эми мындан ары экөөн тен, тор ичинде ушинтип, жанаша жашап күн көрөсүнөр. Арыстан менен Кабылан кошула унчукту:

– Кудайды ооздон түшүргөн жок элек. Кудай күлдү.

– Качкан да, кууган да кудайды оозуна алат. Кудай болсо эч кимге тартпайт. Ал ар дайым ушинтип калыстык кылат. Эми ар кимиңер өз күнүнөрдү көргүлө.

– Өмүр бою ушинтиппи? – деп экөө тен үншүп жиберди. Кудай кайра жооп берди:

– Өмүр деген эмне? Мен үчүн ал жыл менен, кылым менен ченелбейт. Ал жанжаныбардын баарынын мандайына кокусунан буйурган бир гана жылт эткен учкун. Дегинкиси, өмүр дегенди мындан ары баалайсыңар. Кудайды мындан кийин нака көрөсүнөр. Ал көздөн кайым болду. Айтканындей эле капастагы эки шер кийинчөрээк кудайды өз көздөрү менен көрүшчү болгон. Кенирсиген көк асман жана көктө жадырап ааламга нурун тегиз чачкан күн, ошондой эле тооташы менен токою, суу байлыгы ташыган тошу түктүү кара жер кереметтүү Кудайдын өзү экен. Мына ушул үчөөнүн алдында терин төгө эмгектенип, эркин, бейкапар жашаган жанжаныбарлардын баары бактылуу турбайбы, көрсө. Кудайды накта тааныткан, адамзат дебей, жан-жаныбалардын баарын бактылуу кылган чыныгы эмгек, уулум! – деп кол ичинде энесине ыктай өзүнөн көзүн албаган балага карады да, кайра ангемесин мындайча жыйынтыктаган экен чал. Ошондон кийин ар дайым эртең менен күндүн нурун көргөндө экөө тен:

– Ассоломалейкум, чоң кудай! – дешип озуна салам беришчү. Ааламга нурун тегиз чачкан адилет күн ошондо алардын саламына кадимкideй мээримдүү жооп берчү экен:

– Алейкум салам, макулуктарым!

Тамсилин айтып бүткөн Бакалбай: «Бактылуу болгула эч качан ырысынар кемибесин!» – деп бата берет да, ордунан ыргып туруп, атына минген бойдон чаап жөнөйт. Ти-

гил үчөө болсо тамсилди өздөрүнчө аяр талдап, бул сапар карыя ичине кир сактабай ак дилден бата бергенине ишенип, үйлөрүн көздөй жол тартышкан дейт.

Жомогум бүттү, балдарым. Мен айткан үч мээrimдин мааниси ушул. Ал эми Бакалбай чал айткан тамсилдин маанисин өзүнөр талдагыла. Бул үчөөсүз өмүр сүрүү кызыксыз болсо, буга да кошумча: адам керт башынын эркиндигин сезмейингче үч мээrim маңызына чыкпайт. Баамдадынарбы? Онбогон чалдын тамсили ошол жөнүндө.

Ошентип, эне-бала жана ата үчөө элге кошуулуп, чоң той беришет да, бактылуу өмүр сүрүшкөн экен.

### ?

#### Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Бәкалбай чал кандай тамсил айтып берди?
2. Арыстан менен Кабыланды Момолой кандай кайраштырды?
3. Акыры ал экөө кандай тағдырга туш болду?
4. Асман, Күн, Жер кереметтүү кудай дегенге оюң кандай?
5. Борубай, Арзыгул, Аманат акыры эмне болушту?

### ?

#### Окуучулардын түшүнүктөрүн тереңдетүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Адамдардын ортосунда да тамсилдегидей нааразылыктар болобу?
2. Момолой сыйктууларды кандай адамдар дейбиз?
3. Жер үстүндөгү жан-жаныбарлардын бардыгын боктылуу кылган – эмгок дегенге сенин оюң кандай?

## «ҮЧ МЭЭРИМ» ПОВЕСТИ ЖӨНҮНДӨ

Белгилүү прозаик А. Стамовдун «Үч мээrim» повести жомоктук стилде жазылыш, адамдарды ыймандаулукка, тазалыкка чакырат. Мээrimдүүлүк жалгыз гана адамдарга таандык эмес, жан-жаныбарларга да мүнөздүү экендигин ишенимдүү сүрөттөйт. Ой-кайында жашаган жигит Бөрүбайдын чечкиндүүлүгүн, өнерлүүлүгүн, боорукердигин баса көрсөтөт. Бала менен энени эч ким, эч качан ажырата албай тургандыгын Аманаттын образы аркылуу далилдүү сүрөттөгөн. Адамдардагы калыстык Самат Ажо аркылуу берилет. Ошондой эле адамдарда көре албастык, ичи тардык сыйктуу да терс сапаттар Ибрагим бектин бүтүмүнөн корүнүп турат. Жан-жаныбарлардын тилин билген Бакалбай куучу да кызыктуу сүрөттөлгөн. Акыры ата-баланын

тилеги менен жылан энеге көз бүтүп, суйкайган сулуу энеге айланат.

Повестти окуган ар бир окуучу адам баласынын жашооттурмушунда, күндөлүк тиричилигинде кездешүүчү он жана терс сапаттарды ажырата алат. Өзүндөгү тескери кыял-жоруктарын жоюуга умтулат, аракеттенет. Жаштарды өнердү сүйүгө, кооздукту, сулуулукту урматтоого тарбиялайт. Адам деген улуу атты ар-намыс, сыймык менен алыш жүрүгө, кандай гана болбосун энени сүйүгө, сыйлоого, урмат көрсөтүгө үндөйт.

ЖУНАЙ МАВЛЯНОВ

(1923)



Кыргыз эл жазуучусу Жунай Мавлянов 1923-жылы Ош облусунун Кошдебе кыштагында туулган. Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусу. Узак жылдар бою мугалим, мектеп директору, «Мугалимдер газетасынын» редактору болуп иштеген. «Жүрек», «Аркыт гүлдөрү» аттуу ырлар, поэмалар жыйнагы, «Нан», «Бийиктик» аттуу прозалык жыйнектары жарык көргөн.

НАН

(Аңгемеден үзүндү)

...Эки күндөн кийин колхоздогу курулуш бригадасы кезек боюнча булардын үйүнө келмек. Ошондуктан, Жаныбек менен Женишбек бүгүн эски үйдү бузуш учун жумушка барбай калышкан.

Женишбектин тамдын төбөсүнө чыга келиши тигинин жанагы желеленген оюн үзүп койду.

Женишбек – Жаныбектин улуу агасы Сарымсактан калган жалгыз түяк. Майкечен ал там башында мизи ейде карат жаткан экинчи кетменди ала койду да, күнгө күйгөн билек булчундары түйүле калып, ары-бери тултундады. Көөнөргөн кара кепкасынын алдынан көрүнгөн жазы мандайы, көндукундай бакыракай көздөрү, он кашын жаап уолгуган тармал коюу чачы куду атасыныңкындай. Анын кебетесине алдыртан тиктеп турган Жаныбектин көз алдына агасы Сарымсактын элеси тартыла берди...

Женишбек армиядан күздө кайтып келди. Азыр колхоздо ошол жактан үйрөнүп келген кесиби боюнча монтёр болуп иштеп жүрет. Онунчы классты бүткөндөн кийин армияга чакырылгандар кайткан сон көпчүлүгү окууга, же шаарга жумушка орношуп кетишкен. «Муну деле ошентет го, азыркы жаштар ата-эненин, ага-туугандын тилин алчу беле» – деп анын армиядан келер тушун болжол менен билишкен жакындары салкын мамиле кылышканы ырас. Жок, Женишбек антпеди. «Эми, окууга кетерсин, Жениш?» деп апасынын сынап берген суроосуна, «Жок, апа, силердей колхозчу эле болоюн деп турам. Атам колхозчу, апам колхозчу экенсинер. Мен да колхозчу болууну чечтим. Баарыбыз эле шаарды көздөй кете берсек, колхоздо ким калат? Керек деп тапса, окууга колхоз өзү деле жиберет. Иши кылып окууга барсам да, колхоз аркылуу барам, апа» – деп тигилдердин санаасын тындырып койгон.

Атасына окшоп, оор басырык сүйлөп, сабырдуу жүргөнүнөн апасы менен агасы андан үмүттүү.

Жениш колуна кетмениді алары менен «бери бас» – дегенсип, Жаныбек үйдүн бир четин көздөй кадам шилтеди.

Далистин тушуна барып, арык колдорунун тарамыштарын түйүлтө, кетменин төбөсүнө ейде көтөрдү да чаппастан Жаныбек кайра жерге койду. Эмне үчүн? Анын мандай териси жыйыла түшүп, кырдач мурдунун таноолору кериле берди. Ким билет, балким, ичинде ата-энесинин өмүрү отуп, агалары төрөлгөн бол үй азыр жаш балапандардын уясындей ыйык көрүнүп, бузууга дити барбай жаткандыр. Мынданай болушу да ыктымал. Баягы жылы бир актив чыкма жигит атасынын эски имаратын бузганда, Жаныбектин апасы кыйын нааразы болгон: «Ботом атасынын жайын бузат деген кандай шумдук? Ата жайын байлуканага айландырып таштап, жаны үйүндө мамыр-жумур жашаганын көрүп турбайы го. Арбак ыраазы болмоюн, тириү жан жарыбайт. Атасынын колу менен куулган жайды бузганы – арбактарды безиткени».

Балким, аны ыргылжың кылып турган апасынын ушул сөзүдүр. Андай болсо, кийинки беш-алты жылдан бери жыл сайын бул кыштакта он беш-жыйырмадан эски жайлар кулагап, ордуна үстү шифер, тунуке же черепица менен жабылып, пайдубалы жарым метрче цементке отургузулган, кош

терезелүү үйлөр курулуп эле жатпайбы? Жаныбек жеңеси Айсалкын экөө да ошондой үй тургузууну көптөн бери дегеп жүрүшпөдү беле? Антпегенде бүлө көбейүп да баратат. Эки үй, бир далис кимисине калкалагыч болсун?

Бети башын жалмалап отүп жаткан зааркы желден ичиркенгендей Жаныбек дальсын куушура бир жыйрылып алды да, танданган мүнөздө өзүнө карап турган Женишбекти көрө коюп, уялыш кетти көрүнет, ошол замат кетмендин сабына колдору ороло түштү.

Өмүргө өмүр кошумун деп, мунарыктана көз учуна аран урунган горизонттун тээ береги четинен, ааламга күлө карап шаша чыккан күндүн нурлары менен Жаныбек төбөсүнө бийик көтергөн кетмендин пеши кездеше калды окшойт, ай-некке күзгү тоскондой ал жарк эте берди. Соңунан лакыйган кетмenden ыргытылган топурак тамдын арт жагына барып күп этти да, чан-тозону абалап жеңедү.

Женишбектин кетмени да ушул көрүнүштү кайталап жатты. Түшкө дейре бир үйдүн төбөсүн тизеден келген кара чирик саман аралаш топурактан экөө аран арытышты. Экинчисинин үстүн жарымдаган кезде, Жаныбек кууш мандайынан мончоктогон терди жени менен шыгыра аарчынып, анан тамеки тутантты. Топурактан арыган торсундун бирине кечүк басып, экинчисине узун буттарын тирей отура кетти да, жаак этин капшыра папиросун соро баштады. Кебетеси ишке берилип кетип, ага кумары аша түшкөнбү, кайра-кайра тартып, оозунан, мурдунаң көгүш түтүн булатып жатты. Бул дем алыштан пайдаланып Женишбек шатыны кайчылдата, сүусун ичип келейин деп темөн түшүп кеткен.

Дароо эле катуу кагазына жете түшкөн папироско чырт эттире тиш арасынан түкүргөн Жаныбек аны бут арасынан ылдый чертип жиберди. Өзү эмнегедир, жаш балаачасынан анын кайда барып түшөрүнө көз салды. Үстүн жука топурак каптаган тегерек нерсенин үстүнө барып бир тийгенде гана папиростун күлгө айланган жагы үзүлүп кетти. «Тегерек нерсе эмне болду. Кичинебизде апам бизге аш куюп берчү кара аяк эмеспи? Аякка окшобойт. Те тамдын төбөсүнөн түшкөн кесектин калдырканы бекен?..» Кандайдыр бир сезим Жаныбектин жүрөгүн жанып еттү: Нан!.. Баягы нан!..

Муунган кишидей анын добушу каргылданып чыкты. Додолонгон топурактын үстүнө тик секирген Жаныбек али-

гини кош колдоп ала койду да, бетиндеги топуракты үйлөп жиберип, бооруна кысты. Чын эле нан экен!..

«Муну Айсалкын жеңем кантип унутуп койду? Бул үйдүн какыр-чикирин өзү баш болуп жыйнаштырбады беле? Кантин нанды унутуп калды? Же «ырымдалганы менен не пайды берди, андан корө топурак алдында тапталып калганы артык эмеспи» – деп атайлап таштады бекен? Андай болууга тийиш эмес эле. Далай жылдан бери ушул үйдүн шыбында ак калтага илинип турчу бу нанды бапестеп, бетин жөргөмүштүн желесине бастыrbай, манаар байлатпай апам өлгөндөн бери сактап келаткан озы эмес беле?»

Жаныбек азыр бооруна кысып турган нандын четинен үч жери кетилген. Анын экөө улуу агаларынын тиши тийген жер. Үчүнчүсү – өзүнүкү.

Бу нанды Бүбүш апа езу жаап, өз колу менен биринчи жолу тун баласы Сарымсак кан майданга жонөп жатканда ат жалына сунган: «Четинен тиштеп кой, балам! Ылайым туз-насибин өз үйүнөн буюрсун!»

Ушул тилек менен экинчи уулу Асылбекти, кийинчөрээк Жаныбегин атказган. Жок, эненин тилегениндөй болбой калды. Ал тилек кылгандай Сарымсак менен Асылбек кайрылып келип, эне колу сунган алиги нандан тиштебей калышты. Урушка жетпей кенже баласы Жаныбек гана кайрылып, бул үйдөн кайра даам татты, бирок аны эне көрбөй калды. Жениш жылы төрт жыл бою жол тиктеген анын көзү түбөлүкке жумулган получу.

Агалары менен энесинин ал эстелиги бут астында тепселип калганын көргөн Жаныбектин канырыгы түтөй түштү: апасынын, уялаштарынын жыты ушул нанда сакталып калгандай аны бетине кармап жыттай берди эле, көз жашы чаңду жүзүнөн төмөн көздөй из салды. Ушул кезде нары жактан суу ичип чыккан Женишбек агасынын тиги абалын көрүп селт этти...

Эки жарым айдан кийин ак калтага салынган нан жаңы үйдүн шыбынан кайра орун алды.

1961-жыл



Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Жаныбек менен Жеңишбек там салууга кантип, қандайча киришиши?
2. Эмне үчүн нанды коруп Жаныбек секирип түштү? Ал эмне нан зле?



Окуучулардын түшүнүктөрүн терендөтүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Кыргыз эли эмнеликten нанды баарынан улук деп эсептешет?
2. «Менин айылым» деген темада сочинение жазып, талкуу уюштургула. Анда өз айлыңардын өзгөрүшүн, жаңы курулуштары жөнүндө көнкири чагылдырыла.

## «НАН» АНГЕМЕСИ ЖӨНҮНДӨ

Чебер прозаик Жунай Мавлянов «Нан» ангемесинде турмуштук бир кичине корүнүшкө адептик чоң маани берип чечмелей алган. Армияга узап бараткан балдары Сарымсак менен Асылбекке нандын четинен ооз тийгизген эне «ылайым туз-насибин өз үйүнөн буюрсун» деп айтат. Бирок эненин балдары согуш алааматынан кайтпай калды. Ошентседа, эне аны балдары ооз тийген ыйык белек катары сактап жүрдү. Жаныбек да эне салтын жолдоп жаңы тамына илип койду. Силер да нанга урмат менен мамиле кылгыла. Ангемеде согуштан кийинки жылдарда айыл жеринде болгон өзгөрүштөр, өзгөчө жаңы үй куруу, адамдардын жаңыча маданияттуу жашоого умтулуусу көркөм чечмеленген. Ангемени окуп чыгуу менен силер ата-эне сөзүн ойлоого, урматтоого жана аткарууга үйрөнөсүнөр. Адамдардын бейпил жашашы үчүн тынчтык керек экендигине ынанасынар. Ангемеде: «Тынч болбосон, алтын сарайдын ичи да карангы, нары кутсуз» деп адилеттүү айтылган.

# ЧЫГЫШ ЭЛДЕРИНИН ТААЛИМ-ТАРБИЯ МУРАСТАРЫНАН

Абу Али Ибн Сина

## УЛУКМАНДЫН ЖҮЗ НАСААТЫНАН

— Каалаганымдын баарын камтыш үчүн кудайдан эмне сурасам болот?

— Үч нерсени: ден соолукту, кубаттуулукту жана кооп-суздукту.

— Кимден чочулабаш керек?

— Сага суктанбаган досуңан.

— Ар дайым конұл бурууга эмне татыктуу?

— Ишке алек болуу. Жаш кезде билим алыш, карыганданы колдонуу керек.

— Калк алдында адамды эмне басыннат?

— Өзүнүн жөндөмдүүлүгү жөнүндө сез салуу.

— Татыксыз достон кантип куттуууга болот?

— Анын үч жолу бар: ага басып барбоо, ишин сурабоо жана жардамга чакырбоо.

— Жаштарга жана карыларга кандай адеп керек?

— Жаштарга тайманбастык менен уяттуулук, карыларга болсо билим менен токтоолук, адеп ылайык.

— Улуулук кимге ыйгарылышы керек жана ал кандай шарттарда бейгам болушу мүмкүн?

— Улуулук ак менен каранын айра тааныганга ыйгарылат, ал киши билерман адамга тапшырганда бейгам болот.

— Эң берешен ким?

— Кимдир биреөгө белек берип, ошонусуна сүйүнгөн адам.

— Бул ааламда адамга өмүрдөн артык бир нерсе барбы?

— Алар үчөө: ишеним, сүйүү жана Мекен.

— Биз эч качан толук ээ боло албаган нерсе барбы?

— Алар тортөө: ден соолук, чындык, бакыт жана кыйышпас дос.

— Жакшылык жасоо же жамандыктан алыш болуунун кайсынысы дуруус?

- Жамандыктан алыс болуунун өзү – жакшылык.
- Жакшы адамдын жаман болуп калышы мүмкүнбү?
- Ооба, жасаган жакшылыгы үчүн жемелеп турса?
- Билимди эмне көркүнө чыгарып турат?
- Чынчылдык.
- Эрдиктин белгиси эмнеде?
- Айкөлдүктө.
- Ақылмандын кылган ишинин эң мыктысы кайсы?
- Карасанатайды жамандык жасоодон токтотуп калган-дыгы.
  - Кандай кемчилик эң зыяндуу?
  - Адамдын түнтүгү.
  - Ким тутулуп, ким кутулат?
  - Ким жамандык кылса, ал тутулат, жамандык колунан келип турган, бирок аны жасабаган киши кутулуусу мүмкүн.
    - Өмүрдүн кайсы мезгилиниң жоголду деп эсептеөгө болот?
    - Адамдын жакшылык кылуу колунан келип турган, бирок аны жасабаган мезгилини.
  - Бир нерсе сээп, башка жерден түшүмүн алган эмне де-ген урук?
  - Ал аккөнүл жана ақылдуу адамдарга жасаган жакшы-лыгын.
    - Өмүрде эмне кымбат?
    - Жакшы атак-данк.
    - Өлүмден коркунучтуу эмне бар?
    - Жакырчылык менен коркунуч.
    - Бул дүйнөде эң таалайсыз ким?
    - Жан-дүйнөсү жакырлар.
    - Ак ниет адамдарга эмне тоскоолдук кылат?
    - Эзүүчүлөрдүн данкташы.
    - Бул дүйнөнү эмне менен багындырууга болот?
    - Ақыл жана кадыр билгендик менен.
    - Дарыгердин жардамына кайрылбас үчүн эмне кылуу керек?
      - Аз ичип, аз сүйлөп, ченеми менен уктап, ар ким менен эле каатташа бербеш керек.
      - Адамдардын ичинен кимиси эң ақылман?
      - Көптү билип, аз сүйлөген адам.
      - Кылган иштин пастыгы эмнеден келип чыгат?
      - Муктаждыктан.

- Муктаждык эмнеден келип чыгат?
- Бекерчилик менен бузулуп кетүүдөн.
- Алангазарлык эмнеден келип чыгат?
- Жалгыздыктан.
- Мажиреолук эмнеден келип чыгат?
- Жетекчиликтин жоктугунаң.
- Жол болбогондук эмнеликтен?
- Шашмалыктан.
- Падыша ийгиликке эмне менен жетише алат?
- Адилеттүүлүк жана чындык менен.
- Акылмандын өкүнүчү эмнеден келип чыгат?
- Иштеги шашмалыктан.
- Асылзаттыкты эмне бузат?
- Ачкөздүк.
- Бул дүйнөде бардыгынан эмне жакшы?
- Кемсинүүсүз карапайымдык, сыйлыксыз айкөлдүк.

## ЧЫГЫШТЫН НУСКАЛУУ ИКАЯЛАРЫНАН

### АТАНЫН ОСУЯТЫ

Байыркы заманда Багдад шаарында Абдулла аттуу ётө кайрымдуу, колу ачык, мээримдүү, берешен, адилеттики сүйген, кадыр-барктуу бай адам жашап, ал эч бир адамды куру кол кайтарбастан, ар дайым жардам колун созуучу.

Абдулланын үч уулу жана аларга атаган эки короо менен ётө кооз өстүрүлгөн чон багы бар эле. Бир күнү Абдулла уулдарын алдына чакыртып:

— Балдарым, мен эми карыдым, бир топ жашка бардым. Көзүмдүн тириүсүндө бак менен короолорду силерге тапшырмакчымын. Өз ара келишип, бирөөнөр бакты, экинчинер короо-жайларды болушуп алгыла, — деди.

Балдарымдын бирөө дагы короо-жайларга ыраазы боло алышпады, бакты гана талап кылышты. Абдулла баба уулдарынын келише алышпастыгын көрүп, бир азга ойлонуп тургандан кийин мындай деди:

— Балдарым, бак менен короо-жайлар тууралуу келише албаганыңарды көрүп, мен мындай ойго келдим. Баарыңар саякат кылышп, бүтүндөй жер жүзүн айланып чыккыла. Кимдир-бирөөнөр мага эн кымбат баалуу таш алып келсенер бакты ошол уулума беремин, уктунарбы?

Үч уулу эн баалуу асыл таш таап келүү үмүтү менен саякатка чыгып кетишти. Улуу уулу бир нече ай сарсан болуп, салбырап жүрүп бир араб уруусу жайгашкан жерге келди. Ал уруу башчысынын таажысындагы кымбат баалуу жакутту көрүп калды. Ошо замат аны менен таанышып, ага соогат катары бир канча нерсени тартуу кылды. Андан сон ошол жакутту эстелик үчүн берүүсүн баштыктан суранды. Баштык дагы аны макул көрүп, жакутту анын колуна тапшырды. Ошентип, чон уулу сүйүнүч менен үйүнө кайтты.

Абдулла баба уулунун алып келген жакутун алып текшерген сон мындай деди:

— Уулум, чынында эле өтө кымбат таш алып келгесин. Эми, сабыр кылгын, көрөлү, инилерин дагы кандай кымбат баалуу таш алып келишээр экен. Ошондон кийин гана бак маселесин чечебиз.

Ортончу уулу дагы кымбат баалуу таш издең бир дениздин боюна жетип келди. Ал жерге суучулдар сууга шуншуп, дениз түбүнөн кымбат баалуу таштарды алыш чыгышты. Ортончу уул башынан откөн бардык окуяларды айтып, алардан жардам сурады. Суучулдардын ырайымы келип, ага бир кымбат баалуу ташты тартуу кылышты. Бирок ал баалуу таштын үстү бодур-бодур болуп калгандыгы учун аны тазалаш керек эле. Ортончу уул суучулдарга рахмат айтып, ошол тегеректе жакыныраак жайгашкан шаарга кайтты. Тезинен таш тазалай турган устаны таап, ага шакирт болуп кирди. Бир нече ай кызмат кылып, колундагы ташты жылмалатты. Андан соң үйүнө кайтып, ташты атасынын колуна тапшырды. Абдулла баба ортончу уулу алыш келген кымбат баалуу ташты алыш:

— Уулум, сен дагы өтө кымбат баалуу таш алыш келип-тирсисин. Сабыр кылып тургун, иinin келсисин, балким ал дагы кымбат баалуу асыл таш алыш келген болсо, бакты ошол уулума беремин, — деп улуусуна айткан сөзүн кайталады.

Кичүү уулу алты ай жер кезип жүрүп, эч кайдан кымбат баалуу асыл таш албады. Акырында үмүтсүз бойдон үйгө кайтууга мажбур болду. Үйүнө жакын калган убакта абдан катуу чарчаганынан дем алганы бир короонун эшигинин түбүнө келип олтурду. Короонун ичинен ый угулуп жатты. Кичүү уул айран болуп, эшиктин кычыгынан короого карады.

Короонун дал ортосунда бир уй олуп жатыптыр. Үч жаш бала уйду кучактап ыйлап турушат. Булардын ата-энеси дагы уйга карап көз жаштарын тогүүдо. Кичүү уул булардын ыйына токтоно албай эшикти ачып ичкери кирип барды, короонун ээси менен учурашып, алардын ыйынын себебин сурады. Ал адам көздөрүнөн жашын буурчактатып, оз ал-абалын баяндоого киристи.

— Эн эле кембагал бүлө элек, дүнүйө-мүлктөн эч нерсебиз жок, болгону жалгыз гана уюбуз бар эле. Анын сүтүн сатып күн кечирчүбүз. Мына эми, моминтип уюбуз дагы олуп калды, эми эмне кылаарыбызыды билбей ыйлап отурабыз.

Кичүү уул дагы алардын абалына ачынып көзүнөн жаш

төгүп алды. Анан кийин балдардын жұзұнөн өөп, ата-әнеси-  
нин көңүлүн жубатты. Үйнө кетпестен, үйдүн ээсин жаңына  
әэрчитип базарга кетти. Базардан ун, май, күрүч, наң жана  
башка нерселерди сатып алыш, кайра баяғы үйгө алыш кел-  
ди. Андан үйдүн ээси менен бирге мал базарына барып, сүттүү  
үй сатып алыш берди.

Бечара көңүлү өксүк үй-бүлө мүчөлөрү бул колу ачык  
жоомарт жигиттин жасаган жакшылыктарын көрүп, өздөрүн  
кармана албай кайрадан ыйга киришти. Жаш балдар жи-  
гиттин кучагына кирип, балдардын атасы бир ийинден ба-  
сып, әнеси әкинчи ийинге баштарын жөлөп, көздөрүнөн  
көнектөп жаш ағызышты. Жигит жаш балдардын көзүнөн,  
жұзұнөн өөп, аларды әркелетти, ата-әнесинин көңүлүн жуба-  
тып, андан соң өз үйнө жол алды.

Жоомарт, адамгерчиликтүү жигит үйнө келип, ата-әнеси  
жана агалары менен учурашты. Абдулла баба кичүү уулу-  
нун желкесиндеги күндүн нуруна чагылышып жалтырап тур-  
ган көз жаштарына көңүл буруп:

– Сен дагы кымбат баалуу таш алыш келдинби? – деп  
сурады. Уулу эч кандай кымбат баалуу таш таап келе алба-  
гандыгын, бул желкесиндеги жалтырап турган нерселер бир  
бечара өксүк пенденин көз жаштары экендигин айтыш, бо-  
луп откөн окуяны бүтүн баштан-аяк баян кылды.

Абдулла баба кичүү уулунан сөздөрүн әшигитип, өнгүрөп  
барып жоомарт уулун кучактады. Аны кучактап алыш, бети  
башынан өпкүлөп мындай деди:

– Жоомарт, пейли адамгерчиликтүү уулум, сен чыныгы  
атанын уулу экенинди билдиридин. Эй, көзүмдүн нуру, сада-  
ган уулум, сен ошол бечарага жардам кылыш, адамдык мил-  
детинди отөгөнсүн. Адамдар бир-бирине жолдош экендикте-  
ри, адилетчил болуулары зарылдыгын сен өзүндүн ушул иш-  
терин менен көрсөткөнсүн, мен сага ыраазымын. Маға бир  
бечара томаяктын сүйүнч көз жашы миндеген кымбат баа-  
луу асыл таштардан абзел эмеспи. Белимдин кубаты, сүйүктүү  
уулум, багымды сага бердим, бул бакка эгедер болууга бир  
гана өзүн акылуусун.

Илгери бир заманда кадырлуу бир адамдын үч уулу бар эле. Бул адамдын кичүү уулу ата-энесинин дегенинен чыкпай, ар дайым аларды ызааттап, урматтоо менен күн кечирип, етө адептүү, тарбиялуу болуп естү. Эки улусу жаман адамдарга кошулуп, беймаани жолго түшүп кетишти. Ал экөө ар дайым ата-энесинин көңүлүн ирээнжитип, насааттарына, кулак салышчу эмес. Бир күнү энеси катуу ооруга чалдыгып каза болду. Арадан көп убакыт өтпөй атасы дагы оор кеселге чалдыкты. Оорулуу ата озүнүн өлүмү жакын калганын сезип, үч уулун кашына чакырып мындай деди:

— Балдарым, ажалым жетип калган сыйктуу. Мен өлгөн сон, артымда учөөнөрдүн бирөөнөр гана мураскор болуп каласынар. Шаардын казысы менен улуктары киминерге өкүм чыгарса, ошол мураскор болот. Алар дагы менин дилимдегини таап өкүм кылышат го деп ойлоймун.

Бир нече күнден кийин баягы кадырлуу адам каза болду. Үч уул атадан калган мурасты талашып, казынын кашына келиши. Алар атасынын айтып кеткен осуятын казыга билдиришти. Казы бул маселени чечүүде алсыздык кылыш:

— Мен бул маселени жеке өзүм чече албаймын. Атанаар киминердин чыныгы мураскор болуунарды кесе айтпаптыр. Үстүртөн гана: «Үчөөнөрдүн биринер гана мураскор боло аласынар» — деп көй салган. Эми ушул шаарда бир билимдүү, даанышман адам бар. Ошого барып, атанаардын керәэзин айткыла. Менин оюмча, бул маселени ошол даанышман гана чечет го деп ойлоймун. Ал кандай өкүм чыгарса, мен дагы ошону колдоймун, — деп аларды даанышмандын алдына жөнөттү.

Үч бир тууган баягы даанышманды издеп таап, окуяны ага баяндап беришти. Даанышман азыраак ачууланган болуп:

— Ушундай дагы арасаат керәэз болобу? Эми силер мындай түрүксуз керәэз айткан атанаардын кабырына барып, аны бузуп, жер менен жексен кылыш талкандал туралын сон менин алдымга келгиле. Келгениндерден кийин адилет, чыныгы калыс өкүмдүү угасынар, — деди.

Эртеси күнү эки чоң уулу кетмен, күрөк, чукулдук кетөрүп, кичүү уулу колуна кылыш алыш аталарынын кабы-

рына келиши. Эки чоң уул кабырды бузууга кирише баштаганда, кичүү уулу агаларына кылыш көтөрүп туруп:

— Кандай адепсиз, тарбиясыз, сезимсиз элеңер. Дүнүйө-мүлкүү үчүн атабыздын кабырын бузууга ашыгасына, уятыздар. Мен силердин мындай ыптылас ишинерге жол бербеймин. Кана, ушул кабырга бирөөн эле бир жолу кетмөн тийгизип көргүлөчү, экөөнөрдү тен өлтүрүп тынайын. Мен мурастан кечтим, мурас силерге эле буюрсун. Ата-энебиз тириүү кезинде экөөнөр аларды урмат кылбадына, алардын мээримге толгон ыйык дилдерин ооруттунар. Эми кабырында дагы тынч жаткыра койбайсунар ээ, намыссыз агаларым! — деди. Эки агасы иинисинин сүрүнөн коркушуп, кабырды бузууга батына алышпады.

Анан үчөө тен даанышмандын алдына кайра келиши. Улуу эки агасы даанышманга:

— Инибиз сиздин буйругунузду аткарууга жол бербеди. Атабыздын кабырын бузмакчы болсок, бизге кылыш үйрүп өлтүрмөкчү болду, — деп арызданышты. Кичүүсү да эмне үчүн атасынын кабырын буздурууга жол бербегендигинин себебин айтты. Соңунан баягы даанышман эки агасына ызырына кайрылып:

— Атанар силердин киминердин мураскор болушунар тууралуу ачык айтпай, бул маселени бизге шилтеп кеткендигин эн негизги себеби айкын болду. Мен силерди сыноо үчүн атанаардын кабырын бузууну буюрдум. Силер, эки агасы, бул жийиркеничтүү ишке ыраазы болдунар. Каражолтой экенсинер. Ининер болсо бул сунушту кабыл албай, силерди да бул ыптылас иштен тыйган. Эми нысап кылыш айтканда, чыныгы мураскор силер экөөнөр бекенсинер же ининер бекен? — деди. Анан кичүүсүнүн мандайын сылап:

— Азаматсын, уулум. Атандын чыныгы перзенти сен экенсин. Ата мурасына тек гана сен эгедер болосун. Бул арам пейил эки аган мурастан куржалак калат. Менин өкүмүм ушул, — деди.

Эртеси күнү шаар казысы үч уулду кашына чакыртты. Даанышмандын пикирин тастыктап, атасынын дүнүйө мүлкүн кичи уулуна берүүгө өкүм чыгарды. Бейкабыл эки агасы шерменде болуп калышты.



**Окуучунун түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:**

1. Абдулла бакты кимге бермекчи болду?
2. Уулдары кандай асыл таштарды алып келди?
3. Эмне үчүн Абдулла багын кичүү уулуна берди?
4. Кадырлуу адамдын үч уулу кандай оству?
5. Балдардын атасы эмне үчүн мураскордукутак атаган эмес?
6. Үч уулдун аракетине даанышман кандай жыйынтык чыгарды?



**Окуучулардын түшүнүктөрүн терендетүү үчүн берилген суроолор:**

1. Даанышман мураскорду кандайча жол менен аныктады?
2. Атасынын эки уулунун күмбөздү бузууга кылган аракеттерин кандай баалайсың?
3. Абдулла эмне үчүн кичүү уулунун созүн угуп ыйлады?
4. Боорукердик, жоомарттык адамдагы кандай сапаттар деп бэалайсың?
5. Сипер оз ата-энэңерге кандай мамиле кыласыңың?

## КАНААТ КЫЛУУНУН ПАЙДАСЫ

Байыркы заманда Кабул шаарында жашоочу эки адам өз омур-тиричиликтөрүн жакшы еткоруунун ылаажысын, Султан Махмуд-Газневийден жардам суроо максатында Газна шаарына сапарга аттанышты. Жол үстүндө бир адам буларга жолдош болду. Ал абдан топуктуу, барга-жокко канаат кылган адам болчу. Өмүр бою өз кол күчү менен күн кечирип, ак эмгектен тапканына канаат кылып жашаар эле. Жанагы эки адам ошол канааттуу кишиге эмне максат менен өздөрүнүн Газнага бара жаткандыктарын айтып, ал адамдын дагы сапарынын себебин сурашты. Канааттуу адам аларга:

— Мен жыгач устамын. Өзүмдүн адал эмгегимдин арты менен тапканыма канаат кылып жашаймын. Эч кимден үмүт кылбаймын. Султандын тартуу-сыйы мага керек эмес. Болгону сейилдеп Газна шаарын кыдырып келүү үчүн гана сапарга чыктым, — деп жооп берди.

Булар Газнага жетип келээри менен бир кыйрап, талкаланып калган жайга түшүштү. Түндү дал ошол жерде откөрүшүп, эртеси эртен менен эки жолдош Султандын кашына кетишти. Бирок канааттуу адам барбады. Баягы эки киши Султанга эмне максат менен Газнага келгендерин айтып, кошо келген кишинин эмне үчүн Султандын алдына келбей койгондугун да айтып отүштү. Султан бирөөнү жиберип, ошол үчүнчү кишини дагы алдырып келди. Анан алгач-

кы эки жолдоштон каалоолорун сурады. Алардын бирөө султандан бир баштык алтын сурады. Экинчиси болсо али үйлонө электигин, ылаажы болсо сарайындагы кыздардын бирөөнө үйлөндүрүп коюусун өтүндү. Султан булардын тилектерин аткараарын туюндурган сон, канааттуу адамдан:

— Газнага эмне максат менен келдин? Эмне үчүн менин кашыма келүүнү каалабадын? — деп сураганда, канааттуу адам мындей деп айтты:

— Мен Газнаны бир сыйра кыдышып кетүү үчүн гана келдим. Өзүм болсо чыныгы ак эмгегим менен гана адал кесибимдин саясында өмүр кечирүүнү каалаймын. Бейде жерден ар-намысым төгүлүп, абииримдин ойрон болушун каалабаймын. Сиздин тартуу-сыйыныздын мага тыйынчалык дагы кереги жок. Ошол себептүү алдыңызга келүүнү каалабадым.

Султан Махмуд тартуу бермек, сыйын көрсөтмөк болсо да канааттуу адам эч макул болбой койду. Анан Султан баягы эки жолоочунун бирөөнө бир баштык алтын тартуулады. Экинчисине сарайдагы күн кыздардын бирөөнү тандап турup, нике кыйып берди. Ошентип, алар Султандын уруксаты менен өз айылына кетүү үчүн жолго чыгышты. Шаардан чыгып, бир аз жүрүшкөндөн кийин алтын ээси чаалыгып, баштыкты баягы канааттуу адамга тапшырып, андан бир азыраак жерге чейин көтөрүп баруусун өтүндү.

Канааттуу адам эч кандай тартуу албай койгондугуна каарданган Султан Махмуд, өзүнүн бир кызматчысына шашылыш түрдө:

— Ийининде баштыгы, ээрчиткен аялы жок бара жаткан адамды өлтүрүп, башын кесип келгин, — деп буюрду. Кызматчы тезинен аларды кууп жетип, баягы салт бара жаткан баштык ээсин өлтүрүп, башын кесип Султанга алып келди.

Султан баштыктын ээсинин башын таанып, кайра кызматчысына: «Жанылыш өлтүрүпсүн. Тезирээк кайра барып асынган баштыгы, жанында ээрчиткен аялы жок салт бара жаткан адамды өлтүрүп, башын кесип келгин» — деп буюрду. Дал ошол тапта баягы күн аялдын күйөөсү аялын канааттуу адамдын жанына таштап коюп, чонураак бейшебилеп алуу үчүн зарылдык туулган себептүү, алардан бөлүнүп, алыстап нарыраакта жүргөн болчу. Кызматчы шашылыш барган себептүү, ай-буйга келбей, сурабай нетпей туруп эле баягыны өлтүрүп, башын кесип Султанга алып келди: «Баш-

тык асынып, аял ээрчиткен адамды өлтүрбөстөн ти्रүү боянча алдымы алыш келгин» – деп кызматчысын кайра жөнөттү. Кызматчы барып, баягы канаттуу кишини баштыгы менен аялды кошуп Султандын алдына алыш келди.

Султан жылмайып:

– Жолдошторуна эмне болду? – деп сурады.

Канааттуу адам мындай деп жооп берди:

– Сиз кимге алтын менен аял тартуулаган болсонуз, акыбетинде алардын жанын дагы өзүнүз алдыңыз. Мен сизден эч нерсе албаган себептүү аман калдым.

Султан анын сезүнө чон ыраазы болуп: «Менден каалаган нерсенди тилегин!» – деп андан өтүндү. Канааттуу адам Султанга мындай жооп берди:

– Макул, мен сизден үч нерсени сураймын. Адегенде баштыктагы алтындарга дагы көбүрөөк алтынды кошуп, олгон жолдошумдун үй-бүлөсүнө жөнөтүп, аларды ыраазы кылышынды. Өз күнөөлөрүнүздү кечирүүлөрүн алардын үй-бүлөсүнөн суралыңыз. Мындан ары кутумчулардын тилине кирип, күнөөсүз бирөөнү өлүмгө буюрбаныз. Өзүнүздү адилеттүү башкаруучу катары көрсөтүнүз. Үчүнчүсү – сизден эч нерсе тилемеймин. Эгерде уруксат берсениз, аял, бала-чакамды Газнага алыш келип, өзүмдүн адал кесибим менен тиричилик кылайын.

Султан Махмуд анын тилегин орундааткан сон, мындай деди:

– Менин дагы үч тилегим бар. Сиз дагы ошону кабыл алышынды. Биринчиси – менин кетирген каталарымды кечирициз. Экинчиси – ар бир жасаган ишимде мага кеңеш берип турунүз. Үчүнчүсү – ар бир жума күнү кечкисин менин жаныма келиниз. Сырдашуунуздан ырахат алайын. Ошентип, канааттуу адам Султандын өтүнүчүн кабыл алыш, өз макулдугун берди.

### ӨЖӨРЛҮКТҮН КЕСЕПЕТИ

Эки атчан биябандуу чөлдү кезип баратышкан. Алардын биринин көзү сокур эле. Күн баткан сон ыңгайлуураак жерге токтоп, түндү дал ушу жерде откөрмөк болушту. Эртен менен дагы аттанышты. Сокур киши камчысын сыйпалап издей баштады. Дал ошол маалда түнкү суукка кайыга түшкөн

бир жылан сулайып ошол жерде жаткан болчу. Сокур киши аны камчым ушул болсо керек деп күмөндөнүп колуна алды. Соо көздүү сапарлашы шеригинин колундагы жыланды көрүп, тезинен анын жанына жұғурүп келди.

– Бурадар, колундагы нерсе камчы әмес, уулуу жылан, таштагын, болбосо сени чагып өлтүрөт, – деди кокуйлад.

Сокур киши өз ичинен: «Шеригим бул жакшынакай камчыны өзү алмакчы болсо керек» деп күмөн кылды. Аナン ал анын сезүн этибар албай четке кагып:

– Бул зор дөөлөттүн, бакыттын иши. Мен эски камчымды жоготтум эле, өз бактым мага дем болуп, жаны камчыга әэ болдум. Сенин калп сезүнө ишенип, бул камчыдан айрылууну каалабаймын, – деди.

Шериги ага карап күлүп:

– Эй, досум, жолдошчулук милдетимди актайын деген ак тилегим менен сага эскерттим, – десе дагы сокур өз пикиринен кайтпады. Шеригинин жанагы орунсуз, чоочун айтылган сезүнө ачууланып:

– Билемин, камчыга күшүн түшүп, менин колумдан алыш коймокчусун. Сенин сезүнө эми алданып болуптурмун. Уятсыз ниетинди тыйгын, орунсуз, жалган сөздөрдү мага айтпагын, – деди.

Жолдошу дагы да касам ичиш, чын айтканын түшүн дүрүүгө канчалык тырышса да өжөр сокур караманча кабыл албады. Качан күн ысып денеси жылыган сон, жылан кайрадан өз абалына келип, сокурдуң колун чагып алды. Анын уусу тез эле денеге тарап, сокур киши жан берди.

Ошентип, өжөрлүгү менен тизгинсиз агытылган написи сокурдуң дилин дагы сокур кылыш, сонунан өлүмгө кептеп тынды.



Окуучулардың түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Кабул шаарында жашаган эки адам Газна шаарына эмне максат менен женошкон?
2. Жыгач устанин эмне себептен Султан Махмудга баргысы келген әмес?
3. Султан Махмуд алардын талабын кандай орундаатты?
4. Султан Махмуд эмнеге каарданды жана кандай тапшырма берди?
5. Махмуд жыгач устанин кандай талабын орундаатты?
6. Сокур киши камчысынын ордуна эмнени алды?
7. Эмне үчүн ал жолдошунун көнешин уккан жок?
8. Акыры сокур кишинин тағдыры эмне болду?



## Окуучулардын түшүнүктөрүн тереңдетүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Эз эмгеги менен жашоонун артыкчылыгы эмнеде деп ойлойсунар?
2. Эмне үчүн Султан Махмуд жыгач устаны менин ишиме көнеш берип турнуз деди?
3. Уста канаат кылуунун пайдасын көрдүбү?  
Сокур киши жолдошунун көнешин эмне үчүн уккан жок?

## ЧЫГЫШТЫН НУСКАЛАУУ ИКАЯЛАРЫ ЖӨНҮНДӨ

Байыртан эле чыгыш эли ақылмандыктын, байлыктын үлгүсү катары дүйнө элдерине таанылып келген. Чыгыш элинин икаяларында жаштарыбызды эмгекке, адамгерчиликке, эң башкысы өзүн багып өстүргөн, тарбиялаган ата-энесине жакшы мамиле кылуу, аларды урматтоо даназаланган. Мусулман элдеринде тириүсүндө гана эмес, өлгөндөн кийин да эстеп, кадырлоо керектиги аныкталган. «Үч уул» деген икаяда кичүү уулу эки агасына атасынын күмбөзүн бузуусуна жол бербегендиги жогорудагы айтылган ойду бекемдеп турат.

Ошондой эле «Атасын осуятында» Абдулла өзүнүн кичүү уулунун боорукердигин, жоомарттыгын жогору баалайт. Анын сезүн угуп көзүнөн жаш да чыгып кетет. Абдулла баласынын боорукердиги – анын келечекте жакшы адам болорун көрсөтүп турғандыгын сезет.

Чыгыштын икаялары, чындыгында, нуска, акыл берерлик касиетке ээ. Жаштарыбызды ачкөздүк, дүнүйөкордүк, жалкоолук, ичитардык сыйактуу сапаттардан алыс болууга үндөйт. Ата-эненин боорукердигин, балдарынын баары үчүн бирдей экендиндин сезидирип турат. Бирок ата-эне акыл-эстүү баланы урматтап турғандыгы да айкын сезилет. Биз окуган чыгыштын икаялары ар бир окуучуну ойлондуруп, өздөрү жыйынтык чыгарууга багыт берет.

## БООРДОШ ЭЛДЕРДИН ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЛАРЫНАН

### ЖАЛКОО

(Азербайжан эл жомогу)

Илгери Шайдулла деген бир киши болуп, ал абдан жалкоо экен.

Зайыбы менен балдары эч качан тоё тамак ичпейт, ал эми жаны кийим алардын оюна да келбейт.

«Сен иштебей эле жата бересин» – деп зайыбы жемелегенде эри кебелбестен:

– Эч нерсе эмес, көп капаланба. Азыр кедейбиз да, жакында бай болобуз, – деген гана жоопту берет.

– Кантип бай болобуз? Сен эч бир иш кылбай, эртеденкечке чалканан жатсан биз кантип байыйбыз, – дейт зайыбы.

Эринин берер жообу дагы эле баягы:

– Күтө тур, жакында бай болобуз, ар нерсенин убагы бар.

Зайыбы менен балдары күтүп-күтүп, акыры таптакыр тажашты.

– Эми күтүгө эч алышыз жок, жалан ачкадан өлгөнү отурабыз, – деди зайыбы күндөрдүн бириnde.

Шайдулла кандайдыр акылдуу кишини издеп таап, кедейликтен кантип кутулдуу жөнүндө ошондон акыл сурайын деп ойлоду. Ойлоноор замат жолго камынып, жүрүп кетти.

Үч күн, үч түн жол жүрүп, ач карышкарга жолукту.

– Кайда баратасын, кайрымдуу киши? – деп сурады карышкыр.

– Кантип бай болуу жөнүндө акыл сураш үчүн акылман адамды издеп баратам.

Муну укканды ач карышкыр айтты:

– Мени да унутпай сурап көрчү, ишин онолгур: үч жылдан бери ичим ооруйт, күнү-түнү эч тынчтык бербейт, азапты жеп бүттүм. Ушул оорудан кантип кутуларымды билекел акылмандан.

– Макул, сурай келейин.

Шайдулла дагы жөнөдү.

Дагы үч күнү, үч түнү жол жүрүп, анан бир алма жыгачын көрдү.

— Кайда баратасын, кайрымдуу киши? — деп сурады алма жыгачы.

— Эмгексиз кантеп күн көрүү жөнүндө абыл сураш үчүн ақылман адамды издең баратам.

— Эмесе, мен тууралуу кошо суралар: жыл сайын жаз мезгилинде мыкташ гүлдейм, анан гүлүм бүт күбүлүп түшүп, таптакыр мөмө байлабай калам. Бул эмне себептен экенин ақылмандан биле кел, кудай жалгагыр.

— Макул, мен биле келейин.

Шайдулла андан ары жөнөдү.

Дагы үч күн, үч түнү жол жүрүп, абдан терен көлгө келди.

Лекүйген чон балык суудан башын чыгарып:

— Кайда баратасын, кайрымдуу киши? — деп сурады.

— Ақылман адамга барып, абыл жана жардам сурамакмын.

— Эмесе, ага менин отүнүчүмдү кошо айт, жалгагыр: жети жылдан бери тамагым тынымсыз сайгылап ооруйт, ушундан кантеп кутулар экем, айтып берсинчи ал.

— Жакшы болот, сурайын.

Шайдулла дагы үч күнү, үч түнү жол жүрүп, калын бадалга келди. Бадалдын ичи толгон гүл экен. Чон түп гүлдүн табында узун ак сакалдуу бир киши отуруптур. Ал Шайдуллага жалт карап:

— Сага эмне керек, Шайдулла? — деп сурады.

Шайдулла ан-тан қалды:

— Менин атымды кайдан билдин? Мен издең келаткан ақылман киши сен болуп жүрбө?

— Ооба, ошол менмин, — деди абышка. — Сага эмне керек? Тезирээк айт.

Шайдулла өзүнүн арыз арманын бүт айтып оттү.

Ақылман бардыгын угуп отуруп, анан:

— Болөк эч нерсе сурабайсынбы, менден? — деди.

— Сурай турганым дагы бар.

Шайдулла эми ач карышкыр, алма жана чон балыктын отүнүчүн айтып оттү.

– Балыктын алкымына чоң асыл таш тыгылып калыптыр, – деди чал. – Ошол ташты качан алыш таштаса, анын тамагы оорубай калат...

Алма жыгачынын түбүнө көмүлгөн чоң кумура күмүш бар. Ошол кумараны качан казып алса, алманын гүлү күбүлбей, мөмөнү жакшы байлайт... Ал эми ач карышкыр ич оорусунан кутулуш үчүн өзүнө биринчи кезиккен жалкоону жеп койсо, андан ары эч оорубайт.

– Менин өз өтүнүчүм кандай болот? – деди Шайдулла.

– Сенин өтүнүчүн орундалды. Кете бер.

Шайдулла кубанычка батып, үйүн карай жөнөдү.

Жүрө-жүрө көлгө жетти. Анда баягы чоң балык чыдамсыздык менен күтүп туруптур. Шайдулланы көрөр замат:

– Акылман менин дартым жөнүндө эмне айтты? – деп сурады.

– Сенин алкымында асыл таш бар экен, ошону алыш таштаса, оорубай калат дейт.

Муну айтып, Шайдулла жөнөмек болду.

– Мени аяп жакшылык кылып кет, кагылайын: алкымымдагы асыл ташты сууруп алгын. Мени да азаптан куткарып, өзүн да байлыкка жетесиң.

– Жо-жок! Мен эмне бекер убара чегем, мунсуз эле байымак болдум, – деп Шайдулла кетип калды.

Эми ал алма жыгачына келди.

Муну көргөндө алма жыгачынын бутак жана жалбырактары бүт титиреп:

– Кана, менин арманым жөнүндө акылман эмне айтты? – деди.

– Сенин так түбүнө көмүлгөн чоң кумара күмүш бар экен, ошону казып алса – гүлүн күбүлбей, мөмө байлайсың дейт.

Бул сезден кийин Шайдулла дагы жөнөмек болду.

– Эмесе, менин тамырыма зыян келтирип жаткан кумара күмүштү казып алгын. Өзүн да байып, мени да жыргатасын, – деп жалынды берки.

– Жо-ок, бекер убара чегип эмне кылам. Мунсуз эле байымак болгом, – деп Шайдулла кетип калды.

Жүрө жүрө ач карышкыр жетти. Муну көргөндө карышкыр чыдай албай калтырап-титиреп:

– Акылман эмне айтты? Кантсем азаптан кутулат экем? Тезирээк сүйлө! – деди.

— Өзүңө биринчи жолуккан жалкоону жеп алсан, ошол замат ичин оорубай калат, — дейт.

Карышкыр Шайдуллага чоң ыракмат айтып, анан узак жолдо уккан көргөндөрүн бүт сурай баштады.

Шайдулла балык менен алма жыгачына жолукканын, алар жардам сурап жалынганын айтып өттү.

Муну укканда карышкыр өтө кубанды:

— Эмесе, мага жалкоону издең убара болуштун кереги жок экен, — деди бул. — Жалкоо мага өзү келген турбайбы. Бүт дүйнөдө сенден өтөр эч бир жалкоо жана макоо болбой!

Ошол жерде ач карышкыр Шайдулланы качырып кирип, бат эле сугунуп қоюптур.

Жалкоо Шайдулла ошентип жоголуптур.

Асмандан үч алма түшүптур: бири — ушуну айткан кишиге, әкинчиси — укканга, үчүнчүсү — калган бардыгына.

**?** Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Шайдулла кандай адам болгон?
2. Эмне үчүн Шайдулла байыган жок?
3. Акылман кишини издең бара жатып ал эмнелерге жолукту?
4. Шайдулла карышкыр, алма жана чоң балыктын отунчторун аткардыбы?
5. Эмне үчүн Шайдулла жарык дүйнө менен коштошту?



Окуучулардын түшүнүктөрүн тереңдетүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Шайдулланын кедейликтен күтүпшүү үчүн жасаган ишин кандай бязалайсын?
2. Жалкоопук адамды эмнеге алып келет? Ушул сыйктуу проблемалуу суроолорду түзүп, класста талкуулагыла.

## АЛТЫН БАЛЫК

(*Түркмен эл жомогу*)

Илгерки заманда, өлкөнү каардуу хандар бийлеп турган кезде, дениздин жээгинде бир чал жалгыз уулу менен жашап турган экен. Алар өмүр бою жалан балык кармап күнүн көрүштөт. Оор жумуштан чал акыры бүкүрөйүп бүтүп, бирок эч байлыкка жете албаптыр. Колунда бар мүлкү эски кайыгы жана жаман тору.

Бирок чалдын жалгыз уулу, Тайыр аттуу жаш балыкчы эч качан кейигенди билбейт. Ал ар дайым көнүлү куунак

жана ырдап жүрөт. Ырынын даңкы ыраак кетип, аны угуш үчүн далай киши эн алыштан келип турчу.

Бир күнү чал торун жайып коюп карап отурса, тордо алтын балык туйлай баштады.

Чал аң-таң калып, уулуна минтип айтты:

— Мына бул укмуштуу балыкты кармай тургун. Мен барып, ханга кабар кылайын. Ал, балким, бизди аябай жыргатат.

Чал жөнөп кетти. Баласы Тайыр тордо жан талаша туйлап жаткан балыкка карап, ойго батты. Ошончолук сонун балык оор азапка түшкөнүне жаны кейип, аны кайрадан кө берди. Балык күйругу менен сууну шашып, көздөрү жолор замат көп жигиттерин ээрчиткен хан келип калды.

— Кана, укмуштуу сонун балыкты көрсөтчу, тез!

Тайыр ханга ийилип салам берип:

— Алтын балыкка боорум ооругандыктан, мен аны кайрадан денизге кө бердим, — деди.

— Онбогон гана шүмшүк! — деп хан чалды качырды. — Сен эмне, мени шылдың кылмаксынбы? Баса, жарык дүйнөдө алтын балык жашайбы деги? — деп, анан ал сакалы жерге тийген бириңчи вазирине карады.

Алтын балыкты кармаганы чын экенин айтып, чал канчалык карганып-шиленсе да хан ишенбей койду. Буларды кылган күнөөсү үчүн Тайырдын буту-колун тандырып, эски кайыгына салып, чон денизге кө берди.

Хан өз ордосуна кайра кайтты. Байкуш чал, коркунучтуу азапта кеткен уулуна кантеп, жардам кыларын билбей, жээкте уйгу-туйгу болуп чуркап жүрдү.

Бирок жаман кайык чөгүп кеткен жок, жел соккон жакка чыгып, улам арылап жылып отурду.

Акыры алышта ээн жаткан арал көрүнүп, катуу толкун кайыкты кууп барып, так ошол аралдын жээгине чыгарып салды. Ангыча, андагы бадалдан Тайырдын так өзүнө окшонгон дагы бир жаш жигит чыга келди. Ал Тайырды ары-бери чечип жиберип, тамакка мыктап тойгуздзу. Ошентип, бул экөө дос болушуп, балыкты бирге уулап, кийикке бирге чыгып, тапкан ташыганын тен болушуп турушту.

Бир күнү экөө чон короо койду айдал келаткан картан койчуну көрүп, таң калышты, анткени, «бул аралда экөө бүздөн башка эч ким жок» — деп билишкен.

— Мындан үч күндүк жерде эч ким тен келе албас күчтүү хан бар, — деди картаң койчу. Бирок анын кайтысы ето оор: ааламда жок жалгыз сулуу кызы жарык дүйнөгө жарагандан бери бир ооз сүйлөөгө жарабай койду. «Кызымды ким сүйлөтө алса, мен ага өзүмдүн эң кымбат нерсемди берем, ал эми кылган аракети текке кетип, кызым дудук бойдон калса, андай дарыгердин башын алам», — деп хан жар чакырткан болчу. Далай киши аракет кылып, аны сүйлөтө албай, өлүп тынды. Ошентип, хандын кызы дале дудук бойдон.

Эки дос тобокелге бел байлан көрмөк болду.

Булар хандын ордосуна жакындалап барган кезде Тайырдын жолдошу минтип айтты:

— Бириңчи аракетти мен кылайын. Эгер мен хандын кызын сүйлөтө алсам, анын берген олжосун экөөбүз тен бөлөбүз.

Тайыр буга макул болуп, жолдошу ордого кирди.

Ордонун сырткы босогосунда муну кызматчы эки аял тосуп алды.

Алардын бири минтип айтты:

— Сага окшогон далай-далай эр-азаматтар биздин хандын кызын айыктырам деп келип, алардын башы ордону алыштан курчаган бийик дубалдын кырына сайылып турат. Сен да ошондой балакетке каласын.

Жигит бырс күлүп, тайманbastan төркү бөлмөлөргө өтүп, хандын кызына мындай деди:

— О, сулуу! Биз үч бир тууган элек. Күндөрдүн биринде эн улуу агабыз жыгачтан күш жасады. Ал ето чебер жасалып, тирүү күштән эч айырмасы болгон жок. Ортончу агам токой-го барып, татынакай канаттарды чогултуп, аны менен жыгач күштүн сыртын кооздоду. Күш ого бетер сонун көрүнүп калды. Мен касиеттүү булакты таап, ал эми күштү так ошол булакка алыш барып салдым. Күшка жан кирип, сайрай баштады. Ошондон тарта биз үчөөбүз биротоло кас болуп калдык. Анткени, ар кимибиз күш мага таандык дейбиз. Биздин бул чатагыбыз эч качан басылаар эмес. Мына ушул күш кишибизге таандык деп, мен сизге атайы келип отурам, сулуу!..

Кыз унчукпастан оозун көрсөтүп, башын чайкады.

Жигит ачуулана бакырды:

— Эгер мен сен үчүн өлө турган болсом, сени сөзсүз кошо ала кетем!

Ошондо жигит кылышын шилтеп, кыз коркконунан

чөгөлөй калып, бакырып жиберди. Анын оозунан чаар жылан соймондоп түшүп, ышкыра баштады; жигит өтүгүнүн такасы менен жыландын башын жара тепти.

Хандын сулуу кызы ошол эле жерде сүйлөй баштады:

— Менин шакегимди алыш, азыр атама бер. Атам сага көп сыйлык берер.

Жигит кыздын шакегин алыш, адегенде Тайырга барды. Жаш балыкчы өзүнүн досун көргөндө кубанычка батыш, чуркап келип сыга кучактады. Досу колундагы шакекти чыгарып, мындай деди:

— Сага эми сырымды ачар убакыт жетти: мен баягында сенин торуна түшүп, анан өзүн денизге коё берген алтын балыкмын. Бул шакекти азыр сен алыш, хандын үстүнө кир. Ал сени күтүп отурат...

Эгер сага жардамым керек болсо, көк денизге келип үч жолу чакыр. Сага ошол замат жетип, керектүү жардамды берем.

Досу ушул сездүү айтып эле ордонун жанындагы сууга чулп этип түшүп, андан ары денизге кирип кетти.

Жаш балыкчы анын сонунан көпкө чейин карап турду. Анан ханга барды. Хан өзү ийилип салам берип, минтип айтты:

— Жалгыз кызымды дудуктуктан куткарып, тил бергенин үчүн мен сага эн кымбат нерсемди берем. Так ошол жанымдай көргөн жалгыз кызымды алғын.

Ордо кызматчылары жаш балыкчыга алтын жана аркыл асыл таштар менен кооздолгон кийимдерди кийгизишти. Эртеси той башталып, бул эми хандын ак сарайына түбөлүк кирди. Жигит дениз жакка көп карап, муңайып турганын колуктусу бат эле байкап калды. Акыры сыр сурай баштады.

— Хандын алтын сарайына мен көнө албай жатам, — деди Тайыр.

— Менин колум иштеп көнгөн, анын үстүнө ырдал жүргөн ырымды да унутуп койдум. Эми мага эч нерсе кызык эмес сыйктанат. Дениздин ары четиндеги тынч bulunда, кардай ак кумдун үстүндө эркин ойноп, мен өзүмдүн бала чагымды өткөргөм. Ал жерде сүйүктүү атам да бар. Так ошол картан атама өз колуман топурак сала албай каламбы деп корком. Эгер сен мени менен бирге кетүүгө макул болсон, бул дүйнөдө

мендей жыргалга баткан эч киши болбос эле! Бирок менин жеримде сен хандын кызы эмес, кедей балыкчынын зайбы гана болосун. Мени менен кошо ачкачылыкты да, кайгы-капаны да көрүшүн мүмкүн.

— Мен ага даярмын! Бирок биз денизден кантип отөр экенбиз? Бизде кеме жок эмеспи, — деди колуктусу.

— Ал жөнүндө кам санаба! Эмесе, даярдана бер.

— Колуктусу ордого кирди. Жаш балыкчы дениздин жээгине келип, үч жолу чакырганда алтын балык тез эле жетти.

— Мен өз жериме кайтмақмын. Бирок менде кеме жок. Баягы өзүм сүзүп келген кайык капкачан чирип бүтүптур.

— Буга жардам кылыш оной, — деди балык. Карапы кирген кезде, мен сага лөкүйгөн чон балыкты жиберем. Анын оозун ачтырып, коркостон оозуна кирип отуруп ал. Тан ата үйүндо болосун.

— Ал балык бизди жутуп койбос бекен?

— Коркпо, анын алкымынан сен тургай, жаш баланын муштуму да отпейт. Кош эми!

Балыкчы ага ыракмат айттууга үлгүрө электе, алтын балык дениздин түбүнө түшүп кетти.

Кечки күүгүм кирер замат дениз катуу шарпылдай баштап, жәэкке зор балык жетип келди. Анын түмшүгүнан суу оргүй атып, куйругу менен жәэктеги сууну жара чаап турат.

Хандын кызы коркуп кетти. Бирок күйөөсү анын конүлүн тынчтырып, өзүнүн колуна көтөрүп алыш, зор балыктын үнкүрдой чон оозуна кирди.

Булар кирер замат балык денизде сүзө баштады. Жаш балыкчы менен хандын кызы анын оозунда термелеп уктап калышты. Тан ата балык тынч булунга жетип барган экен. Балыкчы уйкудан ойгонуп, өзүнүн жерин, жарым-жартылай бузулуп бүткөн кепесин көрдү, анын алдында картаң атасы отурган экен.

Тайыр чуркап барып атасынын мойнуна асылды. Уулун капкачан өлдү деп билген чал кубанычына чыдабай ыйлап жиберди.

— Үйлабагын, ата! — деди Тайыр. — Мен сага келин алыш келдим. Өзүбүз — аман-эсенбиз. Өмүр бою сенин кызматынды кылабыз. Сен картайып кеттин, эми тынч жатып жыргашың керек.


Чал көзүнүн жашын аарчып, уулунун бетинен өпкүлөдү.  
Жаш балыкчы өз башынан өткөн укмуштуу окуя жөнүндө  
ыр чыгарып, ал ыр азыр бүткүл түркмөндердө ырдалып  
жүрөт.

? Окуучулардын түшүнүктөрүн баалоо үчүн коюлган суроолор:

1. Чал уул Тайыр менен кандай жашаган?
2. Тайыр торго түшкөн балыкты эмне кылды?
3. Хан Тайырды эмне үчүн күнөөлөп жазалады?
4. Тайыр арапдан кимге жолукту?
5. Эки дос хандын кызын кантип сүйлөттү?
6. Тайырды досу кантип актады?
7. Тайырга турмушка чыккан кыз кандай зле?
8. Тайыр атасына кантип кайтып келди?

Окуучулардын түшүнүктөрүн тереңдетүү үчүн берилген тапшырмалар:

1. Чал жана Тайыр кандай адамдар? План түзүп, салыштыргыла.
2. Жомокту текстке жакындастып көркөм айтып бергенге машыкыла.



## МАЗМУНУ

Киришүү .....	3
Жакшы китең .....	4

### ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЧЫЛЫКТЫН КАЗЫНАСЫНАН

Эмгек ырлары .....	5
Бекбекей .....	6
Шырылдан .....	7
Оп майда .....	8
Каада-салт ырлары .....	9
Бешик ыры .....	9
Бешик ыры (2-вариант) .....	10
Бешик ырлары жөнүндө .....	11
Байдын кызы менен жардымын кызы .....	12
Акыйнек .....	13
Жарамазан ырлары .....	14
Жарамазан .....	14
Арман ырлары жөнүндө .....	16
Койчунун арманы (Койчулардын конур үнү) .....	17
Кошоктор .....	18
Дыйкандын аялымынын кошогу .....	18
Гүл ойрон .....	22
Кошок – элдик оозеки чыгармачылыктын бир жанры .....	26
Тамсилдер .....	27
Алкы жаман карышкыр .....	27
Арстандын күчүгүн асыраган мышык .....	28
Иттин доолдай тикирем дегени .....	29
Тамсил жонундо түшүнүк .....	30

### ЭЛДИК ЭПОСТОРДОН

Эр Төштүк .....	31
Эпостун кыргыз маданиятында ээлеген орду .....	31
Чыгарманын негизги мазмуну .....	31
Желмогуз кемпирдин Элеманга жолукканы .....	33
Төштүктүн жер астына түшүп кеткени .....	35
Төштүктүн Жейрен секиртпес Маамытка жолукканы .....	36

Төштүктүн Жер тыншаар Маамытка жолукканы .....	38
Төштүктүн Куюн кетен Маамытка жолугуп, жолдош кылганы .....	41
Төштүктүн Көрөгөч Маамытка жолугуп, жолдош болгону .....	42
Төштүктүн жолборс менен достошкону .....	43
Төштүктүн аюуга жолукканы .....	46
Кумурскага жолугуп, жолдош болгону .....	47
Кекдөөнүн өлүмү .....	51
Гипербода жөнүндө түшүнүк .....	53
«Манас» эпосунаң .....	54
Каныкейдин Тайторуну чапканы Тайторуну байгеге кошуу ..	54
«Каныкейдин Тайторуну чапканы» жөнүндө .....	67
Абдыкалых Чоробаев .....	69
Тайлак баатыр .....	69
«Тайлак баатыр» поэмасы жөнүндө .....	74

### ЭЛ АҚЫНДАРЫНЫҢ ЧЫГАРМАЛАРЫНАН

Токтогул Сатылганов .....	76
Женижокту жоктоо .....	76
«Женижокту жоктоо» жөнүндө .....	80
Женижок (Өтө) .....	81
«Айтамын санат тобуна» ыры жөнүндө .....	87
Аллитерация жана ассонанс жөнүндө түшүнүк .....	88
Барпы Алыкулов .....	89
Балдарга насыят .....	89
Санат-насыят ырлары жөнүндө түшүнүк .....	92

### АҚЫН-ЖАЗУУЧУЛАР КАЙРА ИШТЕП ЧЫККАН ЧЫГАРМАЛАРДАН

Алыйкул Осмонов .....	94
Толубай сынчы .....	94
«Толубай сынчы» поэмасы жөнүндө .....	101
Кейиптештируү жана метафора .....	102
Жоомарт Беконбаев .....	103
Чептен эрдин күчү бек .....	103
«Чептен эрдин күчү бек» поэмасы жөнүндө .....	107

## КЫРГЫЗ ФАНТАСТИКАСЫНАН

Беганас Сартов .....	108
Роботтун туулган күнү .....	108
Он үчүнчү толкун .....	112
Фантастикалык ангемелер жөнүндө .....	116

## КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ӨТКӨН ТУРМУШУНАН

Түгөлбай Сыдыкбеков .....	117
Көк асаба. Таш күмбөздөр сүйлөйт .....	117
«Таш күмбөздөр сүйлөйт» жөнүндө .....	124
Аалы Токомбаев (Балка) .....	125
Күүнүн сыры .....	125
«Күүнүн сыры» ангемеси жөнүндө .....	141
Ақылмандын жообу .....	141
«Ақылмандын жообу» ангемеси жөнүндө .....	148
Коркөм чыгарманын тили .....	148
Толлогон Касымбеков .....	149
Дарга асуу .....	149
«Дарга асуу» жөнүндө .....	160
Абдрасул Токтомушев .....	162
Какшаалдан кат .....	162
Биринчи кат .....	162
«Какшаалдан кат» поэмасы жөнүндө .....	169
Мукай Элебаев .....	170
Бороондуу күнү .....	170
«Бороондуу күнү» ангемеси жөнүндө .....	174
Ангеме жөнүндө түшүнүк .....	175

## ЖАНЫ ТУРМУШ, СОГУШ ТЕМАСЫ

Чыңгыз Айтматов .....	176
Биринчи мугалим .....	176
1. Дүйшөндүн мектеби .....	176
2. Алгачкы жыйналыш .....	181
3. Үмүт .....	187
4. Биздин мугалимден айланып кеткиле .....	191
5. Сен чоң окумуштуу болосуң .....	193
«Биринчи мугалим» повести жөнүндө .....	196
Композиция жана сюжет жөнүндө түшүнүк .....	197

Мукай Элебаев .....	198
Улую марш .....	198
Жоомарт Бекенбаев .....	199
Кош, Алатоо, уулун кетти майданга .....	199
Чынгыз Айтматов .....	203
«Бетме-бет» .....	203
1. Качуу .....	203
2. Чаткалга кетебиз .....	206
3. Мен эмне болгон жаңымын, өзү! .....	209
4. Байдалынын жетимдерине колун тийгизген ким? .....	215
5. Сен белен? .....	219
«Бетме-бет» повести жөнүндө .....	224
<i>Повесть жөнүндө түшүнүк .....</i>	225
Темиркул Уметалиев .....	226
Кубат .....	226
2. Мекен үчүн .....	226
«Кубат» поэмасы жөнүндө .....	234
Майрамкан Абылқасымова .....	236
Эстелик сүйлөйт .....	236
«Эстелик сүйлөйт» поэмасы жөнүндө .....	242
<i>Поэма жөнүндө түшүнүк .....</i>	242
Казат Акматов .....	243
Мезгил .....	243

### **ЖАРАТЫЛЫШ, ЖАП-ЖАНЫБАРЛАР ЖӨНҮНДӨ**

Түгөлбай Сыдыкбеков .....	251
Көк серек .....	251
«Көк серек» ангемеси жөнүндө .....	258
Моюнкум трагедиясы .....	259
«Кыймат» романындағы Моюнкум трагедиясы көнүү, э .....	267
Качкынбай Осмоналиев .....	268
Бұркұтчұ .....	268
«Бұркұтчұ» ангемеси жөнүндө .....	272
Асайнек Стамов .....	273
1. Үч мәэрим .....	273
2. Үч мәэрим .....	280
«Үч мәэрим» повести жөнүндө .....	286

*Серек*  
*Көк*

## АДЕП-АХЛАК ТЕМАСЫНАН

Жунай Мавлянов .....	288
Нан .....	288
«Нан» аныкчеси жөнүндө .....	292

## ЧЫГЫШ ЭЛДЕРИНИИ ТААЛИМ-ТАРБИЯ МУРАСТАРЫНАН

Абу Али Ибн Сина .....	293
Улукмандының жүз насаатынан .....	

## ЧЫГЫШТЫН НУСКАЛУУ ИКАЯЛАРЫНАН

Атасын осуяты .....	296
Үч уул .....	299
Канаат кылуунун пайдасы .....	301
Өжөрлүктүн кесепети .....	303
Чыгыштын нускалдуу икаялары жөнүндө .....	305

## ЮОРДОШ ЭЛДЕРДИН ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЛАРЫНАН

Жалкоо .....	306
Алтын балык .....	309

*Каңғылшам жүзү Нындоғзек*

*Окуу басылмасы*

**Смаибаев Аман, Ишекеев Назаркул**

## **КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ**

Орто мектептердин 6-классты үчүн  
хрестоматия-окуу китеби

Редактору *C. Дүүлатова*

Дизайнери *Ж. Субанов*

Техн. редактору *B. Крутыкова*

Корректору *P. Сакелова*

Компьютердик калыптоосу *H. Эсенаманова*

Терүүгө 20.10.2006-ж. берилди. Басууга 27.12.2006-ж. кол коюлду.  
Офсет кагазы. Кагаздын форматы 60x90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. «Мектеп» ариби.  
20,0 физ. басма табак. Нускасы 66 210. Заказдын № 2.

Басмага «Билим+компьютер» басмаканасында даярдалды

«Учкун» ААК басмаканасында басылды.  
720031, Бишкек ш., С. Ибраивов кечесү, 24.



